

КАНЫБЕК ИМАНАЛИЕВ



СЛЯКБАЙ



*Төмөн жонуудо баллада*

(Очерк-эссе)



«БИЙИКТИК»  
БИШКЕК  
2010

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-4  
И 50

Иманалиев Каныбек.  
И 50 **Саякбай:** Гений жөнүндө баллада (очерк-эссе).  
– Б.: Бийиктик, 2010. - 296 б.

ISBN 978-9967-13-657-1

Бул китепте «ХХ кылымдын Гомери» аталган алп Манасчы Саякбай Карадаевдин өмүрү, чыгармачылыгы, өзгөчө мүнөзү, залкар адамдар менен болгон мамилеси тууралуу окуялар жана жалпы эле Манастын ыйык касиетине байланыштуу ойлор баяндадат.

Мукабанын биринчи бетинде С. Чокморов тарткан портрет пайдаланылды.

И 4702300100-10

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-4

ISBN 978-9967-13-657-1

© Иманалиев К., 2010.

*Көркөм-адабий басылма*

**Иманалиев Каныбек**

**Саякбай**

*Гений жөнүндө баллада*

**Редакторлор:**      *Балбай Алагушев*  
                                *Токтобай Мұлқұбатов*  
                                *Мелис Карыбеков*  
                                *Талантаалы Бакчиев*  
                                *Кубат Болотканов*

Терген  
Калыптоочу

*Айнурда Эркинова*  
*Табылды Жанызаков*

Сүрөтчүсү

*Мурат Сагимбаев*

Басууга 30. 04. 2010. кол коюлду.  
Форматы 145x245. Көлөмү 37 б.т.  
Заказ № 388. Нускасы 1000 даана.

«Бийиктик» басмасы  
Бишкек шаары,  
Ю. Абдрахманов көчөсү 170 а.  
Тел.: 66-17-25

## I. САЯКБАЙ

(Гений жөнүндө баллада)

### ЭПИЛОГ ОРДУНА

*Блиц-анкета  
(азыркы доордун ыргагы менен)*

Аты-жөнү:	<i>Саякбай Карадаев</i>
Туулган жери:	<i>Байык Ысык-Көлдүн жээги</i>
Туулган жылы:	<i>1894</i>
Зодиак белгиси:	<i>Алп Манастыкындай</i>
Салмагы:	<i>Сайдын ташындаи</i>
Бою:	<i>Сары алтын - сакадай</i>
Устаты:	<i>Чоюке манасчы</i>
Улуту:	<i>Кыргыз</i>
Урааны:	<i>Манас, Манас эр Манас</i>
Дини:	<i>Манасия</i>
Билими:	<i>Чокмордун сүрөтүн тартып кол койгонду билет</i>
Кыялды:	<i>Кылыктую кыз-келиндер</i>
Максаты:	<i>7 миң тилде сүйлөгөн 7 миллиард адамзаты чогулган жерде жети күн, жети түн тынбай Манас айттуу Буркүт салуу</i>
Эрмеги:	<i>Ашата сөгүнцү,</i>
Хоббиси:	<i>тенәтүштарына ат коюу</i>
Жактырган саясатчысы:	<i>Карт Бакай, Кан Кошой жана Ленин</i>
Жактырган өнөрпозу:	<i>Кара Молдо</i>
Жакшы көргөн суусундугу:	<i>Айымкандын бозосу</i>
Жактырган машинеси:	<i>Москвич</i>
Партиясы:	<i>Кырк чоро</i>
Достору:	<i>Кара Молдо, Чалагыз, Мидин, Райкан, Байдылда, ж.б.</i>

## **Манасчы ким?**

**1.** Күргүштөтө Манас айтканда жүз миң кол аскер келаткандай сүр көрсөткөн - кеменгер, темирди үзүп чыккан Төцир Алптай сезилген, сакадай боюна сан миллион дастан сабын батырган Саякбай Карадаевдин «Манасын» укканда деги бир башка дүйнөгө арбалып, өзүндүн бу дүйнөдө бир кичинекей көрпенде экенинди сезесиң... Манас, Манас дейбиз. Саякбай мицин билсе, биз ал билгендин минден бирин билээрбиз.

...Деги Сакең ким? Болгону манасчы элеби? Же андан да улуу күчпү? Жөн эле өнөр адамыбы? Же башка бир касиет даарыган өзгөчө жанбы?

Деги манасчы ким?

Манасчы -өткөн-кеткенди, тәэ качанкы бир атам заманды көз алдыңа элестеткен санжырачыбы?

Манасчы ким?

Байыркыдан берки эле баянын, айкөл баатыр эрдигин саймединеген жомокчубу?

Ал өткөн доор, замандар менен бүгүнкүнү байланыштырып турган көпүрөбү?! Ошону учун манасчы бизди оой эле миң жыл артка алпарып, ал мезгилге аралаштырып жатпайбы!

Манасчы - жан-дүйнөндү козгоп, көңүл әргитип айгай салган төкмө!

Ойду нускалап айткан чечен.

Ырчы гана эмей, айтчу кебин уйкаштыкта сабалата төккөн акын. Бир эле мезгилде жанга жагымдуу аваздык көркөмдүктөгү обондорду чыгарган обончу.

Эр жүрөктуүлүкүтү даңаза кылган улуу чакырык.

Сөздү алтын, күмүш, бермет, жакут менен шөкөттөгөн зергер.

Баян баамын сөз менен кооздоп, сөз менен элес тарткан сүрөткөр.

Манасчы - акылман. Ал Манас айтат, акыл айтат, осуят айтат. Жипсиз байлайт.

Манасчы жөн гана сөз эккен өнөр ээси эмес. Ал өнөр-билим себелеген билги. Сөз менен сыркоону сакайткан эмчи. Сөз менен дартты сабап айыктырган домчу. Дартка даба дарыгер.

Манас айтып жаан чакырган жайчы.

Кыргыз дүйнөсүн тааныткан аалым.

Манасчы - Манас аркылуу эртеңкини көрө билген олужа. Өткөнду даңтай да, баалай билген кеменгер.

Манасчы - сырткы душмандан коргогон чеп сыңары. Душман менен кармашаарда колго кармаган алмаз кылыш, жоо курал.

Манас айтканда өзүнчө бир улуу илеп уруп турган - энергия. Күч-кубат.

Манасчы - эр Манастын кишиси. Анын жердеги өкүлү. Адамзат, айрыкча Қыргыз Рухун көкөлөткөн күдүрет, күч.

Чыныгы турмуш менен кыял жашоонун ортосун ажайып адемилеген керемет.

Күш учуу учун жааралса, манасчы Манас айтуу учун жааралат. Бүт өмүрүн дастан бийиктигине арнайт. Алар учун жашоо - тиреги Манас. Алар өмүрдөн өтсө да, өнөрү улана берет.

Манасты окуп билим, өстүрүп, илимий даражага ээ болсо болот. Бирок, Манасты окуп манасчы болуу мүмкүн эмес. Аны Манас даарыйт. Арбак даарыйт. Көкө тәцир даарыйт. Аны жакшысы да угат, жаманы да угат. Аны - манасчыны Манас тандайт.

Манасчы - ичи тарлыктан, ушак сөздөн, көр турмуш көйгөйүнөн сырт жашаган руху бийик инсан. Ал перише сыйндуу. Анын көңүлүн калтырганга болбайт.

Манасчы ким? Байыркыдан Жайсаң Үмөт уулу менен Ырамандын ырчы уулу. Токтогул ырчы. Келдибек менен Балыкооз. Музооке менен Чонду. Акылбек менен Тыныбек Жапый уулу. Назар Болот уулу менен Дайырбек. Женижок менен Назар. Найманбай менен Кенжекара. Дыйканбай менен Багыш Сазан уулу. Чоюке менен Тоголок Молдо. Кайдуу Сопу уулу менен Алмабек Тойчубек уулу. Шапак менен Куйручук. Сагымбай менен Саяkbай. Жаңыбай менен Жакшылык. Молдобасан Мусулманкул уулу менен Мамбет Чокмор уулу. Дуңкана Коочуке уулу менен Ыбырайым Абдырахман уулу. Акмат Рысменде уулу менен Жусуп Мамай. Манасчы Сейде Дейди кызы менен семетейчи Сейдана эне. Шаабай Азизов менен Кааба Атабеков. Азыркылардан: Уркаш Мамбеталиев, Асанкан Жуманалиев, Сапарбек Касмамбетов, Назаркул Сейдиракманов, Кубанычбек Алмабеков. Аялзаададан айрыкча чыккан аялуу эжебиз Бүбүмариым. Бу улуу көчтү улап келаткандар: Талантаалы Бакчиев, Улан Исмаилов, Рысбай Исаков, Тилек Асанов, Дөөлөт Сыдыков, Замир Баялиев жана дагы башкалар.

Баарыбыздын жүрөгүбүздө Манас бар.

Манастын жүрөгүндө ким бар болду әкен?

Манасчы буркан-шаркан түшүп айтып кирсе жазғы кирген дайрага оқшош...

Дымып калса түбү терең көл шекилдүү...

Ойлоно кетсе опол-тоо сымал...

Үч күн, уч түн айтса түгөнбөгөн көөнөрбөс. Түбөлүгү кебелбес. Кылымдар чети оюлбас, кыйыры кемибес уйкудагы ак кар, көк муз ордологон Улуу Мөңгү таризде...

Саймединеп айтып баштаса улуу тоо коюнунан оргуштай көз жарып чыккан тунук булактай аруу.

Манас - күч. Калканыч, чеп, ыйыктык. Өзүндү өзүн таануу. Манасты угуу - бийиктик чыгуу, аруулануу. Отуп кеткен ата-бабалар менен кездешүү.

Төр булагы сымал улам бир манасчы чыгып улуу сапар уланып турат.

Кыязы Манасты толук айтып бүткөнгө бир адамдын өмүрү жетпейт, бүтүндөй бир улуттун өмүрү керек болоор...

Манасты журөктүү адам гана айта алат.

Болбосо бу сүрдүү жана сыйкырдуу дүйнөгө даап башбагуу өтө опурталдуу иш эмеспи. Манасчыны укканда өзүң да ошо доордун азабын көргөндөй болуп кетесинц.

Жүрөгү кыргыз болсо Манасты дүлөй да угат, азиз да көрөт. Жүрөгү менен туят. Манас касиети мына ушундай эмеспи.

Биз болсо кыргыздар, Манас даарыган элбиз.

### Үчилтик касиети

2. Саякбай атанын башка манасчылардан айырмаланып, ар бир кыргызды, кыргыз тургай аны бир уккан угарманды улутуна карабай өзүнө тарта билген касиети болгон. Анын сыры эмнеде?

Кудум куйма чулу алтындан жасап койгон сыйктуу сакадай бою сары алтын келбетиндеби? Же бүт он сегиз миң ааламга угуза айтып жаткан шекилдүү айгайлаган үнүндөбү? А балким дастан айтып жатканда тээ байыркы кылымдардын оюгуна кирип кетип, өн-келбети жүз кылым карыткан кейиптенип кеткен өзгөчө өңүндөбү?

Саякбай манасчыны көргөн сайын көзүң тойбойт. Уккан сайын кулагың тойбойт. Көксөгөн сайын көкүрөгүң тойбойт.

Анын касиет даарыган инсан экени шексиз. Кандай касиет? Манасчынын мындаи сыйкыр талантынын сыры эмнеде экенин билүү максатында белгилүү врач, медици-

на илимдеринин кандидаты Исаева Жанаргүл Дүйшекеевна менен маектешип жатып, ошол соболдорго жооп тапкандай болдум.

...Ар манасчы өз-өзүнчө талант. Бир окшоштугу алардын баары тегин жан эмес. Экинчи окшоштугу баарына тең Манас түш аркылуу аян болуп киргени. Үчүнчүсү - бирине Манас кулагына угулат, бирине көзүнө көрүнөт, а кай бири көкүрөгү менен туюп айтат. Маселен, залкар манасчы Сагымбай Орзбаков «Манас» айтканда кулагына угулуп, ал аны элге баяндап берип турган. Калыгүл олуя да он жагын бир каранып, сол жагын бир каранып, периштелери менен кеңешип анан кеменгерлик өнөрүн узанган.

Келдибек манасчы болсо көзүнө ошол окуя кудум кинотасмадан өтүп жаткандай көрүнүп, ошол көргөн-билгенин айтып берип отурган.

Кытайлык Жусуп Мамай атабыз болсо көкүрөгү менен туюп билип, баяндап жазат.

Ал эми Саякбайга болсо, жараткан берешендик менен ошол уч касиетти тең ыроологон э肯! Дегеним, Сакең Манас айтып жатканда бир эле учурда улуу жомок кулагына угулуп, көзүнө даана окуялар көрүнүп, анан анын баарын көкүрөгү менен туюп айткан. Ойлогон ою сыртынан төгүлүп турган... шондуктан.

Ошол врач, психолог Исаева Жанаргүл эженин илимий негиздеп айткан далилине таянсак, бир эле учурда Манасты угуп, Манасты көрүп, Манасты туюп айткан адам өзүнүн ички акыл-сезими, аң-туюму менен ошол Манастагы орошон окуяларга катышкан адамдардан кем эмес таасирленет. Ошолорчо кейийт. Ошолорчо сүйүнөт. Жыргайт. Кабатырланат. Кейүүчү жерде кошо кейип, ыйлачу жерде кошо ыйлайт. А тургай окуяда айтылып жаткан Баатыр бир жеринен жаракат алса манасчынын дал ошол мучөсү ооруксунат.

Мына ошон учун Саякбайдын Манас айтканы азырыкы 100 миллион доллар кетирип (мисалы Тимур Бекмамбетовдун «Особо опасен» деген фильм) компьютерлик жасалгоолор менен чыккан фильмдерден да таасирдүү болуп атпайбы.

Сакең жалгыз өзү режиссер. Өзү жалгыз үн режиссеру. Өзү сценарист, өзү баш каарман болуп атпайбы.

Кайран Сакең, Айкөл Манас атасын калкагар карааын гана көрбөстөн, анын айбаттуу үнүн угуп, баатырды өзүнүн баатыр жүрөгү менен туюп, ошонун баарын чулуу

денесине батыра бербей энергиясы сыртка ашып-ташып, өзү толкуп, ошол эле учурда тулку бою, колу, буту, башы, бүт денеси кыймылдап, айтып берип атпайбы.

Бу не деген энергия! Спортто эң алышка деген олимпиадалық марафондо күлүктөр 2 saat 42 мүнөт чуркап, маарага көл-шал болуп тердеп араң жетип, эстери ооп жыгылышат.

Саякбай Карадаев болсо үч күн, үч түн бою бир тынбай, демек 72 saat Манас айтып, 72 saat бою колу, денеси, башы кыймылдап, тили сайрап атпайбы. Бул жараткандан жалганган талант, тиги Көкө Төцир Көктөн жиберилген бир башка көөнө касиет го!

Дүйнөлүк эң мыкты деген дөө-шаалар, маселен, Паворотти, же азыркы У.Хьюстон ашып кетсе 6-8 saat тынбай үн созо алышат экен.

А Сакең адам баласынан бир башкacha жараган жан болуп атпайбы. Бери эле дегенде 50-60 saat ырдап атпайбы. Ошончо күч-кубатты, энергияны кайдан алыш жатат? Албетте, улуу дастандан, улуу баатырлардын кудурет рухунан...

Москвадагы адамдын мээси илимий институтунун жетекчиси, нейрофизиолог, академик Наталья Петровна Бехтерованин далили боюнча адамдын мээси 70 миң маалыматты өз эс тутумуна сактай алат.

А Саякбай бир айтканда бир жарым миллион сапты шурудай тизип, кыраатын келтире, жаңылбай, жазбай айтып атпайбы.

Бу не деген керемет!

Анан шер Саякбай гений болбогондо ким гений?!

Рух дегенибиз ошол әмеспи! Ал колго кармала бербейт экен... Бирок, энергиясы кайрат, күч-дем берет экен...

Биз Сакеңди көргөндө эле Манастын өзүн көргөндөй толкунданып кетип атпайбызы. Анда Манастын өзү кандай болду экен деген ой келет.

Ач арстан төштөнгөн,  
Алгыр бүркүт көздөнгөн!  
Кынсыз кылыш байланган,  
Кайра жаачу булуттай  
Каар бетине айланган.  
Кара чаар кабылан  
Капталында чамынат  
Чолок куйрук арстан

Бет алдынан камынат.  
Алп кара күш - зымырык  
Алып кетчү немедей,  
Асман бугуп салыптыр.

Сакең чындала кызып Манас айтып жатканда жанына киши даап бара албас сүрдүү, айбаттуу көрүнүп, адамды шердентип турар эле, чиркин манасчылардын Манасы десе...

### Манасчынын төрөлүшү

3. ...Жокчулуктун азабынан эл кыдырып жүргөндө Тоңдун Ак-Өлөңүндөгү саяк уруусунун ичине көчүп келгенде төрөлгөнсүц. Ошондуктан атыңды Саякбай койгонбuz. Төрөлөрүңө бир айча калганда уктап жаткан энендин бутуна жылан оролуп, чочуганынан таштан алыс кеткен. Балам, тай эмессиңби, канат-куйругуң жетилээр, - деп айтып калаар эле Дақишиң чоң энеси.

...Ошондо Саякбайдын энесинин боюнда эле. Сегиз айчамасы болуп калган. Айылга бир манасчы келип жарым күн тынбай Манас айтат. Коңурбай келип Айкөл Манасты сайган жерин айтканын угуп аткандар көзүнө жаш алат. Энеси ошондо бир муңканып, аны сезгендей курсактагы бала тебинип, тыбырчылап кеткенин туяят.

...Үйүнө келип уктап атса түшүндө курсагына ажыдаар найза салып аткан болот. Баламды сактап калайын деп тынчы кетип ойгонсо, бутуна жылан оролуп жаткан экен. Чочуганынан денесин алыс таштайт. Боюн DAGы бала денеден козголуп, жүрөгү тез-тез согуп, оозун ачып жиберсе бала оозунан чыгып кетчүдөй сезет өзүн. Кошшуна келин-кезектер келип курсагын тебелеп, баланы суурup алмак болушат. Ошондо бир билги байбиче келип сегиз айлык ара төрөлгөн бала мал болбой калышы мумкүн деп, тамырын кармап, кечээ түнкү манасчыны алдыртат. Тиги манасчы боюнан козголгон келиндик жанында түн бою Манас айтат. Жылдыз таркап баштаганда манасты муюп угуп жатып, азыр эле жаны көзүнө көрүнүп жаткан кош бойлуу келин көшүлүп уктап кетет. Ошентип төрөлө элек наристе эне боюнда аман калып, ай-күнү жеткенде көз жарып, саяк уруусунун ичинде төрөлдү деп атын Саякбай коюшат.

Улуу манасчы ошондой болгон, эненин курсагында жатканда эле Манас уккан. Улуу дастанды угуп калып гана ара төрөлбөй, убак saatы жеткенде аман көз жарган.

## **Бала чак. Өспүрүм курак**

4. Болочоктогу залкар манасчы 1894-жылы күрдөөлдүү күздө керемет Ысык-Көлдүн тескейиндеги Тондун Ак Өлөң деген жеринде кембагалдын үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келет. Атасы Карада кедей адам болгондуктан, үй-бүлөсү жокчулуктун запкысын көп тартат. Же жокчулук турмуштун айынанбы, же балама батасы тийсин дегенби, атасы Карада мал союлган жерде «Саякбайыма бирдеме бергиле, Саякбайым ооз тийип калсын» деп суралып жүрчү дейт. Өмүрү өткөнчө ал адатын таштабай жүрүп көз жумат. Сакең да өзү бала кезинен ырым тутуп чоңойгонун жашыrbайт. Ал жокчулуктун айынан Ысык-Көлдү айланып, улуу манасчы али бешикте кезинде азыркы Жети-Өгүз районундагы Жыдык-Көл деген жерге барып күн көрүүгө аргасыз болот. Саякбай наристе кезинен өспүрүм куракка чейин чоң атасы Сасайдын тарбиясында өскөн. Бир мүчөл жашка келгенде ал чоң атасынан ажырайт. Атасы Карада ырдыктык дунган Жыкынын бир быштысын минип жүрүп өлтүрүп алат. Ал дунган өлгөн атынын кунун кымбат баалап, Карада уч жыл бекер малай болуп жүрүп араң кутулат.

Көрүнүктүү манасчы Саякбай Карадаев жаш күнүндө өчпөстүн отун жагып, өлбөстүн күнүн көрүп өсөт.

Өзү «Унутулгус кундер» деген китебиндеги эс-керүүсүндө жазгандай, жети жашка келип, ата-эненин ақылына көнүп, айткан жөнүнө баш ийип, чоноё баштайт.

**Бала кез кандай аземи да, кандай кызык!**

...Топураңдап торпок минип, дүнүйө-капар, орок менен божомолдоп арык казып, өтүктү жанбашынан майрык басып, чылгый тонду чубалжыта кийип, бир чырпыкты кунаным деп ат кылып минип, көйнөктөрдүн этегин артка түйүп алышп, такымга алаканды чаап камчы уруп ойноп өстүк дейт.

Бала чагыбызда мектеп бетин көрбөй, курсактын айынан айылдан каймак уурдал жедик. «Кемелине келбегин, тентек» деген сөздөрдү көп уктук. Такым эттин баарын тарай-тарай чаптырып, кагуу-согууну көп көрдүк. «Кара чычкак кандай неме эле» деп айылдагылар жек көрдү. Балалыктын ойну, баёо сезим кызыгы көкүрөккө кат болуп, жокчулуктун мүшкүлү көөдөндөн кетпес дат болду. Кыштын кыраан чилдесинде жылацайлак, жыланбаш от жанында жаттык. Жокчулуктун азабын так ушинтип тарттык.

Көпөлөкту күшум деп өзөн-сууну бойлодум. Дүнүйөнүн кызыгына эч бир тойбодум. Мурдуман булак суу тоクトобай чыгып турганда, тондун узун жеңи менен ары-бери сүртүп алчу элем. Кайран жең, какач болуп калчу эле. Жыртыгынан кар кирип кетчү майрык өтүгүм менен ойду коюп, тоону басар элем, «чечек» деп, энебиз жаза-буза бир муштап, буттан сууруп алар эле. Жыланайлак бут, узун жеңдүү тон менен бул ышкыбоздукту койбой, күрөндүгө чыгып алчу элем. Күрөндүгө чуркап чыга калып, ары-бери өткөн элди карап калар элем. Эгер күш кондуруп, ит ээрчиткен, мылтык асынган киши көрүнө калса, жыланайлак-жылаңбаш, үшүгөнүмө карабай анын артынан ээрчиp, кызыгып кароо менен экинчи айылга жеткенче журө берчүмүн.

...Жылаңбаш болгондуктан суукка чыдабай кулагым тырсылдап, бутум какшап, жанды көздөн чыгарчу. Эппете үйгө жетип, бутумду тонго ороп олтуруп өзүмчө: башка балдарды тайлуу да, тондуу да кылдың, а менде эчтеме жок. Менин эмне жазыгым бар? - деп, ошондогу тагдырыма таарынар элем:

Тай бербестен жөө кылдың,  
Жардылык сага не кылдым?  
Жарды кылдың жок кылдың.  
Жан кейитип кор кылдың.  
Бу турмушту тар кылдың,  
Карда минип ойнорго,  
Бир торпокко зар кылдың.  
Эркин ойноп кечүүгө  
Бир өтүккө зар кылдың.  
Айылдан тамак уурдатып,  
Эки колду шок кылдың.  
Жыртылып тонум сан бөлөк,  
Шоона менен жамадым.  
Жаманынан күйгүзүп,  
Жардылыктан жададым.  
Бир чырпыкты ат кылып,  
Тайым го деп минемин.  
Бай балдары жарышса,  
Майрык басып өтүктү,  
Өрттөнүп күйүп жүрөмүн. -

деп, жокчулукка капа болуп, кайгырып, терең ойго чөмүлөр элем... дейт.

## Насаат

5. Ушинетип башынан оор күндөр өтүп жатканын, зар ыйлап бириң экинчисине кошуп ырдал жүргөнүн чоң энеси Дашиш угуп калган экен да, анда:

- Ээ, алдыңа кетейин балам. Кудай өмүр берсе дайлайды көрөсүң. «Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет» деген. Тушооң чечилип, шоруң арылар күн болор, садагаң болоюн. Көп ыйлап, көп капа болбогун. «Ач бала ток баладай ойнобойт, ток бала ач болом деп ойлобойт». Жылаңайлак, жөө жүрөм деп, Саякбай балам, ыйлап, капалана бербегин, кайғы адамды сарыктырат, өмүрдү кесет. Сенин да багың ачылар, балам. Жарық күн сага да тийер. Жабыркаганы болбосо, жакырчылыктан адам өлбөйт. «Булут минип, муз бүркүп, эрен да өткөн дүйнөдөн, бербейм, бербейм деп жүрүп бай да өтөт дүйнөдөн». Бул байлардан ырайым жок. Алардын балдары ат жарыштырып ойнобогондо анан ким ойносун! Жардылыктан адам өлбөйт, жан кейийт. Бир күнү жарыкчылык болор, өтө қуурап кеткендин өмүрү болсо, жыргалчылыгы да болот, - деп ыраматылык чоң энеси жамактатып мына мууну айтчу:

Сабыр кылчы, кулунум,  
Муратыңа жетерсисң.  
Жаш болотсун, жетилип  
Адам болуп кетерсисң.  
Булбул күштай так сайрап,  
Бир чынарга конорсун.  
Өмүрүң болсо акыры,  
Эл әрмеги болорсун.  
Арыган ат семирет,  
Ачкан курсак тоюнат.  
Тентектиktи кой балам,  
Бөлөк жорук сүй балам.  
Сөздү, сөз деп жүр,  
Артынан көздөп жүр.  
Экөө болсоң бирөө ага,  
Жалгыз жүрсөң бөрүк ага.

Сен да чоңоюп адам болорсун, багың ачылар, деп наасаат кебин, нарк сөзүн айтып калаар эле.

...«Билими бар миңди жыгат, билеги жоон бирди жыгат». «Калк казанын көп астым. Кана, колумдун көөсү» - деген кептер бар. Жокчулукка кейибе, тушоо

чечилген күнү багың ачылат. Сөзгө ынтызаарды коюп, аны үйрөн. Акылдуу бол! Адамда куйма кулак деген да бар. Кепти, насият сөздү кулагына куюп калат. Ал эми акма кулак деген да бар. Акыл айткан менен аңдабайт. Кулагынан ағып калат. Сабырдуу, токтоо адам бол! Айткан сөзүң орундуу, жөндүү болсун. «Акылсыздын белгиси кургак кайрат, жел өпкө, эч убакта жарабайт кургак сөздөн бөлөккө», «Тебенектен бутуңду тарт, ушакчыдан тилинди тарт!», «Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген, калың болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн» деген лакаптардан тыяннак чыгар. Ушакчы болбо, таза ёс. «Жакшы» деген бир ат бар, кууп отуруп жетпейт, «жаман» деген бир ат бар, жууган менен эч кетпейт. Өзүң болуп алгыча, болгон эрди жакала, өзүң болуп алган соң, өзүндү-өзүң такала. Сен көп билесин, ашкан ышкыбозсуң. Барып турган тентексиң. Көрүнгөн балдар менен мушташасың. Ошондо башка чаап ийбегей эле деп жаным чыгат. Экинчи айылдын балдары бул айылга Саякбай бар деп келбейт. Ушул жакшы болобу? Өзүң ойлоочу. Бешиктин баласы беш жол түлөйт деген, тентектигинди таштап жөнгө кел, балам, - дечу экен жарайтык чоң энеси.

...Саякбай балалык чагы өтө аянычтуу болгон менен элдик көркөм чыгармачылыкты көп билген чөйрөдө өткөрөт. Айрыкча тарбиялап чоңойткон чоң энеси Да-киштен «Төштүк» эпосун, мергенчилер, жаныбарлар жөнүндөгү укмуштуу жомокторду уккан. Чоң энеси билген жомокторун, улама сөздөрүн, уккан-көргөндөрүн эрикпей айтып берүү менен, өзүнүн боор этиндөй көргөн небересинин баамчыл, сезимтал болушун кыялданган. Ал киши кезинде Суранчы сыйктуу чоң манасчылардан тасир алган. Анысын төкпөй-чачпай небересине айтып берип турган.

...Сөз тыңдалап, сөз андалап чоңойду.

Тентектигин, шоктуугун койбоду. Эр жетип, эресеге жеткенде да. Улгайгандада да.

## Бириңчи устат

6. Элдик адамдар менен кездешип, айылга келип жүргөн Жакшылык деген ырчыдан үлгү алгын деп чоң энеси насаат кебин айтат.

Жакшылык деген ырчы чап жаак, чара баш, ар бир сөзү орундуу, эң таттуу адам эле. Кеби бычак менен чыр-

тылдатып тилгендей курч. Тартынбай сөз сүйлөп, талыкпай ырдаган, таамайлап жөндүу сындалган сынчы да экен. Оозун ачса эле адам жадагыс сонун сөздөр куюлуп турат. Отурганы очоктой, ажары айдай төгүлгөн, ар бир сөзү менен элди кубандырган, элдин шайыры, булбулу, кабак ачар куудулу экен. Аппак сакалынан нур чачырагандай, кара сур, эки ийнине эки киши олтургандай кең далылуу, иши кылып келбети менен түрүнө киши ыраазы болгондой адам экен.

Бир күнү айылдагы адамдар **Жакшылык** ырчынын ырын угуу учун келип, ал отурган үйдүн ичине кишилер батпай кетти. Коломтодо койдун нагыз көнүнөн калаган от адамдын жүзүнө кызыл нур берип күйүп турат. Отургандардын назары жалгыз гана төрдө малдаш токунуп, комузун күүгө салып олтурган ак сакал адамга бурулган... Алар ар түрдүү сөз сүйлөшүп, өзгөчө ушул олтурган ырчы жөнүндө көп нерсени айтып жатышты. Алардын ичинен бирөө, сакалын сылап коюп:

- **Жакшылык** акем жетимиштин жетисине келиптири. Уруусу моцолдор. Баягы, айтылуу Токтор чечендин уулу. Айтканы элге жагымдуу, өзү кадырлуу, сөзү менен элдин көңүлүн көтөргөн киши. Биздин айылга келип калыптыр. Бул адамдын алтындай болгон ар бир сөзүн угуп, өрнөк алуу керек. Элдик сөздөрдү көп билет. Билгенин эч качан аябайт. Жакем көбүнчө биз сыйактуулардын тилегине тилектеш. Өзү да далай кыйынчылык турмушту башынан өткөргөн. Кыргыздын Ала-Тоосун кыдырып, элге эрмек болгон. Бул кишинин сөзүн уккула, - деп элге жарыя айтып, анан **Жакшылык** ырчыга кайрылды:

- **Жакшылык** аке, акыл-насият сөзүңүзду балдарыңызга айта олтурунуз...

**Жакшылык** ырчы отургандарды айланта карап алып:

- Көп кордукту баштан өткөрдүк. Элден, жерден ажырап кор да болдук. Акыры бай-манаптардын, оёз, чиновникиндердин кордугуна чыдабай маң да болдук. Тоо этек-теп, жердин асылынан ажырадык. Элибиз караңгы, же-рибиз шорго малынып, элге пайдасы тийбес да болду. Ушул кан соргучтардын торунда онтоп жаткан кезибиз. Ошентип оор турмушту баштан өткөрүп жаткан чагыбызда, кедей кургурлардын шору качан арылат деп капаланып, дүйнөгө катуу таарынып, «Сен дүйнө, кимге опа болосуң» деген ыр чыгардым эле - деп комузун колго алып, күүгө салып жиберди:

Чиркин дүйнө, чиркин дүйнө,  
Кимге опа болдуң сен?  
Жокчулуктун айынан,  
Күн көрүштүн жайынан,  
Кетменге колум жооруду.  
Чокайдон бутум ооруду.  
Кардын керип кан соргон,  
Байдан көңүлүм ооруду.  
Алгыз атым көк ала  
Кызыл чок жасоол тооруду.  
Адилети такыр жок,  
Кедейден бөлөк касы жок.  
Улуктан көөнүм ооруду.  
Жорго жолдон суурулду,  
Жок-жок заман куурулду.

Кээ бир учурда Жакшылык манасчы да болгон деп айтылып келет. Дакишиң чоң энесинен кийинки эле жаш манасчыны таасирленткен ушу Жакшылык ырчы болгон. Даркан манасчы С.Каралаевдин айтуусуна таянсак ал 1933-34-жылдары дөөлөттүү карылышка таяп көз жумган.

Караланын үй-бүлөсү турмуштун запкысын көп көргөн. Ошол мезгилдеги кыргыз коомчулугунда өкүм сүргөн эреже боюнча бир адам өз уруусунан, жеринен жер которуп башка жакка кетип калса, алых-салыкты өз уруусу баш ийген болуштукка төлөй турган. Карада Семиз-Бел болуштугуна караган. Жыл маалында Семиз-Белден өкүл келип, Карададан алых-салыкты алыш кетүүчү. Бир жолу ушундай алых-салыкка Карада Узун Молдо дегендөн үч сом алыш берген. Карада ал карыздан кирип турган жаман алачыгын, бириң-эки чарбасын, таап-ташыган үй мулкүн бүт берип, арандан зорго күтулат.

...Булактын тунугун, тоонун бийигин, ойдун терецин айтып баштап, Улуу Тоодон улуу кеп башталды ошол жылдары.

### Орус менен достоштуу

7. ...Жашым он бештерге келип, аркы-беркиге түшүнүп, эне-атасына кол кабыш кылып, мурунку тентектигим жоголуп, турмушка түшүнө баштаган учур. Ошондой болсо да, жокчулук эки бутту бек тушап, ары-бери жылдыrbай кармап турду деп эскерет кийинчөрэ-

эк. Курсак бирде тойсо, бирде ач болот, ар кимге жалда-нып иштөө баштатан эле адат болуп калган. Балдарга, өзгөчө жокчулукка баткан элге өтө мээримдүү мамиле кылган Баженов деген орус Жар-Көлдө, чоң жолдун боюнда турчу эле. Ал ошол жердеги кыргыз менен эл болуп, ак иштеп, акыйкат жашап, жерди сүйгөн, эмгекке өтө берилген эмгекчи да эле. Өзүнө жетерлик чарбасы бар. Ўйнүн айланасына бак-дарак тигип, ерук, алмадан мол түшүм алчу. Эрте жазда кош чыгарып, жай бою өз жеринде эмгек кылууну өтө жакшы көрчү. Айдаган эгининен көп түшүм ала турган. Тамашалап көңүл ачып, кәэде бизди эркелетип, көбүнчө нанга аябай тойгузуп кетире турган. Бир топ кедейдин балдары чогулуп калган күндөрдө ак бөлкөнү астыга жайып коюп ал киши Саякбай сындуу кыргыз балдарга:

- Ээ, жигиттер, сiler качан адам болосуңар? Азыр сiler караңгысыңар. Сilerдин оор турмушуңарга ким күнөөлүү экенин ажыраты биле албайсыңар. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү! Бай-манаптардын колунда мал да, дан да бар. Эч нерсеге муктаж эмес. Эмгекчи элдин эмгегинен чексиз пайдаланып, аларды аёосуз эзип жатышат. Орустун митаам чиновники менен бир тилекте болуп, элдин мойнуна эчен түрдүү мыйзамсыз чыгымдарды салып жатат. Жергиликтүү бай-манаптарды падышанын өзү жактап, колдоп жатат.

Бирок калың эл ошо зулумдардын бул заардуу уусуна чыдабай, аларга каршы чыгып да жатышат. Элдин күчүн майтарууга аларда күч жок. Элден, жерден ажырап, алыска көчүрүлүп жиберген ошондой эле адамдардын бирөө менмин. Ошентип, өзүм туулуп-өскөн же-римден, ага-туугандардан ажырап, ушу жерге туш келдим. Тентигеним да, өлгөнүм да жок. Өлбөс оокат кылышып жатам. «Жер адамдын эмгегин жебейт» деген лакапты эске алыш, бардык күчүмдү ушул чарбачылыкка жумшадым. Сilerдин ата-эненер да эмгек кылышып жатышат. Бирок ал эмгек ким учүн? Элге эркиндик алыш берүү учүн башталган адилеттүү кыймылды падыша өкмөтүн токтолтууга эч кандай күчү келбейт. «Ит өлөрүндө кайышчы болот» - дегендей, бул өкмөт эркиндик талашкан алдыңкы адамдарды куугунтуктап, катортага, сүргүнгө айдап жок кылуу максатын көздөп жатат. Элди аябай кысымга алды. Карагылачы тетиги кишенделген адамдарды, - деп өтүп бара жаткан алты кишини көрсөтүп колун нускады.

Өтүп бара жаткан, колдоруна чынжыр салынган кишилерге бардыгыбыз жабыла карап калдык дейт болочок манасчы. Аларды үч солдат тегеректеп айдал алыштыр. Ал бечаралардын кийимдери жыртылган, өндөрү кубарган, бирок кабактары ачык, эч нерсе ойлобогон адамдардай сезилет. Алардын шаңдуу үндөрү кулакка абдан сүйкүмдүү угулат. Эки жакты жалт карашып, бизге баштарын ийкешет. Биз абдан таң калып, жалдырап бири-бири бизге карадык. Ошондо Баженовдун эки кезүнөн чыккан жаш жаагынан ағып, тигилерге тигиле карап турган экен.

- Ээ, балдар, силерге айта турган сөз толуп жатат. Бул адамдардын ушинтип кайгылуу турмушка кез келгенинде, тигинтип колуна кишен салынганында терец сыр бар. ...Булар эл менен жакын. Элдин талабын, тилегин оруннатчу адамдар. Азыркы жашап турган падыша өкмөтүнүн каттуу кысымына каршы чыгышкан. Жумушчуларга, ооба, кедейлерге эркиндик берууну эңсеген адамдар. Буларды каторжниктер деп аташат. Падыша өкмөтүнүн сатылгыч соту аларды өмүр бою колу-буту кишенде болууга, айылдан-айыл кыдыртып айдал жүрүүгө өкүм чыгарган. Алдыңкы эстүү адамдардан болуп эсептелишет. Буларды чиновниктер кордоп «болчек» деп аташат. Чындыгында «болчек» эмес, большевиктер, деп аталган адамдар. Калың элдин арасында кенири түшүнүктөрдү жүргүзүп алардын сезимин ойготуу менен бүт Россия элин күрөшкө чакырууда. Большевиктер жалгыз гана орус кедейлерине эркиндик алыш берууну ойлобостон, орус падышачылыгынын кол астында онтоп жаткан улуттарды боштондукка чыгарууну көздөштөт. Ушул жердеги бай-манаптарга да алар каршы турушат. Анткени бай-манаптар падышанын жер-жерлердеги тиреги болуу менен бирге, анын сасык, элге каршы болгон саясатын жүргүзүүчүлөр, падышанын саясатын колдошуп, өзүнүн элин саткан жүзү каралар болуп эсептелишет. Падышаны жоготуп бийлиktи кедейлерге алыш берүү учун алдыда зор иш жана айыгышкан күрөш турат. Балдарым, эсицер бар, ойлогула, силер эми кичине эмессицер. Кимдин ким экенин билиш керек.

...Баженовдун уулу Сергей Саякбайдан беш жаш чамасында улуу эле. Эки көзү дайым ойноктогон, чачы алтындаи сары жана жылтылдан турган, шайыр бала эле. Биз менен ойноону өтө жакшы көрчү. Ал Пржевальскиде окуй турган. Кайсы класста, эмне окуп жүргөнүн анда

ким билсин. Атасынын сөзүн кадырлап уккан, жумшаган иштерине дилгир, орунсуз сөз сүйлөбөгөн токтоо эле.

Баженов үй-бүлөсү менен көл аягына көчүп кетти. Көрсө ошондой кысым болгон экен. Эл чогулуп, аны жөнөтүштү. Баженов борс-борс күлүп, эл менен коштошту:

- Кош, аман болгула, агайындар! Азат күн келип, силер менен бирге бактыбыз ачыла турган мезгил келер. Көрүшөрбүз. Мен алыс кетпейм, көл аягынан барып жаңы орун алам. Бул жерден кетүүгө кагаз келди. Саламат болгула! - деп атын айдай баштады. Мен чуркап келип, Сергей менен кол алышып коштоштум. Сергей мага:

- Саякбай, бирге ойногонуздуда унутпа! Дагы кезиги-шербиз, - деп колун кыса-кыса кармады. Баженовдун өзү жана анын үй-бүлөсүнүн кетип калышы бул жактагы кедейлердин тоң күйүтү болду. Арабанын артынан ээрчий басып узатышты. Кээ бирлеринин көзүнөн жаш кылгырып турду. Кийин Саякбай Рыбачье шаарына издең барса, баласы Сергей эбак эле аскерге кетип, атасы анын келишин чыдамсыздык менен күтүп жүргөн болот.

Жаралган жандар зоонуку,  
Аркар кулжа тоонуку,  
Айдал жүргөн көп жылкың  
Кыйкырса бир күн жоонуку.

Жакшырак жардам беришсе,  
Жакшы ага, ини күттүку,  
Ишенип турган көп малың  
Күн жааса болот жуттуку.

...Айкөл манасчы Баженовдордун үй-бүлөсү менен ымалалаш болгондугун өмүрү бүткөнчө айтып журду. Жакшылыктын кеби да түгөнбөйт әмеспи.

## Ыйык аян

8.     Оо ал күнү - же Күн тутулган күн беле, же Ай менен Күн тогошкон түн беле, ким билет? Айтор ошондо 1908-жылдын Орозо айы болчу.

14 жаштагы Саякбай алдын ала бирдеңкени сезгенсип, жүрөгү туйлайт. Көңүлү бир жерге токтобой сезими не бир алыш учат. Акылы эч тынч албай түркүн ойлор келет. Демейде басыгынан жазбаган кунаны да аны туйгандай улам тездеп алдыга жүткүнөт.

...Кыязы бүгүнкү күн башкача. Асманда токумдай булут жок. Туптунук. Кыйкырып койсок жарылып кетчүдөй. Кочкордун суусу да туптунук, күндүн күмүш нуруна балыктар чагылышып сүзүп жүрөт. Аба да таптаза, оозуң менен дем алсаң болак даамданып.

Мына ушуларга күштар болуп, ойлору гана эмес, дene бою да алып учуп, азыр эле Орто-Токойдо айыл кыдырып, жарамазан айтып жүргөн Саякбай тели-тентушта-рынан бөлүнүп, жалгыз аяк жол менен үйүн көздөй бет алды. Жарамазан айтып жүрүп тапкан биртике тыйыптыптыры бар. Эми Караколго барып жакшы кийим-кечесатып кийип алсан деп ичинен кыялданат.

Тар капчыгайдан өтүп келатканда окустан жаңырыгы тоолорду титиреткен бир укмуштай чаңырык чыкты. Туш тараптан эмес, тээ көктөн угулгандай болду. Анан аз өттүбү, көп өттүбү - өзү эс-мас. Алдында азыр эле тигилгендей түндүгү көк тиреген ак боз үй пайда болду. Мурда мындай жок эле. Же түш эмес, же өңү эмес. Ак өргөөнүн тушуна жете бергенде алдынан өңү да, чырайы да келишкен, кийген кийими бүт алтын, күмүш, жакут менен шөкөттөлгөн, ай жүздүү, күн нурлуу бир сулуу келин сурайылдай суурулуп чыга келип, Сакенди мурда таанып жүргөндөй:

Атаны алдыңа кетейин,  
Кыдыр чалган жол болуп,  
Кылымдын баары козголуп,  
Ал гана эмес мол болуп,  
Кол чогулуп аткан мезгилде,  
Эң эле ырас болбодубу келгениң, –

деп сыпайы кайрылат.

- Ошол колдун тамагынан бир ооз тий, кулунум. Аттан түшүп, даам сыза кетсенер экен, - деп жалооруй карап суранат.

Ак боз үйдүн өзүнө жараша ак кийинип, ак элечек салынган апакай сулуу, ай чырайлуу заада жомоктон түшө калгансып суранып жатса, Сакең да өзүн жигит сезип, туйлаган кунанын мамыга байлан, тиги келин эшикти ачып, боз үйгө баш бакты.

Түндүгү жабылуу турса да ичи күн тийгендей жапжарык. Жайылган дасторкон үстүндө күмүш, жез табактарга салынган кырк түрлүү дүйүм тамак. Жаңы эле бышкан боорсоктун жыты. Устукандалган жаш эт. Саамал кымыз. Бейиштей бир башка дүйнө.

Мындаи сыйды мурда көрбөгөн, анан калса, эски жаргак жыртык шымынан кысынып-кысталып, үн каталбай мурактанып турган бу тоголок жигитти байкаган тиги келин: «Ушу касиеттүү Манастын жол жүрүп бара жаткандагы тамагы эле, ошондон көбүрөөк жесең болот эле. Уялба, кысынбай эле дасторкондун үстүндөгү тамактын ар түрүнөн даам тат» - деп үн катат.

«Бул аялзаты көрсө кадимки касиеттүү Каныкей энебиз экенин кийин билдим» - дейт Саякбай.

Саякбай шаша-буша ооз тийимиш болуп, кысынып тез эле артка бурулуп кетейин дейт. Анын тайсалдап турганын көрүп ак элечеги менен чач учтугуңда ақак, берметтери жалтыраган алиги айым дагы меймандостугун көрсөтүп:

- Алай кой, тартынбай ал. Жолоочу сыйламак биздин салтыбыз, - деген соң, ошондо гана Саякбай сыйагы булар тааныш-билиштер го деп эң четки табактан бир жиликти алыш мүлжүп жеп, туураган эттен бурдады. Тиги келин да анын даам сыйганына ыраазы болуп карап отурду.

- Эми суусундук ичкиле, - деп бетине оюу түшүрүлгөн кесеге толтура кымыз куюп балага сунду. Ал бир тартып жиберди. Даамы бир башкача сезилди.

Сакең сүрдөгөндүктөн бир сөз айтальбай, а тургай «оомийин» деген батаны да ичинен айтып, ичинен алкап болоордо, тиги жароокер келин: «Ак жолуң ачылсын» деди мээримдүү.

Саякбайдын ого бетер жүрөгү түшөт. Денесин калтырак басат. Өңү же түшү экенин билбейт.

Сыртка чыкса айланасы атчан жоокерлерге толуп кетиптир. Арасынан зоот көк тулпар ат минген, колунда найзасы бар, кирпиктери көзүн жапкан, ак сакалы жайкалган, нур жүздүү киши:

Көк сүлөөсүн, бүркүтүн,  
Көп ала салып ойногон.  
Алыс жерди болжогон  
Бакай абаң болом.

Чоң казатка жол жүрүп баратабыз. Эки алаканыңды тос, сен да гулазыктан ооз тий, келкелице келгенде улуу жомокту улап айтаарсың, деп кайыш баштыгынан актаган тарууну учтап берет. Оозуна салса кум сыйактуу кычырап чайналбайт, эптеп аптыгып атып жутат. Өчкөн оттуу тамызган, өлгөн жанды тирилткен Бакай ата анан

оң тарабында Аккуласын алкынтып турган, ааламда та-  
алайы артык жараган абрайлуу Айкөл Манасты  
көргөзөт.

Майлантан буудай жүздөнгөн,  
Күүгүм туман көздөнгөн,  
арстандай сүрдүү экен.  
Андан ары катары  
Узун бойлуу кең далы,  
Ары балбан, ары шер.  
Айсарала ат минген  
Азиз хандын жалгызы,

сарада ат минген Алмамбет, ирээти менен туурасы  
жоон, бою пас, тулку бою кара таш,

Адам күчү жетпеген,  
Арстан тиши өтпөгөн

сары сур киши Чубакты тааныштырат. Айрыкча Алп  
Манасты киши батынып карай алчудай эмес. Оң ийнин-  
де кара чаар кабылан, сол ийнинде ажыдаар отургандай  
сүрдүү. Соңунда атка жецил, тайга чак, уйкусу жок, жол-  
го сак, кан Манастын Сыргагы. Ошондо куудай сакалын  
сылап болуп Бакай Ата:

- Мындан ары барганда алдыңан эки кой айдаган  
бирөө жолугат. Койлорун сатып алыш, курмандык ча-  
лып, эл-журттун ак батасын аласың. Айкөл Манасты  
канча даңаза кылсан, өз даңкың да ошончо алышка ке-  
тет. Өйүздөгү Балпык деген бука мингенabyшканы,  
төмөнкү сарайдагы Таабалды сокурду, Түлөн деген бай-  
бичени чакырып келип батасын ал. Эми сен алты-жети  
жылдан кийин чоң манасчы болосуң. Ага дейре ойду то-  
ого урунуп жүрө берээрсис, - деп батасын берип, дүбүртү  
жер дүңгүрөткөн кол менен заматта көздөн кайым бо-  
лот. Түяк астында дүңгүрөгөн жердин үнүнөн кулагы  
тунуп барып басылат. Артында асманга көтөрүлгөн чаң  
эле калат.

Эсине келсе, өзу баягы чоң кара таштын түбүндө жа-  
тыптыр. Бул окуяны же түшүндө, же өңүндө көргөнүнө  
ишенип-ишенбей, кунанына минип жолдо келатса асты-  
нан эки кой айдаган киши чыгат. Жарамазан айтып  
жүрүп тапкан акчасынан баягы кишиге берип, эки кой-  
ду айдал үйүнө келип, Бакай ата айткандай койлорду  
союп, эл-журттун батасын алат.

...Мына ушул шумдуктуу окуя болгондун эртеси Саяkbай тили сүйлөөгө келбей дудук болуп калат. Тилин кыймылдатканга, сүйлөөгө кудурети жетпейт. Уйдегүлөр аны жин тийген эмедей карап жаткандай сезилип баштайт. Кичине балдар болсо колу менен жаңсап көрсөтүп, таш менен ургулашат. Өзү да акылдан айнып баратканын сезип, элге уят болбоюн деген ниетте айылдан алыстап, ээндеп токой-тоону аралап, чөп-чар терип жеп, өлбөстүн күнүн көрөт. Сакең өзү айтмакчы, «ойго да, тоого да урунуп, зоодон кулап, суудан да актым, бирок өлбөдүм. Жеңем кайтарып, жанымды аман алып калып жүрдү» дейт. Ошентип, тоо-ташта тентип жүрүп көп убакыт өтөт. Бир күнү таңга маал суу күргүштөп кирип жаткандай үн угулат. Титирей коркуп ойгонот. Түшүндө Алмамбетти көрөт. Ал Саяkbайга «Бакай аба сага көрүнгөндөн бери жети жыл өттү. Бүгүндөн калбай астындағы минген атыңды Манаска атап союп, әлдин батасын алғын» дейт. Ойгоноору менен оозунан сөз оргуштап атылып, өзүн өзү токтото албай әлирип үйүнө келет. Ошондо үнү кетет айгайлап, алда кайда жаңырып, сывзып бороон кыр менен, кыйкырык-чуу сүр менен, аркар баскан бел менен, кулжа баскан төр менен, булут шашкан жел менен.

Эмне жөнүндө сүйлөп атканы белгисиз. Кээде эле «Манас», «Манас» деп айтып жатканын элес-булас билет. Үйүнө келсе, атасы камчы менен далыга чаап жатып, эсине келтирип токтотот. Мына ушинтип Улуу Жомок башталат.

Мына ошондон ушул күнгө дейре Саяkbайдын үнү басылбай, кайра күчөп, адыр-түздү, Ала-Тоону аралап келет, жүрөктөрдөн жүрөккө, кылымдардан кылымга жетип.

...Ошентип сыйкырдуу Манас дүйнөсүнүн алтын дарбазасы ачылып, Сакең Манас айтып баштап, түгөнбөс Улуу Дастан уланат. Кылыш менен кыркылбас, найза менен жыртылбас. Түбөлүк бүтпөй турган.

Саяkbайдын калган өмүрү Манас ааламына арналат. Бир кочуш дан миллион сап ырга айланат.

Ошондон соң Сакең жүзүнөн ырыс таамп жаш алды.

Кийин өз ыктыяры менен Кызыл аскерде жүргөндө Бухарага барып, ошол жерден өмүрүндө биринчи ирээт балдын даамын татып, ошондо гана баягы Орто-Токойдо оозуна келген акталган таруунун даамына окшоштурат.

Манас дүйнөсү өзү керемет дүйнө. Ал адатта арбак даарыган түш аркылуу аян берип келет. Эмне үчүн? Кандай? Бу илимдин тили менен да түшүндүрүп бере алгысали тунгуюк сыр. Манасчы Манас айтаарда түштү эңсеп, түш дегдеп жашайт.

Улув жомок өзү керемет түш менен башталат эмеспи. Манас бойго бүтөөрдө атасы Жакып түш көрүп, аны элге жорутуп, түлөө өткөзүп, ага арнап ак шумкарды байлайт. Ошондо түштү Акбалта минтип жоруйт эмеспи: «Кырк үйлүү кыргыз жакыр журт, сары адымрак, шабыргак белди табат эженбиз. О кудай, киндик кесип, кир жууган жерди табат эженбиз. Баана берип, жараткан элди табат эженбиз. Ушу түшүң чын болсо, кара калмак, манжуудан ажыратып алуучу бизге арстан бала та-былат! Үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйналат. Өчкөн отуң тамылат. Өлгөн жаның тирилет. Ээй, чиркин, ар нерсе түштөт эсиме, кыргыз кайда, эл кайда, Жакып түштү көрүпсүң, элге жетер күн кайда. Чыйырды жолборстун жүрөгүнө талгак болот. Кийин Алмамбет баатырга жолугаарын да алдын ала түшүндө көрөт.

### Үркүндө

9. 1916-жылдын жазы кырсыктуу болду. Кыш катуу болуп, малдын өлүм-житими көбөйгөн эле. Өлбөгөнү жазга араң жетип, карапаман калк өзгөчө зап-кылыкты көрүп, жаз чыгары менен жерге тырмышып жаткан учур.

Күндөрдүн бириnde, айыл ичинде күбүр-шыбыр кеп тарады. Бардыгынын кабактары суз, жарпы жазылып, жайдары жүргөн эч бирөөнү көрө албайсың. Саякбай да айылдагы кедейлерден түзүлгөн бир топко барып кошулду. Ортосунда Ыбырай деген өзү тендүү кедейлерге сөзүн айтып жаткан экен:

- Падыша жыйырма жаштан кырк жашка чейинки эркектерди солдатка алууга буйрук жарыялаптыр. Ар кайсы жерде күн көрүп, тоодогу кийиктердей тоо башында араң жашап жатсак, бай-манаптар, бий-болуштар болсо солдатка барсаң да барасың, барбасаң да барасың, ак падыша буйругун аткарабаска чама жок, деп элди кыстап жатыптыр. Көл башында кедейдин таламын талашкан Исмаил, Берикбай деген адамдар: «Айыл-айылга барбагыла! Бекер өлүмгө учурабагыла! Кол, курал-жарак жый-

нап ак падышага каршы тургула!» деген кабарды жибериптирир. Кана, туугандар, биз эмне дейбиз?

Ошондо олтурган эл орундарынан козголушуп:

- Калың журт эмне болсо, биз дагы ошондой болорбуз. «Жатып өлгөнчө, атып өл» деген. Бала-бакырадан тириүүлөй ажырап, кайда барып өлөбүз? - дешти.

Ыбырай элге ыраазы болуп:

- Болуптур эмесе, күч аттарды таптап, курал-жарак даярдагандай бололу. Бардык нерсебизди шай кылып, даяр туралы, - деп ордунаң турду.

Эл дуулдашып, чоң маселе чечилгендей тарап жатышты.

Эл тим жатпай күнү-түнү тынбай, курал-жарак даярдай башташты. Айылдан айылга чаап жүргөн чабармандар көбөйдү. Солдат бербейбиз деген бир топ баштуу кедейлерди кармап, Караколдо атылды деген кабар угулду. Падыша тарабынан кыстоо барган сайын күчөй баштады.

Көп узабай калайык-калк дүрбөлөңгө түштү. Качуу керек деген сөздөр таралды. Бала-бакыра, кемпир-чалдарды Кытайга карай качыра берип, эр азаматтар жоо менен беттешүүгө топтолуша баштады. ...Атаат заман, кой үркүү эле, жылкы үркүү эле, бу ирээт кыргыздар үркүү. Куралдуу солдаттарга каршы уруша албастыгына көздөрү жеткендөн кийин жабыла кacha баштады. Эр азаматтар артта калып, элди коргогондой болот. Ашуу ашып, таш басып, күчтүүнүн күнү тууп, алсыздын алы кетти. Жөө басып таман ооруду. Жүк арткан унаа жооруду. Малдан, дандан ажырап, оору-сыркоо бардык жатынан тооруду. Ошондо Саякбай мындай деп ырдайт:

Жүктөн ооруп белибиз,  
Жалдырады элибиз.  
Байланды белем багыбыз,  
Сынды белем шагыбыз.

Ошол учурдагы, үркүндөгү эл-журттун көргөн азабын С.Каралаев сай-сөөгү сыйдал жасат. Мындағы «кайран эл» деген сап улам кайталанып, карыя ақын Ысак Шайбековдун «Кайран эл» поэмасына өтө үндөш сезилет.

Жол билгени ашууга,  
Баштап кетип баратат.  
Алсыздарын талаага,  
Таштап кетип баратат.

Ийинине жүк артып,  
Кесип кетип баратат.  
Атасынан баласы,  
Безип кетип баратат.  
Бүт дүйнөнү кайран эл,  
Чачып кетип баратат.  
Бир журтуна эки күн,  
Жатпай кетип баратат.  
Жер үстүнө кайран эл,  
Батпай кетип баратат.  
Кайыр сурал кээ бирөө,  
Карып болуп баратат.  
Талаада өлгүп мал калса,  
Жешип кетип баратат.  
Тобокел кылдык, шүкүрлүк,  
Дешип кетип баратат.

Кеч күздө сууктан, ачкадан, ашуудагы муздан тай-  
галанып өлгөндөр да болгон.

Астын тосту чоң Музарт -  
Судан чыгат калың буу,  
Дайраны бөгөп көп өлүк,  
Ар жактан чыгат кайгы чуу,  
Музарттан кечип өтө албай,  
Кыйналып турат элибиз.  
Оюбуздан түк кетпейт  
Туулган ёскөн жерибиз.

Ошондо кыргыз намысынан кайтпай, каршы чыгуу-  
га бир топ эр бөлүнүп чыгып солдаттар менен согушуп,  
кан төгүлөт орто жолдо.

Беш жыгачтын башын бууп,  
Сайма кылды кайран эл.  
Борбуй ундан коюулап,  
Жарма кылды кайран эл.

Андан ары барып кытай тараптан бир жактан кал-  
мак кутурду.

Бул бурут деген журт деп,  
Бириң койбай курут деп,  
Калмак салды балааны, -

деп калмактардын кош азуусуна түш болгонун жазат.

Качып тентип бириндеп,  
Өлүм түштү санаага.  
Асты кетти көрүнбөй,  
Үрүмчү, Манас калаага,  
Тескери карай бурулдук,  
Үч-Турпан жана Кашкарга.  
Үч-Турпанга барганбыз,  
Мәннетке минтип калганбыз.

Андан ары Ак-Сууга келип Мамбетакун деген уйгур-  
га жалчы болгондугун ырдайт.

Ал колунда уч жүз малайы бар, адамды малга айыр-  
баштаган «кутургур» бай, ташбоор адам экен. Ошентип,  
тоё тамак жей албай, канча иштесе да ит ордуна көрбөгөн  
зордук-зомбулукту баштан өткөзүп жатканда падыша  
тактан кулаптыр деген кабар келет.

Анан өз эл-жерин, элин сагынып кайра кайтып, тен-  
тиген эл чогулуп Төцир-Тоосун көздөй теминип жолго  
чыгат.

Киндик кесип, кирди жууп,  
Толготуп эне тууган жер.  
Алдейлеп эне өстүрүп,  
Кир кейнөкту жууган жер.  
Адыр болуп, калкайган  
Атадан калган мураа бел.  
Бул жерлерди көргөндө,  
Буркурап ийди кайран эл.  
Эки жыл мурун жеримди,  
Каптаган эле калың сел.  
Элдин баарын бүлүнтүп,  
Соккон эле катуу жел.  
Жел аргы журуп чачыптыр,  
Күндүн бети ачылып,  
Тоо башында ак кар, муз,  
Аябай эрип жатыптыр.  
Жер жаңырып, күлүндөп,  
Октябрь нурун чачыптыр.  
Жердин бетин түрлөнтүп,  
Кызыл гүл гүлүн ачыптыр.  
Курчап жаткан булуттун,  
Бирөөн койбой чачыптыр.

Ошондо туулган жер, тууган энени сагынып келат-  
кандагы сезимин манасчы минтип толкунданып эскерет.

«Маңдайыбыз жарылып, көңүлүбүз ачылып, жол жүрүп келе жатканыбызда суу, тоо-таш өзүнүн тилегин тилегенсип жатты. Кубанчыбыз коюнга батпай илгери карай жүрдүк. Андан ары жүрүп, Арын-Көл аркылуу өттүк. Анда келгенде жер атанын азыгындай, эненин эмчегиндей көрүндү, әлдин көңүлү уйгу-туйгу болуп бөлүндү. Өзөн-өзөн тартып, жайылып жаткан жерди көргөндө чекеден тер кетип, аябай кубанып турдук. Элсиз ээн калган жер әлди көрүп, көңүлү ачылып, күлүндөп тургансыды. Андан ары көз жүгүртүп карасак, өзүнүн атыр жыттуу агымын аска-зоого жиберип, чалкалап Ысык-Көл жаты. Бул көлдүн атыр жыттуу жели беттен сылап, бизди эркелетип тосуп алгандай болуп турду. Кайран жерибизди көргөндө аргасыздан баштан өткөндү ойго салдык. Баатыр эне чын толготуп, бизди тапкан жер бир чыбыкты ат кылыш, калдырканды күш кылыш ойноп көңүл ачкан жер. Бул ойлор эсибизге кылт түшүп, илгери карай адымдап жүрдүк. Ургунчү, Капкак, Чоң-Турак, асты жагы Адыр-Төр, ар жагы Айгөй, тескейи чалкайыш Сары-Жаз жайлоосу жаткан экен. Жайлоо болсо, ушул Сары-Жаздай болсун. Адам көңүлүн ачып, аң уулап жүрө турган жер эмеспи. Жайлоонун көндиги эркин элге эс алууга өтө ыңгайлуу жер».

Ушул Сары-Жазды көрүп, келбети көңүлүнө толгондо кудум эпостогудай ырдаганы:

Көрүп көңүл эриди  
Ал Сары-Жаз жеримди  
Адыр-адыр көрүнүп,  
Адыраңдап дыр коюп,  
Аркар-кулжа бөлүнүп,  
Эчки-теке, каман бар,  
Өндүрүндө талы бар.  
Тоосунда аппак кары бар.  
Токоюнда чары бар.  
Ушул өндүү токойдо  
Жан бүткөндүн бары бар.  
Оро-Башы, Чокмор-Таш,  
Ошондо кызык аралаш.  
Жерди көрүп өзгөчө,  
Көңүл санга бөлүнөт.  
Суусап эмген эненин,  
Эмчегиндей көрүнөт.  
Бүркүт-Ашуу, Сары-Таш,

Үч-Көл менен Сары-Чат.  
Кош-Кара-Бел майда адыр  
Алкымы болот Майлуу-Баш.  
Эңгилчек менен Кайыңды,  
Эми таптык дайныңды.  
Бедел менен Ак-Шыйрак,  
Эшек-Ат менен Тарагай,  
Жаман-Эчки, Кара-Сай,  
Кара-Күжур, Чоң-Балгарт,  
Арпа менен кең Ак-Сай  
Суусамыр менен Соң-Көлдү  
Ата-баба жердеген.  
Көркөмдүү келген Каркыра,  
Көз жетпеген кең жайллоо.  
Жайдын күнү кетпеген,  
Тоо-тоосунда музу бар.  
Ар коктусу булак суу,  
Булакта кашка тузу бар,  
Карагай бар, талы бар,  
Адамга керек баары бар.  
Элим чыгып эркиндеп,  
Сүйүнүп жаткан чагы бар.  
Тону, ташты көп көрүп,  
Ар кулпунган чөп көрүп,  
Ашуу ашып, суу басып,  
Жүк көтерүп, жөө ташып,  
Жер-сууну көрүп оолуктук, –

деп улуу манасчы октябрь ыңқылабын да ырга кошуп жазат.

...Булут салып көгүнө, бугун артып көлүнө анан Сакең кайтып келди элине.

### Кызыл Аскерде

10. ...1918-жылдын башы. Кыштын кычыраган чилдеси өкүм сүрүп, ызгаарын төгүп турат. Сууктун катуулугунан карып жер көрүнбейт. Мээнин тызылдаткан ызгаардуу жел жүрүп, каман кулак учуп турган кез. Бубак биринин үстүнө бири жабыша бергендиктен, бир тал чий жеңдөй болуп көрүнөт. Карга, сагызган асманга эбелектеп учуп чыгат да, сууктун катуулугунан алыска уча албай, топ этип жерге түшүшөт. Каарын тиккен кандай катуу кыш! Тизгин-чылбыр кармаган колду силкип

алганча, манжаларыңдын учтары тикенек менен сайгандай тызылдайт. Бирок, кыш канчалык катуу болсо да, жигиттердин бүткөн бою ысып, көк буу чыгып, тердеп тураг эле. Анткени, биздин партизандык отрядда азыктүлүк жетиштуу болчу. Мен ошо кезде партизандык отряддагы командир Крыльцов командалык кылган бириңчи эскадрондо элем. Бул эскадрондо кыргыздан мени менен бирге Адамгалый Байбатыров, Момун Карабаев, Айдаралы Камбаев, Маке Кыдырбаев, Төрөбек Сулайманов, Мамбет Сүйүмбаев, Чогомбай Талканчиев, Күчүк Эркетаев деген жолдошторум да бар болчу. Биз Чонжу, Чочоной, Шумкар, Кетмен, Калжат, Малыбай, Атамкул деп аталган жерлерди ээлеп жаткан элек.

Чилденин кырчылдалап турган ушундай ызгаардуу суук убагында актардын атаманы Анненков көп кол менен Кытай менен чектеш Жаргент шаарында уруш баштады.

Атаман Анненков мындан пайдаланып, казак орустун Жылаач деп аталган чоң кыштагы аркылуу үч жүз казак орусту өткөзүп, Пржевальск шаарын ээлеп алууга жибериптири деген кабар биздин партизандык отрядга келип жетти. Мына ошо кезде эскадрондун командири Крыльцов жолго чыгууга бизге буйрук берди. Алеки-сатта даяр болдук. Крыльцовдун баштоосу астында Куулук, Тор-Айгыр деген ашууларды ашып, Ысык-Көл өрөөнүн түштүк. Кечинде Тасманын жонуна чыктык. Ушу кезде тиги келген казак орустар үчкө бөлүнүптур. Пржевальскийди ээлеп алуу үчүн замбиректи үстөкө-босток дүңгүрөтүп атып турушкан экен. Ат кооп шаарга кириүгө да даяр болуп калышыптыр.

Биз Жыргалаңдын боюна келгенде душман менен бетештик. Эчен жерде кылыч менен кырчылдата салгылаштык. Душмандын эчендеринин башы топтой учуп түштү. Бизге көп туруштук бере алышпай качып жөнөштү.

Ошентип, Пржевальск шаарын душманга алдырбастан, алардын тымтыракайын чыгардык. Калган-катканын туш-тушка качырып кирдик.

...Мына ушинтип сүрөттөйт ошондо аскерде жургөнүн улуу манасчы.

Ошентип жоо менен атчан да, жөө да салгылашуунун адистигине машыгып, миндеген киши казармада жатабыз. Кээ бир түндердө баякы жолдошторум чогулуп алышат да, мени ортого алышып:

- Кана, Саякбай, сен эми көңүлду көтөрчү, чарчаганыбыз эстен чыгып кетсин. Башыңан өткөндөрдү, жаш кезинде көргөндөрдү, кандайча манасчы болгонунду жипке тизген шурудай, моокуну кандыра айтып берчи, - деп кысмакка алышар эле. Кайран жигиттер, илебине нан бышып, шаңқылдай күлүшүп, алакандарын чапылдата чаап турушар эле.

Ошондо мен мындай деп баштар элем:

- Көкөтөйдүн калмак, кыргыз көп жыйылган ашы болгон э肯. Көп балбандар башчы болуптур. Найза саюучу мыкты да, айла таап журт багуучу ыктуу да келген э肯. Ашта калмак менен кыргыз бет болуптур. Кыймылдаган адам көп болуптур. Коңурбай кордук көрсөтүп, Жолой тик качырып зордук кылган э肯. Ырчы уул ырчы болуп, Манжуунун Эскарасы эбегейсиз сынчы болгон э肯. Чыр жокто ашта чыр чыгарышыптыр. Тиги Коңурбай менен Жолой кыргызды чаап жана талап алсак деген сыр чыгарып, жон көргөзүп, чондук кылып, ашты талап, адамды сабап, мүлкүтү бүлдүрүп, колун суунуп турушкан э肯. Мына ушул көрүнүштү Суранчы абам мындай айттар эле деп мен да ырдап жиберер элем:

Ушу атың Маникер,  
Айгай укса шашпаган,  
АЗар түмөн дуу болсо,  
Асман жарган чuu болсо,  
Бир изин ката баспаган,  
Бугудай мойнун бураган,  
Бута бою аң келсе,  
Буйдалbastan чураган  
Буудандыгы бар эken.  
Айткан сөзгө көнүңүз,  
Ачууланбай, жинденбей,  
Маникерди бериниз.  
Беремжисин<sup>1</sup> салынып,  
Берендер минер мал эken.  
Алтын-күмүш артууга,  
Эсенканга тартууга  
Ылайыгы бар эken.

- Айдын теци караңғы, теци жарык. Кезек экөө, өлүм бир. Ачтын тогу, арыктын семизи болот деген, балдар, көп капа болбогула. Турмуш одолуп, кедейлердин маң-

<sup>1</sup> *Беремжи* – төөнүн терисине кебез менен күмдү шитерип туруп, найза, ок отпөс учүн көкүрөккө байлануучу буюм.

дайына да бир бакыт жазылгандыр. «Ынтымактуу эл дебенүн башындагыны алар. Ынтымагы жок эл өзүн-өзү шорго малар». Анысыгандай ынтымактуу болгула деп ақыл, насият сөздөрүн айтып жатты, - дегенимде, Адамгалый Байбатыров ордунан ыргып туруп: «Ой баракелде, Саке, айтканыңда эч калет жок. Миң күн көргөн азапты бир күнкү оюн-тамаша менен жууп, тазалап жибересиң», деп үнүнүн бардыгынча кыйкырып «Узак жашачы, узун өмүрлүү болчу!» деди.

...Шагылы болбой зоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт демекчи, Сакебиз аскерде жургөндө да өнөрпоздүгүнан жазбаган.

### Үзөңгүлөш

**11. Белгилүү баянчы, темир ооз комузчу Адамгалый**  
Байбатыров менен аскерде бир болуп, ырдаса үндөш, жолдо үзөңгүлөш жүрүп ал тууралуу минтип эскергени бар.

...Адамгалый жигиттин жигити, адамдын гүлү эле. Мен жомок айтып, «Манасты» ырдасам, ал баянды алыш кыргызча, орусча, татарча, казакча эчен күүлөрдү түрдөнтүп ойнор эле. Бул жолу да ал кыягын колго алыш ойнот жиберди. Менин аңгемемди угуп олтургандар алашып, бабалашып орундарынан турушту. Адамгалыйдын орусча ойногон күүсүн ээрчиp, айрым аскерлер жерди тепкилеп бийлешти. Уюп калган кандарын таратып, муунжүүнүн жазышты.

Адамгалый кыякты коё коюп, ооз комузун ойноду. Үкмуштуу кагар эле. Комузду оозунун ичине салып жиберип, тили менен кагып, ышкырып, ышкырыкты эки алаканы менен күүлөп миң кубултуп жиберчу.

Музыка токтогондо, жоокерлердин бака-шака түшкөн кыймылы да токтоду. Эчен улуттан куралган жоокерлер тамак ичүүгө кириштик.

Убакытты өткөзүш учун караңгы түндө эрмек керек болду. Кандай эрмек, эмне кылуу керек? Кыргыз, казак, орус жититтер ичинен Адамгалый Байбатыровду ортого алышты да: «Тарт кыягынды! Ырда! Бий күүлөрүн ойногун! Азырак жер тепкилеп, бүткөн бойду жазабыз!» дешип дуулдашты.

Адамгалый маалкаткан жок. Кыягын алыш, боосун ийине илди, бирок эмне учундүр тамашага айландырып, татарча жана орусча сөздөрдү аралаштырып: «Ну, ип-

ташлар, лучше сурамаңыз, я говорю вам, ич булмый» деп олтуруп алды.

Кээ бирөөлөрү: «Кыйратып жиберчүдөй жана ооздон чыга электе кыягыңды алдың эле, тартар болсоң, тартпайсыңбы!» дешти.

Адамгалыйдын бул жоругу тамаша экенин билип турбазы...

«Олуята казагынанмын» деп жургөн ичибиздеги бир казак жигит Чиркинбаев шайыр, тамашакөй эле. Андай шайыр кишилер оюн-зоокко ырга ыктуу, күүгө шыктуу болот. Ал Адамгалыйдын жанына жакын келди да:

- Э, жолуң болгур! Кара көздөрүнөн караңгыда жарайк чыгарып турган ушул азаматтардын демин суутуп, маалкатканың кандай? Тарт кыягыңды! Кошулуп ырдап да берем... Ойнобосоң чыныңды айтып, кыягыңды кучактаба! Кана, жолдоштор, мен ырдап берейин. Ырым менен күүмдү укканда, мына бул Адамгалыйдын кыягын тартпай чыдал турганын көрөрбүз, - деди.

Адамгалый ушул убакка чейин укпаган күүгө салайын деп ырдап жиберди. Чиркин ай, анын үнүнүн сонундугун айтпа! Аргенден кем эмес!.. Караптагыда Чиркинбаевдин жүзүн көрбөсөк да, ырды көркүнө келтирип жаткан, обон чыккан оозуна тигиле карап, кулагыбызды тостук.

Бирок, тилекке каршы, Чиркинбаев ырдаган ырынын аягына чыга электе старшина келип калды да: «Токтот! Жоокерлер, атка мингиле!» - деп кыйкырды.

Бул буйрукту эки кайталатуу бизде жок.

...Ошентип обону үзүлүп, обдулуп турушуп, оболу буйрукту аткарууга шашылышат.

## Кармаш

12. Сууктун катуулугу ай! Кирпик менен мурутка тоңгон муз, камчы саптай боло калат. Козголуп койгондо калдыр-шалдыр эте түшөт. Тизгин колго жабышып, бүткөн бой куушурулат. Эмне кылуу керек? Жылынуу керек. Кантип? Үзөнгүнү чирене тээп, аттын башын алчактатып, кетип бара жаткан киренин бирде алдына, бирде артына чаап жүрөсүң. Кыймылда жүргөндө жылымак турсун, тердеп да кетет эмессиңби. Анын үстүнө тики спирт куюлган чөлөктөр кетип бара жатпайбы. Көрөнгөнде жылып да алар элек дейт Сакең.

Ошондой Саякбайдын эч нерседен коркпогон тайманбас мүнөзүн байкап, бөөдө кырсыкка эрте учурал албагайле деген Момун аттуу кыргыз жигит минтип атпайбы.

- Садага болоюн Саякбай! Ойду-дөңдү карабай, жинди болгон эмедей алга карай умтула бересиц. Корголдой болгон коргошун башынды жара коюшу мумкүн. Көп эле оолуга бербей атындын башын тарта жүрчү. Өлсөк бир чункурда, тириү болсок бир дебөдө болгондой бололу.

- Ай, Момуке ай! Мылтык атып, кылыч чаап тоо бузалы. Тагдыр жетсе корголдой окко учалы. Эл үчүн курман болсок мейли! Эл үчүн эринди кесе тиштеп, кылычты кыя байлап, арстандай аралап топ бузгандан жакшы эмне болсун! Маңдайлашып турушуп, мылтык атып, найза сайып, бир тирешип көрөлү. Мылтыгынды камда, кылычынды суур, белинди бекем курчан, деминди ичиңе ал, Моке, - деп Саякбай жооп берет.

Душмандын аскерлери Дутовдун, Анненковдун, Колчактын командачылыгы астында жерге батпай, уюктагы аарыдай кыжылдайт.

Эскадрондун биригинин начальниги Мамбет Сүйүмбаев болду. Баарыбыз эки миң беш жүз адам элек. Анын беш жүзчөсү кыргыз, казак элек да, калгандары негизинен орус эле. Баары аралашып бир ата-эненин балдарындай болуп кетишисти.

Уруштун кандай болгонун сөз менен айтып түшүндүрүү эң кыйын. Мындаи салгылашууну ылайым бендесине бербесин. Асманга кар аралаш топурак учуп, күндүн көзү көрүнбөй калды. Күндүзгү күн түнгө айланғандай болуп кетти. Анткени улуу манасчы ырдагандай:

Жер казылып оюлуп.  
Ажалдуу адам союлуп,  
Колотторго кан толуп,  
Бошчулук менен тынчтыкты,  
Бир көрүүгэ зар болуп,  
Эрен өлдү, ат өлдү,  
Кылангар көзү жумулуп,  
Ажалы жеткен бат өлдү,  
Колотко чуулдап эл толду,  
Дөбө түзөң жер болду.  
Калк согушу башталды,  
Асты калың кара жер,  
Кулап кете таштады.

\* \* \*

Капалга келгенде Анненковдун алты миң жоокери качып келип, кол берип багынган менен, Дутовдун аскери жапондордон жардам алыш, айбатынан кайталаек. С.Каралаев кызмат өтөгөн аскер бөлүгү, убактылуу эс алыш, аларды түрктөрдөн турган жоокерлер алмашты.

...Кылкызыл болгон бетеге аттын омуроосуна чыга өскөн э肯. Каркыра менен тоодактар аралаштырып койгандой жердин бетин капитап жүрүшөт. Жеринин табигый байлыгын сураба! Өзөн-өзөн аккан суулар, аны бойлоп өскөн кайың менен тал жыш э肯. Жердин соорусу э肯. Балтыркандуу шиберинен элил бакырат. Укмуш. Карап турууп көз тойбайт. А тетиги аркайган таштарынан кулак тундуруп улар чакырат.

Бул жерде тыныгып жатканда абалы абдан жакшы болуп, жаңы өтүк, жаңы шинель кийишип, ээр токуму бүт жаңырып, атыр самындар менен көк кашка сууга түшүп, тамак-аш мол болуп, аскердик оюнду ойноп, тиешелүү машыгууларды өткөндөн кийин эркин эс алыш, кәэде тынч олтуруп эчен-эчен жомокторду айтып, өткөндөгү эрлерди, жыргал менен кууралды эске түшүрүп, ат эс алышык болгон, жоокер эс алыш бук болгон күндөр да болду.

Командири баш болуп, кыргыз менен казактан келген жоокерлер алыш-жанын койбой, жаны-каны бирге курбулар. «Саке, айланайын, көп эле оолугуп алга кетпей жүрчү. Ок жолу ичке болсо да, жаңылбай койбайт. Сенин тириү жүргөнүң биз учүн аябаган чоң бел. «Манасыңды» уккан жоокерлер жоону кутказбай алуучудай кайраттанып, качырып кирип кетчүдөй болуп обдулуп турушат. Айт Саке! Токтобо! Буулукканыбыз жазыла түшсүн» - деп кысымга алышат.

...Саякбай ошондо күпүлдөп «Манасты» айтар эле. Кудум Күнду өңөрүп кетчүдөй. Үнү кудум көктөмдү жарайп чыккан, жер көгөрткөн жамгырдай. Бирде эчен түрдүү эрдикти көрсөткөн жоокерлер жөнүндөгү улуу жомокторго да түшүп кетер эле.

Кечкисин күпүлдөп дастан айтып, түнкүсүн көп жоокердин түшүнө кирип журду.

## Жұзбай

13. Анда аскерге дейре болочок манасчы Жұзбай деген байдын малын кайтарып күн көрүп жүрүп, мына буларды эскерет.

Ошол убакыттагы заман ай! Аялдарда эрк жок, малга сатылып, оор турмушту башынан өткөрүп жаткан кез эле. Малга кароо аталар өзүнүн өсүп келе жаткан жаш кыздарына жарықчылыкты көрсөтпөй, баасын малга бычып, 70-80деги абышкага токолдукка берчу. Ошондогу бир окуя эсимен кетпейт. Биздин айылда Жұзбай деген бир жүзүкара бар эле. Жұзбай пейли бузук, сөзү заар, ичи тар, бүт дүйнө өзүмдүкү болсун деген көркоо адам болчу. Дүйнө десе жанын аябаган, мал учун кызы эмес өзүн саткандардын бирөөнөн эле. Жұзбайдын Алымкан, Турдукан деген эки кызы бар. Кыздары тал чыбыктай ыргалып, бойго жетип турган чагы. Алар кең жарықчылыкты көрбөй, катуу камоодо болду. Колдорунан ийне кетпейт. Эртеден кечке ушул ишке илешип, саргарып да болушкан. Эркин ойноо, көңүл ачуу бул кыздардын түшүнө да кирбейт. Улуу кызы Алымканды Жұзбай малга сатты. Алымкан кантсин, ботодой боздоп, көз жашын көлдөтө төгүп, зардап 80деги абышкага кетти. Кынык алып калган Жұзбай кичүү кызы Турдуканды жетимиштеги абышкага берүүгө макул болду. Алымканды алган абышканын эки, Турдуканды алмак болгон абышканын бир катыны бар экен. Атанын эркин оруннатпай коюуга арга жок эле. Құндөрдүн бириnde айылда күйөө күйөөлөп келди деген күбүр-шыбыр сөздөрдү Турдукан укту. Түн киргенде Турдукан көрөйүн деп, күйөө олтурған үйгө келип шыкааласа, бакчайган абышка олтурат. Турдукан кайра келип, зар ыйлап ичтеги калың зарды чыгарууга аракет кылышп ырдаган ырынан эсимде калганын уккула:

Мөңкүсө туйлап чыга алгыс,  
Бекемдеген тордобуз.  
Башыбызга ээ болбой,  
Каптаган калың шордобуз...

Кулкулдаган куу атам,  
Ойлойт экен байырды.  
Канткенде таштап мен кетем,  
Жаным сүйгөн шайырды.

Ителги салсаң кууга сал,  
Итейген чалга бергенче,  
Ичимди жарып сууга сал.  
Карчыга салсаң кууга сал,  
Калжайган чалга бергиче,  
Кардымды жарып сууга сал.

Кайғы жокто кайғы жеп,  
Куураган кандај жан эле.  
Жаш гүлүмдү соолтуп  
Жаш жүрөгүм оорутуп,  
Атамдын чалга сатары  
Кыялымда бар беле?.. -

деп зардап, муңун атасына айтты. Дүйнөкор Жүзбай кызынын арыз-муңун кулагына қысып да койгон жок. «Буудайдын баар жери тегирмен, кыздын баар жери күйөө! Кары менен жаштын айырмасы жок. Көп какшай бербесин!» деп коюптур имиш. Атанын сөзүн ким укпайт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Турдукан жетимиштеги абышканын торуна түштү. Башка кыздардын да көргөн күндерүү ушундай эле. Ай, шордуулар ай! Тецине жетпей, ичинен сызып, жүрөгү зырпылдал азаттык, тендикти күтүштү эле!

### **Алма-Ата шаарында**

**14.** ...1919-жылдын август айы эле. Дутовдун аскерлериң да жеңип Алма-Ата калаасында әл айткандай, «ак төөнүн карды жарылган» убакыт болчу. Талаадагы әгин орулуп, кырман кызуу басылып жатат. Бактардагы эчен түрдүү жыгачтардын жемиши бышкан. Алма-Атанын тийип койсоң кан жая берчүдөй қыпкызыл болгон, ат башында алмалары адамды өзүнө тартып, шилекейди чубуртуп турганын айтпай эле коёун... Чиркин алма! Буга кимдердин көзү түшпөгөн! Кимдер суктанбаган! Кимдердин таңдайы такылдабаган! Айтууга сөз жетпейт. Жердин көркөмдүгү ай! Тоонун этегинен жогору жүрө берсең жемиштердин көптүгүнөн басып жүрө албайсың. Анда эмнелер гана жок! Тоонун башынан таштан-ташка урунуп, сымалтай тунук суусуна кимдер кызыктаган! Мына ушул өзөндердүн боюнdagы жапайы алмалар күбүлүп түшүп, суу менен ағып келип бөгөт болуп калган. Жайкалган чөбүн аралап кеткенде қыпкызыл

бұлдуркөндөн өтүгүң кызыл болуп калғанын айтсам ким ишенер экен? Капчыгайдын эки капиталын аралап өйде чығып барғанда кожогаты тәгүлуп, чынығы карагаты күбүлүп кан төгүлгөндөй жер бети кызарып жатканын айтсам, ишенчулөр болор бекен? Бадалдардагы бармактай бөрсөйуп турған бөрү карагат менен капкара чыны карагаттар шакты ийилтип салаңдап турғанын айтсам, ишенчүлөр болор бекен? Ошо жемиштерге шилекейиңди чубуртуп, колунду созуп, кадамыңды ылдамдатып, бей-капар баратканда, ошо бадалдардын түбүнөн тура қачып, жүрөктү болк эткизген эликтерди айтсам ким ишениет? Тоонун бетинен кенедей жылчық койбой бүт капитап алған карагай менен кайыңын, Терек менен талын, четин менен арчасын, долоно менен ыргайын, шилби менен ит мурунун, табылғы менен моюлун, сары жыгач менен чычырканагын жана толуп жаткан көп жыгачтарын айтсам ким ишениет?!

Самсаалаган жұнұ көздөрүн жапкан, карыш жерди баамдап баскан, шырт эткен табышты алда кайдан уккан аюуну мына ушул Алма-Атанын тоосунан көр! Мүйүзү он эки, он алты айры бугулар түмшугун көтөрүп, чычкан жүре алғыс чытырман жерлерден октой өтүп жүргөнүн мына ушу тоодон көр! Қуйругун таяктай көтөрүп, табылгасын көргөндө сүмбөдөй суналып, жер менен жер болуп комдонуп жаткан көк чаар илбирсти да мына ушу тоодон көрө бер!.. Жыйырма-отуздан топтошуп, кийик издең жүргөн карышкырлар да так ушу жерде...

Түбелүк мөңгү капитап жаткан чокулардын ылдай жағында, карагай-арчанын жогору жағында эчен-эчен кырларга бөлүнүп, жаркырап турған аскаларда бирде жайылып, бирде жуушашп, бирде жоо тийгендей чымынкуюн болуп жүгүргөн аркар менен кулжаны, эчки менен текени, кийиктин эчен сонунун Ассы, Далаачылық, Жыничке, Челек тоолорунан көрө бер!..

Жоокерлер алты-алтыдан катар тизилип, бирибиздин артыбыздан бирибиз чубап жолго түштүк. Аттардын туяктары сапырган топурак чандап, булаттай асманга көтөрүлдү. Бир бекетке түштөнүп, экинчисине кондук. Құз болсо да күн ысық. Кәэ күндөрү мәэни кайнатып жиберет. Қойнектөрүбүз денеден чыккан терден чакалап суу күйгандай суу болду.

Алдагы кетип бараткандардын чаңы артқыларды капитады. Тер менен нымданған чачка чаң аралашып чыпкаланып калды. Жүзүбүздү жапкан чаң бири-

не таанытпайт. Күн батар алдында гана суунун боюна токтоп, чаң-чуңду қагып, жууп алышат.

Алма-Атадан алыстагандан кийин Узун-Агачты ба-сып өтүп, Каштек ашуусун ашты да, Пишпекти көздөй бет алышты.

Ошо келе жатканда биздин эскадрондогу қыргыз жигиттеринен эсимде калгандарын айта кетейин деп мындаи чыккашып. Алар: Жұмадыл Калкаев, Турдубай Карабеков, Сыдық Караваев, Акун Бекбоев, Дункана Альбасаров, Иткүчүк Эркетаев, Чоюнбай Талканчиев жана башкалар эле. Командирибиз Мамбет Сүйүмбаев экенин айтып кеткен элем. Оюбузда «Кудай буюрса Пишпекте туруп, эл ичинде болот экенбиз» деп сыр билдирибей сүйүнүп келатабыз.

Бирок сүйүнгөнүбүздүн жолу болсун! Куру талаага сүйүнүптурбүз. Пишпекке кирген жокпуз. Командирибиз шаардын түндүк жагынан жети-сегиз чакырымдай алыстатып, кара сууларды қыдыртып, камыштарды аралатып, чымын-чиркейге талатып, баштап баратат. Бешим оой бергенде Соқулукка келип жеттик.

Биз келүүдөн бир канча убакыт мурда ушу жерде совет бийлигине каршы козголоң чыкты деп уккан элем. Бирок ал алда качан басылган, эл кадимкисиндей жайдары-жарык жүрүштөт. «Ушу жерде турабыз го! Дагы бир бала жет болуп кетпесин деп, сес көрсөтүүгө алып келсе керек» деп ойлоочулар жана бири-бирине ушуну айтуучулар көп болду.

Бул жерде уч күн турдук... Андан кийин Ак-Сууга келип беш түнөдүк. Орус туугандарга мончолорун жактырып, кумардан чыкканча жуунуп тазаландык. Аттарыбыз өрүүн болду. Ары-бери жөө жүрөбүз. Ар бир үйдө үчтөн-төрттөн гана жоокер турат. Алтынчы күнү кечке маал атка минип, жарак-жабдыгыбызы алыш, Ак-Суудан чыктык да, батышка бет алыш жүрүп калдык...

Эчен адырларды аралап, эчен белестерди ашып, эчен капчыгайларды қыдырып жүрүп, бир нече күн өткөндөн кийин Түлкүбаска келдик. Мында токтоп турган жокпуз. Келишибизди күтүп турган Кызыл вагондорго атыбыз жана куралдарыбыз менен түштүк. Паровоз тартып жөнөдү...

Поезд чиркин күн, түндү, арып-ачканды билбеген эмэ экен. Аз эле күндө Ташкенден өтүп, Коконго келип жеттик. Ушу жерге келгенден кийин төртүнчү полкко кошулдук. Биздин эсадронго азыраак киши кошулду. Ошон-

дой эле бизден да анча-мынча киши кетип, негизги уют-кусу Алма-Атадан келген биз болдук да, баякы биринчи эскадрон деген наамыбыз менен кала бердик.

#### Сакендин жомокторунан

15. Бир күнү кечинде отту чоң жагып таштап, жыйырма чакты жоокер жыйылып ар кимин аңгеме айтууга мажбур кылды. Кээ бирөөлөр Сакенді Каныкей Тайторуну чапканын ырда десе, кээ бирөөлөрү Қекөтөйдүн ашын берген жерден баштап ырдасын дешти. Эмне учундүр, манасчы көңүлу чаппай кыйыктанды да:

- Андан көрө жолдоштордун бирөө жомок айтсын. Кыдык өзүнүн башынан өткөндөрдү айтты. Менимче, Бекбаатырда бир кеп болуу керек. Карагылачы, эки ийнине эки жору конгондой, эки бетин көргөн адам өзүнөн өзү таң болгудай болуп турат, - дегенде, көпчүлүк Бекбаатырды «Өнөрүң болсо айт» деп кыстоого алды. Ал сөзүн мындайча баштады:

- Менин туулган жерим Чоң-Алайдын Бор-Дөбөсү. Атам Божу орто чарбалуу киши болчу. Жазгы бээ байлоо убагында качанаак бир бээбиз карматпай, желеге жакын жолобой койду. Уч күн убара болдук. Ошо кезде атам чыгып: «Киши болбой калгыла! Бир бээни кармай албай коюу арам тамактардын кылары!» деп урушкан сөзү сөөктөн өтүп чучукка жетип турат. Кыжырым кайнап, эки чайнап, бир жутчудай болуп турал.

Бир кезде качанаак бээ кулунун ээрчитип, жаныман өтүп баратканда бир секирип колумду шилтесем, куйругу колума уруна калды. Кош колдоп туруп бир силкитим эле, жаныбар чыңырып жиберди да, чочооп көчүгү менен отуруп калды. Ал ошо бойдон турган жок. Ары салып, бери салып тургуза албагандан кийин сойдук. Ачум келип туруп силккендиктен бели үзүлүп кетиптир. Мына ошондон кийин «Божунун уулу Бекбаатыр бээни куйруктан кармап көтөрүп урганда, анын бели омкорулуп кетиптир. Арстандан да күчтүү эжен» деген кеп элдин ичине жайылып кетти.

Өзбек, кыргыз, тажик чогулган жыйында күрөшкө түштүм. Оодарышта болдум. Килейген торпокту көкбөрү кылып тарттым. Ошентип, күрөштө да, оодарышта да, көкбөрүдө да жендим. Мага чак келе турган киши жок болду. Кийинки убакыттарда даап эч ким чыкпай койду.

Жаздын кызыл тулоөсүндө кыл кыркаар убакыт келди. Төрөбек деген байдын беш жүз топозу бар эле. Топоздун бышты чыкма букасы суу алганы барган төрт аял-

дын бирөөн ыргыта сүзүп, калгандарын сүзүүгө аңдып турат. Ал бечара аялдар кокуй-алаттап жерде жатышат. Эгер тура калса эле тиги ыргыта сүзмөкчү. Күйругун сыртына салып алыш, корк-корк этип, жер чапчыйт. Ошо аялдарды кутказуу керек. Эки жагымды карасам, жерде бир четин укурук жаткан экен. Ичке башын сындырып ыргытып жибердим да, жоон жагынан кармап, кош колдоп туруп көзүн алайтып аялдарды тиктеп турган буканы капиталга келтирип туруп бир чаптым. Азыраак кай-калай түштү да, мүйүзүн мага тикийтп, көздөрү чана-гынан чыкчудай карады. Андан мурда озундум да, шап мүйүздөн кармап, толгой силкип, көтөрүп урдум. Бычакка келбей буканын жаны чыгып кетти...

Кийин буканы сойгондо карасак, укурук менен чапканда төрт кабыргасы сынып, өпкөсүнө кирип кеткен экен.

Сүзөнөөк бука элдин көкөйүнө тийген экен. Аны өлтүргөндөн кийин «Бекбаатыр аке өлбө! Күчүңө күч кошулсун!» деп кишилерин алкаганынан кулагым тунат.

Ушундай иштеп жүргөнүмдө кыш, жай өтүп күз келди. Ошо кезде бир көпкөндүк пайда болду. Оюмда: мага эчтеме даай албайт экен го! Топоздун сүзөнөөк букасын өлтүрдүм, кишичил буураны ийге келтирдим. Күрөшкө, оодарышка балбан чыкпай койду. Басмачылар да кынына кирди. Эми эмне кылам, ким менен кармашам деп, урушаарга жоо, урунаарга тоо таппай журдүм. Багалегим бутума батпай турат. Өзүмөн өзүм ээлигип, килейген аюу кезиксе, ошону менен бир күрөшсөм деп дегдегеним ай!..

Атаң алат дүнүйө, тилегеним жерде жаткан турбайбы. Кара атан өлсө союлар, кадырман атам өлсө коюлар. Бул саяктуу сонор кайдан табылар! Алайдын күнгөйтескей тоосуна көз жетпейт. Экөөнүн ортосу түз жайлоо. Бетеге аттын капиталынан. Менин күрөшүүгө дегдеп жүргөн аюум ушу бгүнкү карда кантип кезикпесин деген ойго чумулдум.

Инимдин мага келген ачуусун айтпа! Ал урушуп:

- Аюу өгүздөй болгон тилсиз жоо! Кандай кокуй азапты баштаганы турганыңды билбейм. Көрбөйсүңбү, тигилерди, качып кетишти!.. Жүр кетели!? - Аюуң менен кара жерге кир! Мынча эмне оолуктуң! Жүр, кетебиз!? - деп каң какшаганын уккан кишинин төбө чачы тик тургандай.

Ошондо иниме ачуум келип:

- Бир жатындан чыкканбыз, эне сутун тырмалап, бир эмчектен эмишкенбиз, бир уядан учканбыз. Аюу менен күрөшпөй койбайм. Алым жетсе өлтүрөм, алсыз болсом ал мени өлтүрөт. Көзүң менен көрүп кет! Эгер макул болбосоң туугандыктан кечип, аюуга өзүндү тириүүлөй кармап берем, - деп, бир жагынан таарынып, экинчи жагынан опозолоп коркуттум.

Айласы кеткен иним, эки тайган караан болуп ээрчип баратты. Экинчи бир колоттун башынан карасам, короо ордундай жер карапып чаңдап жатат. Аюудан акыл кетсе, талаага түштөт деген ошол. Кордой казган суурдун ийинин ортосунда чогулуп жата турган жерин билет э肯. Ташын омкоруп, чымын томкоруп казып кирет э肯. Суурлардын чогулуп жаткан дал киндигин билет э肯. Казандай-казандай таштарды арткы буту менен артка карай түрттөт э肯.

Аркыратып барып, аюу чыгуучу ийиндин оозуна атчан турдум. Жалаң даярдап алган кырктай сабоом бар эле. Бирөөнү шып сууруп алышп карап турдум, биз кезде аюу акең килейген бир ташты көчүгү менен түртүп тышка чыкты. Ошондо: «Аюу аке, мына мен келдим!.. Күчүң болсо, күрпүлдөп күүлөнүп көр!.. Кайратың болсо, качырып түрлөнүп көр!..» деп кыйкырдым эле, баччагар шашып калды. Он сегиз миң ааламдын ээси адам деген чын э肯. Айласын таппай, саксалаңдап, аябай шашты. Арткы аягына тик тура калып, мени бир карап алды да: «Ох, ох!» деп кыйкырды да качып жөнөдү. Өргө карай кыйын жүрөт э肯 да, түз жерде таптакыр жүре албайт э肯. Түздө кар жатпады беле. Жалпак тамандары туршутук бералбай, чокойчон киши тайгаланғандай тайгалинып жыгыла берет э肯. Ал кулап түшкөндө аркыратып жетип барам да, колумдагы сабоо менен жеркен жерде эки чаап, жетпеген жерде уруп калам. Ал мени качырганда жеткизбейм, ал качканда жетип эки-үч жолу удаасы менен салып өтпөсөм да, сабоо менен келтирип турор уруп калам. Экөөбүздүн тамашабызды деги айтпа-гыла! Биз ошентип алышып жүрсөк, баякы иним кырда туруп: «Кокуй-алат, өлдүң! Эми тоクトосоңчу!.. Аюуң менен кара жерге киргир ай!.. Кандай балакетке жолуктуң! Өлдүң эле өлдүң!.. Кач эле кач!» деп чыймыйы чыгып боздоп турат. Ага кулак саламбы. Баякы сабоом менен сабап жүрүп баары бүттү. Атым да, өзүм да көл-шал тердеп бүттүк. Аюунун жүрүшү мурдагыдан алда-канча басаңдады.

Кээ бир кишилер аюу таш менен урат экен деп жүрүшпейбү. Ырас, олтура калып ташты көтөрө кооп ыргытат экен. Бирок ал ыргытканы алга кетпестен артын көздөй кетет экен. Ал бир нече жолу таш алып мага карай ыргытты. Бирок жанакыдай артын көздөй кеткенин көргөндө күлүп атып боорум эзилип калды. Алайdagы кадимки Бор-Дөбөгө аюу мени уч жолу кууп чыкты, мен уч жолу кууп түштүм. Ошондо аюунун эки көзү чөйчөктөй болуп чанагынан чыгып кете жаздады. Оозу араандай ачылып, кыпкызыл тили жендей болуп салаңдап калды. Килейген эки таштын ортосундагы конулга келип жыгылды.

Ошондо «Аюу жүрбөй калды, келгин! Азыр жыга чаап өлтүрүп алалы!» деп баякы инимди чакырсам, кашайын келсинби! «Аюуң менен кара жерге кир!» деп кыйкырат да турат. Көпөлөкчө көлөкөсү болгон жок. Анын келбесине ишенгенден кийин аттан түштүм да, жанына барсам, алдан тайып, шайманы кетип калган экен. Шамдагайлых менен арткы эки бутун жип менен күрмөй чалып байлай кооп, эки ташка керип койдум. Андан кийин мойнуна сыйыртмак салып, кериле тартып, дагы бир чоң ташка байладым. Ошентип, өгүздөй болгон чоң аюуну кыймылдагыс кылып таштадым... дейт.

### Өзбек жергесинде

16. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жерлерин кыдырып, Совет өкмөтүнө каршы чыккан басмачылык күчтөр менен кармашууга жигердүү катышат. Аны минтип эскерет:

Самаркандан, Кокондон  
Басмачы көрдүк ошондон.  
Күндүз эл тынч, түн жаңжал.  
Түндө жорткон партизан  
Эч калган жок бизде арман.  
Өзбек, тажик булардан,  
Зоо кыдырып таш басып,  
Көркөмдүү кызык жер көрүп,

\* \* \*

Жай-жаракты жайланып,  
Жалаң кылыч байланып,  
Кайра жаачу булуттай  
Каары бетте айланып.

Карман кызыл аскерлер  
Жоо-душманга камданып.  
Кылычты ташка бүлөдүк,  
Журт таалайын тиледик.  
Ашuu ашып таш басып,  
Кээде уйкудан аз болдук.  
Бөрү кыял басмачы,  
Эченине кез болдук.  
Бадахшан, Памир тоолорун  
Басып жүрүп жол кылдык.

Мургап деген бир тоодо болуп, бир эскадрон барып кадимки Жаныбек кор башчыны жок кылгандыгын баяндайт. Бул кадимки Өзгөндөн кеткен Жаныбек казы болсо керек деп ойлойм. Коконго кайтып келишет. Мамбет, Керимбай, Акун деген кыргыз жоокерлери менен бирдикте Самарканда эс алышат.

Андан ары кара-калпак, туркмөндүн жерин аралап:

Кичипейил, мейманdos,  
Эң бир эпчил узу бар  
Оймок ооз, бото көз,  
Ойкуштаган кара көз,  
Кырмызы көйнөк кыска чач,  
Бели кындай топчу баш,  
Пормалары бир түрлүү  
Аялы бар, кызы бар.  
Айраны бар, сүтү бар  
Дарыя бойлоп жери бар.  
Өйүз-бүйүз дарыяга  
Катарлап конгон эли бар  
Үрп адаттуу тою бар,  
Жайылган кисар кою бар.  
Жердеп Амур дарыяны  
Бойлоп конгон айлы бар,  
Кыргыз менен казакка  
Жакыныраак эли бар, -

деп каракалпак эли бизге жакын, бир тууган элдерден экенин баса белгилейт.

Бир кишидей былк этпейт,  
Чымын учуп чыңк этпейт.  
Катарлап турган жоокерлер  
Бир жеринен кылт этпейт, -

жоокердик темирдей тартипти ушинтип жазат.

Бухарада болгон совет өкмөтүнө каршы чыккандар менен кармаш мындай сүрөттөлөт:

Катар-катар бөлүнүп,  
Каптадык Букар калаасын.  
Кирдик душман тобуна  
Кол салдык эмир колуна  
Биз атчанбыз, алар жөө,  
Мандайлашып туруштук.  
Пулемет чайкап ок атып,  
Былчылдашып уруштук.  
Хан эмирдин жоокери  
Күчүн жыйып куралды,  
Бет келгенин биз тараап,  
Кыргыз кылбай турарбы.  
Кызык уруш чуу болду,  
Асман, жерди козгогон  
Айгышкан уруш бу болду.

\* \* \*

Азamat, тулпар окко учту,  
Каны эмир маанисиз,  
Айла таппай шашыптыр.  
Бийлигин таштап желмогуз,  
Эл жеринен айрылып,  
Аскеринен түңүлүп  
Жанын аяп качыптыр.  
Кызылдардын күчүнөн,  
Сепили бүт кулады.  
Там-дарактын баарысы  
Талкан болуп урады.  
Ураалап жоокер бакырды,  
Күрсүлдөгөн эмирдин  
Күлүн көккө сапырды.  
Жылаңаяк, жылаңбаш  
Шашып жүргөн аскер бар.  
Ала курчан, чаар чапан  
Качып жүргөн дагы бар.  
Алтыны бар, даны бар,  
Албан түрдүү малы бар,  
Бүт дүйнөнү чогултуп,  
Байыганы дагы бар.  
Бирдик күчү ушундай,  
Төрт армия төрт жактан,

Курчоого алып бакырды.  
Кулжуңдаган Букардын  
Күп душмандык кылгандын  
Күлүн көккө сапырды!

\* \* \*

Он сегиз вагон поездге  
Топтолтура салды эле,  
Букар бошоп жайланды,  
Арсыз эмир хан имиш,  
Мына минтип жай болду.  
Алты-алтыдан байлардын  
Үйүн тинтип киргенбиз.  
Селде оронгон ачык төш,  
Узун чапан жан экен.  
Ар төрөнүн үйүндө  
Үч жеринен кулпулуу.  
Эбегейсиз, эң бир чоң  
Сандыктары бар экен.  
Тамашага батканбыз,  
Ар билектей кулпусун  
Ээси ачпай койгон соң,  
Беш атар менен атканбыз.  
Октун күчү ушундай,  
Кулпусу сынды быркырап,  
Ичин ачып карасак,  
Ат башынын терисин  
Кооздоп тиккен зор баштык  
Ал баштыктын ичинде  
Топтолтура алтын бар.  
Опус кылыш анысын  
Такыр жыйнап алганбыз.  
Ал дүйнөнү коротпой,  
Казынага салганбыз.

Аскерлердин талоончулугу ушундайча ырдалат.  
Андан ары жол поезд менен Ашхабад шаарын  
көздөй уланат.

Түн ортосу мезгилде,  
Түркмөн шары Ашхабад,  
Кирдик муну аралап.  
Вагондон атты түшүрдү,  
Кызыл кишишиш, ак токоч,  
Жана сорпо таттуу аш,

Коонун койдой жардырып,  
Аскерге тамак ичирди.  
Томуктай болгон тоосу жок,  
Токумдай чункур коосу жок,  
Кара-Кум деп аталган  
Мээ кайнаткан чөл экен.  
Ошол чөлгө барганда,  
Кумга койсо жумуртка,  
Демде бышып кайнаган.  
Деем ала албай ысыкта,  
Адамдын шору кайнаган.  
Жөө туман түшүп кир чалган,  
Так ушундай жер экен.

Анан бир күнү:

Казына кайда, мүлк анда,  
Саяkbай кайда, күлкү анда.  
Жомок айтып, ыр ырдан,  
Тамашага батканда,  
Ат сергитип, жан жыргап,  
Ашхабадда жатканда,  
Күз менен кыштын ортосу  
Ысык кетип күз келип,  
Эл кыштоого конгондо.  
Эгин-тегин оокатын  
Тегиз жыйнап болгондо.  
Бир күнү буйрук келиптири,  
Буйруктан жоокер кайтабы.  
Кайыр берип буйрукка  
Каяшаяк айтабы.  
Айт дегенге кыйт коёт,  
Оо дегенде чу коёт.  
Буйрук менен иш кылат,  
Барбаймын деп баш булгап,  
Законго кантип күч кылат!

Деп Украина жергесине сапар тартышат.

### Украинада

17. Кийин Украинанын Чалбас деген жеринде турганда чогуу жүргөн жолдоштору кыстап, ырда дегенде, көптөн бери ырдабай буулугуп калган Сакең, маалкаттай түз эле мына мындай ырдан кирет:

Боз топурак учкан чан,  
Кыртышы жок тала экен.  
Буркулдаган кээ жери  
Тизеге чыккан чаң экен.  
Мээ кайнатат эң ысык,  
Эл жердеген тала экен.  
Кылайган чымчым жүнү жок.  
Куйругу саяң жалы аз,  
Кыпкызыл эт жылаач,  
Жылкыдан мындай малы бар.  
Өзү кара эң москоол.  
Узун бойлуу жаныбар.  
Эшеги бар, төөсү бар,  
Ар бир түрлүү жан болуп,  
Жаралган экен мындайлар, -

деп Украин жергеси анчейин жага бербегендигин айтып келип «Кыпкызыл эт жылаач» деп чочкону сүрөттөйт. Сыягы Сакең ошондо кыргыз жеринин атыр жыттуу абасы, мөлтүр кашка булагы көзүнөн етүп жүрүп жазган окшобойбу.

Полкубуз калды ал жерде,  
Буйрук кылды биздерге:  
- Украина әлинде  
Киев, Харьков калаа бар.  
Ошол элди дүрбөткөн,  
Адамдыкка көнбөгөн,  
Элге тынчтык бербеген,  
Махно деген балаа бар.  
Каракчы-бандит өзү ошол,  
Душмандын кара көзү ошол.  
Ал өндөнгөн душмандын,  
Жазасын колго бергиле!  
Карды катуу төккүлө,  
Канын суудай чачкыла!..

- деген приказ келет. Кошумча аскердик кийим да алышат.

...Эр башына бергени  
Бештен кейнөк, беш дамбал,  
Этин кирлер чалбаска,  
Аскер биттеп калбаска,  
Жана шинель, жана шым,  
Катарлап кийим кийгизди.

Жолдо поездде баратып Орусиянын кең талаасын басып өтүп:

Ошондо көрдүм - улуу журт -  
Орустун нечен калаасын!

- деп суктанып жазат. Украина жергесин болсо:

Жылкысы бар, кою бар,  
Чочкосу бар, ую бар.  
Талаасында даны бар,  
Элге таалай жер экен  
Жергиликтүү дыйканга,  
Тилегендин бары бар.  
Жаткан экен жайкалып,  
Устасы бар, узу бар,  
Колтуктап алыш жетелейт,  
Ушундай шайыр кызы бар.  
«Биздикине конгун» дейт,  
«Бизге конок болгун» дейт.  
«Аскер көзүң салгын» дейт,  
«Чамаң келсе жоокерлер  
Махнодой кара душмандан,  
Кутказып бизди алгын» дейт.  
Өзү дыйкан калк экен  
Конок болсоң үйүнө,  
Тиги, бул деп бөлбөгөн.  
Кайран элдин салты экен.  
Ак майынан даам таттык.

- деп жазат.

Махнонун жан-жөкөрлөрүн тынчыткан соң кайра казак жергесине кайтып келишет. Азыркы Түлкү-Бас станциясына чейин поезд менен, андан ары ат менен жол жүрүшөт.

Башчыларга билинбей,  
Конок боло түшкөнбүз.  
Мешке<sup>1</sup> куйган жунжунду<sup>2</sup>  
Кээде сурап ичкенбиз.

- деп «ачкылды» кантып татканын эскерип, анан «Жыйирма экинчи жылында, Аскерликтин кызматы, Алты жылга толгондо, Май өтүп, июнь айында, жыл жыргалдуу жайында өздөрү минип жүргөн аттары менчик

<sup>1</sup> *Мешке* – чанач.

<sup>2</sup> *Жунжун* – арак.

жылкылар эле, комиссия анын ақысына колго тыйынпул берип аскерликтен бошонушат.

«Тоо қыдырып, суу кечтим. Эчен ашуу, эчен кыр, Желип жөө баскамын, Талды-Коргон, Алматы, Экөөн басып өткөмүн. Ал кезекте обулус, Алматыга жеткемин. - деп аскерден үйүн көздөй жөө-жалаңдап келгенин айтат. Бирок, Орозалиев Иймамбет, Өзү Қөлдүн кыргызы, Окумуштуу жан экен. Обулусту башкарған, Улуктардын бири экен. Кат билбейсицер окугула» деп Сакең, Ормонбек, Акун, Ысмайыл төртөөнү алты ай алыш калып жазга дейре окутат.

Анан жолдо Алматыны сел капитап, ушу согушта өлбөй, табият кырсыгынан күм-жам болобузбу деген коркунуч пайда болот. Тагдырдын тамашасы, быыйл да 2010-жылы Алматыны сел капитап, жыйырмадай адам курман болду.

Алматыны сел капитап,  
Кыргын кылышп бүтүрүп.  
Үй жыгылып, там кулап,  
Ушундай кыйын иш болду.  
Үйөр жүрүп суу капитап,  
Кара баткак, төөдөй таш,  
Жер солкулдап үй таптап.  
Эрен өлгөн, бала өлгөн,  
Алматынын селинде  
Эчен уруу, жан өлгөн.  
Бул мүшкүлдөн калк өлүп,  
Шаардын эки көчесү,  
Казылган чүңкур коо болгон.  
Үйөр менен келген таш  
Үйүлүп калыш тоо болгон.

Кийин жолго деп ар бирине бирден ат берилет.

Айкан сөзгө көндү эми.  
Жол каражат, тамак-аш,  
Ар минерге бир-бир ат  
Белек кылышп берди эми.  
Аркасы тийип улуктун,  
Сакең жетип келди эми  
Киндик кесип, кир жууган,  
Ысык-Қөлдүн жээгине,  
Туулуп өскөн жериме.

- деп өзү туулуп өскөн киндик каны тамган ажайып Ысык-Қөлүнө келет.

Жыйырма әкинчи жылында, өзү айткандай, «Эл үшүп турганда, социализмге бет алыш, калкым мойнун бурганда, Сельсовет болуп айлына» келет.

### Чагылган аян бергенде

18. Ал жылдары Бейшекан апабызга үйлөнүп, кыздуу болуп, жаңыдан оокат тиричиликке аралашып, өзүнчө түтүн булатып, Ак-Өлөндө жашап турушчу. Ошондой бейкапар күндөрдүн биринде кайнагаларынын бири тамаша сөз айтып койсо, Сакебиздин келинчеги анда эмне, эч жеме угуп көрөлек жаш келин, ага таарынып, ымыркайды көтөрүп, туну менен жөө-жалаңдап көлдүн тескейиндеги Ак-Өлөң айылынын күнгөйүндөгү Бостери айылындагы төркүнүнө кетип калат. Бир чети өзү эрке өскөн байдын кызы эле, әкинчи жагынан төркүн-төсүнүн сагынып, көптөн бери барагай жүргөн. Эки-үч күнгө жетпей артынан сая түшүп энтендеп Сакең келет. Жай мезгили, күн ысык болгондуктан, бала да боор көтөрүп алсын деп Бостериде айлап туруп калышпат. Айылдыктар манасчынын данкын алыштан угуп, «Биз сени күйөө бала көрүп кызмат кылдыграйбыз, жомогуңдан эле айтып берсең болду» дешет. Күндөп-түндөп «Манасын» айтып, сөзгө чечендигин, тамашакейлүгүн көрсөтүп, эл оозуна тез эле алышып, жоро-жолдош күтөт.

Бул жоругу байлыгын зор дөөлөт деп эсептеген кайнатасына анча жага бербейт. Ошондой күндөрдүн биринде кырсык басып: «Бу күйөө баланын колунан сөз сүйлөп, «Манас» айткандан башка эч нерсе келбейт, болбосо күйөө бала болгону калыңды мындай кой, бир чычкак улак союп келелек» деп кер ооз сөз айтат. Сакең бултуңдап жаш баладай таарынып, кызын өңөрүп, келинчегин ээрчитип жолго чыкмай болот. Ошондо...

... Анан ошондо күндүз ачык эле турган аба-ырайы кечке жуук бүркөлүп, асмандан кылыч чабылып аткандай «чарт-чурт» этип чагылган түшөт. Чагылган түшкөндө да азыр эле ыйык манасчы Саякбайга акаарат келтирип өткөн кайын атасынын үйүнө түшүп, үй-тамы, жыйиган оокаты менен кагаз өрткө күйгөндөй бир заматта күлгө айланат.

Кечээ эле байлыгы кымбат көрүнүп аткан кайнатасы эми жаны көзүнө көрүнүп, баарынан жаны кымбат көрүнүп, жан соогалайт: «Малымды алсаң да жанымды алба, балдарыма тийе көрбө!».

Ошондо эл деген эл эмеспи, жыйналып келип, «Эми бул жөн окуя эмес, Көктөн түшкөн ишаарат. Эзели манасчыга ыплас сөз айтканга болбайт. Эми болоор иш болду. Кырсыктан дагы сактаналы десек, кечиirim сурап, манасчыны бул Бостери айылына калтыралы. Бизге да кут оторлойт. Бул жерге калтырып, жер бөлүп берип, дубал көтөрөлу, өздөрүнчө түтүн булатсын. Биздин айыл ошондо манасчынын айылы аталаып калат. Келген манасчыны кетирген болобу, конгон күшту качырган оңобу» дешип эл кеменгерлигин кылат.

Кабагын бүркөгөн менен бу жерде шерик күтүп, жерине көнө түшкөн манасчы да макул болот. Эртеси мал союлуп, айылда тулөө өткөрүлөт. Аксакалдар бата беришет. Жер бөлүп беришип, ашар чакырып, үйдүн пайдубалын түптөшөт. Сакен эми демейдегисиндей улуу кепти улантат.

Кечээ эле манасчыны бир тентиген немеге төцөп мамиле кылган кайнатасы эми кепке келип, «алласы оозунан түшүп» өз күйөө баласына бир Кудайдын атайын буюрган элчисиндей сый мамиле кылып баштайт. Ушул окуядан соң өмүрү өткөнчө жомокчу күйөө баласын ардактап, алпейим мамиле жасап жашаган экен.

... Улуу Манастын кудуретин караң!

... Улуу Саякбайдын касиетин көрүң!

... Ага шек келтирген болбайт турал!

... Табияттын сыйкырына анан кантип таң бербей коё аласың!

### Чоюкенин таасири

**19. Жомоктун айрым окуяларын айтып манасчы аталаып калган кезинде Саякбай өз мезгилиниң улуу жомокчусу Чоюкеге (1880–1925) жолугуп, андан таалимтарбия алды.**

Ошол доордо жакын билген адамдардын айтуусуна караганда кадимки Кыдыр Аке Саякбайдын айтканын өз кулагы менен угуп, ак батасын берип, Чоюке манасчыга табыштаган экен.

Бул окуя чамасы 1924-жылы Ак-Суунун Аңырты жайлоосунда болот. Ошондо Кыдыр Аке Саякбайга минтип бата берет: «Балам, Улуу жомоктун түү чокусуна чыгууну насип буюрсун, жолуң ачылсын, айкөл Манастын арбагы ар дайым колдой жүрсүн, оомийин» дегенде, отурган эл-журт алакан жайып, турал калышып, чогуу

бата беришет. Ошол эле күнү Чоюке менен Саякбай Кашка-Суу өрөөнүн көздөй жөнөп кетишиет.

Эпостун чала билген окуяларын жетилтип, билбеген эпизоддорун билип алууну көздөп, Чоюке менен чыгармачылык жагынан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жүрүп, бирге иштешти. Саякбай Чоюкенин ары нарктуу, ары жугумдуу улуу жомокчу экендигин «Чоюке чынар, мен чырпыш» деп учкул сөз менен таамай аныктады. Чоюке да Саякбайдын шыгынын көрөңгөсү күчтүүлүгүн терец баамдады. А тургай улуу жомокчу Чоюке баштап, Саякбай улап, калтырып кеткен жерин кайра Чоюке толуктап, эриш-аркак, арка-жөлөк болуп Манас айтып жүрүштү, эл аралап. Семетейчи «Кара ырчы» деген атка конгон Сарык уулу Жакшылыктын «Семетей» айтканын көрүп, ышкысы артып, бир туруп обдулуп «Семетей» айткысы келет.

Өзүнүн айтуусуна Караганда Сакемдин ырчылык ышкысы эрте эле ойгонуптур. 14-15 жаш курагында тели-тентүш, жеңе-желпилерине арнап ыр чыгара коюп, анысы айыл-апага тарайт. «Ушундан 4-5 жыл кийин - деп эскерет өзү - үйгө тынч олтура албай, эртели-кеч буулугуп, ичимен күңгүрөнчү болдум. Түнкүсүн жөөлүп чыгам. Эртеси эмне айтканым эсимде калбайт. Ушинтип жүрүп «Манас» айтып кеттим.

Саякбай Карадаев «Манас» эпосун айтууда ушундай абалга жеткен мезгилде 1916-жылдарды үркүндө көпчүлүк менен кошо Кытайга барат.

Баласына жеткирбей  
Тегин сатты, кайран эл.  
Уул, кызга салуучу  
Себин сатты, кайран эл.  
Соодагерге алдатып,  
Жецил сатты, кайран эл.  
Жесир калган, эри өлүп,  
Келин сатты, кайран эл, –

деп Ысак Шайбеков жазгандай, эл менен кошо ошол азапты көрүп жүрөгү сыйздады, жүлүнү муздады. 1917-жылы Кытайдан өз жерине кайтып, 1918-жылы советтик бийликти коргоо үчүн эркүү отрядын катарына алынат. Мына ушул мезгилден баштап, Саякбайдын билген элдик оозеки чыгармалары, анын ичинде айрыкча «Манас» эпосу жоокерлер арасына кецири жайылып кеткен. «Жомокчу кызыл аскер» атка конгон.

Эпосту жыйноо 1931-жылы башталат. Саякбай ошондо Молдобасан, Акмат, Алмабек, Актан өндүү жомокчуларга жолугат. Кийин эл аралап жүрүп Багыш, Мамбет, Жаңыбай жана Тоголок Молдо менен таанышып, пикир алышат.

Борборго жаңы келгенде Шапак манасчы да Саякбай менен конокто бирге болушуп, таанышып, жылдыздары келишип, бирөө «Манастын» бир жерин аткарса, экинчиши «Семетейдин» бир жерин айтып, экөө бири-бирине таасирленип, чыгармачылык карым-катнашта болгон. Кийин Шапактын жашы улгайып калгандыгына байланыштуу өкмөт эки бөлмө үй берип Кочкорго көчүп кеткен экен.

Жаңыдан эл оозуна алынган кезде эле, Саякбай элдик майда ырларды ырдап, өзү да ыр чыгара коючу. Келечеги бар манасчы билген ырларын жаштардын көңүл ачкан жайларында, оюн-зоокторунда ырдап, бат эле көрүнөт. Бара-бара кулагына сиңген, көкүрөгүндө жатка айтылган сюжеттүү чыгармаларды ырдоого кызыгат. Саякбайдын өтө сүйүп берилген эпикалык чыгармаларынын башкысы - «Манас» эпосу болучу. Өмүрүнүн ошол мезгилинде эле, эпостун элдин ар түрдүү салтын, үрпадатын сүрөттөгөн окуяларын, айрым эпизоддорун айылдагы адамдардын баш кошкон жерлеринде аткарған учурлары да болгон. Буга эпостогу башкы каармандардан өзүнө ылайыктуу жар күтүүсүн көрсөткөн, чыныгы адамгерчиликтуу мамилени даңазалаган эпизоддору кирет. Ал жаш кезинде эпостун «Ургөнчтүн бою», аксуулук жомокчу Кайдуу карыядан уккан «Каныкейдин жомогу» деген эпизоддорун көп айта турган. Сакең сый-кырдуу Манас дүнүйөсүнө кабылып, нускалдуу карыялардан, нарктуу санжырачылардан, куйма кулак сөзмөрлөрдөн, кеби түгөнбөгөн жомокчулардан сөз асырап, сөз багып, кийин өзү сөз жаратат.

Алар Назар, Акылбек, Дыйканбай сындуу биринен бири өткөн керемет өнөр ээлери эле. Сөзгө дандуу, ойго малдуу жерде жетилди, Саякбай.

Саякбай балалык кезин оозеки чыгармачылыкты көп билген, аны аябай кадырлаган чөйрөдө өткөрдү. Суранчы, Байдаалы өндүү эл аралап айткан манасчыларды артынан ээрчип жүрүп, зээниң кооп угат. Сөз өнөрүнө болгон кызыгуусу өтө эрте жетилди. Ал уккан жомокторун, көргөн-билгендерин ыр менен да, сөз менен да элестүү айтып берүүсүн күчөттү. Көлдүк чоң жомокчу Акылбек-

тин да айтканын угуп таасирленет. Ошентип Саякбай жашынан эле жомокчу атала баштады. Оозунан доор төгүлүп баштайт.

### Турпанда

20. ...Сакең оюнкараак киши эле, көңүлү ачык жүр-гөндү жакшы көрчү. Жүргөн жери козунун эти, кымыз, күлкү, тамаша болчу деп тамшанып эскерип, кәэ бир куудул окуяларын бизге Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындағы мамлекеттик сыйлықтын лауреаты Бексултан Жакиев айтып берди

Айрыкча Байдылда Сарногоев экөө теңата курдаштай жүрчү. Элди күлдүрүш үчүн бир окуяны көбүртүп, жабыртып, ашыра айтканда, ага киши жетчү әмес.

Баягы Кызыл Аскерде жүргөндө Турпанга барып калат. Бул окуя болгонбу, болбогонбу ким билсин. Бирок, досторун күлдүрүү үчүн ушул окуяны айтып калаар эле. Ал жакта алты айча жүрүп калат. Алардын салты боюнча әркек киши үч күндөн ашык түнөп калса жергилитүү бой келиндер менен нике кыйып көёт экен дейт. Алар ошондой кызматтагы аялдар экен. Сакең анан мага бир сулуусумак келин туш келип, экөөбүзгө нике кыйып коюшту дейт. Бир бөлмөдө ээн калып, жакындастын десем эле азоо байталдай ыргыштайт дейт. Жылкыны үйрөтөөрдө башына жолотпой, артын салып алыш эле туйлап, тепкилей берет го, кудум ошондой. Жомоктогу көргөн-билгендерим эми ушундай кысталыш учурда жардам бергейле деп Айкөл Баатыр менен калмактын баатыры Чоюн алптын кармашканын эстедим. Анда экөө чабышканда сыр найзалар сынып, экөө тең абдан чарчаганда тиги узун чачты Айкөл атабыз чачынан толгоп жыгып, байкелетет әмеспи. Ошол окуя эсиме келип, узун чачы жал-куйругу төгүлгөн азоо байталдай тиги келин байкабай турганда узун чачын колго илип, ороп алдым дейт. Эми кайда качмак эле. Ага чейин эки секирип кармайын деп, экөөндө тең жерге сайылдым дейт. Эми азоону жалдан кармап мингенге чейин эле. Анаң үстүнө бир минип алган соң ыргыштаган үнү басылып, кыңкыстаган үнү чыгып калат. Анаң азоону алыска чаптыйм балдар, дейт. Боржуктап тер кетти. Эми андан аркысын мен айтпайын, силер укпай эле койгула, болду дейт. Кокус, азоо үйрөткүнөр келсе, адегенде мага апкелип берсөнөр, жооштууп берем, балдар, деп күлдүрүп калчу.

## Манасчынын меймандостуту

21. Кыргыз жергесинде Совет бийлигинин орношуунун алгачкы татаал жылдарын «Жети-Суу» деген үч томдуктан турган роман китебинде таасын чагылдырган советтик жазуучу Николай Чекменов өзүнүн чыгармасында улуу манасчы С.Каралаев тууралуу да учкай баяндай кетет:

...Кыргызстанда Совет өкмөтүн орнотууга активдүү катышкандардын бири Андрей Максимович катуу жарракат алыш, Пишпекте ооруканада жаткан эле. Ага жакын санаалаш Мамбет кирип келип:

- Сиз сакайып кетсөңиз Ысык-Көлгө кетебиз. Мен сизди узатып барам. Менин Чолпон-Атада Саякбай деген досум бар. Кызыл Аскерде кызмат өтөгөн. Мергенчи, бүркүтчү. Ыр жамактайт. Курал алыш, мылтык атабыз.

- Саякбайбы? - деп кубанды А.Широков - Мен аны жакшы тааныйм да.

... Кийинки күнү күн батарга жакын Чолпон-Атада-гы Саякбайдын үйүнө жете келишти. Орто жаштарда экен, өтө жаны тынбаган, тоголок бет, кара көздөрү оттой жандуу, анан билинер-билинбес кыл муруту бар, ак калпакчан, күрөң ала түстөгү кызыл аскердин көйнөгүн кийип, учу учтугүй өзгөчөлөнгөн өтүк кийген үй ээси бизди чуркап чыгып тосуп, эки колу менен салам берип, күлкүсүнөн тиштери кашкая көрүндү.

- Эй, урматтуу Сарпек аба! Ден соолук кандай? Балабакыра кандай? Мал-жан аманбы? Жолдош Широковго салам. Менин урматтуу орус досума салам. Үйгө кириңиздер. Менин үйүм - силердин үйүңөр.

Меймандар үйгө кирип, төрдөгү шырдактан орун алаары менен Саякбайдын байбичеси Бейшекан чаначты алыш, конокторго кесе толтура кымыз сунду, анан казанга суу куюп, жууп, очокту тутандырууга кургак отун алыш келди.

Саякбай болсо босого жакын отуруп, анжиян бычагын кынынаан сууруп чыгып кайрап, курчута баштады. Ошол эле учурда келген конокторго, Сарпекке суроо узатып, жооп кайтарып, кәэде тамашага чалыш. Үй ээсинин жанына беш жашар кызы Рабига отура кетти. Манжасын оозуна салыш, өтө кызыгуу менен меймандарга көз жүгүрттү.

- Менин байбичем Бейшеке эркек төрөсүн деп кааладым эле, бирок, кыз төрөдү. Жигит, сен буга күлбө, өзүң

эр жетип, акылың толгондо күйөөлөп келип жүрбө. Анда менин Рабигам оозуна колун салбай қалсын. Эмне дейин? Энеси кандай болсо қызы да ошондой. А молдо болсо көнүл улап: «Э, Саяке, қызы бардын байлыгы бар» деп атпайбы. А мага байлыктын кереги не. Мен Ысык-Көлдөгү эң бай жигитмин. Менин үй-бүлөм, аялым бар, бүркүтүм, мылтыгым бар. А малбы, көп малдын кереги не? Ардактуу меймандар үчүн болсо атайын көп малым бар, ал жакта да ардактуу кишилерим бар, айрыкча сулуу жаш келин-кыздарды айтам да.

Саякбай эски досу Сарпекке, анан көз ымдалп аялы жакты карап кооп, экөө төц каткыра кетиши. Бейшекан болсо үн чыгарбай өз иши менен алек. Ал өмүрлүк жары катары Саякбайдын эң зор байлыгы - анын сөзү әкенин дилинде жакшы түшүнөт. Ал тили менен күнтүндөп жомок айтканда, укканга эле адам болсо болду, төгүлгөнү төгүлгөн.

Сакең бычагын кайрап бүтүп, сыртка чыкты да, күйруктуу жаш күрпөң козуну жетелеп кайра кирди.

- Кош, алдыга баса түш, конокторго көрүнүп кой, бары бир казанга түшөсүң. Урматтуу меймандар, козу кандай әкен? Карап көрсөңөр, күйругу эле бир казан чыкчудай. Жакшы, жакшы! Эми, тагдыр ушундай, малды аш кылыш, адамды ага баш кылыш жараткан. Сенде жазык жок, менде азык жок.

Бата тиленип, кой мууздалыш, үну қыркырап, эшик ачык болгондуктан Саякендин сүйлөгөнү даана угулуп атты. Бейшекан от жагып, Сакең койду шака-шука союп, тез-тез жиликтеп, ага Мамбет кармашып жардам берип, эт казанга тушту.

Эт бышкыча Сакең әриктиrbей коноктордон шаар турмушу тууралуу сурап, өзү тууралуу, Жети-Сууда Андрей Широков менен кантип граждандык согушка каташканын божурап отурду.

Саякбай Кызыл Аскерге өз ыктыяры менен барган. Саякбайдын атасы да, чоң атасы да жердигинен бүркүтчү әкен. Саякен өзү бүркүттү балапан кезинен кармап, бағып үйрөтүп, тоого чыгып, адегенде түлкү, коён салып, анан кийик уулай турган. Мергенчилик анын кумары эле. Андан да артык көргөн өзгөчө өнөрү сөзмөрлүгү эле да. Той-аштарда жомокчу, ырчы, акындарды күнт кооп, жан дилинен укчу. Анда баамчылдык жана эс тутуму күчтүү болчу. Жыйырма жашында алгачкы саамал ырларын жамактатып, эми минтип отуз жетиге келгенде,

Кызыл Аскерде кызмат өтөп келген соң, Манасты даңк-тап баштады. Бүт көл өрөөнүң чыгаан манасчы деп атагы чыкты.

- Бул өнөргө кантип үйрөнгөнсүң? - деп бир кездеги жоокерлеш досу Широков сурал калды.

- Бир жолу мергенчиликтен келатып жолдо эс алыш жатып уктап кетиптирмис. Түшүмө Манас Баатыр кирип, «Саякбай, сен эми мени даңаза кылып ырдашың керек» деп айтты. Ойгонуп кетип, ошондун ушу күнгө чейин узанып келатам.

Эртеси таң эртелең Саякбай коноктору менен тоого аттанды. Саякең оң колуна териден жасалған кол кабын кийип, шоңшойтуп бүркүтүн кондурду. Эки канатын жайса эки кулач келген жыртқыч манасчынын колуна элпек отуруп, баарын түшүнгөндөй жолдо карата тоого жеткенче тынч барды. Түмшүгүндагы томогосу эгер жолдон аң жолукса качан да болсо чечип ийгенге дапдаяр. Бирок, бул ирет томого алынбады. Себеби мергенчилер дайым эле жолдуу боло бербейт. Алар үйгө келгенде манасчыны коңшу айылдагы бир жигит күтүп жаткан экен. Ал жомокчуну меймандары менен биргэ чакырганы келиптири, себеби, айылында эл Манас угабыз деп чогулуп калышыптыр.

Бул күн өзүнчө эле той сыйктуу болуп, коңшу айылдардан бери элдер келиптири. Ачык асман астында, көк шибер чөптүн үстүндө Саякбайга шырдак төшөп коюшкан. Ал эми жеңин түрүнүп, малдаш урунуп отурду. Келгендер чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Алдыңкылар жатып алыш укканга, анын артындагылар отуруп, эң артындагылар болсо тике туруп көрүүнүн камын көрүшүп, айтор баары угууга даяр. Эң артында болсо жигиттер аттары менен келишип ат үстүнөн көрмөк болушту. Андрей болсо сый конок катары биринчи катарда Саякбайдын бет маңдайынан орун алды. Ал дагы улуу жомоктун башталышын ичине демин катып күтүп жатты.

Эми баары тыптынч болуп, керемет көлдүн шоокуму гана даана угулат. Саякбай бир жөтөлүп алыш, тамагын даярдап, анан шашпай жомогун жай сөз менен баштады. Адегенде кагып койгон казыктай кыймылсыз отурду, үнү басырыңкы чыгып. Бул али от алалек кези эле. Эми, мына үнү улам бийиктеп, сөздөрү өтүмдүү, катуу чыгып, талпынган күштүн кош канатындей эки колу кыймылга келип, улам-улам обдулган сайын жүзү жаркып, толкуп чыкты. Сөздүн так маанисин түшүнбөсө да Андрей

рей манасчынын обонуна, кыймылына, энергиясына арбалып баратты. Жомокчу нени айтып жатты экен? Дайрадай аккан сөздүн күр-шарынан жана жомокчунун буркан-шаркан түшкөн кыймылынан Андрей баарын туюп, тушунуп, сезип атты. Саякең Эр Манас кырк жигити менен кас душман менен кантип жоолашып жатканын сүрөттөп жатты. Манаска кантип анын мылтығы Аккелтени апкелгенин, кантип октогонун, кантип мәэлекенин, кантип атканын, кантип жоонун чилбарчасын чыгарганын Андрей кинокадрдан көргөндөй көрүп отурду. Катылган душман качып жөнөдү, Манас эми жигиттери менен жециш туусун желбиретти. Алар менен кошо Саякбай да жецип, аны уккан элжурт кошо ураалап, баары биригип багынта албай жүргөн бийиктики багынтандай, чаба албай жүргөн жоону чапкандай, ар бир көрүүчү, угуучу эми өздөрүн чоро сезип, душманды кошо талкалагандай Манастын жециши бир укмуш болду, асман-жерди дүңгүретүп. Тoo козголуп келаткандай болду.

Саякбай эми ага кудайындай баш ийип, Манаска кызып, өздөрүнчө буулугуп алган элди тынчтыу учун эми демин басып, кайрыктарын өзгөртүп, кайра баштагыдай жайбаракат кобурап баштады. Саякең саймединеп атып билинбей бир saat өттү, абан эки saat, уч saat... Күн кызгылтым багымдат болуп уясына батып баратты. Манасчы болсо бирде көл шоокумундай жай, кай бирде тоодон төмөн аккан жазгы өзөндөй шар болуп угуп жаткандардын жан дүйнөсүн ээлеп алды.

Мына эми тери салаа-салаа болуп мандайынан акты. Саякең аны аарчыганга аран жетишип, жомогун да улантып жатты. Кээде шарт токтоп, кичине дем алып алат да, абан кайра жаңы күч менен баштайт.

Деги канча убакыт өттү. Бирок, жүздөгөн элдин бирөөнүн да Саякбайды таштап кетейин деген ою жок. Эл окуяга аралашып арбалып алган, эми Сакең жомогун бүтмөйүн эч кимисинин кетейин деген ниети жок.

Ал ангыча Ысык-Көлдүн устүнө ай жарыгы калкып, асман теренинен жылдыздар көрүндү. А улуу жомок бүтчүдөй эмес. Сакең күлкүлүү жерин айтканда элдер кошо күлүштү, баатырлардын айкашын айгайлаганда кол чаап, үн чыгарып колдошту, эл башына түн түшүп баатыры жарадар болгондо көрөрмандар да жаны кейип, көздөрүнөн жаш тегеренгенин Андрей өз көзү менен көрдү.

Жомокчу бүтүндөй бир театрга айланды. Ал бир эле көз ирмемде акын да, обончу да жана актер эле да.

...Түнкүсүн бешбармак жеп конок болуп, анан үйгө кайтып келатканда, Саякбай атын теминип Андрейге удаалаш жете келип:

- Жолдош Широков, кайта Ленин жашаган чоң шарага барганда Ысык-Көлдүн эли жөнөкөй эл әкен деп айта бар. Биз Совет өкмөтү үчүн күрөштүк. Биз азаттыкты сүйөбүз. Биз жөнөкөй элди сүйөбүз. Биз ар качан достор бойдон калабыз - деп Саякбай анын колун кыса кармады.

Андрей Широков Пишпекке келип, үй-булесү чогуу отургандада:

- Ким Ысык-Көлду көрөлек болсо, ал анда али чыныгы Кыргызстанды көрөлек, укмуштай кооз жана ажайып өрөөн. Мен Саякбай Карадаевдин үйүндө мейманда болдум. Бу киши кыргыздын Гомери әкен. Кат тааныбаса да Манас жөнүндө керемет ырларды айтат әкен. Бир канча saat тынбай төгүп ырдаганын өз көзүм менен көрдүм. Мен анын табыгый талантына таң калдым. Элестетип көрсөңөр, алдыда килем төшөлүп, анда мандаш урунуп Саякбай отурат. Эң алдында жатып алыш көргөндөр, кийинки катарда отуруп көргөндөр, анан турup көргөндөр, эң артында болсо ат үстүндөгүлөр. Өзүнчө эле тириүлөй амфитеатр! Мен кыргыз тилин билбесем да ал аткарып жатканда көзүмдү айрый албадым. Ал эми угуп жаткан элдин берилгендигичи?

- Тоня, мунун сага да тиешеси бар - бул деген чыныгы искуство. Силердин драмкружоктун мүчөлөрү ушул ысык-көлдүк жомокчудан көптүү үйрөнүшүндөр керек әкен. Же андай эмеспи?

Андрей кызы Тоняны жылмайыңы карап, ал болсо ишенбегендей:

- Муну ойдан чыгарып айтып атасыз го.

- Жок, ак сөз, эгерде Саякбай Пишпекке келсе Манас айтканын сөзсүз угузам, бир укмуш кереметти өз көзүн менен көрөсүң. Анан көчмөн кыргыздын боз үйүндөгүдөй меймандостукту мен эч кездештирбегем. Мындай әл менен биз орус эли тубөлүк достукта жашайбыз го деп терең ишенем.

...Бул Сакендин бир эле күндүк өмүрүнө күбө болуп калган жазуучунун алган таасири.

...Ал жүргөн күн майрам, аны менен чогуу батырган кеч таңга жеткен, күн менен түндүн кантин алмашканы

билинбей түш кечке алмашып, кеч түнгө ооп, түн таңга уланган. Айкөл Саякбайдын бул болгону бир эле күндүк өнөрү болчу. Аны угуп кулактын күжүру канбай, көрүп көздүн көөнү толбой, туюп көкүрөктүн көксөөсү басылбай... канча өмүр карыды дейсиз.

### Албарстыны чапканда

22. Бул окуяларды досторуна айтып, көбүнүн боорун эзээр эле... Аскерден келип, бир күнү ооруп калдым. Этим от менен жалын. Ысыгым көтөрүлүп, жеңемдин үйүндө жатам. Жеңем байкүш: «Манасчы уул, бетиң албырып турат. Тынч жатчы. Түн кирип келе жатат. Кашкарчага суу куюп, көңдүн чогуна ороп койдум. Оозуң какшыса ууртап коюп тур. Мына бул таяк менен талаага чык» деп бир жоон союлча берип койду. Мен уктап калыпмын.

«Бурп-бурп» эткен дабыштан ойгонуп кеттим. Көзүмдү ачсам, өчүп-таамп жаткан кызгылт коломтодо бир шайтан албарсты отурат. Маңдай тиши кетик э肯. Мени карап чемичке чагып, түкүрүп коюп, анда-санда мага көзүн кысад. Ээй, тигини, жайбаракат олтуруп чаккан чемичкенин кабыгын коломтого түкүрүп жатканын көр. Ойго баттым. «Ии, бу болду-болбоду баягы эле айтып жургөн сасык албарсты турбайбы» деп ойлодум. Тиги шайтанды жыга чаап, апсыйган чачынан кармап алышп, таңдайындағы карала кагазын алышп, куучу болуп, кара баскан катындарды туудурайын» деген ой менен, мәэлеп турup төбө талаштыра долоно союлум менен тартып жибердим. Албарсты күрр этип кулап түшүп, тыбырап, жанталашып аткандай болду. Бур-р эле дей түштү. Ысык кор түтөдү. Үйдүн ичи туман. «Оо жеңе! Тез! Албарстыны өлтүрдүм. Шамшар бычак кайда?» деп көчүгү күйгөн аюудай бакырдым. Уктап аткан жеңем ордунан ыргып турup: «О манасчы уул! Делбеленип атасыңбы?» деп үн салды. Бир кезде жеңем алаканын шак коюп: «Алда кокуй аай, сага суу кайнатып аткан чөгүнүмдүн чоргосун ыргыта чаап салган турбайсыңбы» деди.

Көрсө коломтодогу кашкарчанын чоргосунан ысык суу кичинеден ыргып аткан э肯. Ал маа чемичке чагып аткан албарсты болуп көрүнгөн тура. Мен соккондо кайран кумгандын капкагы жалпайып, оозу кабыша түшүптүр. Ошентип албарсты менен алышкан жайым бар.

## **Бүркүтү орустун кызын алганда**

- 23.** Бу, бүркүт жарыктык жети кырдын ары жагын-дагыны көрөт эмеспи. Бир жолу салбуурунда пекелатсам бүркүтүм талпынып калды.

«Колума балдак менен кондуруп алып келе жатсам, шоссе жолду көздөй жулунат. Бул эмнеси? Түлкү шоссе жолдо жүрөбү? - деп ойлодум. Болбой эле жулунат. Мына эмесе деп коё бердим. Бүркүтүм каалгып барып эле жолдун мизинен саксагай чачтуу сары кызды басып калгандай болду. Мен олбуй-солбуй теминип, жетип бардым. Канатынын күүсүнөн жолдун усту чаңызгый түштү. Жолдун мизинде бирдемени мыкчып отуруптур. Түшө калып карасам, Метирей деген орустун кызыл топу кызы бар эле. Ошону алып калыптыр. Жүрөгүм оозума капитала түштү. Мурун эле Манас баатырды досубуз кытай эли менен чабыштырдың деп башыма каран күн түшүрүп жүрбөдү беле! Эми орустун кызын бүркүтүмө алдырсам, күнүм эмне болот! Атаңдын көрү ит, түпкө жеттиң деп, бүркүтүмдүн мойнун бурап жибердим. Тырмагын жазып жибергенин карасам, эчтеке жок. Метирейдин кызыл топу кызын албай эле, шайтанды алып калган экен. Аны билгенде мен шайтан албарстынын таңдайындагы карала кагазын алып, куучу болуп, төрөттөн кара баскан катындарды айыктырып, олжого батат элем», - деп, Сакем окуяны оштонтуп, көбүртүп, жабыртып ийчү.

## **Карелияны дүң түшүргөндө**

- 24.** Карель-фин элдеринин атактуу эпосу «Калевалынын» басмадан жарык көргөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси 1949-жылы борбор шаары Петрозаводскиде белгиленип, ага ардактуу конок катары Кыргызстандан философ Азис Салиев, белгилүү окумуштуу Зияш Бектенинов жана атактуу манасчы Саякбай Карадаев чакырылат. Үчөө төң ардактуу конок катары президиумдан орун алат. Президиумда ошол кезде союздук республика болуп эсептелген Карель-фин Союздук Республикасынын Жогорку Советинин Президиумунун төрагасы Otto Kuusunen башкарып, куттуктоо сөз кезеги Кыргыз ССРинен келген делегацияга берилет. Ары абройлуу окумуштуу катары трибунаага Зияш Бектенов чыгып, куттуктоо сөзүн айттып, кыргыз элинин сүйүктүү эпосу «Манастин» орусча басылган жүз сомдук кызыл мукабалуу китебин белекке

тартуулап жатып: «Кыргыз эли сиздердин эпосунуздардын юбилейлик майрамына өзүнүн сүйүктүү манасчысы Саякбай Карадаевди өкүл кылып жиберди» деп, элге манасчыны тааныштырды. Президиумдагылар биринен бирине колго өтүп, «Манас» китебин үңүлүп барактап, талаша да кетишет.

Ошондо залда сыйагы С.Карадаевдин дастан айтканын мурда угуп жүргөн бирөө бар окшойт.

- Анда жомокчу жолдош Карадаев «Манас» эпосунан үзүндү аткарып берсин! - деп кыйкырып калды эле, отурган эл да аны колдоп дуу кол чаап жибериши.

Залдагы элдин көңүлү эми күн тартибинен бурулуп, Саякбайга ооп баратканын сезген төрагалык кылуучу Отто Куусунен:

- Жолдош делегаттар, азыр пленардык жыйналышты күн тартибинен чыкпай өткөзөлүк. Юбилейлик сессиябыз беш күнгө созулат. Сессиянын эң акыркы күнүндө өкмөттүк кабыл алуу болот. Жолдош Карадаев «Манастан» үзүндүнү ошондо аткарып берсин, - деп отургандарды тынчытууга үлгүрдү.

Сакенди жакындан билгендер юбилейлик сессиянын бүтүшүн дегеп күтүшөт. Көпчүлүктү күттүргөн күн да келип, респубикалык өкмөттүн алдынан сый тамак уюштурулду. Дасторкон үстүндө концерттик программа коштоду. Адегендө ортого орто жаштагы 8-9 аял чыкты. Аны көргөн Карадаев жанындағы З.Бектеновго кайрылып:

- Э, садағаң кетейин, бу отурган катындар кимди күтүп атышат, - деди.

- Алар деген Карело-финдин «Калеваласын» аткарчу аялдар, - деп жооп берет Зияш агай.

- Ой, койчу! Эмне дейт! Булардын «Калеваласы» катын болгон бекен? - деп чочуй суроо берип, олурая карат.

- Жок, булардын эпосун аткаруучулар жалаң аялдар болот, - деп жооп берсе, Саякбай ушуну эле күтүп турғансып:

- Ээ балакетинди алайын. Анда булардын жүз жомокчусун байтал-сайталы менен кошуп өзүм жалгыз үйрүп, үйүр кайрып, алдыма салып азанап айдал алат турбаймынбы, - деп санын чаап, ыкшып күлүп калат.

Тост кезегин ушул кеченин ардактуу аксакалы, түрк элдеринин эпостору боюнча чыгаан окумуштуу, а кезде 58 жашты таяп калган академик Виктор Максимович Жирмунский улантып:

- Кымбаттуу достор, биздин арабызда кыргыз элиниң атактуу манасчысы Саякбай Карадаев катышып отурат.

... Залдагылар чарчы бойлуу аксакалга үйрүлө кашапканда, Виктор Максимович сөзүн дагы улап:

- Ушул колунуздардагы чейчөгүнүздөрдү жолдош Саякбай Карадаевдин ден соолугу үчүн жана СССР элдеринин бекем достугу үчүн көтөрүп койсок, анан жолдош Карадаев «Манас» эпосунан бизге үзүндү аткарып берсе, - дегенде, эл дуу кол чаап жиберди. Мурда декадада көрүп калып, тааныгандар ушул учурду беш күн бою чыдамсыздык менен күтүшкөн эле. Аны жандап жургөн сапарлашы Зияш Бектенов элге:

- Азыр кыргыз элиниң атактуу манасчысы Саякбай Карадаев Тал-Чокуда эки баатыр - Алманбет менен Чубактын жол талашып чатақташкан жеринен үзүндү аткарып берет, - деп жарыя кылат. Манасчы кабагына каржаадырып, кадимки кабылан образына кирип:

...Кан кыл деп айттым кимиңди?  
Капылдаган Чубак кул,  
Каның экөөң бир болчу  
Сенин кагайынбы жининди! -

деп булкулдан, өзү чатақташып жатканып дулкулдан:

Бек кыл деп айттым кимиңди?  
Безилдеген Чубак кул  
Сенин бейжайлышың билинди... -

деп, алаканын шак кооп, Сакең айкырып киргенде залда отургандар тымып, кыймылы кан буугандай токтоду. Улуу жомокчу сыйкырдуу жомок дүйнөсүнүн эшигин эми гана ачып, азыр гана кызый баштаганда этегинен кармап, улам-улам силкип атып З.Бектенов токтотот. Себеби, кийинки тостко кезек келип калган эле.

Моокуму канбай, керемет дүйнөнүн абасынан азыр гана кере жута баштап, таасирлене кеткен залдагы эл эми манасчыга таазим этип орундарынан туруп кол чабышты. Элдин кызуусу канбай калганын сезген алыш баруучу:

- Кыргыз элиниң атактуу манасчысы менен атайын жолугушуу болот, - деп элдин көңүлүн алган соң, белгилүү окумуштуулар академик Гардлевский, академик Козин, академик Жирмунский чогулуп келишип, манасчыны күттүктап бетинен өбүштөт. Күн мурунтан республикалык радио байма-бай мындай жарыя берет: «Бешин-

чи март күнү saat эртең мененки тогуздан тогуз жарымга чейин Карело-фин республикасынын радиосунан кыргыз элинин атактуу манасчысы Саякбай Карапаев «Манас» жомогунаң үзүндү аткарып берет». Бул жарыяны уккан шаарлыктар жомокчу менен жолугушууга шашылышат.

...Түштөн кийин saat беште Орусия Академиясынын филиалынын базасында тойго келген окумуштуулардын жана жазуучулардын кыргыз элинин манасчысы Саякбай Карапаев менен жолугушуусу болот. Ал жолугушуда С.Карапаев өзү кыргыздардын баатырдык эпосу «Манастан» үзүндү аткарып берет.

Эртеси манасчы өзүнө келип, эс алыш алган соң өзүнөн бир канча жаш кичүү Зияш Бектеновго кайрылып:

- Э секетиң кетейин, түндө мени кучактап өпкүлөп жаткан, мойнумду жооруткан өлөсөлүү абышкаларың ким деген немелер, - дейт.

- Алар ардактуу академиктер: академик Гардлевский, академик Козин, академик Жирмунский деген атактуу окумуштуулар. Сиз аларды өлөсөлүү абышкалар дэйсиз да...

- Анда эмесе, деги эле дурус болгон тура, үч-төрт күндөн бери мойну-башымды самындап жууй әлек элем, - деп Сакең адаттагысындай ыкшып күлүп алды.

«Той болор, тойдун эртеси да болор» дегендей, «Калеваланын» тою бүткөн менен Сакендин тою эми башталды көрүнөт. Радиого барып, түз эфирден «Манас» айттып, кечки беште мурда жарыя болгондой илимий мекеменин залына манасчы маашырлана басып келет. Мурда билип калгандыктанбы, баары ордуларынан туруп, ызаат кылышп, кол чаап тосуп алышты. Зал жыкжыйма. Бул күнү эми «Калевала» унтулуп, Ала-Тоодон келген манасчынын кечесине айланды.

Мына ошо унтулгус кечеге күбө болгон туңгуч Манас таануучулардын бири Зияш Бектенов минтип эскерет: «Мурутун жанып, тапка келген бүркүттөй болуп элдин алдына чыкты. Сакемдин «Манас» айтканын мен ошого чейин көп эле уккамын, бирок бул жолку аткарғанындай эч качан көргөн эмесмин. Айта баштаганына 20 мүнөтчө болгон кезде, Сакемдин айкырыгы баш жарып, кыйкырыгы таш жарып, муруттары бириндеп, эки этеги дирилдеп, кадим Тайторуну жайлоодон алышп, өзү сүрөп келе жаткансып:

Арыстан Манас, өлбөй кал,  
Азапты бейбак көрбөй кал, -

деп Каныкейге кошуулуп, Сакем ыйлап кирди шолоктоп. Залда тырс дабыш жок. Эл Сакеме айрандай уюду. Жа-рым saat айткан кезде, токтотолу деп белги берсем, ток-толо турган түрү жок. Кирген буурадай буркулдап, оозу-нан көбүк чачып, буркан-шаркан түшүп, Сакем угуучу-ларды башка бир дүйнөгө жетелеп кирип кетти».

... Ар бир сөзү ташка чегип аткандай так айтылды.

... Ар бир кыймылы кино тасмадагы кадрлардай элестүү болду.

... А бир кайрыгы шерпт берип аткандай таамай угулду.

Бул Саякбай болчу. Кадимки шер Манастын рухий чоросу. Жүргөн жеринде же шаң жаратып, же майрам кылып жүргөн... эрке чоро.

Андан соң кызуу талкуу башталды. Атагы таш жар-ган орус окумуштуулары С.Каралаевге айран таң калы-шып, бийик баа беришти. Жерге-Сууга тийгизбей мак-ташты. Даңаза кылышты. Кээси жомокчу «Улуу шедевр» деп баа берсе, кээси бул дастанды плёнкага жаздырыш керек деп, кай бирөөлөрү киного тартыш керек деди. Ленинградга келгенде орустун элдик жазуучусу Леонид Леонов 40 миң сом акча ичи кундуз ичик кийгизгенде: «Ботом, бир ичикке сексен ириктин акчасын төлөйт де-ген эмне шумдук» деп тамашага салат Сакең.

...Эгерде Сакең Карелияга келип минтип дүң салбай тим кетсе, анда Сакең болбой калбайбы... Айрыкча ма-насчыга таасирленген академик Козин С.Каралаевдин «Манас» айтканын угуп: «Мен көп элдин жомокчу, ыр-чылары, артисттеринин эпос аткарганын укканмын. Бирок, Каралаев сыйктуу укмуштай таланттуу аткаруу-чуну көргөн эмесмин. Мунун азыркы аткарган «Мана-сына» тил билбесек да түшүнүп катуу таасирлендик» деп көзүнөн жаш кылгырганча жашып, манасчынын жаны-нан кетпейт, колунан кысып, далысынан кучактап, из-деп жүргөн жогун тапкандай сүйүнөт.

Той таркал, катышуучулар үй-үйлөрүнө кайтышат. Айрыкча, Сакең менен Ленинградга бирге келген моск-валык, ленинграддык ақын-жазуучулар бул керемет өнөр жөнүндө жолду ката суроо беришип, таң калган-дарын жашыра алышпады. Бул Сакең айткан 30 том-дук «Манастын» жүздөн бирине да татыбаган үзүндүсү эле болчу.

...Москвадан Ломоносов Университетине келип, 2 минден ашык студенттерге «Манас» айтат. Жарым saat-ча айттырып, анан философ Азис Салиев орусча которуп киргенде, студенттер «жок, бизге котормочунун кереги жок» деп сахнага кайра С.Каралаевди чакырып, дагы эки saat тынбай «Манас» айткан экен. Сахнадан түшүрбэй көп студенттер кол тамга алалы деп блокнот, калем саптарын Сакене сунат. Ал болсо: «Ичи көндөй, кагаздан башка әчтекеси жок немени мага эмнеге сунуп атышат» дейт. Кол тамга коюш керек экенин айтканда, беш-алтысына коюп, колу чарчап, тепкичтен түшөйүн десе, алдын тороп студенттер жыкжыйма. Ошондо манасчы таягы менен аларды акырын гана колго чаап: «Атакую, түш! Атакую, түш!» деп жолун бошотуп баштайт. Студенттер бул кылышына ого бетер күлүп, каткышып, манасчы окуу жайдан чыгып кеткенче сүрөткө түшүп, коштоп жүрүп отурушат.

Улuu жазуучу Түгөлбай Сыдықбеков жазгандай:

Бири атсыз келиптири - ат миниптири Манастан.  
Бири тонсуз келиптири - тон кийиптири Манастан.  
Бири азып келиптири - арка тааптыр Манастан.  
Бири тозуп келиптири - торко тааптыр Манастан.  
Бири бозуп келиптири - боордош тааптыр Манастан.  
Бири куруп келиптири - курдаш тааптыр Манастан.  
Элсиз келген да бирөө - элдүү болуп Манастан.  
Жерсиз калган да бирөө - жердүү болуп Манастан.  
Жалгыз келген да бирөө - жуптуу болуп Манастан.  
Кутсуз болгон да бирөө - куттуу болуп Манастан.  
Кул атанган кургуро - чоро аттанды Манаска.  
Шум атанган бузугу - шумданбады Манаска.  
Кеп билбegen дудугу - кеп сүйлөдү Манаска.  
Тили башка кас уруу - тилдеш болду Манаска.  
Дини бөтөн жат уруу - дилдеш болду Манаска.  
Кырк жактан келген кырк уруу - тууган болуп Манаска.

...Ошентип Москва университетине кыргызстандык карыя менен жолугушууга келгендөр Манастуу болуп кетишисти.

Манас деген ушундай өзүнө тартып турган, ага арбалган адамды аруулантып турган чексиз күч окшобой-бу. Уруусуна да, улутуна да, арийне улув-кичүүсүнө карабай.

## Кан күйгөн согушта

25. ...Артыбызда Москва! Бир кадам да артка чегинүүгө акыбыз жок. Мына ушундай ураан менен казак жана кыргыз жергесинен келген эр журөк панфиловчулар Москванин Дубосеково разъездинин жанында өлбөс-өчпөс эрдигин көрсөтөөрдүн алдында ал жерде Саяkbай болуп, Манас айтып, рух дем берип кайткан.

...Кыргызстандан фронтко атайын өнөрпоздордун делегациясы келип, белектерин беришти. Жылуу чыптама, калың жумшак мээлей. Андан башка кыргыздын боорсогу, чучук, казы-карта, эт. Минтип кан күйгөн согуш болуп жатса да кыргыз меймандостугунаң, наркынан жанбайт экен го. Тылдагы келин-кезектер, энелер аманат кылып белек-бечкектерин берип жиберишип атышса анан...

...Сакең болсо Манас менен келди...

...Ошондо Москвада декабрдын кычыраган суугу эле. Ок жыттанган, мылтыктын үнү гана угулган согуш талаасы. Жыш орус токоюнун ортосунан жалгыз жол өтөт. Ошол жол фашисттер менен бетме-бет кармашка алпарат. Алар алыс эмес. Ошол жолду этектей казылган окоптордон советтик солдаттардын эле баш кийимдери көрүнөт. Кәэде эле үзүл-кесил жөтөлгөн үндөрү угулат. Ушуса да, жөткүрсө да бу алар учун өз жери эмеспи. ...А жиниккен душмандарды айтпайсыңбы, башканын жерин басып кирип, элин өлтүрүп, жерин тартып алыш жатканын. Мына ушул окоптордогу жашоого да жоокерлер көнө түшкөндөй. Жашаган үйү да, коргоноор чеби да, уктаган төшөгү да ушу согуш талаасы. ...Октор, мылтыктар. Сакең мергенчилик ышкысы ойгонуп, не бир эчен түркүн курал-жарактарды бир сыйра көз жүгүртүп карап алды. Сакең согуш жытын сезгенде өзү кылыч менен куралданып, басмачылар менен кармашкан Кызыл Аскердеги күндөрү эсине түштү.

- Жолдош командир, кезинде кылыч кармап мен да согушта болгом. Мүмкүн болсо согуштун алдыңкы сабына чейин душманга жакыныраак, бетме-бет келген же-рине чейин барып келбейлиби, - деди манасчы.

- Менин агам да кылыч менен Яков Логвиненконун полкунда согушкан экен. Совет бийлигин орнотууга катышкан. Согуштун алдыңкы линиясына сиздерди алыш барууга адатта тыюу салышат. Бирок, сиз мурда кармашты көрүп жургөн турбайсызбы. Тобокелге салыш барып келели, - деп макул болду.

Себеби кечээ түнү бою кыймыл-аракет, катуу үнү менен дастан айтып, жоокерлерге өтө жаккан киши ушу болчу. Өтүнчүн аткарбаса болбайт.

Командир алдыда, Сакең артынан келатты. Аскердик бөлүк турган жерден бир аз узап кетишти. Анан жыгылган, сынган, снаряд талкалап кеткен карагайлар. Ошондой бир жаш балаты сынып жатыптыр. Қүйүк, ок жыттанат. Кара майдын жыты да кошо келет. Бу жерде кечээ эле кан күйгөн согуш болгондой. Саякбай өзегү онтоп жаткандай сынган балатынын бутагын кармалап, жыттап, ал жакты бир аянычтуу карап, анан балатынын наристе бутагын кайра түбүнө этият койду, этин оорутуп албайын дегенсип.

Ага лейтенант анын баарын көрүп, баамдап турду.

- Бу жаш балатыга убал болот го, айрыкча жаз келип, жандана баштаганда. Жарака кеткен жеринен кыяараалатып салсаңар мүмкүн жашап кетээр, - деди ма-наасчы.

- Биз болсо дарак сынмак түгүл, адам курман болуп атканына да көнүп калганбыз. Бирок, сиз өтүнүп жаткан соң, сөзсүз аткарабыз, - деди командир, анан андан ары барып ақыркы траншеяны көрсөттү.

Экөө ал жакка секирип түштү. Көзмөтчү командирге честь берип, жагдай боюнча маалымат берди. Блиндаж кууш, өтө узун экен. Жоокерлердин деми менен жылып аткандай. Ушу жерде күн батырып, тамак бышырып, таң атырып атышкандыктан, өзүнчө бир турак-жайга окшой түшүптур. Тигинде болсо түнкүсүн күзөттө болуп келген алты жоокер уктап жатат.

Аскерче әмес, карапайым артис кийим кийип келгенин сезгендиктен заматта отуздай киши блиндажда чогулуп калышты.

- Кароолдогулар жана кезметтегилер өз ордуларында калышсын, - деди ага лейтенант.

...Ат чабым жерде фашисттик аскерлер жайгашкан. Атса мылтык жетет. Кыйкырса үн угулат. Анан ушундай жерге келип Сакең тим кетмек беле.

...Ошентип согуштун эң алдыңкы сабындагы жоокерлерге окоптун ичинде эле Сакең улуу сөздү баштады. Адегенде жомок айтып жаткансып жобурап, кобурап, анан ай-талаада аргымак чапкандай буту-бутуна тийбей кетти тээ кайда.

Ал эми жоокерлердин ынтоо коюп укканычы! Моюндарын созуп, муздак жердин сызы өткөнүнө карабай бири-

бирине ыкташып, тар окоп өзүнчө бир зор театр сезилип. Көбү орус, украин, казак, кыргыз улутундагылар болчу. ...Эми Сакең чуу-кыйкырык салган жерине келди.

...Ак асаба, кызыл туу  
Айгайлаган ызы-чuu,  
Көк асаба улуу чuu  
Көк жаңырган улуу чuu.

Дене бойду дүркүрөтүп, жүрөктү титиретип, кечээ кан күйгөн согушта да жоокерлер мындай сезимге кабылган эмес эле.

Кыргызстандан келип, өз мекенин сагынып жүргөндөрдүн көзүнө Ала-Тоонун ак кар, көк музу, адырлуу белестери, албуут дайрасы, көйкөлгөн көлү, туптунук мөлтүр кашка булактары, деги койчу не бир ажайып кооздугу элестеди... Андай жерди душмандарга тепсептүү душмандыкка тете эмеспи. Намыстынышты. Чыйыралышты. Кайраттанышты.

Кан Манас кырк чоросу менен ушул жерде жүргөндөй болду. ...Бадана кийген баатырлар, ...соот кийип сонундар, ...эр жүрөк эрендер жүрдү, ушу жерде тегеректеп. Кылышын кантеп чапканы, Аккуланын кантеп сыйып баратканы көз алдыларынан чубуруп өтүп атты.

...Айкөлдүн баатыр әкендигин, кыргыз элиниң бөтөн элге баш ийбес көктүгүн, катылгандын катыгын берген кайратын, жоону чапкан айбатын, кәэде кыргын тапканын, кәэде бейиште жашап жатканын, Көкжал Манастын арбагы тириү әкендигин айгактап айтты.

...Мындай үндү уккан душман жакын жолоочудай эмес. Манасчынын сүрү Манастын сүрүндөй албууттанаңып баратты. Көз карашы эле кылыштын мизиндей курч. Тешип өтөт. Кыймылын карасаң. Туш келген душманды шилеп келаткандай...

...Мына, бүтөрүү менен жоокерлер манасчыны кучактап, ортого алышты. Сакең ошондо кыргызчалап батасын берди:

- Бай да, бий да, баатыр да, коркок да - баарына бир өлүм. Ата-журт үчүн кан-жаныңарды аябагыла! Эр төрөгөн эл өлбөйт. Манастын кырк чоросундай Антка бекем болгула!

Улув манасчы жоокерлерди эрдикке үндөдү.

...Ушул окуядан көп өтпөй панфиловдук дивизиядагы 28 жоокер даңазалуу укмуштай баатырдыгын көрсөтүштөт. Алардын бири өз денеси менен душман пу-

леметун жапкан Дүйшөнкул Шопоков болчу. Душманын чабуулун майтарып, курчоосун жарып чыгып, советтик аскерлерге жолду ачышат. Кыргызстандык дагы бир Бейшен деген жоокер душмандын тогуз самолётун талкалап, эрдик көрсөтүп, курман болот.

...Же Сакеңдин Манасын уккан жоокер эч нерседен, эч кимден коркпос эр жүрөк боло түшөбү?

Ошондогу карчылдашкан кармаш, кызыл кыргын болду. 28 баатыр баштарын өлүмгө байлады. Эки күндүн ичинде 400 жоокер курман болду, 600 жоокер дайынсыз жоголду, 100 жоокер оор жараат алды. Жер онтоду ошондо кайгыны көтөрө албай. Ар бешинчи жоокер гана тириү калды. Алардын арасында мени окуткан агайым Байыс Жумалиев да бар получу.

...Эми бил Саякбай манасчынын деми, руху мененби, же ошондой баатырдык өлүм маңдайларына жазылганбы, түбөлүккө табышмак бойdon калар, эрдиктери жомок болуп айтылып.

### Тоголок Молдону эскерүү

**26.** Улуу манасчы жорго сөздүн чебери болгон менен калем сапка жок болчу. Өзү айткандай «калем сапты кармаса «каранар» алаарда эле бир кармап, анан тыштай каччу. Төмөндөгү дагы бир залкар манасчы жана ойчул ақын, торгойдун тилин токtotкон Тоголок Молдо тууралуу эскерүүсу сыйагы радиотасмага жаздырылып алышып, анан кийин кагазга түшүрүлгөн шекилдүү.

Экөө 1939-жылы Москвадагы декадага чогуу барган. Анан да Тоголок Молдонун Москвада өткөн 100 жылдык салтанатында Сакең әргип Манас айткан.

...Тоголок Молдо менен бир нече жолу жолугушуп, бир канча сөздөрүн уккандыктан ал киши жөнүндө угуу-чуларга анча-мынча айтып берүүнү милдетим деп сеземин.

1936-жылы бир күнү Илим изилдөө институтуна кирсем, үстөлдүн үстүндө татынакай жазылган кагаз жатат. Эмне учүндүр көзүмө жылуу учурал кетти. Өзүм кат билбегендигиме ичимен өкүнүп, ошол катты ким жазганын Кусейин Карасаевден сурал калдым. Ал:

- Бул кат эмес, Саке. Муну кол жазма дейбиз, - деп толуп жаткан дептерлерди, барак-барак кагаздарды ары оодарып, бери оодарып көрсөттү. - Муну Абдыракманов Байымбет деген киши жазган. Аны азыр эл Тоголок Мол-

до деп аташат. Бул киши акын, өзү ыр жазат, «Манасты» да айтат. Ырчылыгы, шайырдыгы, элдин мун-зына ортоқтош болуп, дайым әл менен бирге жүргөндүктөн, әл «Тоголок Молдо дулдулум, топту жарған булбулум» деп жүрүшүп, азыр Тоголок Молдо аталашып кетти. Ошо кишинин жазып жиберген ырлары.

Бул сөздү уккан соң ошол адамды бир көрсөм деген ой отурсам оюмдан, уктасам түшүмдөн кетпес болду.

Менин «Манасымды» жазууга Ыбырай Абдыракманов бекитилди. Аны менен бир күнү аңгемелешип олтурup, Тоголок Молдонун алышайын, ким экенин сурасам:

- О кокуй Саке, Тоголок Молдо биздин Тян-Шанды...  
Ал - соң акын. Чыгарган ырлары бай-манаптардын жүрөгүнө таамай тийген ок. Азыр ал ушу жерде, әртең эле сизге көрсөтүп, жолугуштурам, - дебеспи.

- Ал кайсы курактуу киши? - дедим мен.

- Ата, Саке ай! Жакшы атты канча асый экен деп тишин ачпа, ал сыйктуу адамдын жашын сурап, көңүлүн баспа! - деп койду.

Эртеси Ыбырай Молдону ээрчиp, Алма-Ата көчөсүндөгү 99-номерлүү бир үйгө бардык.

Үйгө кирсек, узун бойлуу кара кемпир отуруптур. Анын оц жагында бачайы жуурканды төрт бүктөп астына салынып, кичинекей, жапыз үстөлдүн жанында бир абышка кат жазып жатат. Сыйда сакал-муруту буурул тарткан, кара сур, орто бойлуу, көздөрү чанагына тереңирээк кирген киши экен.

Салам айтып, учураша келгенибизде абдан кичипейил, сөздөрү ары сылык, ары жылуу, адамдын ичи-койнуна кирген, эрксизден адамды өзүнө тартып алгыч адам болуп чыкты.

Бир аз отургандан кийин менин ким экендиgимди Ыбырайдан сурап калды. Ал : «Молдоке, «Манасты» жазып жатпайбызы... Сагынбайдан кийинки айтып жүргөн манасчыбыз, Саякбай Карадаев деген ушу» деп менин чоо-жайымды түшүндүрдү. Ошондо ал колуна калемин алыш, бир далай жазды да: - Мына, мен жазган «Манастын» бир үзүндүсү, - деп Үргөнчтүн боюнда, отуз кыз, отуз келиндин ортосунда Күлчоро Айчурөк менен жолугушуп турганын ырдал берди:

Башында  
Алтындан кылган такыя,  
Бул Акундуң кызы капия

Аста басып жаркылдал,  
Алтымыш седеп, кырк ачкыч,  
Көнчөгүндө шаркылдал.  
Көк кундуздан кымчат берк,  
Төбөсүндө жаркылдал.

Көрүнгөндүн көөнү бөлүнүп,  
Көрсөң сулуу бейбакты  
Көркөмү сонун көрүнүп  
Көргөндүн көөнү бөлүнүп,  
Канчалыгын айталы.

Бели тутам, бети айдай  
Белгилүү сулуу түгөт ай!  
Кара жерге кар тамса,  
Карды көр да этин көр,  
Кар үстүнө кан тамса  
Кандан кызыл бетин көр!  
Чолпонду көр, көзүн көр.  
Шекерди көр, сөзүн көр.  
Токсон түрдүү кубулуп,  
Келишимдүү бейтаалай  
Кер маралдай көрүнүп...

- деген жерине чейин уктум.

Ушундан улам Тоголок Молдону абдан жакшы көрүп калдым. Ал кишинин жашы улгайып калганына өкүндүм. Ичимде колдон келген арга болсо, кайра жыйырма беш курагына алыш келсем болбойт беле деп кейидим.

Тоголок Молдонун ар бир сөзү Ала-Тоодон оор, алтындан кымбат болуп угулду. Сыр чечкич, эң жатык, кызыл тилден бал таамп турган адамдын булбулу экен.

Анын ар бир нуска сөзү менин кулагыма чүкөгө кыт куйгандай орноп калды.

Кийин Молдокем менен далай-далай кезиктим. Ал киши менен 1939-жылы Москвада кыргыз элиниң декадасы убагында да бирге болдум

Декада бүтүп, өкмөт сыйлык бергенде Тоголок Молдокемдин сүйүнгөнүнөн көзүнөн аккан ысык жаш сакал-мурутун аралап, сымаптай мөлтүлдөп куюлуп турганы күнү бүгүнкүдөй эсимде турат».

Тоголок Молдо 31 манасчынын ичинен «Манасты» кагазга түшүргөн жалгыз өзү болгон.

...Сөз эмес бекен, ой эмес бекен, кеп эмес бекен.

## Сагымбай жана Саякбай

27. Азырга дейре кээ бир чөйрөлөрдө «Сагымбайдын «Манасы» күчтүү» десе, кээси «жок, Саякбайдын «Манасы» укмуш» деп талаш-тартыш сөздөр уланып келет. Неси болсо да калыс адам, казак, кыргыз элиниң даанышманы Мухтар Ауэзов мындай деген бийик баасын берген экен: «Саякбай эпик. Ол сүрөттөгөндө жөн чоро - алп, жай күлүк - тулпар. Эпоско жан бүтүп, каршы жоону селдей каптайт. Сагымбай күчү сөзүндө көбүнчө. Анау кеби өткүр, өздөрү керемет көркөмдүк сүрөткө оролгон касиет айкын кайрат бар чоролордун ар бириnde».

Бул тууралуу дагы ушул эле ойду кошумчалап кыргыз элиниң чыгаан ақыны Жолон Мамытов мындай деген: «Сагымбай - лирик манасчы. Жердин көркүн, табиятты, адамдардын ортосундагы мамилени укмуш сүрөттейт. Саякбай болсо - эпик манасчы. Окуяны, ат чабышты, айкашты, балбандардын күрөшүн укмуш сүрөттейт. Анан үну керемет. Экөө төң залкар, эки бийик тоо сыңары».

Ал эми Сакең болсо кезинде Сагымбай Орозбаковдун талантын бийик баалап: «Эми мындай манасчы чыкпайт» деп кейип айтканы бар. Бул Сакеңдин айкөлдүгү, марттыгы, кенендиги, улууну сыйлагандыгы, Манас дүйнөсүндөгү жүрөгү аруу, таза экендинги. Андан калса, эки залкар ат менен ашса чай кайнамдык жол кеткен бир тоонун эки тарабында жарык дүйнөгө келишкен. Сагымбай Орозбаков Кочкордун кара күңгөйүндө туулса, Саякбай Карадаев Ала-Тоонун күн чыгыш тарабындагы Ак-Өлөндө туулган. Ортодо эки манасчынын төң балалыгы өткөн Семиз-Бел жайлоосу жатат чалкайып.

Сагымбай манасчы Саякбайдан айырмаланып жарчакырган, элдик ырларды, тамсилдерди, кошокторду көп айта турган. Экинчи бир өзгөчөлүгү, С.Орозбаков куудулдук менен жумушу жок, сөздү шашпай айткан, токтоо, эч жалган айтканды билбеген байистуу жан эле. Кийин «Манасты» жаздырып жатканда эртеси келип, «Түндө түш көрдүм, баланча жери жаздым жазылып калыптыр, кайра жаздыралы» деп улам ондооп, түздөп отурган. Саякбай өтө карапайым болсо, Сагымбай аттуу-баштуу адамдар менен үзөнгүлөш жүргөн. Билими жок болсо да көкүрөгү кенен, айрыкча зээндүү болгон.

Саякбай негизги каармандарды өтө эле бериллип сүрөттөсө, Сагымбай алардын ата-жотосуна чейин кылдат чечмелеген. Мисалы, Бакайдын атасы Бай, Кутубий

жана башкалар жөнүндө узак баяндар камтылат. С.Каралаевде эң көркөм эпизод «Каныкейдин жомогу» болсо, С.Орозбаковдо эң элестүү көркөм эпизод Манастын Терек-Суудагы Текес ханды чабышы.

Эки алп манасчынын айтуусунда тең «Чоң казат», Манастын Алтайда калмактар, Кытайдын ханы Алооке, Ооган ханы Шоорук менен согушкандары жана Кошойдун Кашкарга жасаган жортуулдары айтылат. Ал эми кээ бир эпизоддор Саякбайда жок, Сагымбайда болсо кеңири сүрөттөлөт. Маселен, Манастын Орто Азияга, түндүк менен батышка жортуулдары, Айганхан, Ооган ханы Тулкү, Манжу ханы Нескара жана Нукер дөө менен болгон согушу.

Ал эми оқшоштугу Саякбайга оқшоп жаш этти жакшы көрө турган. Бир койдун этин бүтүн өзү жалгыз жеп, тоң чанаң кымызды же бозону өзү жалгыз түгөтүп коё турган. Атүгүл суу кошулбаган бир нече литр таза спиртти кулкулдатып жутуп коюп, эч мас болуп, сөзүнөн жаңылчу эмес. Сакең сыйктуу жаш кезинdegи кыз-келиндер менен болгон окуяларды өтө кызыктырып, кызыгып аңгеме кылчу. Дагы бир оқшоштугу, экөө тең бир эле учурда ГПУнун куугунтугунан көп азап чегишикен.

Сагымбай түнү жол жүргөндө көбүнчө көзүнө караан көрүнүп, «тээтиги калдайган караан Алп Манастын колу» деп жаңасап көрсөткөн учурлары көп болгон. Токтогул Сагымбайды «Кыргыздан мындай манасчыны эч көргөн эмесмин, эстен тандым» деп баа берген. «Торгой менен жылан» деген дастаны тилекке каршы эч жазылып калбаган. Ошону менен бирге:

Кур семирген кунандан,  
Арык да болсо ат өөдө.  
Сан малдуу сараң байлардан  
Сарамжалдуу март өөдө,

деген сыйктуу санат ырларды да ырдаган. Сакең айкырып Манас айтса, Сагымбай күнгүрөнүп Манас айткан. Эң кызыгы, экөө тең бир доордо жашап, бирок экөө эч кезикпеген э肯. Бу жараткандын буйругу го. Эки дөөнү жолуктурбайын деген тура.

...Кезинде алп жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков мына ушул улуу манасчы Сагымбай тууралуу чыгарма жазууну кыял кылып жүргөндө артынан НКВДнын кишилери сая түшүп алган э肯.

...Атаганат, кандай улуу сөз айтылбай кетти өзү менен.

## Боз туйгун

28. 1931-жылы Сакең Пишпекке келип, борбор шаардын тынымы жок турмушуна анчейин көнө бербайт. Адегенде Кусейин Карасаевдин үйүндө туруп катлат. Анан манасчыны Манаска тиешеси бар окумуштуулар менен тааныштыруу иретинде өз үйүндө эле этнографиялык кече уюштурат. Ага «Кызыл кыргыз тарыхчысы» Белек Солтоноев, кызыл кыргыз профессору Касым Тыныстанов, ошондогу партиялык көрүнүктүү жетекчилер Ыбырай Тойчинов, Осмонкул Алиев, Бөрбай Кененсарин, Турсун Осмонова, Мамбетаалы Жаңыбаевдер катышат. Маселе - Көлдөн келген манасчы С.Каралаевди угуп көрүп, эгерде сыноодон ийгиликтүү өтсө келечекте Манасты жаздыруу эле. Баарына Сакеңди тааныштырганда бир аз сүрдөгөнү байкалып турду. Антпей, анан өзү да мындай чөйрөдө биринчи болуп атса. Тааныштырып бүтөөрү менен Касым Тыныстанов Манастан бир нече куплетти төгүп жиберди. Атугүл Сакеңе «сен бозонун тобуна тойгон тору быштыдай экенсиз» деп да ат коюп, түз эле тийишип тамашага өттү. Айылдан жаңыдан келген Сакең айбат бералбай, адегенде абдыга түштү. Жүрөкзаада болуп, сыртка чыгып Кусейин Карасаевди чакырып:

- Ой Кусейин, тиги жерде отургандардын ичиндеги эңчегер, башы чарадай боз жалпак киши манасчыбы? - деп сурады.

- Жок, андан чочубаңыз. Сизден башка манасчы жок. Ал Тыныбектен жаттап алганын айтып жатат. Өзүңүз көнгөн, таанып-билген адамдар менен отургандай эркин сезип эле Манастан бир келиштирип айтып бериңиз. Ошолор жактырып калса, аны жаздыруунун чамасын көрөбүз, - деп жооп айтат.

Ошондон соң гана Сакең бир аз канат байлап, алиги көзү курч кара тору жигитке эми тике карап, сөзү менен болбосо да көзү менен айбат берип, кепке аралашат.

Манасчынын «качан Манас айтсам» деп дегдеп турганын сезгендер улуу жомоктон кеп баштоону суралышат. Сакең демейдегисиндей малдаш урунуп, мурутун коомай жанып алып, ичинен бир аз күбүрөнүп, улуу арбактар менен сүйлөшкөндөй болуп, анан кетти бейм...

...Алмамбет менен Чубактын жол талашканын, айрыкча Алмамбет баатырдын жаны кашайып, өзү Айкөл Манаска жүрөгүндө таруудай арам ою болбосо да андан шек санаганда, каңырыгы түтөп тургандыгын айтты.

Жаңыдан кызып, әми улуу дүйнөгө арбалып калган Сакең түгөнбөс жомокту улап, «Тайторунун чабышына» өттү. Муну айтканда Сакең жаңылбай айтат, ак жамгырдай себелете келип, анан нөшөрдөй төгүлөт. Саякбайдын Саякбай әкенин баамдаш учун мына ушул эпизодду сөзсүз көрүп, угуш керек. ...Төрт түяктын астында жер чимирилет. Айрыкча, арбактар сүрөп келаткан учуро дене дүркүрөтүп, каныңды кызытып, жүрөгүңдү толкундантып, сезимдерге бүлүк салат. Сакең болкулдап ыйлап кирет, көз жашы буурчактап. Аны көргөндөр жашыбай койчубу. Тарыхчы аксакал демин ичине катып, башын төмөнгө салып дымып укту. Алиги өткүр сүйлөгөн профессор әми манасчыдан көзүн албай ар бир кыймылын, колун жаңсаганын, улам алга обдулуп койгонун, денесин күйшөп, башын онду, солду буруп, жүзү улам бир башкача кубулуп турганын, дастан ыргагына жараша көздөрүн ачып-жумганын, муруттарынын кыймылдагына чейин кылдат баамдап отурду. Добулбас кагылып, кулак жаңырды.

...Каныкей әненин төлгөсү төп келди бу жолу.

Боосун тытып калган Ак шумкарь шаңшыды кайрадан.

Кылкылдаган кыргыз туусу илгеркideй желбireй турган болду, жаңы чамгарак көтөрүлүп.

...Күргүштөп Манас айтканда  
Күркүрөп дайра киргендей.  
Айкырып Манас айтканда  
Ағылып өзөн киргендей - болду бу жолу.

Профессор К.Тыныстанов әми жаттама Манас менен төгүлмө тубаса Манас эки башка дүйнө әкенин чындал аңдады.

Сакең кобуранып келип тынганды, миндеген кол жыйнап келип, курал-жарагы менен эшиктин алдына токтогондой болду.

Адеп таанышканда Сакеңе сөз менен «сокку урган» К.Тыныстанов көз жашын аарчып бүтпөй алиги «торубыштыдай неме» әми опол тоодой талант әкенин баалап, туруп барып кучактап алды. Дағы бири бетинен өпсө, дағы бири колун кысты.

Андан кийинки сөз дасторкон үстүндө уланып, «Бул Саякбайдын Манасын сөзсүз жазуу керек» деген тыянакка келишисти. Талашып, талкуулашты.

Сүйлөшүп, ақылдашып, текстти кагазга түшүрүү әмгек майыбы Жунуш Ырысовго тапшырылды. Ал жи-

гит менен К.Карасаев 1914-1916-жылдары Караколдогу жатак үйүндө бирге окушкан экен. Албетте, бул иштин башында Касым Тыныстанов өзү турган болучу. Саякбайды уккан соң көпкө дейре ошол үн кулагына жаңырып, Манас айтып жаткандағы тиги кишинин келбети, духу көзүнөн кетпей жүрүп, анан Касым Тыныстанов өзү биринчилерден болуп Саякбайдын варианты боюнча «Каныкейдин Букарга качышы» деген бөлүмүн 1934-1935-жылдары өз колу менен орусчага которуп, 1936-жылы бутурup, 2015 саптан турган чыгарманы боз папкеге салып, архивге тапшырат. Ошондон туура бир жыл өтпөй өзү репрессияга дуушар болот. Эң өкүнүчтүүсү, улуттук мамлекетибиздин негиздөөчүлөрүнүн бири Касым Тыныстановдун 106 беттен турган бул баалуу эмгеги алиге чайин жарық көрбөстөн Москвадагы Адабият менен искуствонун борбордук архивинде сакталуу бойdon турат. Качан алтынга тете эмгектин багы ачылаар экен...

Аттигиниц, көздүн майын, көкүрөктүн отун коротуп, аны тунгуч профессор архив үчүн эмес, урпактар үчүн которсо керек деп ойлойм.

1935-жылы өткөрүлгөн конференцияда да Касым Тыныстанов «Манас» эпосунун улуу руханий дөөлөт экендигин далилдеп, биринчилерден болуп саясий чөйрөдө айтып чыккан. Ошондогу сөзүндө уч кырдаалды баса белгилей кетүүбүз абзел:

Бириңчилен, ошол докладында: «Бул жерде конференцияга катышып отурган жолдоштордун арасында 16-18 күнгө чайин тынбай айткан соң манасчыларды көрүп, күбө болгондор бар» деп айтат. Демек, Манасты эң узак айтканда уч күн, уч түн айткан деген кеп эң эле бери болгондогусу. А болбосо 16-18 күнгө дейре улуу дастанды улагандар болгон.

Экинчи бир жагдай, Манас эпосунун калың элдин катмарына терең сицип кеткендигинин далили катары К.Тыныстанов Бакайдын образына токтолот: Эпостогу белгилүү каармандардын бири Бакай бүткүл Кыргызстан боюнча улама атка айланып кеткен. Эл башкарған, журт башкарған ардактуу карыларга алар дайым Бакай Ата деп кайрылат. Бакай чыгармада акылдуу, кең пейил адам. Ал кыйын, кысталыш кырдаалдарда таң калаарлык укмуштарды ойлоп таап, Манас баштаган көпчүлүктү оор абалдан күткарып чыгат, окуянын жүрүшүн оң жагына өзгөртөт. Ушул мааниден алганда «Бакай» деген сөз легендарлуу, ылакап ысымга айланып отурат».

Үчүнчүдөн, Манастын обону тууралуу: «Манас түрдүү музыкалык ритмге өтө бай. Мазмунуна ылайык ар бир окуя өзгөчө ыргак менен коштолот. Музыкалык текстерди абайлап карап көрсөк, андан ритмди гана эмес, башка да кубулуштарды байкайбыз. ...Биз кээ бир манасчылардын айтуусунда «Манастын» музыкасын жазганыбызда айтуучулардан 21 кызыктуу музыкалык обондорду кезиктирдик. «Манастын» обонунан кызыктуу улуттук колоритти кездештиrebиз».

Жана да ошол сөзүндө К.Тыныстанов манасчы С.Каралаев жөнүндө токтолуп, «Каралаевдин алиге чейин «Семетейи» толугу менен жазылып алына элек, бирок анын оозеки айтканын уккам. Менимче, «Семетей» деле көркөмдүк жагынан «Чоң казатка» тенденше албайт.

...Айталы, өз өмүрүндө С.Каралаев канча ирет «Манас» айтса да, бирок бул эбегейсиз чыгарманын стилин жана композициясын бирдей формага салалган эмес».

Башкача айтканда, буркан-шаркан түшкөн Саякбайдын Манасы эч бир музыканын мыйзамдарына баш ийбей, өзүнчө бир чулу дүйнө сөзү обонунан, обону сөзүнөн ажырагыс.

С.Каралаев кийин К.Тыныстанов камалып кеткенин укканда, өзүн бир муштап, «Ата-аң, боз туйгунум. Торго түшүп канаты кыркылган тура, кандай айла кылабыз» деп өкүнүп, өксүп алган экен.

### **Манасты коммунист кылабыз дегенде**

**29.** Сакең жаңыдан филармонияга келгенде көркөм адабият менен искусствоу коммунисттик партиянын идеологиясынын камчысын чаап, ырын ырдап, обонун созуу үчүн не деген аракеттер гана көрүлбөдү.

Чыныгы өнөр, тубаса талант, накта искусство мындаи калыш, саясат өнөргө эмес, тилекке каршы өнөр идеологияга кызмат кылууга аргасыз болду.

Ыр жазсаң, обон чыгарсаң, сүрөт тартсан, киного киришсең эң ириде Ленинге, коммунисттик партияга, СССР әлдеринин бузулбас достуругуна гана арнашың керек болчу.

Өкмөт менен партиянын укуругу узун экен, ал бир күнү Сакеце да келип жетти. Бул окуя «адабият менен искусствоунун партиялуулук принциби» деген токтом өкүм сүрүп турган өткөн кылымдын 50-жылдарынын соңу болчу. «Бөрк ал десе баш алган» коммунисттик желдеттер Манастан башка бир да «партияны» тааныбаган Са-

якбай менен «беседа» өткөзүшүп, «Сизди эл көп угуп атат, сизге эл ишенет, эмнеси болсо да Манасты бүгүнкү күнгө алыш келип коммунист кылышың керек. Орустун баатыры менен достоштурушуң керек» деп талап коюшат. Саяkbай ары кетип, бери кетип атып, акыры аргасыздан көнүүгө ык коёт. Өзү айтмакчы, адегенде «Бранжүз деген элдин Аполлон деген баатыры менен сайыштырып көрүп, жолдон келатып орустун жалгыз көз Кутус деген баатыры менен бет келерде жер бетине кара туман түшүп, кайчы өтүп кетет. Анан баягы уч тамгадан келген тыңчылар «эмнеге Кутузов менен жолуктура албай жатасың» дегенде, Сакең: «Баатырымдын көңүлү жок эле, ошондо жолукса сайыша кетмек, орус-кыргыз дос-тугуна шек келмек, андан көрө кайчы өткөнү дурус болду го» дейт. Анда тигилер талап коюшат «Эми эпосту айтып атканда арасына беш-алты сап кошуп кетесин, Манас коммунист болгон деп, эл байкабай калат» деп. Сакең ага да көнүп, макул болот. Бирок, Манаска сүңгүп кирип келип аны унутуп калат. Ошондо беркилер айтат: «Эми биз алдыңкы катарда отурабыз, сиз унутпаш учүн биз тура калабыз көзүңүзгө көрүнүп, ошондо коммунистик партияны кошуп кетесиз» деп убадасын алат.

Эл чогулган жерде уч тамганын ушак чогултуп, айың таркаткан тыңчылары келип, алдыңкы катардан орун алышат. Саяkbай эпоско сүңгүп кирип, ортолоп калганды берген убадасын унутуп калышы мүмкүн эле. Ошон учүн Сакең айтып баштаганда эле бою узун коопсуздук кызматкери белги бергенсип тура калат. Сакең аны бир олуряя карап алат да:

Көзү күйгөн чок эле,  
Сөзү өткүр ок эле.  
Калп айткан менен болобу,  
Кайран атаң эр Манас,  
Партияда жок эле...

– деп кошуп төгүп кете берет.

Тигилер ушундан кийин Сакеңден биротоло түңүлүштөт, өзүлөрүнүн идеялык өзгөчөлүгүн таңуулагандан баш тартышат. Сакеңди багынтуу мүмкүн эмес экенин түшүнүштөт.

Учурунда мындай кыстоого тушуккан улуу манасчы Сагымбай Орозбаков да Манасты Наполеон менен со-гуштуруп, Илья Муромец менен жолуктурууга аргасыз болгон экен.

## Манасчы Маскөөнү багынтканда

30. Кыргыз элинин рухун, демекчи Манастын зоболосун, анан Саякбайдын улуулугун астейдил аздектеп, терең аңдап түшүнгөн жазуучу Николай Удалов Москвада өткөн кыргыз адабият менен искусствоонун он күндүгүндө улуу манасчы менен бирге болуп, ошондо улуудастанды укканын тамшануу менен эскерет.

...Декаданын алкагында кыргыз өнөрпоздорунун талантyna күбө болуу үчүн Москвадагы «Трехгорная мануфактура» текстиль фабрикасынын маданият үйүндө эл жыкжыйма толгон. Бул ишканы Орусия тарыхында эң ири жана илгерки болуп эсептелгендиктен мурда бул залда Шаляпин, Маяковский, Есенин сыйактуу атак-даңктуу таланттар келип, жумушчулар менен жолугуп, эчен ирет биринин обонун тыңдаса, биринин ырын тамшанып угушкан. Бирок, эч качан «Манас» угуп көрүшкөн эмес. Кыргыз баласы менен «Манасы» бу жерге биринчи ирет келип айгай салып туро.

...Зал жыкжыйма эл. Жумушчулар, тигүүчүлөр, коммунисттер, тигине сахнага чакан бойлуу, азыр эле малдаш окунуп ийчүдөй баскан, бутуна туфли эмес маасы кийген, костюм-шым эмес, чепкен кийген, галстук эмес, кемер кур тагынган, мурчуйган муруту адеп көрүнгөн, азыр эле минген атын сыртка байлан жайлоодон түшүп келгесип карапайым тоолук басыгы менен Саякбай көрүндү өнөр секисинен.

Бу чарчы бой, чымыр дene, байыркы даанышмандарды элестеткен томолок чалды көргөндө шыңкылыктаган кыздардын үнү басаңдай түштү. Сакең орундуукка отуруп, бүркүт кабагына салып, залдагы элди бир телмире карап, анан көз карашын бийиктетти. Элди эмес, тээ алыстагы улуу тоолорду карап жаткансып, тээ кайдандыр дайранын чайпалган үнү угула калгансып, адегенде Сакең от алалбай шашпай жай кобуранып баштап, азыр эле кошкөнүл угуп отургандар эми алиги томуктай чалга кулак төшөп, алдыга моюндарын созгон болду. Манасчынын көзүнө тескейинде текеси оттоп, адырына аркары жайылып, жакасына малы батпаган улуу тоолор элестеди.

...Кар көчкү басып калган өзөн эми гана албууттасып жырып аккандай күрпүлдөп Сакең агып кирди. Сакең дайра болуп агылып, калдырап таштар кошо агып, жээк-

ке көбүгү атырылып, жер дүңгүрөп, ат кишенеп, чагылган түшүп, күн күркүрөп аткансыды.

Эми эле тыптынч залда эми алай-дүлөй түштү.

Бирде айкырып, бирде шолоктоп, бирде кудуңдал, бирде төгүп, бирде ырдап, бирде кара сөзгө өтүп саймейдиреп, бирде колуна кылышын алып жоо сайып, бирде алаканын шак чаап өкүнүп, өксүп, бирде ээн талаа, эрме чөлдө жөө калып боздол, бирде Аккуланы өзү минип атырылтып кербезденип, бирде нөшөр болуп төгүлүп, бирде көктөм болуп ажайып жаткан сыйкырчы өндөнгөн Саякбай миң кубулуп төкту «Манасын».

Мындаиды угуп көрбөгөн орус калкы тимеле залда Баатырдын өзү жүргөндөй дымып укту. Тынч кезинде кой оозунан чөп албаган момун кыргыз элинде да ушундай Баатыр мүнөз болобу деп таңгалгандар да болду. Демейде ар бир номурун уч-беш мүнөттөн ашырабаган партиялык маданий кызматкерлер Сакенди туура бир жарым saat болгондо гана азоого сыйыртмак салгандай араң токtotушту.

Бу кайталангыс руханий эпизод эле.

...Бир карасаң лирика, бир карасаң эпика.

Кээде - ыр, кээде - обон, кээде - кино, кээде - драма, кээде - кошок, кээде - жомок! Сөз жетпейт кенендингине.

Зал бир саамга тынчып, анан азыркы артист жомок эмес, элес эмес, чындал эле сахнада экенин бир сезишип, эстерине келе түшүп шатырата алакан чабышты.

...«Браво!», «Молодец!», «Ещё, ещё!», «Продолжайте!», «Просим!» деген ундер жаңырды.

Кезек боюнча эми башка өнөрпоз чыкмак. Бирок, козголуп алган эл тынчый турган эмес. Дуулдал алган элдин суралычы менен Сакен «Манасты» дагы бир saat созуп, айгай салып берди. ...Анан кайра эми эле табышмактай Манас дүйнөсүнө аралашып көнүп баштаган угармандар учунчү ирээт сурал айттырышты.

Тартип бузуп көнүп калган Сакен, бу жолу да сценарийди буздуртуп, күн тартиби белгиленгенден уч saat ашыкча болуп кетти.

Сакен ошондо тердеп-кургап чыгып, «Манасты» котормосуз түшүнгөн орус элине миң мертебе ыраазы болуп, «Салкын аба болсо дагы айтат элем, бул жер үп экен, кыйналып кеттим» деп бултуңдал алган дейт. Бута атым жерге эле чабылып, маарага озуп бириңчи келип, бирок моокуму канбай калган, анан туйлап, ооздугун чайнап турган күлүктөй.

Азыр эле сахнада жупуну кийинип, карапайым басыгы менен келген Сакең эми бул жердегилерге башка дүйнөдөн келген бир пайгамбардай сезилип, маашырланып басып, өнөр секисинен түшүп баратканда эл туралып, дүркүрөтө кол чаап узатканы орус калкынын манасчыга болгон не деген сый-урматы!

Алиги чакан бойлуу чал эми бу жердегилерге өзүнчө эле бир гигант сезилип кетти.

Дүйнөлүк поэзиянын алппы А.С.Пушкинди жараткан орус эли эми минтип «Манасты» окубай туруп эле, котормочусу жок эле Саякбай аркылуу түшүнүп, таазим этип турганына бир ирет сыймыктангыц келет, бир ирет таң каласың.

Ал эми орустун белгилүү музыка таануучусу, калемгер В.Орлов 1963-жылы Чыңгыз Айтматовго Лениндинк сыйлыктын лауреаттыгын тапшырууга байланыштуу салтанатта Сакендин «Манас» айтканын көрүп алыш, туралып кол чаап «Какая инструментовка! Потрясающе!» деп аң-таң боло баа бергени бул сыйкырдуу өнөр өзгө элдерге да ужмуштай таасир калтырганынан кабар этет. Кыязы Сакең дастан айтып жатса бир эле киши эмес, жалпы оркестр ойноп жаткандай сезилип, кәэде добулдастар угулуп, кәэде сыйбызгы, кәэде кылкыяк мундайт, комуз сайрап, ал эми кәэде керней-сурналар жаңыргандай сезилет го чиркин!

Жанында отурган А.Салиев мейманга урматтоо менен айтылып жаткан текстти которуп баштаса, Р.Орлов сылык гана: «Простите, давайте лучше я полюбуюсь этой удивительной инструментовкой» деп суранган тура. Керемет дүйнөнү которуп не кереги бар деген кеби го сыйагы.

Анан эртеси В.Орловдун Манаска болгон зор ынтаасын байкаган кыргыз жазуучулары: «Биз сизге дагы башка манасчылардын үнүн радиодон угуза алабыз» деп кайрылса: «Жок, Саякбайдан кийин башканы угуп олтуруунун кереги не» деп жооп узаткан экен. Касиетин бир көрүп түшүнгөн бейм.

### Туткан пири ким болгон?

31. Улуу дастанды айгайлап айтканда кадимки Айкөл Манаска теңдеш жүргөндөй сезилген Саякбай көп залкарлар менен өзү жазгандай бирде тамакташ, бирде сабакташ жүргөн. Улуу-киччусу менен бирге жашы өйдөтөмөн болсо да жаны курбу болуп, кайда жүрсө тамашалашып чогуу болушкан.

Бирок, алардын арасынан залкар комузчу Карамолдо Орозовду пир туткан. Сакең кирген өзөндөй шар жүрсө, Молдокең басмырт, сыйыргыга салгандай сыпаа, билгенин ичен кайырган бир мүнөз адам болгон. Бир чети өзү жазгандай «бирге ыйлап, бирге күлүп, көпөлөк кууп бирге жүрүп, кейнөкту чечип жылацайлак», «көлгө түшүп, куушуп, кәэде тилдеп урушуп», «бир күнде жүз таарынышып, жүз табышып», «топурактан там салып, чыбыктан ат кылып» көл жәэгиндеги Корумду айылында балалыгын бирге өткөзүшөт.

Саякбай өмүрүндө Манастан башка бир гана поэма жазып, аны мына ушу күүсүн уккан сайын уккуң эле келген, күү дайрасы - Карамолдо залкарга арнап жазган. Ал поэмани ак кагазга чиймелеп әмес, дастан сындуу төгүп айтып, кийин жазылып калган.

Поэма өтө көркөм жазылып, кәэде эпостун ыргагында айтылып, Карамолдонун таланты Манас дастанындағы баатырлардан ашса ашат, бирок кем сүрөттөлбөйт. Поэмада экөө эгиз улактай эрке, чогуу өскөнү, атүгүл бир көнөчөктөгү каймакты бирге уурдал жегендиги ырдалат. Ошондо эле Бердикожо чеченден жаш зирек бала эң алгач «Мендириман» күүсүн үйрөнөт. Улуу комузчу кичинесинде эле «Окубастан кат билген, Бир укканын жат билген», чыйрак, тиригарак бала экени билинип, комузду так сайратып черте баштаганда азан чакырып койгон Токтамбет аты эми «Карамолдо» аталып, аксарбашыл сойдуруп, жакшы тилек ой менен бата алат. Бирде комузду «булак болуп аккандай, бирде кайра сыйбызып, туруттай болуп жаткандай» чертет. Эл оозуна алынат. Күү артынан күү чыгып, күнде таланты уланат. Сакең ошонун баарына күбө болуп, ал учурду:

«Ашуудан ашуу» деп чертет,  
Комузун сырдап кооздотот.  
«Ботоюмду» боздотот,  
Көрөйүн деп көз шашат,  
«Кумар күүнү» сыйздатат, - деп сүрөттөйт.

Карамолдонун ииниси Усуп да, алар менен курбалдаш өскөн Орозакун, Чалагыздар да комузга өтө шыктуу болушат, бирок колдору Карамолдонукундей маш келе бербейт. Молдокеңди манасчы минтип сүрөттөйт:

Оор басырык, бир мүнөз,  
Кыял күтүп, кылк этпей,

Сыр алдырып шылк этпей,  
Комузга туулган молдодой,  
Дубан жарган жоргодой.

Байгазы комузчудан бир угуп эле Карамолдо ақын күсүн таптак комузга салат. Буга кубангын Байгазы жашып, жаш комузчуну кучактап алып ыйлап, чапан жабат. Азыр чертилип жүргөн «Байгазынын күсү» ошол Карамолдо арқылуу өлбөс-өчпөс болуп бизге жеткен.

Кырча мурут, кыйгач каш Карамолдо да кыз сүйүп, кыялга батып жүргөн чагы болсо аталган поэмада:

Шаани менен таң атып,  
Шапар менен күн батып,  
Шашат белем жашчылык  
Шарап бербей мас кылып  
Биздин Карамолдо да  
Ашыктыктын белине  
Келаткан эле бастырып, –

деп элестүү баяндалат. Ошондо комузчу ашыкзар болгон Бермет аттуу сулуу кудум эпостогу Айчүрөктөй эле сүрэттөлөт:

Оймок ооз, бото көз,  
Кыз келатат, жетпес сөз.  
Кара каштуу, айча бел,  
Оюнда сөздү айта бер,  
Айталбасаң кайта бер,  
Ак бетинде мени бар,  
Айтчы кайда теңи бар.  
Бешене жарык, кең соору,  
Бу кайдагы кыз болду?  
Маралдай болуп торолгон.  
Мойнана шуру оролгон.  
Бугудай болуп торолгон,  
Бутуна чачы оролгон.  
Беш саамайы бөлүнүп,  
Бетинен ылдый төгүлүп,  
Төшүндөгү эки алма  
Төрсөйүп даана көрүнүп,  
Кылыш карап астыртан,  
Кыя салып бастырган,  
Күлө карап астыртан,  
Күймөнө түшүп бастырган,  
Шекерди көр, сезүн көр,

Ботону кара, көзүн көр.  
Жаштык деген жанган от,  
Токтонуп тураг айла жок.  
Ичтен түтөп жалдырап  
Караган менен пайда жок.  
Комузун алыш колуна  
Карамолдо бурады,  
«Кыздар ай» деп күү чертип,  
Кыздын колун сурады.

Анан сулуудан жарытылуу жооп ала албаган соң  
Молдокең арзуусун ачык билдирип, комузчулуктан  
төкмөчүлүккө өтөт.

Кечүүгө барып буралып,  
Келатсаң уйгө суу алыш,  
Адырдын гүлүн тестелеп,  
Алдыңан чыксам кубанып,  
Күлөр белең Берметкан,  
Сүйлөр белең Берметкан,  
Же болбосо кайгыны  
Үйөр белең Берметкан.  
Адамдын мен да баласы,  
Аяп бир койчу Берметкан,  
Сүйүүнүн болсун белгиси  
Карап бир койчу Берметкан...

Кийин жолдоштору менен Молдокең күйөөлөп келсе  
Бермет сулуу көңүлү бар экенин, бирок ата-энеси жал-  
гыз тургандыктан, аларды таштап кете алbastыгын кый-  
ытат. Махабатка мас болуп, арзуу жытына азгырылып  
алган комузчу анда:

Мага да ата атаңыз,  
Мага да апа апаңыз.  
Таш чайнап турган чагымда  
Кантип бакпай калабыз,

- деп антын берип, «жылдыз тарай, таң ата» келин алыш  
келишет. Бул кырдаал эң лирикалык боёкчолор менен  
берилип, сүйүү сезими өтө дилгирлик менен сүрөттөлөт.  
Карамолдо кел-келине келип, кемелине толуп, келишти-  
ре комузда кол ойнотконун бир айтса Саякбай эле  
сүрөттөп бере алаар:

Бир кайрыгын карасам,  
Аккан сууну бургандай.

Бир кайрыгын карасам,  
Ботосу боздоп тургандай.  
Бир кайрыгын байкасам,  
Ителги ташты тепкендей,  
Бир кайрыгын карасам,  
Ысык-Көл ташып кеткендей.

Кийин эл шайыры Чынгышбай «Эл кадырын билгиле, Эгер келип сураса, Эңкейбей өрткө киргиле!» деп бастасын берет.

Поэмада Карамолдо черткен «Насыйкат» сыяктуу улуу күүлөрдүн кантин жараган баяны көркөм, кооз сүрөттөлөт. Айрыкча «Манастагы» «Каныкейдин арманы» күүсүн черткенде, уккан адам муун-жүүнү бошбой тим туралbastыгын:

«Боздотуп Молдо, боздотуп,  
Бой-денени козготуп,  
Ыйлатып Молдо, ыйлатып,  
Ырлары жанды кыйнатып» –

деп таамай белгилейт.

...1916-жылы Үркүндө Карамолдо да эл менен кошо үркүп, «комузу түшпөй колунан, кәэде чертип үн кошуп, кейиштүү элин сооротуп», эл ичинде энтелеп кошо баратканын ошол азапта:

Каруу жетпей басууга,  
Камы жетпей качууга,  
Канчасы өлдү ашууда  
Энтелеп суудан өтө албай,  
Эчкиси менен чал агып,  
Эчкирип эне кокуйлап,  
Бешиги менен бала агып,  
Калдактап учуп жорулар  
Канга, этке тоюшту,  
Каалаганча болушту.

Кыргыз эли киндик кесип, кир жууган алтын жерден айрылып армандап келип, ошондо Кытайда малай болуп кыйналган комузчууну:

Энеден эки туулбас  
Элден чыккан жоргону  
Кайрылып мүрү чор болду,  
Кайран талант кор болду,

- деп бирге мөгдөп, бирге өкүнөт.

Саякбай даңтап ырдагандай эле Карамолдо Орозов укмуштай залкар талант болгон. Комузчулардын алпы десек туура болот. Атургай «Тоо булбулу» Токтогул атабыз Карамолдонун күү черткенин бириңчи ирээт көргөн соң эле: «Ың бизде экен, күү сизде экен» деп тамшанып таамай баа бербegen чыгар. Сакең комуз угуп Молдокеңе таасирлense, кайра Манасын угуп комузчу Манаска арбалып, бекер жерден Улуу Айкөлдү комузга салып, аны даңазалаган Манас күүлөрүн чыгарбагандыр. Сакең комузду бийик баалап, «Бу жупуну көрүнгөнү менен кыргызымдын бак-таалайына жааралган ыйык нерсе го. Комузубуз болбосо эл өнөру соолуган көлгө окшоп кемип калбайт беле» деп айтып жүргөн.

Муратаалы, Байымбет, Атай, Муса, Шаршен, Адамкалы, Осмонкул, Калык не деген залкарлар. Саякбай залкар өзү айткандай:

«Комузчу менен короолош,  
Акындар менен жоролош,  
Ырчылар менен жамакташ  
Өнөрпоз менен сабакташ» журду.

Осмонкул Бөлөбалаевди «Осокең - төкмөнүн жеткирбес күлүгү», Калык Акиевди болсо «Калык - ырчынын төрөсү», Муса Баеводу болсо «Ырчыдан алдына киши салбайт, керемет ырдайт эмеспи» деп эпостогу баатырларды сүрөттөгөндөй баа берип, комузчулардан болсо Карамолдо менен Атай Огонбаевди кадырлаган. Атайды «ырчылардын сырттаны» деп ат коюп, көкөлөтө мактап жүрүп, кийин көз жумганда «...Атайдай сырттан таланттуу жалындал жүрүп эле күйүп кетет турбайбы» деп бир өкүнүп, кайғырганын айтышат көргөндөр.

Алардын ичинен карачечекей ага досу Карамолдонун өлүмү Саякбайга катуу тииди. Сыр сандык сыйктанган Сакең ошондо бир ачылып миң жашыды. Арман болуп ташыды. Кудум Айкөл Аккуласынан ажырап жаткандай өксүдү. Чынында эле К.Орозов комузчунун сырттанны болчу. Комузчу менен манасчы. Бири-бирин пир тутуп жашады. Бәэниң эки эмчегиндей эгиз жүрүштү. Турмуштун кууралын да, жыргалын да бирге татышты. Карамолдо көз жумган соң манасчы көпкө дейре чүнчүп, эл менен көп кошула бербей маанайы пас болуп кеткенин айтышат. Жер муштап, боздоп ыйлады. Ажалга айла табалбай, анан ушул поэмани арнады. Сөздөн гүлчамбар жасап, эстелик калтырды.

Сакең кәэде тамашалап ыр төгө койчу бирөөгө, арнап же тийишип. Кайра анысын унутуп калчу. Бирок Карамоллодон башкага арнап бир да ыр жазбаган. Муну баамдаган ошол кездеги жазуучулар союзунун төрагасы Азис Салиев «Сиз деле төкмө ақындық кылып, кәэ бир ақындарды ырга аралаштырып неге жазбайсыз?» десе, әзели сөздөн жаңылбаган манасчы «Ай, менин салғаным бүркүт болсо, мага кыргыйек, чымчыктар кереги не» деп тамаша менен таамай жооп берген экен.

...Кеп кезегинде айтылбаса сез атасы өлбөйбү.

### Пишпекти көздөй

**32. Айтылуу аалым Хусейн Карасаев Саякбай байбичеси өлгөндөн кийин «кор болуп калган экен» деп Манас таануучу Самар Мусаевден укканын эскерет.**

«Сагынбайдын «Манасын» сынап Манас комитетин түзөм деп, Карадаев Саякбайды таап келип жаздырам деп, түрмөгө түштүм. Өмүр бою куугунтукта болдум. «Жамандыкты амандык женет» деген макал чын экен. Аман жүргөндүгүм учун ақыры әл алкышына татыдым» деп жазат өз эскерүүсүндө Хусейн агай. А түпкүлүгү залкар манасчыны борборго алыш келген өзү болгон.

Сакең турган турпатындай ачык-айрым, алпейим, колу ачык жоомарт инсан болгонун кеп кылышат. Хусейн аксакал 1946-жылы Көл башына барып кайра кайтып келатып, учураша кетели деп Саякбайга кайрышат. Сакебиз жан алы калбай тосуп алыш коноктоп, күпүлдөтүп «Манасын» айтып, кетээрде Айша апага түлкүнүн терисин белек кылат сүйүнүп. Ал табериги ошол замандын эң кымбат белеги болсо керек. 1930-жылы Фрунзе шаарына манасчы катары чакырылып, коомчулук тарабынан таланты жогору бааланат. Анын Фрунзе шаарына келип коомчулук менен таанышышна жазуучу Жекшен Ашубаев, белгилүү илимпоз Хусейн Карасаевдер көмөкчү болот. Чындыгында Саякбай манасчыны әл арасынан таап, борборго 1931-жылы алыш келген кадимки аалым Х.Карасаев болгон. Сөз касиетин иликтеген Хусейн ага өзү айткандай «кара сөздүн сакасы» Саякбайды издең барып ошондогу Каракол райкомунун катчысы Абдылда Айылчы уулунун жардамы менен Кытайга качканы жатат деп шектелип, ГПУнун тырмагына илинип калган Саякбайды бошотуп, бүркүттү тордон чыгарып, томогосун сыйрыган-

дай, ошол шектүү адамдардын катарынан боштууп, борборго алыш келет.

Сыягы Сакең да ошол замандын режимине көнө бербей, боштондук эңсеген бүркүт сыңары азаттык эңсеп Кытай жакка көңүлү ооп калган заман болсо керек. Көрсө Сакең «Шапалакты бек тиштеп, жалгыз атты күшкүштөп, Кытайга кетсем деле Манасым менен оокат кылам» дей берчу экен. Аны узун кулактар эки эсе кылышп жеткизип, «Кытайга качканы камынып жатат, советтик түзүлүшкө каршы жамактатып ырдал жүрөт» деп үстүнөн материал топтолуп калыптыр. ГПУнун кылышынан кан таамп, Саякбайды суракка алганда: «Мен ката жиберипмин. Кытай эли биздин досубуз экен. Эми Манасты кайта баштан айтып, аны кара калмак менен тытыштырып коёюн» деп айтып араң кутулган экен. Бөрк ал десе баш алган «грушниктерге» райкатчы А.Айылчинов да «Бу манасчыны окумуштуулар атайын издең келишиштири. Алыш кетүүгө уруксат берсөнөр жолдош Карагалаевди өзүбүз тарбиялап алабыз» деп жатып көндүрушөт. Болгонун болгондой айтып жүргөн, ошол доордун идеологиясына анча баш ийе бербеген, көкүрөктөгү Манас духу тим жаткырбаган Саякбай Карагалаев сыягы өтө коркунучтуу оппозиция сыяктуу көрүнсө керек. Ошондон уламбы, Сакең кээде өткөнду эстеп жанына батканда «Бул алмадай шордуу башым эмнелерди гана көрбөдү» деп өз башын өзу муштапкалар эле дешет билгендер. Ошондо куткарып чыкканына сүйүнгөн Карасаев манасчыны үйүнө да кирбей түз эле борборду көздөй алыш жөнөйт. Жүк тарткан машине менен келишип Саякбайдын инициатор токтошот. Келини жактырбаганы кабак-кашынан билинип, аны байкай койгон Сакең ыр саптарын төгүп ийет:

Оо иним, сенин Балыкчыда айыллың.  
Байкап карап отурсам,  
Сенин суу чулдуктай зайдыбың.  
Эркелетип алышың,  
Эркектик кайда дайының - деп.

Пишпекке кеткенге унаа жок дагы уч-төрт күн турup калышат. Колхозго каршы ыр чыгарып жүргөнү чын болду бекен деп:

- Саке, сиз «Манастан» башка да ыр чыгарасызыбы, ошол тууралуу кеп салсаңыз, - десе,

- Ии, силерге мактаган гана ыр керек го! - дейт. - Мен андай жамандаган ырды чыгарбыйм. Биздин сельсоветтин катчысы ошондой ырларды келиширип согот. Силерге керек болсо, - дегенде Х.Карасаев:

- Анда ошондон билгеницизден бир ооз айтып бербейсизби, - деп суранат.

Сакең оң колунун сөөмөйү менен мурутун бир сылап алышп: «Эми сурап калдың, бир ооз айтып берейин.

Колхоз кылды баарыңды,  
Уй кайтартып салды го,  
Токсон беште чалыңды, -

деген ыр саптарын айтат.

Атактуу аалым С.Каралаевди «Абдан шар, ичине эч нерсе жашыргабан адам эле. Өзү айткан Манасындай төгүлүп турчу. Көрсө Манас сындуу касиет ошондой адамдардын тагдырына туш келет тура» деп баа берген экен.

...Бир күнү эки академик - К.Юдахин жана Б.Юнусалиев, аларды коштоп X.Карасаев жана С.Каралаев болуп борбор шаардын тоо тарабына серүүндөп келүүгө чыгышат. Иттерин ээрчите чыгышкан экен. Тиги эки академиктин иттери согумга союлчудай тимеле килкилдейт, Саякбайдыкы болсо өтө эле арык. Анда Хусеин аксакал: «Ой Саке, эмне, итице тамак бербейсиңбى?» деп тамашага салса, «О айланайын Кусейин, ит тамагын өзү таап жейт. Ошол учун ит да. Керек болсо аң уулап ээси не тамак берет. Тигилердики болсо ээси итине тамак издейт экен» деп бир күлдүрүптур.

### Таасирленүү

33. Күш өмүрдө Саякбай манасчы дайым тамаша сала жүргөндү сүйгөн, жанындагыларга тийишип сүйлөгөн, өзү болсо окуяны көөнөртпөй, кайра кошумчалап, көбүртүп-жабыртып айтып бере турган. Улуу-кичуулөр менен бирге азилдешип, тамашалаш достору аны «Сашка» деп эркелетишчү. Салыштырып айтканда, әпостогудай эле укмуш сүрөттөп, әлдин көптүгүн «көчөдөгү эл коктудагы малдай» деп, кассага айлык алганын «цыганга карыз берген акчамды доолаган немедей күндө эле бухгалтерияга келем» дечү.

Кээдэ алигиден сеп эткиси келип калганда аны да түз айтпай: «Менин шумкарларымдын жүрөгүнө чай барбай, суусап калышыптыр, бир сугарып албасам болбойт» деп

кыйытат. Анысы бирдеме апкеле койбайсуңарбы, болсо куйбайсыңарбы дегени. Аны да чени менен ичип, шумкарларын сугарып, суутуп алган соң анан узун сабак жомокторуна өтчу.

Бир күнү эл жазуучусу Түгөлбай Сыдықбеков менен ошентип тамашалашып отуруп, а киши манасчыга тийишип калат:

- Саке, кәэде Манас айтып жатканда унутуп калат ошойсуз, бир айтканыңызды эки айтып коймой жайыныз бар экен. Ал эмнециз?

Сакең болсо бир саамга ойлонуп, өңү өзгөрө түшүп, ошентсе да сөзүнөн жаңылбай:

- Ээ, кагылайындар, мен «а» деген тамганы тааныбайм. Кол кой десе, сүйрөлтүп чокмордун сүрөтүн тартып коюп эптең эле «канарар» алыш жүргөн курган баш. Бабаңардын жомогу чытырман токой экен, кәэде адаштырса, адаштырып салгандыр. Анын эмнесине тыңсынасыңар? Академик, жазуучу, окумуштуулар бир үйүр болуп он-он беш жылдан бери сiler чуулдап жүрөсүнөр. Кагазга түшүрүлүп, темир сандыктарга катылган мурастарды эмгиче элге берип койдуңарбы? - деп татыктуу жеоп таап, кайра Түкөндүн өзүнө чабуулга өткөн экен.

Улуу Кыргыз улутчул жазуучубуз өзүнүн али бала кезинде кантип «Манас» жомогуна таасирленгенин эскерип келип, аны угуучулар бийик баалап, ага сыйынышып, аны айтуучулар да, аны угуучулар да жан-дили менен берилип угуша турган. Манасчыларды улам үйдөн үйгө, айылдан айылга чакыра беришип, кәэде күндөп-түндөп кезек күтүп, манасчыны зарыгып күтүшөөр эле дейт.

Адеп чыныгы манасчыны көрүп, ага таасирленип, аны туурап айрым сантарын жаттап айтып жүргөндө апийим отоо учурунда бир кызык окуя болгонун минтип эскерет. Бул окуя улуу жазуучу 12 жашында 1924-жылы жазында болгон экен.

...Биз чоң-кичинебиз болуп алты-жети кишибиз. Суунун боюнdagы узун тилке айдалган апийимди отоп жатабыз. Бирден солду ээлеп жарыша ишти кызытыш учун бирибиз жаак жанып ырдап, бирибиз күпүлдөп «Манас» айтып кечке тынбайбыз. Мен ал кезде ырдан да жомокко өтө кызыкчумун. Өзүм семетейчи, өзүм Семетей болуп күпүлдөп... тигил отоо чөптөрдү менин «чоюн башыман» кырылып жаткан Коңурбайдын колу деп... эпилдете чанжинин жанын тындырбай отоо чөптөрдү «кырып-жоюп» бир маалда ордумдан тура калдым.

Дал ошол замат бизден жұз саржандай окчунураак тәэ апийим аянынын аяғынан зор-зор үч-төрт атчан чубаша жарышып өтө беришип... экрандан көрүнгөн элестердей көздөн кайым болушту. Мен адегенде сестейе түштүм. Аナン чын ишенимде: «Тигине, Семетейлер, чаап өтүштү!» дедим. Оттоочулар ишенер-ишенбестен селдее калышты да, аナン мага бири «Дөөдүрөбөчү бала» деди.

Бирок Содонбек деген агабыз чын пейли менен бизди ишпендирди: «Жарыктық алптардын арбагы тириүү. Көп кеп салып, аларды көп эстегенде көзгө көрүнө берет ба-баларыбыз...».

Отө берилүүнүн, аша кызыгуунун натыйжасында болгон бул көрүнүш жеke менде әмес, дал ошол мендей жаштардын далайында боло келген иш. Далайлар Манасты не Семетейди түшүндө көрушкөнүн айтышчу. Ал тургай кандаидыр бир адам алыс жолдо жолоочулап келатып әлсиз төрдөгү жалгыз ак ордого келип кымыз ичкени, ал жолоочу аттана берип артына караса ал ак ордонун ордунда жок болуп калганын көрсө, ал ордодо олтурған ак сакал адам Бакай, жолоочуга кымыз сунган көзөл зайып Айчүрөк әкен деп айтылчу...

Ошол доордогу ата-бабаларыбыз дагы ошондогу залкар манасчыларга тете болгон тейде. Себеби әл манасчы келерде дene боюн тазаланып, даарат алып, ал әми жомоқ айтылып жатканда арбактарга шек келтирбей ичинен сыйынып отуруп угушкан. Залкарлар «Манас» айтканда Алп Баатыр жанда жок зор, айбаттуу, адамда жок адилет катары элестелчү. Ошол себептен жаш балдар бири-бири менен уруша кетсе: «Манас Атанын арбагы урсун де. Ак барандын огу урсун де. Аナン ишенем» деп антташа турган.

Неси болсо да элибиз сүйгөн ушул улуу жомоқту соң манасчынын оозунан уксам деп көксөп калгам. 1927-жылдын март айы болуу керек. Мен Караколдо (Пржевальск) окуп жургөн кезим. Манасчы келди деген соң сабак бышыктоону коюп, коңшунукуна бардым. Аял-эркек эшикten төргө жык толушуптур. Боз шинелди желбегей жамынып, төрдө олтурған арыкчырай, кызыл тоголок адам жаңы эле айта баштаганбы. Үнү улам ачыла, улам ыргага, улам көтөрүлө берип, өзу да улам кызып, күпүлдөп чубурган алп сөздөрду мөндүрдөй сабатып жибергенде тымып олтурған кишилер козголушуп, сүрөй калышат.

Мен иреге жактан орун алгам. Ушуга дейре мындай жетик айткан манасчыдан укпагандыгымбы, не Тайторунун чабышын чоң манасчынын оозунан биринчи угуп жаткандыгымдан болдубу?! Билбейм. Айтор тигил боз шинелчен кызыл-тоголок адам эчен албан күчтүү, көркөм, элестүү жомок сөздөрүнүн сыйкырдуу күчү менен мени бат эле арбап алды. Ал улам кызып, улам күпүлдөгөн сайын тек кандаидыр бир бизге окшобогон зор, акылман, баатыр кишилердин кеп-сөздөрү угулуп, укмуштай чоң аттардын туягынан чыккан дубүрттөр келип, биз олтурган үй, кишилер, мен - баарыбыз бүтүндөй ошол алп дүйнөгө аралаша бердик. Мага баарынан башкача ыйык сезилген зор элес - ал энебиз Каныкейдин элеси болду. Манасчы Каныкейдин элесин баяндай баштаганда эле менин көз алдымга өз энем Айымкан келе түштү да, анан ал бат эле зор тартып, бат эле тайманбас алп тартып, өз ырайынан сулуу, сүрдүү тартып өзгөрүп олтуруп анан жомокто сүрөттөлгөн укмуштуу элеске айланып кетти. Ошондон баштап эле менин сезимим дүркүрөп, ал тургай чочуп «Энем аман кайткай эле. Энем аттан жыгылбагай эле, энемдин аты чыккай эле...» деген тилемек байкалбай сезимимди аралап кетти. Мен кызып, дирилдеп көзүмө жаш келчүдөй болуп чымырап олтурдум... Бир кезде үйдөгүлөрдүн көбү жашып олтурушканы байкалды. Улгайган зайып аста ичтен шыпшына - жарыктык энебиз ай! - десе, жүрөгүнөн ысык илеп ургандай болот. Улгайган үй ээси сакалын учкай тутамдай калып - Ой, акылман, асыл энебиз ай! - десе, колу да, сакалы да дирилдейт.

А тигил кызыл баркыт бешмантчасынын көкүрөгү күмүш тыйын, күмүш топчу, седепке жыш толгон төртбеш жашар кыз бала тамылжып, жуулган карагаттай көздөрүн бакырайта, телмирте манасчыдан албай не корккону, чочуганы, не анын айткандарын боолголой түшүнгөнү байкалбай көз ирмебайт. Баланын ички жумшак демин чыгарып аста улутунат. Айтор чымын учпай калган үй ичине алп жомоктун ыйык касиети жыш толгондой кишилер бирде тымып тынч, бирде жәэккө уруулган толкундай күжүлдөй-бажылдай манасчыны сүрөй калышат... Айтор мезгилдин өткөну сезилген жок. Ошол түн, ошол түндөгү ортого коюлган лампанын жарыгында курчай олтурган кишилердин кубаттоосунда Сакемди биринчи көрушүм, Сакемдин Тайторусун биринчи чаптырышы өч кетпес-өчпөс элестей көз алдымда сүрөттөлүп

калды. Ооба, не коркуу, не аша кубануу баланын эсинде өчпей-кетпей калгандай дал ошол Сакемдин таасирдүү айтуусу, анын сыйкырдуу күчү жеке эле улуу манасчынын өз элесин, жеке эле анын айткан жомогун эмес, аны сыйлап, аны угуп олтурган ошол үйдөгү улуу-кичүүлөр эстей калгымда дал бүгүнкүдөй бардыгы жаадырап, жайнап көз алдымда! О, бул не деген күч! Мындай алп элестүү - ата-энени, элди-журтту, жер-сууну көз алдыңа тартып турган көркөм зор сыйкырдуу күч Саякбай сыйктуу алп манасчынын, зор таланттын, укмуштуу акындын колунан келер.

Кудум көк жал Баатырга тете Түгөлбай Сыдыкбеков коммунисттик доордун тушунда улутчул аталып, ошол режимдин идеологиялык көз карашына туура келе бербegen «Көк Асаба» романын жазды. Улуттук азаттык учун азаптуу күрөшүн даңаза кылды. Мүмкүн ошондой эркти бала кезинде көргөн Саякбайдын рухунан таасирленген жокпу? Дегеним, Манастын Манас экенин, кыргыздын кыргыз экенин жүрөгүнүн терецинде сезе билген сүрөткөр гана «Көк Асабаны» жарата алмак. Же андай эмеспи.

### Маликов багынганда

34. ...1937-жылдары Т.Сыдыкбеков өзүнүн жакын көргөн теңтүш акыны Кубанычбек Маликов менен Көлгө барып калып Саякбайга жолукканын мындайча сүрөттөйт: «... атагы жаңыдан жергебизде даңктала баштаган манасчы Саякбай үстүнө чымын коно элек тору кунандай доптомолок - чыпчымыр денеси касиеттүү күчкө толуп, өзу айткандай «Айт дегенде кыйт» деп оолугуп турган кези экен. Кубанычбек өзүнөн он алты жаш улуу Саякбай менен бирге чүкө атышып жүрүп чоңой-гондой көрүшкөндө эле кылжыцын баштады:

Эки бети манаттай  
Бутту керип манаптай  
Коноктор келди үйүнө  
Жата бербе Саякбай...

Сакең кебелип койбой, мындай тамаша кепке көнүп бүткөн мүнөзү менен кабагым-кашым дебей, муруттары калганданып, көзү тикирейип, өзу мурчую:

- Коноктор келсе, төр тигине - деп меймандарын төргө еткөзүп, ал аңгыча кой союлуп...

Бирок, Сакендикине келген конок Манас укпай кетчүбү.

Тайторуну чапты. Үч жүз алтымыш күлүктүн чаңында калган Тайтору арымын демдеген сайын улам бир күлүктөн озду. Туура он бир жыл мурда Караколдо окуп жүргөн кезимде Такырбаш деген кишинин үйүндө үстүнө боз шинелди желбегей жамынып партизандык деми кетелекте ушул Тайторунун чуркашын сүрөттөгөн Сакем сай күлүктөрдүн ал жарышында өзу кошо жүргөндөй болуп сезилген мага. Каныкей эненин каргылданган үнү эшитилген. Кызыл чырай жүзү талаа, талаа жашка жуулган. Жалгызым кайрадан Ата-конушуна үйүн тигип, кырк уруу кыргызга атасындей асаба болор бекен, Тенцирим деп төлгө этип чапкан Тайторусу чаңда келатканда үй толо олтурган кишилер мунж жутуп өксүгөн ал жолу. Үч жүз алтымыш күлүктүн чаңында калган ат кайдан чыксын. Каныкей энесин өз баласы Семетей чын эле аябайбы деп мен да тымызын момурагамын ал жолу.

Андан бери жакшылыкка төлгө эткен - Тайтору чабылышын нечен жолу эшитип: Төлгөгө чабылган карт күлүгү акыры чаңдан арылып үч жүз алтымыш күлүктөн марага озуп келгенин биле туруп азыр да ошол алгачкадай «Эмине болор экен» дедиртип кайран Сакемдин айгайы мени чымыратты. Ак тилек санаадан жарагалган жомок эмес, ата-баба өз баштарынан кечирген өмүр-тaryхтын элеси дал ошол жарышка түшкен орошон күлүктөрдүн арымындай көз алдыга келип жатты дейсиц. Күлүктөрдүн туягынан ыргыган даңканды кубаттаган айкырыктар кадимкideй эшитилди. Кантсе да конорун конуп учалбай калганбы. Тайторунун камыш кулагына жабышкан кара чымын көрүндү. Устудө учкан торгой безенбей, астыда жер артка чимирилди...

Ана, алтымыш, анан отуз, эми он эки күлүктүн артында келаткан Тайторуну Айкөл өзу баштап, Алмамбет, Чубак сүрөөндөшту.

Каныкей эненин төлгөсү төп келип чапкан күлүгү озду.

Боздоп калган боз инген боорун жерден көтөрдү.

Боосун тытып Көккө кеткен акшумкар шаңшып туурга конду.

Наар татпай улуп калган Кумайык боор көтөрүп жойладу.

Семетей каржайган сарбан Бакай абасына көрүштү.

Жаңы, жаңы чамгарак көтөрүлдү. Кең Таластын бояна баягы ак ордолор тигилди. Баса:

Түгөнгөн сайын түтөгөн  
Түптүү Манас тукуму.  
Өлгөн сайын өөрчүгөн  
Өткүр Манас тукуму...

Неси болсо да «Манастай» улуу баянды өзүндөй улуу тарыхый окуялар төрөгөнү анык!, деп жазат Т.Сыдыкбеков.

Саякбайдын Манасын уккан киши толкунданбай тим тира алмакпы. Тайтору чабылып бутөөрү менен Сыдыкбековдон мурда К.Маликов баягы тамаша кебин токто-туп, озунуп барып:

- Талантыңдан айланайын Саке, оозундан өөп коёюнчү! - деп жүткүнгөндө Сакең жактыра бербей мурчуюп, кайра Кубанычбек Маликовдун өзүн качырган болуп:

- Эмине, оозумдан өптүргүдөй мен сага, жанагы өзүң кызыл түлкүгө салыштырып жүргөн келин белем. Өппөйсүң, - дегенде байбичеси жумшак күлүп:

- Сыйлап жатпайбы. Өптүрүп эле койбайсуңбу.

- Эркекти эркек өпчү беле, мулжуңдаган неме аны да билбейт, - деп чукчуңдап кетет.

Дасторкон устүндө тамаша кайра уланып, Маликов боруктун жото жилигин мулжуңдап жеп жатып:

- Атаң Карападан да кары кой союпсун, - дайт.

- И... - деп Сакең тийишкиси эле келип турганын билип. - Ышталган шириге деле тишиң өтчү эмес беле. Боруктун этине эмне өтпөй калдыбы эми, - деп аны, - эт жештин алпы Кожомкул балбандын жүрөгүн түшүргөн Кубанычбек мешкей деген ушул, - деп өзүн ыңгайсыз сезе түшкөн байбичесине айтат.

Алл өмүрду жашаган Сакең эртеси кайра бир жандык аяп сөзгө жыгылбайын деп, тигилер туралекте дагы бир алты айлык күрпөң козу алдырып, сойдуруп, казанга астырып койгон экен. Аны көргөн К.Маликов:

- Багындым Саке, сизге, - деп айткан турбайбы!

Жарыктык залкарлар, сөздү сүйлөй да билишкен, сөзгө жециле да билишкен нарктуулар эмеспи.

### Сталин Манасты укканда

35. Саякбай атабыз тууралуу материалдарды иликтеп жатып «Кызыл Кыргызстан» гезитинин 1945-жылдын 30-сентябрдагы саны көзгө урунду. Анда Кыргыз ССРинин эл артисти Саякбай Карадаевдин «Менин айт-

канымды улуу Сталин укту» деген чакан макаласы жа-  
рыяланган. Анда Саякбай мындайча эскерет:

«Окумуштуулар менин оозеки айтуум боянча «Ма-  
настсан» үч жүз миң жол ыр жазып алышкандыгын ук-  
канымда абдан сүйүндүм.

Мен манасчы болуп, даңктуу «Манасты» айтып келе  
жатканыма кырк жыл толду. Өзүмдүн окутуучум, даңк-  
туу манасчы Чоюке менен бирге жүрүп кичинекей ке-  
зимде эле Жети-Өгүздө айылдан айылды кыдрып, мал-  
чылардын үйлөрүнө барып «Манасты» айтып жүрөр  
элем.

Мен өзүмдүн өмүрүмдөгү бакыттуу күнду баштан  
өткөрдүм. Москвада, Кремлде «Манасты» айтканымда,  
kyргыз элиниң окутуучусу жана атасы улуу Сталин өзү  
да уккан болучу. Ал абдан көнүл кооп, менин оозумдан  
«Манас» үзүндүлөрүн укту. Мен буга толкунданып  
сүйүндүм. Улуу Сталин угуп олтурганда бардык ыкла-  
сым менен баатыр Манасты күпүлдөтүп айттым.

Кыргыз эли Манас, Семетей жана Сейтек жөнүндөгү  
окуялдуу эстеликти көп кылымдар бою сактап келе жа-  
тат. Байыркы жылдардан нак ушул күнгө чейин, бул  
баатыр жомок элди өзүнө тартуу менен айтылып келе  
жатат».

Сталин Сталин болуп турганда анын Манасты тың-  
дал укканы Сакең үчүн да, кыргыз эли үчүн да опол тоо-  
дой сыймык эмей эмине.

Ошондо кыргыз делегациясынын атынан Эркин Ма-  
демилова Сталинге чуркап барып гүл тапшырат.

Кыргыз опера жана балет театры Ленин ордени ме-  
нен сыйланат.

Декада аяктап калган кезде Кремлде, Георгиев атын-  
дагы сый залда чоң өкүмөттүк кабыл алуу болуп, ага  
декадага баргандардын баары толук катышат. Ага И.В.-  
Сталин өзү келип, СССР Жогорку Советинин Президиу-  
мунун Указы жарыяланып, анын төрагасы М.И.Кали-  
нин кыргыз маданият чеберлеринин бир катарларына  
мамлекеттик орден, медалдарды тапшырат.

Жаткан мейманканасына келишсе ар бирине 400  
рубль салынган (ошондо жылкы 160 рубль бааланчу экен)  
бирден пакет, анат ЦУМга чакыруу баракчасын салып  
кайгон болот. Эртеси борбордук дүр-дүйнө дүкөнүнө ке-  
лишсе «ЦУМ жалаң гана Кыргыз ССРинин декадага ка-  
тышкандарын кабыл алат» деп жазып кооп, биздин  
өнөрпоздорго өзгөчө сый урмат мамиле көрсөтүшөт.

Ал эми 1958-жылкы декадада болсо Саякбай «Манас» айтканга он мунөт убакыт берилет. 31-майдан 10-иүнгө чейин уланып, өтө ийгиликтуу өтөт. Сакең өзү ак булут минип, дүйнөнү түрө кыдырып жүргөндөй айтты Манасты.

Анда али маданият министрлиги түзүлө элек болчу. Бүт жоопкерчилик республиканын министрлер советинин алдындағы маданият боюнча башкы башкармалыкка жүктөлөт. Анын жетекчиси М.Баялинов, орунбасары Э.Турсунов болгон.

Кыргыз делегациясы «Москва» мейманканасынын 6-кабатында жайгашат. «Астория» деген рестораны бар. Ар ким өз ылайыгына жараشا эки адамдан жайгашат. Саякбай менен Молдобасан бир бөлмөгө, Алымкул менен Осмонкул, Карамолдо менен Ыбырай, Мыскал Өмүрканова менен Алиман Жанкорозова, Ысмайыл менен Токтоналы, Эстебес менен Токтосун, Саид Бекмуратов менен Шекербек Шеркулов өзүнчө бир бөлмөдө болушат.

Бирок, эки-үч күндөн кийин эле Москвандын тамагына: колбаса, котлетине көнө алышпай аксакалдар саморудун чайын ичет элек, шорпо ичет элек деп баштайт.

Ошондо М.К.Баялинов менен Э.Турсунов үстөлгө эмес, төшөккө отургудай кылып жалпы дасторкон жайып, кавказдык «Дичь» деген эт дүкөнүнөн күн сайын жаш козунун этин алдыртып, «Рижское» деген пиводон эки чакага күйдуруп, кадимкидей самоордон чай ичишип, М. Өмүрканова менен А.Жанкорозова чай куюп берип, М.К.Баялинов ичимдик куюп, Эрнис Турсунов аны сунуп, аксакалдар курч макилери менен кыя кесип эт жеп, кадимки кыргыз жайлоосунда жүргөндөй жүрүштөт.

Ошондо Сакең арак сунуп аткан жигиттен:

- Кагылайын атың ким? - деп сурайт.
- Эрнис, - десе,
- Ай балам ай, затың ырайлуу эле көрүнөт, атың кыргызча эмес эжен, - деп тамашага салат.

Ошентип 1958-жылдагы декада абдан ийгиликтуу өтүп, бардыгы 384 адам орден-медалга татыктуу болот. Б.Кыдыкеева Ленин орденине, ал эми үч талантка «СССРдин эл артисти» деген ардактуу наам ыйгарылат. Алар Артык Мырзабаев, Бұбусайра Бейшеналиева, Сайра Кийизбаева.

Ошол декадага чогуу барып, буркандастып Манас айтканын көрүп, таасирленип, жанында жүргөн Ысмайыл Борончиев анан минтип жазат:

Жарым миллион көп билген,  
Жаттагандай көп билген,  
Жалпы дүйнө боюнча,  
Жалгыз сенсиң оюмча.

...Ошол декададан ийгиликтүү кайтып келген соң көп етпөй эле Саякбай Карадаевди коммунисттик партиянын борбордук комитетинин белүм башчысы чакыртып калат. Сакең шашып-бушуп жетип барат. Ошондо өзүн тааныштырып, коммунисттик партиянын моралдык кодекси тууралуу айтып, анан кыргыздын дагы бир таланттуу, ай чырайлуу кызы А.Куттубаеванын моралдык жүрүш-турушу тууралуу ушак кептер жөнүндө сурап кириет. Сакең ошондо ачууланып: «Ушу дагы эркек киши айта турган кеппи» дейт. Андай болсо деп тиги партчыновник дагы жарга такайын деп: «Сиздин да моралдык жүрүш-туруш жөнүндө фактылар түшүп жатат. «Баланчаева» деген менен болгон экенсиз!» дегенде, араң турган Сакең: «Бу компартиянын кылаарга иши жок, аягында менин ычкырымды аңдып калдынарбы... энең...» деп сөгүнүп-сагынып, эшикти тарс жаап чыгып кетет... Ошентип сөгүш берейин деп чакырган партократ өзү сөгүү угуп кала берет.

...Манас Атадан башка эч кимден коркпогон Сакене бир чиновник ким болуп калыптыр. Тилин таба билген кишиге ал чалкып жаткан көл, а эгерде намысына шек келтирсөң буркан-шаркан түшкөн сел получу.

### Сакең сөгүнгөндө

**36.** 1952-жылы Фрунзе шаарында «Манас» эпосуна байланыштуу бүткүл союздук илимий конференция өтөт. Ага Ленинград, Москва, Алматы сыйктуу чоң шаарлардан окумуштуулар катышат. Себеби, али да болсо сталиндик режимдин желаргысы жүрүп турган чакта «Манас» эпосунда басып алуучулук, улутчул, панисламдык, пантүркчүл идеялар күчтүү экендигин белгилеген окумуштуулар да чыгышкан.

Ал күндөрү «Манас» эпосунун күйөрмандары учун ак жайдын күнү боройлоп борошон түшкөндөй болду.

...Ошондо менин атам Капаш Иманалиев студент кези экен. Биздин айылдык карыя жазгыч акын Ысак Шайбеков да ошол чогулушка чакырылып, бирок өзү сыркоолоп калгандыгына байланыштуу анын чакыруу кагазы менен атам барып, кызыгып катышканын айтып калчу эле.

П.И.Балтин деген окумуштуу «Ветхий завет» дин ки-тебин трибунага көтөрө чыгып, Манаска каршы сүйлөйт. Ошондо Болот Юнусалиев трибунага көтөрүлүп: «Дин хламына таянып касиеттүү Манасты жамандаган Балтдиндин ушагын илимдин храмынан туруп четке кагууга уруксат этициздер» дегенде, эл дуу кол чаап кубаттайт.

Кыргыздардан Кубанычбек Маликов, Тазабек Саманчин, казак туугандардан болсо Муктар Ауэзов чыгып сүйлөп, Манасты чечкиндүү колдоду дейт. Анан түшкү танаписте Манаска каршы чыгып, ичинен ит өлүп аткан үч окумуштуу Балтин, Нуров, Самаганов залдагы бир бурчка корголоп туруп калышыптыр дейт. Кемер кур курчанган, башына малакай топусун кийген көк жал Сакең эми элдин казынасын уурдаган үч шылуунду кол-го түшүргөнсүп, баягы уран чакырып, айгай салган үнү менен ашата келиштире сөкту дейт. Сөккөндө да кыргызда өтө сейрек айтылчу сөздөр менен тимеле ыр төгүп жаткансып нөшөрлөтүп, көркөмдөп, кооз сөкту дейт. Токсон сөз айтса сексен тогузу жалаң кыргызча-орусча аралаш сөгүнду заар сөздөн турду дейт. Тиги учөө болсо корголоп, Сакеңдин жүзүн тике карай албай, баш ылдый жугунду төгүлүп жаткансып. Биз студенттер мындай кадрды бир көрсөк айылдан эле көрчү элек, дейт. Биз тегеректесек, эми эл да келип тегеректеп, сөгүпсагып Сакеңдин моокуму канып. Маашырлана тыңдал, көрүп биздин моокумубуз канып. Ал ансайын тиги учөө бири-бирине мышыктай корголоп, Сакең улам айбат берип арстан сезилип баратты дейт. Анан конгуроо кагылып конференция ишин улаганда илимий докладдар мындай калып, отургандар ез ич ара Сакеңдин укмуштай сөгүнгөндүгүн, тигил Манаска каршы чыккан үч окумуштуу иттин арткы шыйрагындай эле болуп калгандыгын күбүр-шыбыр кылып отурушту дейт. Ошондо бир жазуучу тамашага чалып айтты дейт, «Мындай боллоорун билгенде эчак эле докладды Сакеңе бериш керек болчу» деп. Айткандай эле конференция так ортолоп калганда манасчыны трибунага чакырышты дейт. Ас-кага чыккан аркардай улуу манасчы трибунага көтөрүлүп, ошондо Сакең кабагын түйүп алып, бир-бирине коштолуп, көгөндөгөн койдой болгон берки учөөнү бир айбаттуу карап алып, анан азыр эле Конурбайды өзү жайлап келгесип, жецин түрүп алып, эки бети болкулдап, эриндери бөлкүлдөп, «Ээ-ээй-эй» деп улуу кепти баштады дейт.

...Анан барып чылбырын үзгөн азоодой алда кайда ала качып кетип, кәэде кулундай чыңырып, кай бирде чапчыша кеткен жылкыдай кишенеп, эми айбаты арстанды сүрдөнтүп жалтанбай тике качырып, не бир элестер көз алдыга тартылды... Ит улуп, бото боздоп, бала ыйлап, жесир мунканып. Алай-дүлөй дүнүйө.

...Тоону тоого жылдыргандай, көлдү көлгө куйдургандай, ...өзөн дайра ташыгандай, ...куюн уюлгуп чаң учургандай, ...бороон-чапкын жүрүп, таш учургандай...

Жанагы майда, келди-кетти сөздүн баары унутулуп, Сакең бүт бардык көрөрман, угармандарды Улуу Манас дүйнөсүнө алыш кирди дейт. Сакең душмандардан өч алыш жаткансып, ачуу кыйкырык салып, эки колун бүркүттүн кош канатындай жайып алыш, азыр сахнадан түшүп эле берки учөөнө тырмагын батырчудай айбат берип айтты дейт.

Манасчыдан узун салаа тер кетип, анысы жарыкка жалтылдап көрүнгөн сайын бизге алыштан жүзүнөн нур куюлуп жаткандай туюлуп жатты дейт. Жанаараак сөгүнгөнү бир тең, эми минтип төгүлгөнү бир тең болду дейт. Сакең Манасын айтып бүтөөрү менен дуулдап кол чабылып, айрыкча Москвадан, Ленинграддан келгендер, Ауэзов баш болушуп ордуларынан туруп алакан чаап, кудум Айкөл Манас өзү түшүп келгендөй залда зор салтанат боло түштү дейт. Сакең болсо бүт жунгарлар менен Манас Атанаң душмандарын тегиз кырып, өзү ошолорду төбелеп, туу көтөрүп бараткансып трибунадан түштү дейт.

Бул көрүнүш балким жүз жылда бир кайталанчу көрүнүш эле!!!

Сакең үчүн болсо өч кандай саясий идеология караңай Манас эпосунун түбөлүк жеңилбестигинин далили эле.

Ошондо бир белгилүү орус окумуштуусу толкунданып айтты дейт: «Мындай өнөрдү жок кылуу кылмыш кылганга тете» деп.

Болбосо, ошол жылдары «Манасты» саясий ревизиялоо башталып, окумуштуу П.И.Балтин «Манас» реакциялык чыгарма деп баа бергени уу-дуу тараф баштаганда Саякбай Карадаев кадимкидей жүдөңкү тартып, өзүн кармаганы, сүйлөгөнү басмырт тарта баштаган. Ошондо «Манасы жоクトой кор болуп, Ушу дүйнө ор болуп» жүрдү. Атүгүл белгилүү Манас таануучу Самар Мусаев барса тааныбай калган экен. Себеби, Манассыз дүйнө Сакеңе бир тыйынга дагы арзычу эмес эле. Ал үчүн Манасы

жок жашоо Асманы жок Күндөй эле. Элибизде айтылат эмеспи, «Таба кылбай, тобо кыл» деп, анын сыңарындаи ошондо «Манаска» каршы чыгып, akaarat келтирген уч окумуштуу тен өз өмүрлөрүндө кийин көп кырсык, каргашаларга калып, турмушта жолу болбогондугун билгендер көп кылыштада калышат. Кудай кечирсе да Айкөлдүн арбагы кечирбиди көрүнөт.

Ал үчөөнү кайсы шайтан азгырды экен? Алар кыргыздын өзү гана эмес, ал тургай минип жүргөн аты да булганган сууну ичпээрин билди болду бекен? Манаска даап кантип арам оюн агытышты экен?

Манас деген Манас да! Тегин адамдын ысмы миң жылга даңаза болуп кетпестир.

Манастин өзүн мындай кооп, Манасты баяндаган манасчынын үнүн укканда денең канча дүркүрөйт!

Үйыктыкты ыйык тутуп келген ырас эмеспи! Болбосо, не себептен Амир Тимурдун сөөгүн козгогон күнү Улуу согуш башталган. Же болбосо 2007-жылы «Труд» гезитине жарык көргөндөй Тоолуу Алтайда Кош-Агач районунда Үйык делген мурзөнү казып баштаганда катуу сел жүрүп, ошондо жашоочулары аргасыздан Орусиянын Президентине кайрылган.

Демек, адамдан башка да бу ааламда жер үстүнө коюндуук кылыштада келген жана кыла турган бир табышмактуу күчтөр бар. Энергия бар. А биз адамдар табияттын бир келген коногу гана элебиз го. Түбөлүк жашоонун ыргагында биздин өмүр бар болгону бир көз ирмем эле эмеспи.

### «Кытайча» Манас айтканда

37. 1954-жылдын май айы эле. Кыргыз жергесине Кытай Эл Республикасынан сыйлуу делегация келет. Аны белгилүү жазуучу, совет адабиятын, айрыкча М.Горький менен А.Фадеевдин чыгармаларын оруссчадан каторуп жүргөн, СССРдин жана Кытай мамлекетинин мамлекеттик сыйлыктарына татыган Гэ Бао-цян жетектеп келет. Биздикiler кыргыздын меймандостугун көрсөтүп алдына нан, туз кооп, бу Кордойдун белинен эле тосуп алат.

Сыягы мурда кабардар болсо керек, Гэ Бао-цян адеп эле манасчыларды өз көзүбүз менен көрүп, өз кулагыбыз менен уксак болобу деп суранат. Илимдер Академиясынын ошондогу президенти Ахунбаев Иса коноктордун

өтүнүчүн канааттандырып Сакенди алдырат. Ага дейре бу илимий мекемеге манасчыны нечен курдай алдырып, үнүн тасмага жаздырып, илимпоздор менен жолуктуруп, Иса Коноевич жеке өзү да маектешип, шербет кебин угуп, манасчы менен сыр билги болуп калган.

- Саке, меймандар манасчынын өз оозунан угабыз деп суралып атышат.

Манасчы Иса Ахунбаевичке абдан сый мамиледе болгон. Макул болот.

Ошондо Сакен алтымышка чыгып кемелине келип, келкели келип турган эле. «Алманымдын бир туугандары келип калган тура» деп, «Алмамбеттин жомогун» айтат. Котормоочу короруп баштайт. Бир саамга жетпей эле Гэ Бао-цян бизге коромочунун кереги жок, кытайча манас айтып жаткандай эле түшүнүп атабыз дейт. Кумарлары канбай Сакенди төрт-беш жолу сурап атып, кайра-кайра айттырышат. Бузуку Кыргыл чалдын тилине кирип алабарман, чукул кыял Чубак Алмамбетке жете келип «Өзүң кытай болуп туруп, Бәәжинге чалгын чалаар сенсицибі» деп кыжырына тиет. Ошондо ачууланган Алмамбет:

Ойлосоң боло Алмамбет  
Мен Бәәжинди чалам ким үчүн!  
Арттагы кыргыз әл үчүн  
Байкасаң Чубак сен үчүн -

деп жаны кашаят. Ал өз элинен тентип, адилеттик көксөп, Айкөл Манасты издең келди. Бул трагедияны бир түшүнсө Алмамбет же Саякбай түшүнөт.

Каңгырган элдин шору экен,  
Калкынан азган кор экен,  
Элинен азган жигитке  
Эртелеп өлүм әп экен -

деп Чубак менен чатақташып жатып арман кылат. Эпостогу телегейи тегиз жалғыз Баатыр Алмамбет. Бирок, теменеси бүтүн эмес. Себеби, тегиң кытай деп шек санағандар көп. Ниети, жүрөгү ак. Бирок, анысын кимге далилдей алат. Тагдырына таарынат. Кантсе да беттегенин бербей, Айкөлгө ак дилден кызмат өтөйт өмүрү бүткүчө. Ошол «кыйкырып найза салгандай, айкырып келип чалгандай» жан кашайткан тагдырды жүрөктөн жүрөккө Сакен гана жеткире алат.

Кытайдан келген мейман ошондогу жазуучулар Союзунун жетекчиси Азиз Салиевден: «Манаста» кыргыздар Кытайга карши казатка чыкканы учун ал эпоско реакциячыл деген айып коюлганы чынбы?» деп сурайт. А.Салиевден ынанымдуу жооп уккан соң, ал: «Бул туура эмес, анткени кыргыздар өз азаттыгы учун азыркы Кытайга эмес, илгерки феодалдык чабуулга карши күрөшкөн да» деп Манасты кубаттайт.

Манасчыга катуу таасирленген Гэ Бао-Цян Кытайга кайтып баргандан кийин ал жактагы Кызыл-суулук кыргыздардын манасчылары иликтенип жарым жылда 77 манасчыдан 250 миң сап «Манастын» турлүү вариантыры жазылып алынган экен.

...Бу да болсо улуу Саякбайдын таасири менен болгон, сыйагы.

### **Маскөөнү экинчи ирет багынтканда**

**38.** Кеменгер манасчы кемелине толуп, келкели келип турган заман айрыкча 1961-1967-жылдар болду. Анда өмүрлүк жары Бейшекан апа тириүү. Ар дайым камын көрүп кашында. Өкмөт менен партия да талантты баркташ үй берип, тапкан калем акысына «Москвич» автомашинасын алыш, Сакендин «Манас» айтканын пионерлерден баштап, театр сахнасынан, колхоз, совхоздордун маданият үйлөрүнөн, радио, телекөрсөтүүлөрдөн угузушуп «Манас» доору келди, Сакендин заманы журду. Кыргыз көркөм өнөрүндө С.Каралаевдин «падышачылык доору» башталып, аттагул СССРдин журөгү деп эсептелген Москвада 1960-жылы болуп өткөн чыгыш таануучулардын эл аралык 25-конгрессине делегат болуп барып, бүт дүйнөдөн келген окумуштуулардын астында айгайлап «Манас» айттып, алардын оозун ачырды. Дүйнөдө адабияттан да башка, искусстводон да башка бир «манасчылык» деген көркөм дүйнө бар экенин даңаза далил кылды.

Ошого куйрук улай эле 1963-жылы кайрадан Саякбай Караплаев Москва шаарында этнографтар менен антропологдордун эл аралык конгрессине катышып, Улуудастандан үзүндү айттып, көбүнүн көзүн ачты, мурда көргөндөрдү суктантты, көрө электерди таңгалтты. Сакен Саякбайлыгын көрсөттү.

...Сахнага чарчы бойлуу, салмақтуу кадам таштаган, эки бети бышкан алмадай кызылы албырган, айчыктуу

ак калпак кийген адам чыкты. Же колунда музыкалык аспабы жок. Эки бутун айкалыштыrbай тескерисинче эки жакка жайып жиберип, эки колу менен эки тизесин таянып, элди санакка алыш жаткансып кыдырата бир карат чыгып, дың эткен дабыш чыкпай калган соң, анан кетти... «Ээ-ээ-эй!» деп үн созуп.

...Каз айланып кетпеген,  
Көлу сонун кыргыздын.  
Как өрүгү курмадай,  
Чөлу сонун кыргыздын.  
Түрлүү эгин дан бүткөн,  
Жери сонун кыргыздын.  
Ала-Тоону жай кылган,  
Эли сонун кыргыздын, -

деп Манасын, кыргызын даңаза кылыш баштады.

Бул окуянын күбөсү, ошол жыйынга катышкан белгилүү советтик адабиятчы Е.Лизунова казак элинин алп жазуучусу Мухтар Ауэзовго байланыштуу эскерүүсүндө минтип жазат: «Күрпүлдөп, ашып-ташып, тоо суусундай алга умтулган, миллион сап «Манас» эпосун жат билген, белине көрчөгөлөнгөн ак құмуш, жазы кемер кур курчангандын, башына ак чокулуу Ала-Тоосу түспөлдөш кара килюу ак калпак кийген кыргыздын чыныгы улуу манасчысы С.Каралаев эпостун каармандарынын бири Семетей жөнүндөгү үзүндүну кызуу аткарып жатты. Ал күчтүү, шаңкылдаган үн менен ырдал, бүркүттүн шашыганын да, тулпардын жүгүргөнүн да жаңсап туурай кетет, акын жана жоокердин артисттик колу тынымыз кыймылда болуп, баатырлардын ач кыйкырыгы, кылыштардын шаңгыраганы, тулпарлардын дубүртү аралаша угулган, душманга каршы чабуулдун, жан аяшпас беттешүүлөрдүн поэтикалык жандуу картинасын өзүн дал болуп тиктеген угуучулардын көз алдынан тартып еткөнсүйт.

Ырчы токтолгондо шаттыкка баткан элдин кыйкырык сүрөөнүнөн залдын ичи жаңырып чыкты. Өзү да жоо-жарагын шайланган байыркы баатырларга окшош С.Каралаевди япондор, арабдар, шведдер, американлыктар, немецтер, француздар, түрктөр, индиялыктар кубанычтуу күттүктап жатышты. Карт досунун ийгилигине Мухтар Оморханович мандайы жарыла кубанды».

...Жүргөн жеринде жөн журбөгөн, же күлкү салып, же дүң салып, болбоду дегенде дубүртү угулуп турган

Сакең ошол конгресстин баш қаарманына айланып, сахнадан түшүп келген соң Қек-Теңирдин өзүнөн түшүп келгендей аны окумуштуулар кол қысып тосуп алыш, кучактап, көбү сүрөткө түшкөнгө шашылып, кай бири кол тамга сурап, манасчы Манастын өзү сыйктуу көкөлөп туро.

Жетимиши жаштагы кыргыз карыясынын таланттына суктанышып, кайра-кайра кол чаап, қыса кучактап, ыраазы болуп жатышты. Кийинки кезектеги академик В.М.Жирмунскийдин доклады бүтүн бойдон эми Саякбай Карадаев менен Манас темасы болду. Себеби деле-гаттар С.Карадаевди уккандан кийин негизги темадан алакысып, алиги чалды эле күбүр-шыбыр кеп қылышкан.

Ошондо окумуштуулардын оюн онго, санаасын санга бөлгөн ушу окуя болду. Бир сакадай чал сахнага чыгып алыш окумуштуулардын оюна бүлүк салды.

... Же адабият дейин десең калемден жарагалган оокат эмес.

... А балким искусство дейин десең ой менен шыктан жарагандай көрүнбөйт.

... Андай болсо илим экен десең, алиги томолок чал эгерим окумуштууга окшобойт.

Касиетине ой жетпейт, тил жетпейт, сөз жетпейт. Жүрөк менен эле түя билгениң ийги.

### **Манас немис тилинде**

**39.** Кыргыз жана немис эли. Бири Азияда, әкинчиси Европада. Бири көчмөн, әкинчиси эбак отурукташкан эл. Деги эле кайнаса каны кошулбачудай эки башка эл. Нарк-насили да эки бөлөк. Эки башка журт, калк, жер.

...Деген менен экөөнүн ортосун байланыштырып турган көзгө көрүнбөс, колго кармалбас, көөдөн менен эле билип түя турган аруу туугандык, доступк сезимдер болгой...

Биринчиден, «Манас» эпосу чет тилде эң биринчи ирээт В.В.Радлов тарабынан немисчке которулуп, согуш мезгилине чейин эле Германияда жарык көргөн.

Экинчи, тарыхый себеби - менонит ишениминдеги немис калкы кыргыз жергесине XIX қылымдын соңунда 1881-жылы эле көчүп келип, жергиликтүү эл менен камыр-жумур болуп аралашып кеткен. Айрыкча, Чүй жана Талас жергесинде.

Кийинки менин таң калганым, Манасты көркөм сүрөт өнөрүндө өтө кылдат жана чеберчилик менен чагылдырган Кыргыз эл сүрөтчүсү Теодор Герцен болгон. Улуту - немис. Улуу жомоктун терең, бийик рухун түшүнө билгөн инсан гана ушундай аздектеп, аспиеттеп тарта алмак. Ушундай эмеспи. Теодор Герцен - Манас жана Кыргыз рухун терең түшүнгөн кыргызий сүрөткер. Бүт өмүрүн кыргызга жана Манаска арнаган. Кыргыз жергесин сагынып жүрүп кийин эле алыссы Германияда көз жумду.

...1963-жылы Сакең табында кезинде андагы демократиялык Герман республикасынын жазуучусу К.Л.Якобс Кыргызстанга мейман болуп келип, Манасты айттырып угуп, С.Каралаевдин миң кубулган үнүнө, артисттик чеберчилигине, акындык талантына, обончулук кайрыктарына тамшанып да, таңданып да бийик баа берген экен.

Бир эсе күпүлдөтүп, оргуштап аккан дайрадай энергиясы ашып-ташып турган манасчыга таң калса, экинчи жагынан аны кудайдын үнүн тыңдал жаткансып күнт коюп уккан элге таң берген.

Дүйнөнү түрө кыдырып, бирок биринчи ирээт мындаи «Манас» салтына жолукканын жашыра албай, жашып сүйлөп, ачык сүйлөп, Саякбайды кайра-кайра далыга таптап, бир жомоктогу Баатырды жолуктургансып, аナン көргөн көзүнө ишенбей жаткансып, башын кайра-кайра чайкап, немис жазуучусу К.Якобс таңданган экен. Кийин Берлинде 1965-жылы жарык көргөн макаласында Карл Якобс минтип жазып атпайбы: «Саякбайды угуп олтургандар ошончо берилип кеткендиктен, алар өздөрүнүн ооздору ачылып калганын байкашпады. Ой, силер Тайтору чыгып келерин билесицер да, - десем, «а балким бул жолу Тайтору чыкпай калаар» деп тынчсызданган жоопту айтышты».

Немис элинин дагы бир таланттуу журналисти Эрих Мильштаттын төмөнкү каты манасчы Саякбай Караплаевге болгон немис элинин сый-урматынын айныксыз далили.

«Саламатсызыбы, өтө урматтуу манасчи!

Здравствуйте глубокоуважаемый Саякбай Караплаев!

Простите, пожалуйста, что перехожу на русский язык, по-кыргызски мне трудновато. Ваш адрес я разузнал с помощью Темиркул Уметалиева. С ним я познакомился в прошлом году в Берлине во время международного съезда писателей.

Разрешите в знак почтения и благодарности переслать Вам номер журнала «Зинн унд Форм» - орган Академии Искусств ГДР - в котором отпечатана в моем переводе эпизода «Письмо Каныкей». «Письмо Каныкей» - это эхо из далекого Киргизстана на земле которого возник великий эпос - гордость Кыргызского народа «Манас» завоевал сердца немецких читателей и радиослушателей (По радио его передавали в 1965 г. 19.IV. и 23, в 1966 г. 24 VI и 25 VI). (Айта кетчү жагдай, бул эпизод Эрих Миштер тарабынан немисче которулуп, кийин чех жана лилов тилдерине да которулган).

Ферромагнитную ленту с записью Вашего исполнения эпизода «Каныкей на майдане в Бухаре» и перевода «Письмо Каныкей» мы в прошлом году переслали тов. Чынгызу Айтматову.

От чистого сердца желаю Вам здоровья и бодрости для великого дела, имя которого «Манас».

*Бісык салам!  
Сиздердин  
Эрих Мильштат  
8-иуль, 1966.*

...1965-жылы Парижде 308 бет көлөмүндө ЮНЕСКО-нун сериясынан «Манас» циклинен эпопея» деген ат менин жарық көргөн. Түрк элдеринин адабияты боюнча адистешкен француз окумуштуулары Пертев Наили Бората менен Луи Базен китеттин корутунду бөлүмүндө С.Каралаевди «улуу актёр» жана «чыныгы акын» деп жогору баалап: «Саякбай Каралаев эпикалык акын титулуна жана «Кыргыз Гомери» деп аталууга толук татыктуу деп эсептейбиз» деген чын ыкластан сөзүн айтышкан.

Европада жарык көргөн Пьер Жан Беранжонун «Кыргыз ыры» деген чыгармасы Манасты уккандан кийин таасиринен жазылгандай сезилет:

...Мен көрдүм күркүрөгөн зымрук көлөкөсүн  
Тикирейе тиктеди ал ордобузга  
«Капта!» деди айкырып албуут гүнндар  
Айбалтасын кезеди бүт батышкан.  
Дөгүрсүгөн үнүмөн тааный койду  
Баш ийемин сага деп Адил уулу!  
Азынагын, күлүгүм, силккин жалды  
Борпурата тепсеп өт Падыша Ханды.

...Манастын тагдыры сыйктуу Сакендин да даңазасы ушундай, улам өчпей, улам өркүндөйт. Улам жоголбой, улам жогорулайт. Алгалап гана жүрүп отурат. Ар качан тириү жана кыймылда. Өлүмдү кыпын да көрбөйт.

### Киноманасчы

40. Кыргыз эл артисти, белгилүү кинорежиссер Мелис Убукеев 1966-жылы улуу манасчы С.Каралаевдин Манас айтканын 14 saatтык же 12 миң метрдик кино-тасмага жазып калтырган экен. Анын кээ бир гана эпизоддорун «Улуу манасчы» документалдуу фильминде колдонгон. Кийин «Вселенная Манаса» же өзүнүн бир маегинде айтмакчы, кыргызча аталышы «Манас - байыркы кыргыз элиниң баатырдык дастаны» аттуу толук метраждуу көркөм-публицистикалык фильмин тартаарда түрк элдеринин маданиятын, тарыхын иликтеп, атактуу тарыхчы Лев Николаевич Гумилев менен жолугушуп калат. Жакында Манаска байланыштуу кинотасма тартааны жатканын айтат. Л.Н.Гумилев өзү «Байыркы буряппардын живописи» китебин жаза баштаганда негедир жеке тагдырында да, чыгармачылыгында да дембедем кырсыктарга учурал, жолу болбойт. Мында аруу дүйнөгө кирип, арбактарга шек келтирип жатамбы деп, анан атайын будда шаманынан барып курмандык чалып, бата алып чыгармачылык ишин баштап, ошондон соң гана жигердүү уланат.

Мелис Убукеев тээ илгери жаңыдан улуу эпоско киришип жатканда Саякбайдан ак бата алгандыгын айтат. Бирок, кино Алтайдан баштап тартылып жаткандыгына байланыштуу жергиликтүү хакастардын чоң бакшысынын батасын алып, анан ишин баштайт. М.Убукеев - кинорежиссер гана эмес, Манас эпосун изилдөөгө башын сыйып койгон күжүрмөн манас таануучулардын бири.

Ал, «Манас бул көркөм чыгарма гана эмес, Манастын улуулугу - куран, инжил сыйктуу касиетке ээ, тулкуна зор маанилерди каткан адабий мурас. Манастын идеологиясы - тамыры терец, дайыма кыймылдарга күчтүү таасирге ээ идеология» дейт.

Эң негизгиси М.Убукеев Манаска илимпоздор көп маани бере бербеген, берсе дагы ал тууралуу сөз баштагандан чочулаган теманы эң алгач айтып чыккан. Ал мындай дейт: «Манас» эки катмардан турат. Биринчи, адамдар түшүнүп, аңдай алар үстүнкү катмар, экин-

чиси, аң-сезимге сыйбаган ички катмар. Б.а., биринчиси биз угуп, окуп жүргөн Манастын жердеги ыр дүйнөсү, әкинчи, анчейин биз кереметин билип сезе бербеген көктөгү Манастын нур дүйнөсү. Мына ошол Манастын нур дүйнөсүн ачууга далалат кылган М.Убукеев улуу немис психоаналитиги Зигмунд Фрейддин психоанализ окуусуна ылайыкташтырып төмөндөгүдөй кылып Каныкейдин Манас Баатыр набыт болор алдындагы түшүн чечмелейт.

Тұндө жатып түш көрдүм  
Түшүмдө мүшкүл иш көрдүм.  
Канжыгадан баш көрдүм,  
Кол көекөрдөн жаш көрдүм,  
Талас ылдый өрт көрдүм,  
Кырк әмчектүү кер канчык  
Кыдырата шимшиди,  
Үнүн баспай кыңшыды.  
Алчагай мүйүз ак эркеч,  
Айды карап маарады.  
Тултук мүйүз көк бука  
Суу түбүнөн көрүндү.

Эми бул керемет түштү М.Убукеев мындайча жоруйт.

Кол көекөрдөн жаш көрдүм (фрейдизм боюнча) - мүнөздүү сексуалдык символ. Канжыгадан баш көрдүм - жеениш. Алчагай мүйүз ак эркеч, айды карап маарады - эркектин кусалуу сагынычы. Талас ылдый өрт көрдүм - аял сагынычы. Кырк әмчектүү кер канчык кыдырата шимшиди, үнүн баспай кыңшыды - бу деле аялзатынын өтө куса болгон сагынычы. Тултук мүйүз көк бука суу түбүнөн көрүндү - эркек бала төрөлөрдөгү алдын-ала белги.

...Сакеңдин сөгүнчөөк, мурч сөз сүйлөмөйүн турбаган мүнөзүн Мелис Убукеев түшүнүп, экөө тез эле тил табыша, азилдешкенге өтөт.

...Тасма түгөнүп калып, азыр эле айткан эпизоду кайра кайталоо керек болуп калса, Сакең мурдагы айткан сөзүн эч качан так кайталабай улам башкачалап турчу экен. Ал эми улуу ойдун уюткусу көй манасчы өтө кызып, эпостун эң укмуштай жерине келгенде же тасма түгөнүп калат, же техникасы бузулуп калчу экен. Ошентип техника баатыр сөздүн бабасын өзүнө толук батыра алган эмес, манасчыны кууп жетип толук жазғанга мүмкүнчүлүгү да жеткен эмес. Мунун баарын М.Убукеев өзү тамшанып эскерет.

Айтмакчы, Манас менен Каныкейдин нике түнүн С.Каралаев өтө сейрек айта турган. Айтканда да өтө тар чөйрөдө, өзүнө ишенген адамдар болгон жайда. Айтканда ичинен кобуранып Айкөлүнөн уруксат алышп айтчу. Анда нике түн Саякбайга гана тиешелүү чанда гана кездеше турган сөздөр менен өтө көркөмдөлүп, шөкөттөлүп сүрөттөлөт. Эң негизгиси ошол айтып жатканын М.Убукеев тасмага түшүрүп калган. Бирок, ал асемдеп жасалған дүйнөдөй өтө сырдана маселе экендигинен улам көпчүлүккө көп көрсөтө берген эмес.

### **Алжирдик министр жашыганда**

**41.** Аалам алпы Чыңгыз Айтматов республикалык кинематографисттер союзун жетектеп турганда Москвадан «Алжир өлкөсүнүн маданият министри Мурат Бурбу СССРге атайын расмий сапар менен келгени жатат, Кыргызстанга маданий программа менен эс алдырып, меймандал берсеңиздер» деп телефон чалып калышат.

Минтип ЦКдан чалып, суранып аткан соң, уят большой тосуп алалы деп Ч.Айтматов даярдыгын көрө баштыйт. Атайын программа түзүлөт. Баш калаанын ажайып жерлерин көрсөтүү, Ала-Арча жаратылыш паркына баруу, өнөрпоздордун концерти, атайын сый тамак уюштуруу. Бирок, буга жазуучунун ичи толо бербейт. Башка мамлекеттин маданият министри келаткан соң анын жүрөгүнө терең таасир бере турган кыргыздын бир кереметин көрсөтүш керек эле. «Керемет» деген сөздү эстегенде оюна Саякбай түшөт. Телефон чалып издештирсе Бостериде эken. «Эки иштен бир иш» демекчи, даражалуу мейманга табият керемети - Ысык-Көлду көрсөтүп, аナン өнөр керемети - Манасты бир угузайын деп ойлойт. Ысык-Көл райкомунун катчысы А.Мамыркалиевдин жардамы менен атайын көл жээгинде алма бакчанын ичинде ажайып боз үй тигишип камылга көрушөт. Андан калса кыргыз мейман келет дегенде агынан жарылып, укмуш даярданат эмеспи.

Алжирдин маданият министри ар бир улуттун өнөрүнө кызыккан киши эken, жолдо карата Чыкеңе ар кандай суроолорду берип келатты. Ысык-Көлдүн кереметине суктанып, кеч күүгүмдө аны жээктең басып зорырахат алды.

Эртеси түш оой Саякбайды алдырышты. Манас айтадан мурда Чыкең бир аз орусча баяндама берди. Ко-

тормочусу которуп, министр болсо баш ийкегендей болуп, бирок жүрөгү бирдемени сезгендей, айылдық жупуны кийинген чалды жылмая карап, улам-улам ак ниетин билгизген болуп башын ийкейт. Сакең болсо, ошондо байбичесинен айрылып, санаада жургөн шекилди. Андамында мурутун сылап, кар жаадырган кабагын бүркөп коёт. Ага министр дагы баары бир, жән угарман да баары бир. Манас дүйнөсүнүн астында баары тең.

Ошондо өнөр кереметин көрсөтүүгө шашылган Айтматов:

- Саке, эми баштаңыз, меймандарды бир таң калтырыңызы, - дегенде, айланы-тегерекке бир көз жүгүртүп, анан тоону бийиктете карап, ошол закымдан Манасын тапкансып, ...анан кетти башка бир дүйнөгө... оболоп, ...сабалап, улам мейкинді багындырып, кол жеткис жакка.

...Чыкең тоскоол болуп албайын деп акырын сүйлөп орусча которуп, аны жанындағы котормочу болсо тиги министрге алжир тилине которуп атты. Жети-сегиз мүнөт өткөндө тиги министр котормочуну тизеге түртүп, эми мындан ары которбой эле койгула, эмне экенин котормосуз эле түшүнүп атам деди. ...Көкөй кескен өксүк, боконо сөөкту болкулдаткан, муун-жүүндү башоткон керемет үндүн касиетин караң!

...Асмандағы жылдызы азайып бараткандай айкырды бейм.

Сакең болсо көптөн бери чабыла элек күлүктөй Манасын сагынып калыптыр. Ушундайда төгүлбөсө анан Сакең Саякбай болчубу. Чыңгыз Айтматов да Сакеңди сагыныптыр. Баары дымып калды. ...Алыстан гана ыйык көлдүн шоокуму коштойт.

Котормочу жана котормого алаксып маани бербей атса, эми такыр эле көрөлек дүйнө ачкандай элейип калды. Сакең да алыска кетти күндүк жерге ноюбас күлүктөй. Дүйнө дымыйт. Мындауда Сакеңдин үнүнөн башка үн чыгаруу кылмыш кылганга тете. Сакең эле угулуп, Сакең эле айгайлайт. ...Үнү тим эле кара ташты жарып ийчүдөй.

Сакең алкымы буулуп, ыргактап ыйлап, жер солкулдабаса да жүрөк болкулдап турду. Күн бата көк жал Сакең айкашты жецип кайтып келатты. Бүркүттүн көзүндөй ойноктогон көздөрүн ачып-жуумп, жаңыдан жагылган оттун алсыз жарыгы бирде тийип, бирде тийбей, манасчы өзу от болуп күйүп-жанып аткандай сезил-

ди. Түн бир оокум болгондо Сакең жомогун аяктап, ортодогу от да басаңдап, очоктон эле жымың-жымың этет.

Алжир өлкөсүнүн министри Сакенди мойнунаң күчтап, көзүнөн жаш алыш, бетинен өпкүлөп бирдемелерди өз тилинде кобураган болду. Башка дүйнөгө арбалып калган котормочусу аны угуп, котортонго үлгүрбөдү. Кийинки сөзүн Айтматовго кайрылып:

- Сиз кечээ жолдо келатып, кыргыз әлиниң жазма эстелиги калган жок деп айттыңыз эле. Эми мындай өнөр турганда жазма тарыхтын кереги не. Сиздердики айтма тарых, өзүнчө эле бир бу дүйнө сыйбаган архив тура. Силерде тириүүлөй китепканы бар тура...

Чыкең да аны колдогонун көрсөтүп:

- Ооба, ооба, туура айтасыз.

- Эми ушул адам мамлекеттен кандай жардам алат? - деп ал министр күтүлбөстөн суроо берет.

- Мамлекеттик наамы бар, персоналдык пенсия алат, - деп барыш улуу жазуучу мукактансып туруп калдым дейт.

Себеби, ошондо үлкөн манасчы колдогу күлүктөй бапестеп баккан байбичесинен айрылып жүдөнкү тартып жүргөнбү, чийбаркыт кемсели негедир өңүнөн өчүп, маасы бут кийими да майланбаган экен. Маанайы да басыңкы.

...Саякбай Карадаевдин көзу өткөндөн кийин анын 80 жылдык мааракесинде ушул окуяны эстеп, Чыңгыз Айтматов кеменгер манасчыны бийик кастарлап ала албадык деген өкүнүчүн айткан экен.

Бирок, асыл дүйнө ар качан касиетин жоготпойт. Алтын ыплас жерде жатып, миң жылдан соң да алтын болуп жалтырайт эмеспи. Ошол мейман Манас укканына өтө ыраазы болуп кайтып, кийин өз өлкөсүнө барганда «Совет мамлекети эмнеси менен таңкалтырды?» десе, «Баарысы мен көргөндөй, билгендей эле экен. Өнүгүп жатыптыр. Болгону 5-6 saat тынбай тарыхты оозеки айткан өнөрпоз бир тоголок чалга таңкалдым» деген экен.

...Аттигинин, Саякбай өлбөй калсачы.

...Атаганат, көзу барда кадырына жеткенде кана!

### Оруска өкүргөндө

**42.** Үйдө отурса насиптеш, жол жүрсө сапарлаш, бүркүт салса үзөңгүлөш, Манас айтса өнөрлөш досу акын-комузчу - Чалагыз Иманкулов боло турган. Көлгө келсе анын үйүнө кирбей кыя өтчү эмес. Учурашканда

эле тәэ алыстан сөгүнүп келчү, ата-жотосуна чейин айтып. Бүркүтүн да өзү шаарга кеткенде ушу Чалагыз досунукунда карматчу. Тийишкенде эле Ч.Иманкуловдун ысымына тийишип келчү. «Бунун аты эле Чала кыз, өзүнүн накта эркек экенинен шегим бар» деп. Чалагыз аксакал да ага таймашып, жообун берип, «Өзүңчү, атаңдын аты иттики да. Биз тамак бергенде итти «Ме Кара-ла, ме» деп чакырабыз деп тамашалашып, таймашып тим калчу эмес.

Атүгүл Қөлгө концерт коюп, гастролдор келгенде Сакең «Мен Чакеме учураша кетпесем болбайт, ошонукунда эле түнөп алам» деп, кетип калчу. Себеби, Чакеси сөгүнсө көтерүп, чымчыша кетсе өнөктөш болуп, өткөн-кеткенди эстегенде санаалаш шериги болчу.

Көлдү кыдырып концерт коюп жүрсө мурда тааныш-билиш болуп жүргөн колхоздун башкармасынын энеси кайтыш болуп кеткен экен. Концерт койгону келген өнөрпоздор чогуу барып, көз көрсөтүп, көңүл айтып коёлу дешет. Башкарманын үйүн көздөй бет алышып, жолдон эл топтошуп турган үйдү көздөй Сакең баш болуп «Эсил кайран энекем» деп өкүрүп башташат. Аңгыча болбой эле бир киши калдалаңдап чуркап келет. «Бу үйдө орус кемпир кайтыш болгон, башкарманын үйү болсо кийинки көчөдө» деп. Ошондо Чалагыз Иманкулов ачууланып Саякбайды сөгүп кирет: «Деги сен шашмалыгыңды качан коёсуң? Сен баштап өкүрүп орустун үйүнө барып элге шылдың болбодукпу» деп жемелегенге өтөт.

Ошондо да мойнуна алыш калбай Сакең минтип тил кайырат: «Чалагыз, сен кудайды карасаң, мен орус болсо да кудагыйыма өкүрдүм. Сени сыйлап, сен үчүн, сенин кайын журтуң учун өкүрдүм» дегенде бары кыраанкаткы күлүшөт. Анткени Чалагыз Иманкуловдун жубайы орус кызы болгон экен.

...Сакеңдин ар качандан бир качан кылышы кынында, кеби оозунда, камчысы колунда.

### Үч «мушкетёр»

43. Сакең эттин тазасын тандатып, аны дайым бир кишиден төкөлдөштүк казак касапчыдан алчу. Ар күнү адаты эле, түштөн кийинки saat төрттө эт бышыртып жечү. Анан азыркы Тоголок Молдо сквери турган жер парк эле. Ошого сейилдей басканда аны көрүп эл ар тараптан ағылып келчү. Адегенде тели-теңтүштарына

тийишип алат, Токтомушев келсе аны «дунгансың» дейт, себеби дунгандын колунда өсүп, дунганча так сүйлөчү, Смар Шимеевди, Муса Жангазиевди, баарына эле ат коюп кажып кирет.

Сакең түш оой жаш козунун этинен жеп, анан Тоголок Молдо гүлбагына чыгып серүүндөй турган. Анан бу жердегилер аны эле күтүп тургансып, алеки заматта анын ширин кебин укканы чогула калышчу.

Бир ирет кошунасы Токтоболот Абыдымомунов эртепел келиптири. Колуна кыл калемин көтөрүп Сүймәнкул Чокморов да манасчынын келе турган убагын болжоп бу жerde.

Учурашып болуп, үчөө отургучта. Ортодо залкар манасчы, оң жагында таанымал драматург, сол жагында чебер сүрөтчү.

Сакең сүйлөй келгенде сөзгө чебер болгон менен, бир кабак бүркөп унчукпаса көпкө дейре үн катчу эмес. Эстеликтей катып калчу. Кээде таякка ээгин таяп, ийнин түшүрүп көпкө дейре былк этпей ойлонуп отура берчү. Сыртта дүйнө бар экенин унтууп, өзү ой-сезиминде тиги Манастын аруу, сыйкыр дүйнөсүнө кирип кетчү. Эч унчукпай. Андай учурда киши сүйлөгөндөн сүрдөчү. Айбыкчу. Ой канатындағы кеменгерлерди ойготуп, же чо-чутуп аламбы деп. Байкабай ошондо кыжырына тийип алсаң, ой бир ашата сөгөт дейсиң.

...Бу ирээт да Сакең туурдагы бүркүттөй. Таягынын учуна эки колун коюп, ага ээгин таяп, тээ алыста мылтыгын мээлеп, анан кароолго түлкү илинип, ошону шыкаалап жаткансып сол көзүн чала жумуп, оң көзүнүн кыйыгы менен алысты мээлейт. Эч дым чыгарбайт. Тим эле катып калгандай. Бир мүнөт, беш мүнөт... дагы көп мүнөт.

Аны күтө берип, чыдабай кеткен Т.Абыдымомунов көпкө дейре унчукпай туруп, эми:

- Саке, эмне эле бир жерден көз албай калдыңыз, жарыктык десе?

Сакең дагы эле унчукпайт. Укмаксан. Сүймәнкул болсо жылмая карап, бир кызык жооп күткөндөй. Ал өзү сүйлөгөндөн көрө Сакеңди укканды жакшы көрөт. Унчукпай калганын да жактырат. Манас айткан кандай жарашса, кээде Сакеңе унчукпай койгон да ошондой жарашат. Бирок, көпкө чейин унчукпай койсо анын сүйлөгөнүн сагынып кетесин.

Демейде залкардын төгүлүп-чачылып сүйлөгөнүн угуп көнгөн Токтоболот Абдымомунов такыр чыдамы кетти көрүнөт. Бир чекитти шыкаалап эле эстеликтей катып калган Сакене карап:

- Саке, жарыктык киши, эмнени эле тиктеп жатасыз, тиги жерде деле эч нерсе көрүнбөйт го, - деп ого бетер кыжырына тиет.

Шырп алдыrbай кароолго эми гана илинип, атайын деп жаткан түлкүсүн үркүтүп ийип, арманда калган мергенчидей Сакең эми үн катып:

- Ок, атаандын оозун урайын, эркексиңби! Же өзүң көрбейсүң, же көрүп аткан кишини тим койбайсун. Тээтиги жакты карабайсыңбы, - деп тиги бет маңдай отургучта кыска юбка кийип, балык боор балтырлары көрүнгөн кыздарды таягынын учу менен жаңсай көрсөтө кетти. Сакең көрсө ошолорго кызыгып, шыкаалап, көз салып отурган экен.

Кайра калыбына келип, тынчып калып, өзү да күлүп койбой, анан кайра карай бергенин улантты.

Т.Абдымомунов болсо ыкшып күлүп:

- Алда Сакем ай-ийе, деги таппаганың жок, көрбөгөнүң жок. Дагы эле жүрөгүңзөдө жигиттик жалын бар экен го, - деп тамшанып сүйлөп, улуу жомокчунун бул жоругуна баш чайкап, көпкө дейре күлкүсүн баса албайт.

Сүймәнкул болсо Карадаевдин миң кылышынын бир эле кылышына жылмая күлүп, сүрөт тартканын улантты.

Сакең болсо кеп жебей, сөзгө алдыrbай:

- Көзүмдүн курчу барда көзүм менен көрөм, курчу кетсе көкүрөгүм менен көрөм. Эркекте деген көргө киргендече жигитчилик болуш керек, - деп бир кайрып өтөт.

...Өзү айткандай өмүрү өткөнчө бөкчөйүп калбай, калышыкка тише карап, кайратынан кетпей, даңазалуу, кызыктуу өмүр сурду, ак ээк кезинде да.

### Миртемирди таңгалтканда

44. Откөн кылымдын 60-жылдары Кыргыз эл акыны Кубанычбек Маликов менен өзбек элиниң чыгаан акыны Миртемир Чолпон-Атада чогуу эс алып калышат.

Ошондо К.Маликов «Манас» китебин жарыкка чыгаруу боюнча редколлегия мүчөсү, ал эми Миртемир болсо «Манас» эпосун өзбек тилине которуп жүргөн экен.

Эки залкар улуу дастан жөнүндө сүйлөшүп отуруп, бүтпес теманы улам-улам кызып уланта беришет. Өзбек

элинин залкар таланты «Манасты» которуп жүргөн менен эч убакта «Манасты» манасчынын өз оозунан угуп көрбөптүр. Кубанычбек Маликов китептен окуган эпос менен манасчынын өзүн көрүп, өзүнөн уккан эпос такыр башка экенин айтат.

Анан ары-бери сураштырып отуруп Саякбай манасчыны таап алдырып, Манас айттырышат. К.Маликов С.Каралаевге Миртемир акынды эпосту өзбекче которуп жаткан таланттуу инсан катары тааныштырат. Эпосту өзбекче которуп жатат деген сөз Сакеңе абдан жагат.

- Манас - айкөлүм, бу таза дүйнө. Ага таза, аруу ниет менен гана киришкен адамды өзүнө кабыл алат, - дейт Саякбай, баягы С.Липкинге айткан кебин кайталап.

...Сакең табында экен. Ачылып Манас айтып берди. Могулстандын жапайы арстандары өлүп жаткан кезеңди айтты.

Карындары дардайып,  
Ат өлүгү андан көп.  
Муруттары сербейип,  
Эр өлүгү мындан көп.

Төрт-беш saat нөшөрдөй төгүп Манас айтып бүткөн соң мейман Миртемир бир саамга сөз баштай албай турду.

Адатта Сакең эпос айтып бүтөөрү менен эч ким даап бара албай, анан кичине суүй түшкөндө гана аны менен кадырлесе сүйлөшүүгө боло турган. Анан Саякбай терин аарчып, өзүнө келип, бир чыны чай ууртаган соң гана мейман сөз баштап, суроо салды:

- Мынча сан ырдын баарын жан адам жаттай албайт, сиз кантип жаттап алдыңыз?

- Оо кагылайындар, мен жаттамак түгүл, «А» деген арип тааныбайм. Мен Манасты көксөп, көктөн тилеп айтам, анан көкөйүмдө өзүнөн-өзү чыгат.

- Анан анча саптын баарын кантип, качан ойлонуп уйкаштырганга жетишип атасыз?

- Ой, мен эзели сөздү уйкаштырып убара болбойм, оозума өзү кесек-кесек болуп даяр түштөт, - деп Сакең а кишини ого бетер таңгалдырат.

- Ал эми обонун өзүнүз чыгарасызыбы?

- Кагылайындар, обон чыгарып мен Молдокең болуп кетиптирминби (Карамолдону айтып жатат). Манастын обону Манас жараганды эле кошо жарагалып атпайбы.

...Эртеси күнү азиз мейман эртең менен эрте туруп көл жээгинде басып жүрүптүр. Кубанычбек Маликов басып барып, ал-акыбалын сураган соң:

- Биз сиз экөөбүз дүйнөлүк поэзия менен жакшы таанышпаз. Бирок, анын бири да манасчы жараткан поэзия менен тең келбейт го. Кечээки чымыр денелүү, алышка үн салып Манас айткан манасчыны уккан соң, дагы деле түн бою үну кулагыма угулуп, эпос айтып жаткандағы кыймыл-аракети көз алдыман кетпей койду. Манас эпосу эң зор поэтикалық чыгарма экенин билчү элем, эми дагы башка биз билгенден да терең улуу касиети бар чыгар, - деп ойго батып, кечээ Манас жөнүндө сурап атса, эми бүгүн Саяkbай тууралуу улам-улам сурап, бир Кыдым алесаламдын өзү көргөнсүп, сыйкырдуу дүйнө тапкансып, кийин да бул эзели сыр түйүнү ачылбаган Улуу Дастандын тегерегинде гана көп түйшүк тартып, калемин алышп котормолоп жүрдү.

...Сакең ошондой болчу. Жөн жүргөнду таң калткан, таң калганды тамшанткан бир сыйкырдуу талант эмес беле. Адамдан башкача жаралган жан эле го.

### Болот Юнусалиев

**45.** Сакең адамдын жакшылыгын унутпаган пакиза адам эмеспи. Адатта Манаска жакшылык кылган адамдарда атынан айтпай, «кагылайын, садагасы» деп эркелетип, аларга шербет сөзүнөн ағызып күлдүрүп, ал эми ошондой көңүлүнө жакын адамдарды мактаганда көбүртүп-жабыртып, жомокtotуп иймейи бар эле. «Болотпу, Болот - ал накта көк жал эмеспи, Айкөлүмдүн доору болгондо «асманда журсө бүркүттөй, жерде журсө түркүктөй» кырк чоронун бири болмок, кеч төрөлүп калгынын карабайсыңбы», деп жамбашын чаап каткырып калаар эле.

Сыягы баягы 1952-жылы «Манаска» чабуул башталганда эпосту эң биринчилерден болуп эр жүрөктүүлүк менен коргоп чыккан Б.Юнусалиев экенин унутпаса керек.

Бирок, ошол 1952-жылдагы окуя Саяkbай Карадаев учун эң кескин таасир бергенин окумуштуу Болот Юнусалиев каңырыгы тутөп минтип жазып атпайбы.

...Манасчынын кесиби бул арада эл оозунда кара сөз менен айтылып жүргөн жомокту поэмага айландырган жазуучунун эмгегине окшош. Мында айырмасы ушул: жазуучунун поэмасынын тексти жазылган бойдон өзгөрбөй кала берет, ал эми манасчынын туруктуу тексти жок, анын бир айткан тексти, мазмуну бир болгону менен, экинчи айткан текстине сөзмө сөз туура келбейт.

Демек, манасчынын ар бир айтышында чыгармачылык илхам колдонулуп, анын ар бир аткарганы, белгилүү мааниде жаңы чыгарма сыйктанат. Ошондуктан Саякбай карыядан 1940-жылга чейин жазылган вариант менен 1952-жылдагы дискуссиянын таасиринен кийин жазылган вариантын ортосунда жер менен көктөй айырма байкалат. Саякбай карыянын согушка чейинки варианты, анын көптөгөн кайталоолорун эске албаганда, элге атагы чыккан, кадимки «Манас» эпосунун өзү. Ошону менен катар Сакемден башка эч бир манасчыдан эпостун уч бөлүгү толук жазылып алынган эмес<sup>1</sup>. Ошондуктан ал вариант уникалдык, жападан жалгыз вариант; муун Саякбай карыянын өз эллине, бүт адамзатка калтырган баа жеткис çoң тартуусу деп билиш керек. Бул тексттер кыргыз тилинде жана башка тилдерде жарыяланса, кыргыз элинин улуу чыгармасы менен бүт адамзат тааныштырылып, дүйнөлүк адабиятка белгилүү салым кошулган болор эле.

Жарым миллионго жакын сымаптай чуурган ыр менен жазылып алынган эпостун толук вариантынын текстти гана уникум эмес, ошончолук көлөмдүү, көркөм улуу эпосту жадысында сактай билген Саякбай карыянын өзү да дүйнөдө импровизаторлордун ичинде өзүнчө бир уникум-акын экендиги жөнүндөгү пикирге кошулуу керек. Кағаз бетине түшкөн эпос бир кыйла сапаттарынан ажырай тургандыгы белгилүү. Манасчынын өз оозунан кадимки шартта укканга кайдан жетсин. Айтылган тексттин көркөмдүүлүгү манасчынын настроениесине (көңүлүнө) жараشا, ал эми көңүл болсо, айтылуучу шартка (угуучулар чөйрөсүнө) жараша келет. Фондуудагы тексттер, ошонун ичинде Саякбай карыядан жазылып алынганы да, манасчыны жалгыз отургузуп алып кағаз бетине түшүрүлгөн тексттер. Эпосту кадимки угуучулардын алдында айтканда гана кадимки әлдик текст пайда болот. Сакемди ээрчиp, эл арасында айткандарын уккан адам оцой байкайт. Манасчы менен эпостун кадырын билген угуучулар бетме-бет келгенде гана бирине-бири таасир туугузуучу шарт түзүлөт. Ошондо угуучуларынын назарын өзүнө бүт бойdon оодарып алган манасчы айтылып жаткан окуянын мазмунуна жараша өзү кошо таа-

<sup>1</sup> Азыр Кыргыз ИАнын Тил жана адабият институтунун Кол жазмалар фондусунда макала чыккандан кийин жазылып алынган Мамбет Чокморовдун эпостун уч бөлүмүн бүт камтыган варианты сакталып турат (ред.).

сирленип, каармандары кайгырса кайгырып, кубанса кошо кубанып, алардын ички сезимдерин жалаң ыр менен, сөз менен гана әмес, адам баласына бүткөн толгон кылдат каражаттар аркылуу билгизип отурат. Мындай шарттарда кабинетте табылбаган нечен сонун сөздөр менен айтылган укмуштуу ырлар өзүнөн өзү куюлушуп келип турат. Угуучулар өздөрү каалаган эпизодду айтканда Саякбай карыя ого бетер илхамданып, өтө таасирленип айтат. Ошондой эле көп каалаган жана манасчы өзү да көбүрөөк жактырып айта турган эпизоддордун бири - «Каныкейдин Тайторуну байгеге чапканы». Бул эпизод дун угуучуларды да, манасчынын өзүн да таасирленткен күчү, ички сырьы - анын көркөмдүгүндө, анын эч качан өчпес идеясында.

Манастын көзу жумулары менен ашкереге чыккан чыккынчы Абыке, Көбөштердүн кандуу тырмактары элге батырыла баштаганда, айлакерлик менен балтыр бешик Семетейди өлүмдөн алыш качып төркүнүнө алыш барып, иниси Ысмайылга бала кылып бактырып жүргөн Каныкей баласы тестиер болгондо, уулум атасы Манасты тартса чыгып келсин, эси жок эселең болсо артта калсын деп төлгө кылып, Тайторуну байгеге кошот. Байгеге кошулган тулпарга бирөөлөр карасанатайлык кылбасын деп, Каныкей атын өзү сүрөмөкчу болуп, Манастан калган кийимдерин кийип, жарак-жабдыгын асынып тойго келет. Атасы Темиркан менен иниси Ысмайылдын «бизди намыска калтырасын, эрекекче кийинбе» деген сөздөрүн капарына албастан, айдалган аттардын артынан кеткен Каныкейди өлтүрүп келүүгө Семетей жумшалат.

Эли, журуту, уулу учүн толгон азапка кайыл болуп жүргөн жесир өз баласы колдуу боло турган абал угуучуларды да, айтуучунун да жүрөгүн өйүйт, окуянын эмне менен аяктарын ого бетер кызыктыра күттүрөт. Бирок окуянын кызышы мурунку деңгээлден төмөндөбөйт. Кайта тарткан аттарды дөбөдө чон дүрбү менен көрүп отурган Каныкей Тайторунун уч жүз аттын сонунан келатканын көргөндө баласынын колунан елгөнчө, өзүн өзү жайламакчы болот.

Эл сүйгөн каармандын дайыма мындай оор шартта болушу угуучуларды чаалыктырып жибериши мүмкүн. Ошондуктан жомокчу аз-аздан шартты оң жакка оодара баштайт. Боздоп, зарлап турган Каныкей көзүнүн кан аралаш жашын сүртүп алыш, дагы бир караса, Тайтору алтымыш аттын артынан келатат. Каныкей Манастын

Ак Келтесин дурмөттөп туруп бир атканда, анын тарсылын уккан Тайтору октой учуп, аттардын алдына чыгат. Ошентип иш онолгондо Каныкей кайта өзүнүн аял кийимин киет. Муну али байкай элек Семетейдин кулкунөзүндө да жагымдуу өзгөрүштөр пайда боло баштайт. Чыныгы тууган энесин, өз мекенин, элин али биле элек баланын оозуна «Манас», «Талас», «Кыргыз» деген сөздөр өзүнөн өзу эле кирип калат. Ушинтип, акырын-акырындап башталып, бара-бара угуучуларды өзүнө бүт багындырып алган патриоттук сезим Сарытаздын монологунда кульминациялык точкага жетет. Бул монолог - «Манастагы» патриотизмдин гимни. Каармандарын бирде тозокко туртуп жибере жаздаса, бирде бейишке бет алдырып, миң кубултуп жаткандагы максат - ушул патриоттук идеяга келип такалат. Ушул бийик идеяга эпостун композициялык курулушу, ырларынын кооздугу, өткүрлүгү шай келет. Эпостун бул сапаты мурунку манасчылар тарабынан гана өрчүтүлбөстөн, мында Сакемдин өзүнүн да көп эмгеги болуш керек. Бул терең изилдөөнү талап кыла турган маселе...

Угуучуларды бирде ыйлатып, бирде кубантып отурган күч жалаң гана эпостун идеялуулугуна эле эмес, жомокчунун уstattыгына да байланыштуу. Ар бир абалга ылайык каармандын кыймыл-аракетин, кылых-жоругун, ички психологиялык сезимин, айланадагы шартты, табигаттык фонду жана башка өткүр сөздүү кооз ырлар менен сүрөттөөнүн өзу манасчыны көркөм сөздүн улуу уstattарынын даражасына көтөрөт. Ал эми ошол ырлардын мазмунуна жараشا жасалган кыймыл-аракеттер, бай мимика, эпоско таандык музыка, миң кубулган доошунун миң сырдуу ыргагы менен угуучуларды белимчидей өзүнө багынта аткарыштын өзу манасчыны ашкан тажрыйбалуу профессионал артистке тенект. Бирок мында дагы бир чоң «деталды» эске алыш керек. Сахнадагы артист даяр текстти айттуу менен катар ар бир жолу бир гана каармандын ролун аткарат. Ал эми экспромт менен ыр чыгарып жаткан манасчы ар бир жолу айтып жаткан эпизоддун (же бүт эпостун) каармандаresын бардыгынын ролун жеке өзу ойнойт, алардын ар биригин ички психологиялык сезимин, кайгы-кубанычын тен бөлүшүп, угуучуларга кылдат элестетет, башкача айтканда, бүт театралдык коллективдин эмгегин аткарған сыйкынат. Манасчынын эмгеги ар тарааптуу таланттуулукту талап кылган татаал эмгек болгондуктан, Саяк-

бай сыяктуу чоң манасчылар элдин тарыхында чанда учурайт. Ошентип, эгерде эпостун музыкасын ата-бабадан калып келаткан элемент катарында эсептей турган болсок, манасчы эки түрлүү чыгармачылык искусство-нун - акындык жана актерлук искусстволордун мыкты устасы болуп эсептелет.

...Саяkbай карыяны кыргыз эли акындыгы дарыядай аккан акын катарында гана эмес, укмуштуу актер катарында да абдан жакшы билет. Сакем кеминде элүү жылдан бери эллеттеги малчылар менен дыйкандарга, шаардагы жумушчулар менен интеллигенттерге керемет актёр катарында да жомогун айтып, алкышын алыш жүрөт. Саяkbай - өз элинин алкышына татыктуу биздин доордун укмуштуу жомокчусу.

...Кыргызда көрө билгенди көсөм дейт.

### **Мамбетаалы манасчы**

**46.** ...Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сицирген ишмер Калканбай Ашымбаевдин атасы Мамбетаалы деген болгон. Саяkbай манасчыдан 3-4 жаш кичүү болгону менен курбу катары чогуу жүрүп, экөө төң Choюкеден Манасты үйрөнүп, узөңгүнү чогуу теминген тели-теңтүштардан болушкан.

А түпкүлүгү баары төң Арыкмырза уруусунан чыккан Болот уулу Назар деген чоң манасчы болгон. Көбү Манасты ошондон үйрөнүшкөн. Семетей, Сейтекти кошуп айтат. Баласы Жүгөрү «Семетей» айтып, кийин небере-чөбөрөлөрүнө чейин уланган.

Эми манасчылык өнөр ушундай болгон. Адегенде куй-ма-кулак, зирек, ынтызар балдар күндөп-түндөп, кумарланып манасчыларды дегдеп уккан. Анан балакатка жетип, жигиттик сезими ойгонгондо тойлордо, эл чогулган жерлерде секетбай ырларды ырдал чыгат.

Анан түшүнөн аян берип, Манаска өтөт. Керемет дүйнө ошондо башталат.

Бир күнү алар кадимкидей Манас айтып баштаганда Choюке манасчы экөөнү өзүнө чакырат. Күңгөйдө Дыйканбай манасчыга барып, көрүп, үйрөнүп, өнөрүнөрдү бир сыннатып кайткыла дейт. Барып үйрөнүп келген соң, Choюке манасчы ошондо Мамбетаалы менен Саяkbай Каralаевди угуп көрөт.

Мамбетаалы жоош, уяң, тартынчаак, анан түз жүргөн киши эле. Дыйканбай кандай айтса, дал ошол төкпөй-

чачпай көргөнүндөй айтып берет. Чоюке угуп көрүп: «Жакшы, үнүң бийик экен. Дыйканбайдын жамакчылык жактарын да үйрөнгөн экенсис. Ашыкча жерлерин алыш сал» дейт.

Анан өзгөчө күүлөнүп Манас айткан Саякбайды угуп көрүп: «Сенин үнүндө касиет бар. Сен алыска ырдай турган манасчы экенсис» деп бата берет.

1922-23-жылдары Кыдыр аке экөөнү төңдүрүп көрөт. Анан экөө төңдүрүп көрөт. Анын 1936-жылдын 19-майында С.Кара-лаев, 37-жылды Мамбетаалы филармонияга Бишкекке жөнөштөт.

Мамбетаалы манасчы Манас айтканда кан тамырларына күч келип, чекеси көгөрүп кетчү экен, анан «Көк чеке» деп коюшчу дешет. 1941-жылга чейин иштеп, анан кызыл жүгүрүк оорусуна кабылышп бели бүкүрөйтүп, фронтко барбай калат. Бирок, аскерге киши жөнөтүп комиссариатта иштейт. Согушка бараткандарга дұхун көтөрүш учүн ар дайым «Чоң казаттан» үзүндү айтып берчү экен. Платон илгери айткан тұра «Согушка бараткандарға өлүм жөнүндө угузбагыла» деп, себеби дұху түшүп калат.

Кийин айылда почточу болуп иштеп жүрдү. Бирок, Манасты таштабады, өмүрү өткөнчө айтып жүрдү, радиоға жазылышп калды.

Сакеңдин жүрөгү оттуу болчу, ошон учун оттуу сөздөрдү сүйлөчү. Сакең өлүк чыккан жерге барса да «Кырааным, оо эсил кайран шумкарым» деп баатырды жоготкондой жокточу. Элди көргөндө элирип кетчү. Ээлигип әлге жагып, салам берчү. Сөгүнгөнү болсо өтө тар жерде. Ишенген кишилеринин арасында гана сөгүнчү. Сакең ойдун булагы, сөздүн кунары болчу.

Манасчы элдин көңүлүн көтөрүү учун жааралган да. Анын байлыгы да Манас, ырысы да Манас.

Сакең абийирине чаң жугузбай, көөдөнүн датка алдырбай, ыйманына камчы салдырбай ак жашады.

Анын жүрөгүн өмүр бою ыйыктық, адилеттүүлүк уялады.

Көөдөнүндө аалам сыйган адам болчу.

Эми күлкү салып, тамаша кылганы бир укмуш да.

«Ден соолугунуз кандай?» деп сурап калгандарга, «Ээ, балдар, асылдан ажыраган соң әмнени айтасың» деп калат. «Асылыңыз әмнене?» десек, «Ээ, кагылайындар, ала-каныңа салсаң салаадан майы тамган эттен, өпкөн сайдын албырып турған беттен Кудай айырбасын деп жатпаймбы» деп күлдүрөөр әле.

Бу жарыкчылыкты улуу манасчы төрткө бөлүп айтаар эле дейт билгендер. Бириңчиси, майда-чүйдө, келди-кетти, ушак-айың - чыр дүйнө. Экинчиси, өнерчүлүк - ыр дүйнө. Учунчусу - аялзаты - нур дүйнө. Ал эми калганынын баары көр дүйнө. Сакең ошо нур дүйнө менен ыр дүйнөдө жашап, чыр дүйнөгө убактысын кетирбеди, көр дүйнөгө колун булгабады.

### Гомерге салыштырганда

47. «Тұндуқ Илиадасы» аталған Калеваланы чогулткан Элиас Леннротту фин элинин Гомери дешет.

Ал әч убакта Саякбай менен Сагымбай сындуу түшүнөн аян алышп, «Калевала» эпосун айткан эмес. Негизинен «Калеваланын» автору - фин эли. Адегенде болгону 1027 саптан турган ырды 1908-жылы жүз әки ырчыдан жазылып алынган экен. Демек, орточо эсеп менен бир ырчы он саптан айткан экен. Ал эми Элиас Леннрот болсо кезинде миндеген чакырым жөө басып, әл аралап, ар бир сабын чогултуп, миндеген адамдар менен кездешип, анан ирээтке келтирип, «Калеваланы» жазып, ошону менен адабий тарыхта аты калган. Түпкүлүгүндө ал дастанчы эмес, фольклор иликтөөчү болгону айныксыйыз.

Экинчи бир «Гомер» атка конгон ал дагестан элинин карыя ақыны Сулейман Стальский болгон. Поэзиясы чынында өтө керемет, жомокторду ыр кылып жазган. Ошон учун аны ошол кездеги СССР жазуучулар Союзунун төрагасы Максим Горький «азыркынын Гомери» деп лакап ат койгон.

Бирок, Стальский менен Сагымбай, Саякбайларды салыштыруу мүмкүн эмес. Деги эле жомокчу, дастанчы, эпос айткандардан эмне учун эле сөзсүз Гомер менен өлченүш керек. Андай болсо Гомердин өзү ким болду экен деген суроо туулат. Албette, ал байыркы гректин «Илиадасы» менен «Одиссеясынын» автору жана чебер аткаруучусу. Бул әки эпос биригип келип жыйырма жети миң саптан турат.

Ал эми Саякбайдын айтканы жарым миллион саптан ашып атпайбы. Салыштырууга болобу? Демек, Саякбай «Гомердик шкала» менен өлчөсөк, бери эле болгондо кырк эсे көп болуп атпайбы. Эгер орой айтканда, кырк Гомер биригип бир Саякбай болуп атпайбы. Анда әмесе, эмне учун бүт дүйнөдө Гомерди билишет да, биз-

дин Саякбайды дээрлик тааный элек. Кыязы Гомерди Гомер кылып көкөлөткөн байыркы грек тарыхчылары, адабиятчылары, саясатчылары болгон. А биздечи?

Улуттун намысына ачууланып Алыкул Осмонов анан минтип жазып аттайбы: «ХХ кылымда жашаган манасчылардын эң көрүнүктүүсү, эң күчтүүсү, эң улуусу Сагымбай Орозбак уулу болуп эсептелет. Бирок, биздин уятыбызга жараша ушул улуу киши жөнүндө бир да сез жазыла элек».

Улуу Сагымбай Манасты айтты. А биз азырынча Сагымбай тууралуу эч нерсе айта элекпиз.

...1995-жылы ал кезде президенттик администрацияда иштеп жүрүп мамлекет башчысы Аскар Акаев менен кошо Кочкор районуна барып калдым. Жашы жетимиштен өтүп калган, өтө жупуну кийинген бир аксакал чыгып, пенсиясы өтө аз экендигин, аны да 4-5 айдан бери алалек экендигин айтып, чай-чамекке жардам берсенер, эч болбосо «атам Сагымбай манасчы эле, далай китеpte-ри чыкты эле, ошонун калем акысынан болсо көмөк кылсацар» деп кайрылып, бир аз материалдык жардам көрсөтүлгөн болчу.

Талантты таланттай сыйлап алуу ата-бабалардын парзы болуп келди эле го.

Демек Саякбайды, анын алптыгын, кеменгерлигин, генийлигин ченей турган жан азырынча али жарала элек шекилдүү.

Кыргыз элинин дагы бир алигиче өз баасын ала элек түнгуч философ уулу Асанбек Табалдиев да али дүйнөлүк адабиятта «Манас» жана манасчылар өзүнүн бийик ордун таба элек экендигине бушайман болуп мына буларды жазып аттайбы: «...Миндеген биздин эл түзгөн океан - Манас, али Ысык-Көлдөн чыгып, Ала-Тоону ашпай жатат». Ал эми Саякбай Карадаев туурасында болсо, «...Ал, жеке эле биздин элдин улуу Адамы эмес, дүйнөдөгү улуу адамдардын бири. Бирок, кыргыздын ушул улуу уулу жөнүндө дүйнө билеби? Дүйнөлүк илимде, дүйнөлүк тарыхта Саякбайга арналган атайын барактар барбы? Мен андай барактарды али окүй элекмин. Ырас, Саякбай жөнүндө да, Сагымбайдан кем эмес, мүмкүн андан алда канча ашык сөздөр айтылып журот. Бирок, ошол сөздөрдүн алы Саякбайга ал жетпей жаткансыйт. Бул сөздөр, андан али улуу, укмуш, таңгаларлык талант жасай албай жатат. Сыягы, аны коробогон ооздун жели менен эмес, иш жүзүндө Гомерге теңеш үчүн, ал турсун

Гомердин өзүн алп менен аныктоо учун, Саякбайдын айткан Манасын чыгарыш керек. Ошондо гана Саякбай тарыхтагы ордун ээлеп, таланттын ааламга көрсөтөт. Ошондо гана, аны дүйнө окуп, дүйнөлүк илим, дүйнөлүк тарых ага өз барактарын арнайт. Ошондо гана ал Саякбайды Гомер менен эмес, Гомердин өзүн Саякбай менен салыштыра алат».

Бул ташка тамга баскандай таамай пикирге кантип кошула албайсың.

...1960-жылы Саякбай Карадаев Москвадан кайтып келгенден кийин аны бир улуу орус окумуштуусу «Гомердин Гомери» деп айтыптыр деген сөз таркап кетет. Муну уккан байбичеси сөздүн түпкү маанисине көңүл бөлө бербей, жаман чалын кызганып «Атынан эле айтышпайбы, «гөмүрдүн гөмүрү» дешип, эмне маскөөлүктөр мындаид кара киши көрөлек бекен» деген тура.

Ошол 1960-жылы Москвада болуп өткөн чыгыш таануучулардын эл аралык 25-конгрессинде С.Карадаевдин «Манасын» угуп таң калган академик И.А.Батманов кийин минтип эскерип атпайбы.

...Деги бу биздин Сакебиз азamat. Ал эпостон чакан үзүндү айтканда залда ушундай тынчтык өкүм сүрдү дейсиң. Окумуштууларды көз ачып жумганча эле өзүнө тартып алды. Миндеген жайнаган көздөр ага кадалып тиктеди. Артисттик кыймыл-аракети, ымдоо-жымдоолору, келбетинин ийкемдүүлүгү оозунан чыккан текстке бап келе түшүшү - бүт окумуштууларды өтө тацыркатты. Саякбайдын ал көрүнүшү - айтуучусу гана эмес, куду эпостун легендарлык баатырындай элес калтырды. Мындаига фотокабарчылардын күнү тууйт эмеспи. Алар бири-нен сала бири Саякбайдын айланасында чарк айланып жүрүштү.

...Мына, Москвага барып алыш, таланты менен баарын таңгалтып, адамдарды өзүнө чарк айланткан, ал алиги «Неге гөмүрдүн гөмүрү дешет менин жаман чалымды» деп байбичеси кызганган жөнөкөй эле бир карапайым абышка болчу, Саякбай деген.

### Манасчынын Чубагы

48. ...Анда эч ким эч нерсе алалекте абышка «Манастын» калем акысына Москвич алыш атпайбы. Бул окуяны бизге Саякбай Карадаевдин жээн күйөө баласы, бир учурда Жогорку Соттун судьясы, Юстиция министри-

нин орун басары болуп иштеген белгилүү юрист Султангазы Касымов айтып отурду. Ошону Чубак айдап жүрчү. Жүрөгү өрт, бир аз тентектиги да бар эле. Ичиp алып, өзү курлуу баланы чатакташа кетип, бычак менен сайып ийип аттайбы. Адегенде атууга кетет. Кыргызстан жазага кечирим берүүгө күчү жетпей, анан Төрөбай Куллатович СССР Верховный Советинде убактылуу төрагалык кылып калат. Ошондо он беш жылга түшүрүп берген. Абышка дагы кийин ыйлап кирип атып 14 жылга түшүрүп, ошол мөөнөттү толук отуруп, анан бошонуп келди. Түрмөдөн келгендөн кийин Балыкчыда автошколдо инструктор болуп иштеди. Аяктан да авария кылып машинасын талкалаптыр. Анан жоопко тартылаарда мен барып куткарып борборго алыш келип аттаймбы.

...Азыркы белгилүү коомдук ишмер Амангелди Муралiev «Кыргызавтомашта» ошондо деректир болчу, кичүү уулу Чубак 14 жыл түрмөдө отуруп келген соң, аны ошоякка жумушка орноштурдум. Мен анда парткомиссияда иштечүмүн. Бир күнү Муралievди чакырдым: «Ай, Саякбайды билесиңби?» десем, «Как же не знать Саякбая» деп жооп берди. Жумуш маселесин чечип берди. Эми квартир алыш бер деп кыйнадым. Анда кезекке туруш керек эле. Баары ЦКдан коркушчу. Ага карабай бир бөлмө үй берди. Радиатор чыгарган цехте иштеп жүрдү. Ошо бойдон үй-булөсү жок жашап, балалуу болбой өттү.

Сыргак болсо Балыкчыдагы С.Каралаев атындагы мектепте кыргыз тили жана адабиятынан мугалим болуп иштеп жүрдү. Анан астмадан катуу ооруп кайтыш болду.

...Чубак Молдовановкада жазасын өтөп отурганда Бейшекан апа уулuna жолукканы барат. Барса уулу жок. Кайда кетти деп сураса бир орус кыз келип ээрчитип кетти дейт. Ошону угуп алыш эле кан басымы көтөрүлүп, эки күндүн ичинде кете берди. Ал тың киши эле. Мұрт кетип калды.1967-жылдын 7-майы болчу.

Саякбай ата да 1971-жылдын 7-майында кайтыш болуп аттайбы. Экөөнүн тең жарыкчылык менен коштошкон күнү бир күн. Анан абышка жалгызсырайт деп өмүр бою төрөбөгөн бир кемпир алыш бердик Балыкчыда турганда. Ага такыр көнбөй койду. Анан жүдөп, чүнчүп кетти. 1971-жылы борбор калаага оорунаага алыш келдик. Доктур Жайлообаев айтып аттайбы. Өпкөсү жарабай калыптыр деп. Себеби, кыйкырып Манас айтып жүрүп

өпкөгө күч келсе керек. Сүйүмбаев Совмин болчу. Кантта малды бордол семирткен чарбадан эки семиз жылкы алдырыдый. Ошо киши зор көмөк көрсөттү. Союшун союп, аза зыйнаты етту. Эл көп келди. Он уч жыл эстелик көюлбай турду. Анан кайненем дайым эле ыйлайт. Эстелигин тургузалы деп Тургунбай Садыковго барсам, Саякбайдын тириүү кезинде эле жасап калган жети баш кабы бар дейт. Гипстен. Ал кишинин арбагын сыйлайм деп чийип берди элесин. Бюстка албайм деди, себеби бюстун филармониянын астына тургузганга даярдап атыптыр. Курдайдан кызыл гранит алыш келип, Т.Садыков жумушчуларына жасатып берди. Эстелигин ачканда Ч.Айтматов, Жолон Мамытов, Акун Токтосартов жана башка бир топ аттуу-баштуу адамдар келди. Бул 1984-жылы болчу.

### **Буканын керээзи**

**49.** «Бир күнү биз концерт коюп Таласка бармай болуп калдык» дейт бир кезде Саякбай Карадаев менен чогуу жүргөн, кийин улуттук филармониянын музейин жетектеп иштеген Кыпчаков Жумабай.

...Деректирибиз Арген Эсенкулович Сакемди ала барсаңар жакшы болот эле деп айтып калды. Анан биз «Вермут» деген винодон алдык дагы Сакемдин үйүнө жөнөдүк. Барсак Сакем үйдө экен, төрдө олтуруптур. Бейшекан байбичеси менен учурашып, Сакемдин алжайын сурап сүйлөшүп олтурдук. Таласка оркестр кеткени жатканын, Сакемди ала кеткени келгенибизди айттык. Анда Сакем: «Айланайын балдарым, өмүр бою филармонияда иштеп жүрдүм эле, эми минтип бутум ооруп жыла албай олтуррам. Барсам сонун болот эле, Таласка баратыпсыңар, Манас атамдын арбагы колдосун. Ак жолуңар ачылсын» деди. Анан дагы мындай деди: «Илгери бир эки айылдын букасы сазга тыгылып калып, ары сүйрөп, бери сүйрөп чыгара алышпайт. Эл кантмек эле, союп алалы дешет. Анда бука керээзин айтат дейт: «Ээ айланайын, ушу эки айылга далай эле пайда келтирдим эле. Эми мени союп, этимди бөлүп аларсыңар, бирок менин өтүнүчүм бар. Теримди жерге талпак кылышп таштап койбой, кысыр калган кунаажындын үстүнө жаап көөрсүңар» деген экен» деп айтып берди. Анын сыңарындай, бу кишиде сөз ушунчалык түгөнбөйт эле, өзүнчө эле жаткан бир легенда болучу. Сакемде сөз жашырат деген дегеле болчу эмес.

...Асан Жакшылыковдун атасы бизде иштеген, Көлдөгү кызынын үйүнө барышса Сакемдин тайганы ошо жерде экен. Ал киши короодо турган бооз бээни минип алып, итти ээрчитип чыгып баратса кызы артынан чыгып: «Ата, алдагы бооз бээ да. Минбей эле койбайсуз да» дейт. Анда Сакем: «Эй, бооз кезинде бээни эмес энеңди мингем» деп оозун басып коёт. Бирде орой дешчү, бирде чукугандай сөз тапкан кыйын адам болчу. Мына мен өз өмүрүмдө филармонияда 52 жыл иштедим. Бирок менин өмүрүмдөгү эң кызык учурлар кыргыздын белгилүү адамдары менен жүргөндө болду. Укмуш, укмуш. Бир жолу Тянь-Шанда бир колхоздо болдук. Молдокем комузуна кыл тагып жаңыртып жатса, бир аксакал келип маңдайына олтуруп калды. Анан: «Биз атайын келдик эле, айланайын Молдоке, «Камбарканды» бир чертип бербейсиңби?» деди. Анда Сакем Молдокеме: «Ай чертип бер, Молдоке, мындай күүнү баалап келген адамдарга. Кыргыздын «Сынган бугу», «Камбаркан» күүлөрү аябагандай баалуу, атка бергис күүлөр» деди. Ошондо анан Молдокем бир чертти дейсисц.

Бир күнү Н.Давлесов дирижёр болуп келди Москвадан, 1956-жылдар болуш керек. Көлдү кыдырып бардык. Анда Ыбыкем пенсияда эле, айылында болчу. Көлдүн ары жагында Кереге-Таш деген айыл бар экен. Биз ошондо оюн коюп жатсак, бир жаш жигит келип «Атам бүгүн концерт бүткөндөн кийин эле келе берсеңиздер, конуп кетесиздер деп айтып жиберди» деп калды. «Оо, болуптур, балам, айланайын, Ыбыкеме кантип барбайбыз» деп Сакем барбаландап баланы жөнөтүп жиберди. Ошо кезде биздин дирижерубуз ЗИМ деген машинасын айдал келип калды, дарбыз-коонду болсо аябай салып алган. Концерттен кийин ал бизди үйүнө келип түшүрдү. Анан ал конуп кеткиле деди. Сакем айтты: «Айланайын, ракмат, сен балдарды коноктой бер, мен Ыбыкемдикине барып жатам» - деп болбой койду. Анан ал киши бир жакка чыкканда өзу менен кошо чып этме мылтыгын, куржунун ала жүрчү. Ошолорду көтөрүп биз да жөнөдүк. Жаштардан комуз чертет деп Бейшеке Жандаров деген баланы жаныбызга алыш алдык. Барып түшкөндө эле Сакем Ыбырайга айтып калды, «Сен баланча деген күү чыгарыптырыссың» деп. Адегенде ошол күүнү укту.

Анан Сакем «Манасты» түнкү saat 11лерде баштадыго, кайта saat түнкү 2-3төрдө бүттү. Койдун эти тартылып, эт желгендөн кийин, Сакем кайра эле «Чоң Казат-

ты» айта баштады. Ошентип олтуруп таң атып калгын да байкабай калыптырыз. Беш-алты аксакалдан башканын баары уктап калыптыр. Сакем болсо чапынын желбегей жамынып алыш кичинеден чай ичиш, «Манасты» жарык киргенге дейре айтты. «Эс ал, эс алыш ал» дегенди уккан да жок, кайта күчөнүп олтуруп түшкө чейин айтып токтоду. Анан барып эс алды. Эми ушуну карасаң, өзү атайы барып Ыбырайдын күүсүн угуп, «Манасты» таң атканча бир айтып, түшкө чейин бир айтып.

Оркестр кечке келди. Сакем өзү кызыганды айтып олтурбайбы, мына мен да жыргал калдым кенен айтып деп. Мына азыр өнөрпоздор «Манас» ордени кимге, буга деп чуркап жүрүшөт. Ал эми Саякбай башкача болчу, атак-даңкты сүйчү эмес. Ал «Манасты» айтаарда, мисалы «Чоң Казатты» же «Алмамбет менен Чубактын чатагын» айтабы, бириңчи өзү окуяны чечмелеп, анан барып токтобой айта берүүчү. Ал эми азыркы манасчылар «Оо-оо-оо» деп шыр эле баштап айта беришет. А Сакем Каныкейдин Тайторуну кантып чапканын, ага эмне себеп болгонун, кыскасы, санжырасын чечип айтчу. Эми Сакем бул уникалдуу адам, классик манасчы да. Укмуштуу адам эле. Азыр санжыра десек эле «баланчадан баланча» деп эле санап кете беришет.

### **Улуу залкар кичинекейлер менен**

50. Ошондогу коммунисттик партиянын бир үлгү тутарлык жагы бар эле. Белгилүү адамдар менен жаштардын, мектеп окуучуларынын жолугушууларын байма-бай уюштуруп турараар эле. Анын тарбиялык мааниси өтө терец. Саякбай Карадаев да мектеп окуучулары пионерлер, комсомолдор менен жолугушууларга барып, «Манас» айтып, алардын да кызыккан суроолоруна жооп берип кайтчу экен. Кээде коңшу Казакстанга да барып, андай окуяларга каарман болгонуна төмөнкү макала күбө. Бул гезитти улуу адам тууралуу материал топтол жатып учураттым («Кыргызстан пионери», 1964-жыл, 29-апрель).

22-апрель күнү улуу жолбашчыбыз, атабыз В.И.Лениндин туулган күнү Курдай районундагы Георгиевка селосундагы № 2 он бир жылдык мектепте эки республиканын, башкача айтканда, кыргыз жана казак пионерлеринин достук майрамына Саякбай Карадаев да катышты. Ал жүздөгөн пионерлердин алдына чыгып «Каны-

кейдин Тайторуну чапканын» айтып бергенде жаш ленинчилер дүркүрөтүп кол чабышып, карыяны ардактуу пионерге шайлашты. Саякбай Карадаев өзүнүн пионерлерге кайрылган сезүндө: «Лениндей эмгекти, элди сүйгөн адамдардан болуп өскүлө. Мага таккан жагоонор мени силердин катарыңа кошту. Бүгүндөн баштап өзүмдү пионер деп эсептеймин. Жетимишке чыksam да силер менен барабан, сурнай артып Ленин түзгөн өлкөмдө жашап жүрө беремин» деди.

Дагы бир ирээт пионерлер менен болгон жолугушууда ошол замандын салты-шарты менен от (костёр) жагылып, С.Карадаев төмөнкү ырды айтып берет («Кыргызстан пионери», 1963-жыл, 14-сентябрь).

Каарлууга кактырбай,  
Камчылууга чаптырбай.  
Ушул орус келгенде,  
Элди жөнгө салыптыр.  
Бирге конуп, бир жайлап,  
Бир дос болуп дан айдал,  
Жарык күндү бир көрдү,  
Калганда кыргыз карайлап.

...Улуу залкар ошол доордун өкүлү катары Совет өкмөтүнө, СССРдин урабас мамлекет экенине жана коммунисттик партия - чыныгы элдик партия экенине ишпенген. Себеби, анын Манасты аруу туткан журөгү абдан таза, назик жана эч кимге, эч нерсеге арам санабаган жан эле.

### Райкан менен

**51.** Улуу баяндын улукман айтуучусу С.Карадаев өзү айтмакчы:

Баатырлар менен журөктөш,  
Балбандар менен билектеш,  
Эрендер менен маңдайлаш,  
Чечендер менен таңдайлаш, -

жүрүп, көр тирликке майдаланбай, ары парасаттуу, ары кызыктуу өмүр өтөдү.

Чуңкур жерге уоп калган пас жердин киргил суусундай эмес, аска-зоонун мөлтүр булагындай туптунук жашады. Шаңдуу да, шайыр да.

Адам эмес, күшту да кабак-көзүнөн айрый билген Сакең ар дайым ачык-айрым ак ниет кишилер менен шакаба чегишип, чымчылашып жүргөндү жакшы көрчү. Өмүрдүн кыска көз ирмеминде майда-чүйдөгө убакыт коротпой, киберсибей, ак ниет менен достошуп, сагынышып жашаганды бийик баалап өттү да, кетти, оомалтөкмөл дүйнөдөн.

Күштарды, күлүктөрдү, айымдарды, атүгүл болону да «классификацияга» бөлгөн Сакең адамдарга да ар кими-сине жараша мамиле күтчү.

Маселен, түнт, карамуртөз кержейген адамдарга салам берип эле, мурчуюп, сүйлөшпөй салкын мамиле кылчу.

Ушакчы, керооз адамдарга жолукса аларга салам берип, коштошоору менен ары бурулуп баса берээрде колун шымына аарчып, «чыйт» түкүрүп, күбүрөнүп сөгүнүп басып кетчү.

Сыланкороз эркектерди бир талуу жеринен кармап, ат коюп, же шакабага алмайын турчу эмес.

Ак жүрөк адамдарды ийгиликке жетсе элдин көзүнчө апыртып-жабыртып мактап, көкөлөтүп жиберчү.

Кичинекей балдарды маңдайынан өөп, анан бир ирет сөз сүйлөп алмайын өтчү эмес, «чормойгонуңдан өптүрүп кой» деп.

Эң жакын адамдары, маселен, Чалагыз, Ыбырай, Шекербек, жаш «батальондон» Райкан, Мидин, Байдылда менен сөгүнүп учурашып, сөгүнүп коштошо турган. Сөгүнгөнү - аларды эркелеткени. Өзү да ошентип эркелей да түшүнө турган.

Бечара адам көрсө колундагысын аячу эмес. Бирөө ооруп калса атايы барып ал-жайын сурап турчу. Колунан келген жардамын жан адамдан аябай, адамгерчилиги өзүнчө бир түгөнгүс дастан сындуу болгой.

...Согуштан кийинки тартыш жылдары жазуучу Николай Удалов ошондо аты жаңыдан чыгып келаткан жаш акын Райкан Шүкүрбековдун үйүнө барып калат. Аялы бала-бакырасы менен айылга кетип, өзү үйдө жалгыз калып, ооруп-сыркоолоп, аз-маз жүдөнкү тартып жүргөн мезгили экен дейт. Адатта андайда үйдүн ичи суз тартып, куну кетип, аялы жок үй куту качкан очоктой болот эмеспи.

Р.Шүкүрбеков ошону да билгизбей:

- Келициз, тамак ичип кетициз. Ниетиң жакшы экен, тамактын үстүнөн чыгып калдың. Тиги чалга ырахмат, койдун бир жамбаш этин апкелип таштап кетиптир, - дейт.

- Кайсы чал? - деп сурайт.
- Саякбай манасчы. Жакшы киши эмеспи. Көл тараптан эт келип калса мага да, тиги согуштан келип оорукчан Узакбайга (Абдукаимов) да эт апкелип бөлүшүп, ысык шорпо ичип тургула деп кетет. Өзу деле бай болбо со да, тапкан-ташыганын ар качан бөлүшүп турат, - деп ыраазы болгон экен.

...Кайран Сакең, күндүр-түндүр Манас айтып, түбөлүгү түйшүктүү Манас жолунда журсө да жакшы адамдарга жакшылык кылганга күш өмүрдө ар дайым убакыт таап, жүрөктөрүндө жылуулук калтырганга жетишп калган экен.

...Айкөлдүгү да.

...Мидин Алыбаев болсо кийин С.Каралаев Того-лок Молдо-Москва көчөсүндөгү үйгө көчүп кеткенде, анын Логвиненкодо турган үйүнө кирип, анан эскер-месинде жазып айтпайбы: «Бу Сакендин эт илген кыл арканына эттин даамы укмуш сицип калыптыр. Азыр ошол кыл арканын кайнатып сорпосун ичип атам» деп, күлдүруп.

### Саякбайдын кайрыктары

52. ...Деги бу Каралаевдин Манас айтып жаткандагы обондорун иликтөөгө музыка илиминин күчү же тәэр бекен.

...Ай таң. Биз билген музыка дүйнөсү жети гана нотадан турса, Сакендин кайрыктары андан алда канча ашып кетип жатпайбы. Ырдоонун 28 варианттын пайдаланганычы. ...Кээ бир жеринен созуп, ...кээде ырдап, ...кээде обондотуп сүйлөп, ...кайгырса кошок кошуп ийип, ...кээ бир жеринен кобуранып сүйлөп, ...кай бир жеринен бирдемесин унуткансып токтой калып, ...анан кайра алдыны көздөй чаптырып, жетип барып, эцип алып, кээде сөгүнуп ийчүдөй обдулуп келип токтолуп калат.

...Ошондо аны угуп отургандар окуяга аралашып кирип кетип, «Аайт, уйт», «О, атагөрү, чиркин ай, карачы, жарыктык киши» деп алакан чаап кошумчалап, жамбашын чаап өкүнүп, өздөрү Саякбайдын кайрыктарына үндөш, саптарына авторлош да болуп кетет...

...Анан Сакең кээ бир жерине келгенде башта айтылган 3-4 сапты кээде кайра кайталап коймой адаты. Анысы угарманга мурда болгон окуяны эстетип коёюн дегени да.

Сакендин кайрыктары башталганда адатта ойлуу, анан бара-бара албууттанаип, катаалдап баштайт. Кармашка келгенде өткүр, баатырга кайрыктары кайрат берип, кээ бир саптары ант берип жаткандай угулат, жоону жеңгенде шандана түшөт, ошондон кийин гана лирикасы башталат.

Эми Сакендин жаңсап ырдаганы өзүнчө эле бир театр. Миллион сап баткан алтын башы, чулу булчуундуу денеси, эки колу. Мына ушу ар бир адамда бар дene мүчөсү менен эле бутүндөй бир детектив, согуштук кино көрсөткөндөй таасир калтырат. Кайгырганда башын төмөн салып, иши оңунан чыгып калганда башын чайкап, анан жоону сайып келатканда элди тике карап, башын койкоңdotуп, деги койчу, не деген өнөр!

Эки колу - өзүнчө эле 50-60 өнөрпоз катышкан оркестр сыйактуу. Адеп жомокту жобурап баштаганда оң колунун сөөмөйүү менен мурутун сылап алчу. Анан эки колу Сакең катуу «от алгыча» тим турчу. Анан от алган соң эки колу бүркүттүн кош канатындай чабылып кетчү. 8 saat, 10 saat, 24 saat тынбай. Кээде эки колун шак коюп, алакан чаап, ачуусу келгенде муштумун түйүп, дүрбү кылып карап, найза кылып сайып, ат кылып чаап, туу кылып көтөрүп, сүлгү кылып аарчып... Миң түркүн кыймыл, миң түркүн сөздү түшүндүргөн, кайсы бириң айтала.

Москвадан жарык көргөн «Музыкальная жизнь» деген журналдагы макаласында атактуу музыка иликтөөчү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты В.Виноградов анан минтип жазып атпайбы: «Масштабы жагынан дүйнөдө бир да эпос «Манаска» төң келе албайт. Саякбай Карадаевдин феноменалдык эс тутуму жана таланты укмуштай таң калтырат...».

Кээде Сакең Манас айтып жатканда алыстан көрүп, балким үнү угулбаса деле айрымдар тээ ыраактан элесин, кыймыл-аракетин баамдап эле окуя эмне жөнүндө болуп жатканын аңдал түшүнө турган.

Кээде өзүн-өзу тыңдалп аткансып тыныга калат. Анан ошо эки колунун кыймылы жетишпей жаны кашайып баратканда тура калып, жерди тээп, өзүн көкүрөккө ургулап, заманасы куурулуп... Кайран Сакең, не деген өнөр, не деген энергия!

Анан чымыр денелүү, баатыр сындуу төп денеси. Жоо сайганда обдулуп алдыга кетет, жаа сайылганда жаралуу денеси бүшүркөй түшөт. Бирок сөзсүз соңунда же-

нип чыгат. Антпесе Саякбай манасчы Саякбай баатыр эмес. Антпесе Манас Манас болбой калбайбы! Ушундай эмеспи. Саякбай Манас гана айтпайт. Аны менен бирге көргөн көпчүлүкту ...эрдикке, ...достукка, ...сабырдуулукка, ...тайманбастыкка, ...даанышмандыкка, ...патриоттуулукка, ...улуулукка үндөйт. Куду бүркүтүн үндөктөгөндөй.

Ошондо Сакең кызып Манас айтып жатканда аны от деп элестетсеиз, адегенде тамызгыдай тутанат, анан күйөт, жалбырттайт, алоолонот, жалбырты көкөлөп бийикке кетет, табы тегереги жакка тарап, учкундары ырып, чарт-чурт этет. Бүтөөрүндө түтөп барып, токтоғондо өрт өчкөндөй болот. Өзу да баары бүткөндө додо болгон күлдөй болуп уюп калат. Бирок табы күчтүү. Айтып бүтөөрү менен ошо замат даап жакындап эч ким баралбайт.

Эгерде Сакеңди дайра деп элестетсек, анда дайра майда булактан тээ бийиктеп «кулдуруктап» башталат. Сакең да таза, так, шашпай айтып баштайт. Булак булакка кошуулуп, эңкейишке жеткенде шар кулайт. Кээде күрткүнүн, кээде муздун астынан да үн чыгарат. Барабара булак агып сууга, анан көбөйүп өзөнгө, өзөн дайрага айланат, чалкып аккан. Андан ары өзү эле токтобосо ал дайраны бууп эч ким токтото албайт.

Айрыкча айгайлап 2-3 saat Манас айтканды көргөн киши кирген дайраны, эки жагын жеп, жакындаса эле агызып кетчүдөй сезилет. Жакындасаң коркосуң, алыс кетейин десең көркөмү укмуш, күр-шар ташты агызып, шары асман тээп, толкуну жээкти жырып, албууттанып. Сакең кудум ошо улуу дайра эмес беле.

Ал эми үнүчү!

...Кээде кыйкырып, ...кээде куу сүрөп, ...кээде шыбырап, ...кээде жобурап, ...кээде шолоктоп, ...кээде бакырып, ...кээде чакырып, ...кээде илептүү, ...кээде суроолуу, ...кээде жоопсуз, ...кээде жумшак, ...кээде салмактуу, ...кээде күрсүнүп, ...кээде ушкүрүп, ...кээде кекиртек менен, ...кээде жүрөк менен, ошондо да өзүнө жарашыктуу жеткүрүп койгондугу. Ошентип эгерде С.Каралаевдин кайрыктарын терең иликтеп караган кишиге Сакең манасчы эмес, өзүнчө эле бир дүйнөлүк деңгээлдеги композитор болуп чыга келип атпайбы. Башкасын мындай коёлу, «Тайторуну» сынагандагы күлүктөрдүн чабылышын эле Сакең 28 түрдүү обон менен айгактап үн салып атпайбы. Он чакты музыкалық аспапты бир эле ойноп жаткандай.

Ал эми согушту сүрөттөгөнүчү... Карса-курс, кылыч айкашып, айбалта эгешет. Жылкы кишенеп, кулун чанырат. Кабылан күңгүрөнүп, карышкыр ырылдайт. Жебелер ызгыйт. Алтын баш ыргыйт. Эр чабылып, кан шорголойт, айыл өрттөнөт, жетим боздойт, жесир сыздайт, эл мундайт. Жайлоосу ээн калат. Кызы күң болот, уулу кул болот, ата-энеси шорун тартат. Көл соолуп, чөл какшыйт.

...Мунун баарын Сакендин үнүнөн эле туйса болот.

### **Бүркүт менен Саякбай**

53. Кайсы бир американлык окумуштуунун китебинен окудум эле, ким кайсы жаныбарды жакшы көрүп бакса ошого жараза мүнөздөмө берсе болот деп. Маселен, жылкы баккан киши өзү жылкы мүнөз болот. Кәэде көйрөң чалыш келет. Же тоок баккан майдачыл болору тариизде. Чочкочу кичине ыпыласка жакын. Ал эми бүркүт таптаган өзү да бүркүт кыял, бир мүнөз, эки жүздүүлүктү жек көргөн, намыскөй, өзүн таза туткан, бийикти эңсеген кулк-мүнөздүү болот. Атактуу манасчы Саякбайдын да көкүрөктө туу тутканы бир айкөл Манас болсо, көңүл күшүн көкөлөткөн колундагы эрмеги - бүркүтү болгон. Өзү да бүркүт сыңары оболоп, бийикте, аруулукта өмүр өтедү.

Ошондуктан көптөр эңсеп жүргөн борборго келгенде адеп баш калаа тардык кылып, өзү батпай жүдөп кыйналып, капастагы бүркүттөй тоону эңсеп, көлүн сагынып, эркиндикти самап, колу бошой калганда Көл тарапты көздөй чу кооп кетип калып жүрдү. Фрунзе ага тардык кылды.

Өзү айткандай ал «Манасты» залда, кабинетте, же студияда эмес, таза абада, тоодо, суу жээгинде эркин айтчу. Төгүлүп айтчу, кыйналбай өзү рахат алыш эргип, кәэде ээлигип токтоно албай айтчу. Кырк чоросу менен кошо жүргөндөй кербезденип айтчу. Түлөккө отургузулуп тапталган бүркүттүн томогосун чечкенде кандай бийикте сабалап учса, Сакен да көпкө дейре сагынып дастаңын айтпай жүрүп, анан оболоп «Манас» айтса,.. ошол бийиктеги бүркүтүндөй сыйзчу. Тээ көк мейкинди сабалачу. Жер паста калчу, боз чаңгыл бойдон.

Сагызган сайда, таранчы карагайда, ал эми каргакузгун тарп аңдып жашайт. Чыныгы бүркүт бийикти, көк мелжиген асканы, жылдыздарга жакын булуттарды

мекендер, майда-чүйдө чымчыкка кол салбайт. Чонду качырат. Сакең дагы кенже эпосторго аралашкан жок.

Бүркүт бийиктен тике качырып, атып түшүп аң алыш, чеңгелине мүйүздөй катуу бир тырмагын, бир түмшүгүн батырып алыш, анан мұнушкөрү келгенде бошотуп берип, мұнушкөрүнөн алкоо сөз уккан соң ыраазы болуп моюнун ого бетер зоболотуп, көкүрөгүн кере бир мактоого татыктуу экенин билгизет. Сакең да «Манасты» укмуштай айтып болуп, элден алкоо укканда, ичинен өзүнө ыраазы болуп, эки жаагы бұлқұлдөп турса да, кудум Манастын өзү сыйктуу кабагын бүркөп, анан каардуу карап койгону да бүркүт чалыш мұнәзүнөн эмеспи.

Анан Сакең ачык-айрым мұнәз киши болгон менен әч ким менен сыр бөлүшпөгөн. Болгону жалғыз Бүркүт салып жүрсө, ага «Манас» айтып, кырааны аны тыңдап, ээн талаа, эркин тоодо күшү менен кобурашып, сыр бөлүшө жүргөн. Саякбай не деген залкарлар менен үзөнгүлөш, наспитеш, жолдош болуп жүрдү. Бирок, бири да Сакеңдин сырын толук билем деп айтканга оозу даап барган эмес. «Манастын» сырын манасчы гана билген сыңары, Саякбайдын сырын бир билсе ал өлөөрдө кайдадыр кайып болуп учуп кеткен Ак көз бүркүту билер.

Бүркүт бүркүттүн гана эрежесине баш ийип жашайт. Маселен, жапыска конвойт, чаңга жолобойт, капаска көнбейт. Өлүү эт жебейт. Тоону гана эңсеп, тәэ бийиктеги Көкту гана көксөйт. Көкүрөгү шамалды самайт. Канатына кир жугузбайт. Чагылгандын жарк-журт эткенинен жалтанбайт. Көзу курч, жүрөгу өрт келет. Эркин ескөн эрәэн күш.

Сакең: «Бүркүттү жырткыч деп айтууга болбойт. Жырткыч болсо баарына алы жетет, баарын кырып жибербейт беле. Бүркүт канаттуулардын кайра тартпаган мырзасы. Ал эркиндикти сүйгөн асыл жаныбар. Ошон учун бийик аскаларга уя салып, бийик асманда гана алгып учуп жүрүшөт» деп барктап айтчу.

Сакең да канча кооз кабинет, залдарда «Манас» айтты. Бирок, өзүнүн өтө кысылып, кыйналып атканын сезчү. Бүркүт бүркүттүгү менен мактанбайт. Анын турган турушу эле Бүркүт. Саякбай да манасчылыгы менен әч мактанбаган, эллеттик миң абышканын бири сыңары эле, айылдын топурагындай жөнөкөй, карапайым болгону анык. Бүркүт тоодо, бийикте, таза абада, мөңгүдө жашап, сылап-сыйпап, әркелеткенди жактырбайт. Кудум ошо сыңары Сакең да баладай таарынчаак, баатыр-

дай каардуу мүнөзү менен эркелетейин дегендерди шатырата сөгүп кирчү. Акыл айтса Бакайдай, чарт-чурт этсе Чубактай, достукка Алмамбеттей бекем. Мергенчи-леп баратса Манас жоого аттанып бараткандай.

Бүркүтту көпкө аң уулатпаса тамырлары, тарамыштары катар түшөт. Сакең көпкө «Манас» айтпаса сыркооп лоп калган өндүү маанайы чөгүңкү тарта түшөөр эле.

Бүркүт тоё тамак ичсе аң-куш ала албай калат.

...Жайдын саратаны. Бул учурду баары күтөт. Көлгө баарып эс алыш, күнгө күйөлу деп. Бирок, Саякбай бүркүт сыңары кеч күздү күтөт, эң бириңчи сампарлап жааган карды. Себеби, кар жааса баары кар астында калыш, аң жем издең чыгат. Анан бүркүтү аң алат. Ошон үчүн Саякбай жадыраган жазды күтпөй, жайкалган жайды күтпөй, күдүрөгөн күздү күтүп, аппак карды арзып жашачу. Кудум Бүркүту сымак. Бүркүтү аң алса өзү алгансып жаш баладай сүйүнүп, бүркүтү тойсо өзү тойгондой сүйүнүп, бүркүтү көктө журсө өзү да көкту карап жердеги турмушту унутуп, көктө гана оболоп, буту жерде экенин унутуп. Айрыкча кыш келгенде шаарда тура алчу эмес. «Түндө Бүркүтүм түшүмө кирди, мени сагынып атса керек, кырааным десе» деп бир айлап Тоңдо кетип калчу. Шаарга келип кийимин алмаштырып кайра кетчү. Тоңдо анын бүркүтүн Ашыrbай деген аксакал кармачу. Бир жолу кырсык болуп Бозум аттуу бүркүтү өлүп калат. Аны Сакеңде угузгандан коркушуп, айлалары кетет. Улуу кызынын тун уулун өтө эркелете турган эле. Бул суук кабарды небереси аркылуу угузалы деп чечишет. Ошол небереси: «Ато-о, Бозум өлүп калыптыр» десе, Сакең олуурая карап: «Ок, балам, антип айтчу эмес» деп ишенбей атып ишениүүгө аргасыз болот.

Сакең балким пенде катары турмушта жаңылган чыгар. Бирок, өлөр-өлгөнчө да, өлеөрдө да «Манас» айтыш, «Манастан» жаңылган эмес. Бирок, Сакең да жаңылган, болгондо да бир катуу жаңылган. Өзү кәэде анчамынча кызытмадан, ачкылдан ичип, кызып алганда ошонусун айтып, шолоктоп ыйлаган күндөрү болгон. Ал кандайча болгон?

...Же табы келбей турганбы, же Бүркүтү көптөн бери көңүл бурбайт деп таарынып турганбы, Сакең 1960-жылдары Көк-Мойнокко келип, колуна кондуруп, томогосун алалекте Бүркүтү эрте теминип, канатын каккылаш иет. Мындайды күтпөгөн Сакен Бүркүтүн «Энен...» кошуп катуу сөгүп, күшүн коё берип иет. Бүркүтү бийиктеп ба-

рып, Сакендин үстүнөн үч айланып анан жакынкы тоого барып, аскадан өзүн таштайт. Урчук ташка төшү менен урунуптур. Жетип барса Бүркүту жоодон жан берген батырларча эки канаты эки жакка калдайып, башы шалайып, кызыл-жаян кан болуп өлүп жаткан болот.

Сакең ошондо кара көрпө тебетейин жерге чаап, эмчектеш бир тууганынан ажырагансып боздоп ыйлайт. Манас өлгөндө бир ыйлаган Саякбай ошондо Бүркүтүнөн ажыраганда бир боздойт. Түшүнбөгөн кишиге бир чымчык өлгөндө ким ыйласын. Түшүнгөнгө бул чымчык эмес, Сакең үчүн Манастын кырк биринчи чоросундай сезилчү. Алп кара күш сымак ардактачу. Бүркүту да Саякбай сыйктуу бала кыял, таарынчаак, намысчыл болот окшобойбу. Күш баласы болсо да манасчынын бир сөгүнгөнүн көтөрө албады го. Муштумдай болгон күш. Күшта да ушунча бийик сезим болобу. Бу кургур жем издең эле жашабай, намысты бийик тутуп жашайбы. Улуу Манасчыдан, дасыккан бүркүтчүдөн тил укканча өлүмдү артык көрдүбү?

Сакең болгонун болгондой айтып, көргөнүн көргөндөй деп, кээде сөгүнүп-сагынып жүрдү. Бирок эч кимге кек сактабады. Кек сактаса Манас үчүн жааралган аруу жүрөгүн булгап алат беле. Бирок, өмүрү өткөнчө өзү тилдеп өлтүрүп алган Бүркүтүн эстеп, шолоктоп ыйлачу, кечирим сурал жашады. Өзү улуу туруп болбогон бир миң күштүн биринен кечирим сурады. Ошону байкабай тилдеп алганы үчүн өзүн-өзү кечирбей жашады. Канча ирет кээде кызып алганда ошо Бүркүтүн эстеп, буркурап айтып жүрдү. Манасчы «Адамдын эң айкөлү - Манас, жер үстүндөгү айбанаттардын берени - Арстан, Асмандын ээси - Бүркүт» дей турган. Бүркүтүн «Көктүн көрөгөчү, кырдын кырааны» деп сүрөттөп, атынан атабай «Кагылайын» деп, «Кагылайыныма суу бердицерби, жемин бердицерби» деп турган. Мына ошол Манасты жомок кылып айтып, бүркүттү күш кылып салган Саякбай бактылуу болбогондо, анан ким бактылуу. Адатта бүркүтчү күштүн жыргалын гана көрбөй, кууралын да кошо татып жашайт әмеспи. Сакең да андан куру жалак калбады. Бир ирээт өзү боз үйдө «Манас» айтып атса, сырттагы бүркүту бошонуп алыш, жайылып жүргөн бир козуну жара тартып салыптыр. Сакең аны көрүп, малдын ээсине: «Төлөп берем, төлөп берейин, садагасы, жырткыч күш жырткычтыгын жасап, мени шерменде кылган турбайбы» деп өзү күйпөлөктөп,

Улуу туруп кичүүлүгүн, Баатыр туруп карапайымдыгын көрсөткөн экен.

Сүймөнкул Чокморов Сакеңди келиштире тарткан, чекесинде тырыгына чейин окшошуруп. Анда Боомдун чыга беришинде бүркүтүн кармачу экен. Бактырган кишиси карабай койсо керек. Бүркүт арыктаганда эки канатына эле таянып, такыр калдайып калат тура. Бу киши бүркүтүн сагынганды өпкүлөп жиберчү. Барып эле өпкүлөйүн десе, ачкадан ачууланып турган бүркүт бир чапчыган экен. Берки киши ажыратып калыптыр. Болбосо абышканын көзүн майып кылып коймок беле. Ошондо Сакең тамак берип, сылап, тиги бүркүттүн таарынычын жазып өпкүлөп, берки бүркүтчүн болсо ата-жотосун кошуп ашата сөгүп, Солтон-Сарыга чейин Саякбай бүркүт салып кыдырган экен.

Ар бүркүтүнө ат коюп, ар бирине кишиге мүнөздөмө бергендей сыйпаттан маашырланып айта турган. «Боз жигит деген бүркүт асыл эле. Талаалап жүрүп томогосун алганда түлкү-бөрүнү бир эле өлтүрө чапчычу. Кайран көйрөң Кара болсо ашкере кыраан болчу. Ал бөрүнү тепкенде балта менен чапкандай жыгылар эле. Кородогу малга, тезек терип жүргөн кыз-келиндерге да кол салып жибербегей эле деп катуу кармачумун. Күлдү бадамды болсо 12 жыл кармадым. Асманга учуп чыкса куру түшчү эмес. Жейрен, текелерди ала берип, мени көптүрүп жиберген. Азыр да эстей калсам ичим ачышат. О дүйнө кетип, кыяматтын кырына барып калсам тиги дүйнөдө көрүшөр бекемин деп ойлоп калам.

«Ай, сагынтың го чочкоң, кагылайыным» деп кадимки адамды сагынгандай куса болуп жүрүп, кийин Кара Чолок деген бүркүту менен жашады. «Кыйтуу, кыйтуу, садагасы» деп бебөктөй эркелетчү. Анысын болсо укмуштай мактап бу бөрүнү көргөндө каткырып эле жыгылып калат. Бүркүт карышкырды серпкенде бир колу менен түмшүгүн карыштыра кармап, оозун бекитет эмеспи. Бир жолу ошентип жатканда текөөрүнүн бирөө бөрүнүн оозуна кирип кетип, чайнатып жиберип, бир колу чолок болуп калган. Анан бөрүгө ого бетер өчөшүп, бөрүнү серпип асманга бир көтөрүп, атасын танытып анан ташка таштап жанчат.

... Кийин алп манасчы дүйнөдөн кайтканда ошо акыркы бүркүту Кара Чолок көктө учуп, «Киллак-Киллак» деп жетимсиреп, бир канча жолу айылдын үстүн айланып ээсин издел, анан кайдадыр кайып болуп кеткенин Азиз Салиев эскерет.

Ал бүркүту колго кармаган кадыресе күш беле, же улуу жомоктогудай манасчынын колдоочусу беле. Али купуя сыр.

«Кан Манастын Ак шумкар,  
Тегеренип калкактап,  
Тескери учуп чалкактап,  
Сасык жемдин баарысын,  
Чачып кетти Ак шумкар,  
Кайып болуп көрүнбей,  
Качып кетти Ак шумкар.  
Алтын кыска боолорун,  
Тытып эле кетти Ак шумкар,  
Асманды көздөй көкөлөп,  
Сызып эле кетти Ак шумкар»

деп Сакең айтмакчы, өлбөс дүйнөгө кайып болуп кеткен чыгар.

...Күш көрсөк каастарлай жүрөлү. Ал балким Сакеңдин Кара Чологу же Айкөлдүн Ак Шумкары болуп жүрбөсүн.

### Мухтар Ауэзовдун баасы

**54.** «Манаста» казак-kyргыз достуругу: «Ак бекендүн кылындай суурулушкан, Ак буудайдын унундай жуулушкан эгиз эл» деп айтылат эмеспи.

Казак элинин гана эмес, орток түрк адабиятынын бараандуу өкүлү «Манас» эпосу менен Чыңгыз Айтматовго опол тоодой кызмат өтөгөн Мухтар Ауэзов кезинде Саякбай Карадаев менен биринчи ирээт 1928-жылы таанышып, бара-бара жылдыздары келишип, ымалалаш болуп, байма-бай жолугушуп, атүгүл ал тууралуу эпикалык чыгарма жаратсам деген тилекте болгон экен. Фрунзеге, Ысык-Көлгө келген сайын улуу манасчыны алдырып, улам-улам айттырып кумар кандырып, кайра тамшанып «Дүйнеде Саякбайга теңелетин өнер жок гой. Осы баа жеткис кеншти көтериңдер, Саякбайды көтериңдер, не деген керемет өнер» деп айтып, кеменгер дастанчыны өзүнөн да бийик коюп сыйлачу тура. Кәэде тамашалап: «Бу Сакенди көргенде эле кыйсык сөз айткым келип тур» деп күлдүрүп, тийише кетчу экен.

1956-жылы Алматы шаарында кыргыз адабиятынын декадасы болуп, ага Мухтар Ауэзовдун түздөн-түз чакыруусу менен Саякбай Карадаев да барат. Ошондо

катышкандар башкасы бир тең да, анда Сакендин Манас айтканы бир тең болгонун күнү бүгүнкүгө дейре айтып келишет.

Декаданы үлкөн жазуучу Мухтар Ауэзов өзү ачып, кыргыз жана казак әлдеринин тарыхый, рухий байланыштары тууралуу, келген таланттар жөнүндө, анан манасчыга байланыштуу кең-кесири кеп кылат. «Манас» эпосунун дүйнөлүк мааниси тууралуу айтып келип, Саякбай Карадаев жөнүндө өзү толкунданып сүйлөйт: «Осы улы адам шалкыган дастандарды жараткан дэулердиң соны гой. Европалыктардын сөзи мен айтканда «Последний из могикан». Былай алп дастаншы енди дүйнеге келмейди. Осы улы д?у адамды казак калкы көрип калсын деп атейин алдырып келип отырмыз. Сакенди жаксылап көрип калыңдар. К?зир Сакем өзи алдымызга шыгып, дастандын сөзинен айтып береди. Манас көлеми - өзинше шалкып жаткан поэзиянын океанын елестетеди гой. Осыны тыңдал, Сакендин өнерин де, сөzin де, өзин де еске тутып калыңдар» - деп айтып, манасчыны әл алдына чыгарат. Мухтар Аэузовдун сөзүнө таасирленген көрүүчүлөр манасчы сахнага чыгып келатса, кудум дөө келаткансып, туруп кол чаап тосуп алышат. Улуу жазуучунун сөзү дем бердиби же табына келип турганбы, Сакен Тайторунун чабылышын бирде күйүт болуп мунканып, бирде күлүк болуп чабылат. Сакен алты кылым алтын кутуга сактаган асыл дүйнөсүн ачкандай, ак берметин чачкандай болду. Кыргыз көргөн азапты эми казак журту да өз башынан өткөрүп жаткансып журөгү сыйздады, жүлүнү муздады. Саякбайдын таасири ушунда әмеспи угармандар, көрөрмандар аны менен кошо ооруп, кошо сакаат. Бу ирээт жомокчу үну менен музду да, ташты да эритип ийчүдөй айтты. Бирде кубанып кумарды жазат, бирде өкүнүп көкүрөктү эзет. Кай бирде бүркүт шаңшып, туткундагы боорун чакыргандай үн салат. Құлғу улам озгон сайын манасчынын жүзүнөн нур балкып, өзү қүш болуп калкыйт. Қүш канатын желпигендей көңүлү сергийт. Мындай укмушту мурда көрбөгөн эл жапырт көтөрүлүп, узакка кол чаап, кайра суранышат.

Кайрадан жалгыз болуп туруп, миң ат чуркап келаткандай дүбүрт жаңыртты Саякбай.

Өзү тамчыдай болуп туруп океандай толкуду Саякбай.  
Үнү көкте, өзү жерде.

...Сакен тура калганда сан миң калың кошуун коштоп, жер дүңгүрөп жаткандай болду бу Жараткан!

Ошондо бир казак жазуучусу «Кыргызда комуз болсо, бизде домбра бар, силерде Токтогул болсо, бизде Жамбыл бар, бирок силер Манасыңар менен улуу экенсиңер, биздин Манасыбыз жок» дегенде, «Манас – казак-кыргыз элине бирдей орток баатыр» деп айткан э肯 бир кыргыз.

Мухтар Ауэзов ошол СССР учурунда сөзү өтүмдүү, абройлуу адамдардын бири болгон. Кайсы өлкөгө барбасын, же окурмандар менен жолукканда ар дайым Саякбай жөнүндө кеп кылып тамшанып да, таң калып да «Бу киси д?у гой, д?у» деп кайталап бир тоголок сакадай бойлуу чалды дөө катары көрүп, «биздиң д?умиз гой» деп ат коюп барктап жүргөн. Маселен Франция жана Америкага болгон иш сапарына да Саякбай тууралуу айтып, Индиянын президенти өзү философ Радхакришнан менен болгон маегинде да ал тууралуу кеп кылганы эле Ауэзовдун Сакеңе, Манаска болгон үлкөн сый-урматынын далили. Кыргыз окумуштуусу М.Мамыров менен жолугуп калып «Не ушин Саякбайга «академик» нагамын бермейсиңдер? Ондан өткен кандай академик бар?» деп бушайман собол салган э肯. «Манаска» арнап атайын «Кыргыз элиниң баатырдык эпосу» деген бараандуу илимий эмгегин жараткан.

Кыргыз эл акыны Кубанычбек Маликов менен залкар жазуучу Мухтар Ауэзов дасторкон үстүндө отуруп: «Казак эли акын келеби же кыргыз эли акын келеби?» деп сураса, анда: «Кыргыз эли акын келет. Казак элиниң акындарынын айтыштары ең узак болса еки сагатка созулат. Ол енди Манастын миллион жыр сабын жалгыз басына сыйғызып отырган Саякбай Карадаевдин улытынын акындыгы артыкшылык кылады гой» деп, айкөлдүгүн көрсөтүп, Сакең аркылуу кыргыз элиниң ырчылык талантына дагы бир жолу таасын баа берген э肯. Атургай кээде кыргыздын айрым сөздөрүнө сүктанып, казакта «туыды», «уыл тапты» деп айтады. Буга Караганда кыргыздын «төрөдү» деген сөзи не деген керемет, көркем емеспи! Осы «төрөдү» деген кыргыздын сөзин казактын адебий тилине киргизсе, кандай адеми болар еди, кыргыз тили соншалык бай, угымды, жагымды, төгрөнтүп бир сөзин еки айтпастан, тек кумдай шубыртканга уста» деп сүктанган э肯.

1967-жылдан баштап Казак Академиясы өтө көңүл бурду. Эки жигит Сакендин Манасын, отуруп, турганын, санжырасын бут жазып алыптыр. Анан казактар авто-

рдук калем акы катары 17 мин рубль бериптири. Бул чоң акча болчу.

Сакең да казак жигиттер менен аскерде жүргөндө үйрөнүп алган окшобойбу, эски казак акындарынын өлөндөрүн, казак элиндеги белгилүү адамдар менен болгон окуяларды өтө тамшандырып, күлдүрүп айтып берчү. Айрыкча, Абайдын ырларын өзүнө гана ылайыктуу ыргагы менен күпүлдөтүп далайга чейин жатка айтчу.

\* \* \*

Бир жолу дагы Сакеңди күпүлдөтүп Манас айттырып коюп, жаздырып атканда жазуучулар Абымомунов, Жантөшев, Маликовдор маңдайы жарык бир жылдыздуу киши менен радиостудияга кирип келишти. Ичинен бирөөсу Сакеңди токтотмок болду. Ошондо алиги маңдайы жарык киши казакча: «Тийме, тиймеши, чүшш» деп колу менен оозун жаңсап, - шошытпандар, ойбаай аксакал табында екен гой. Кудай кыргызга берген екен Сакеңди. «Былай сундык дүйнеде жок гой» деп айтты да, анан студиянын ичине кирбей айнектин бери жагынан сүйлөнө берди: «Ой-баай, не деген керемет. Осы кисинин кадырына татый бекенбиз» деп. Бир кезде Сакең айтып болуп, анан тиги киши көрсө казактын улуу жазуучусу Мухтар Ауэзов экен, пульттан микрофонго келип: «Саке, көлимсизби, көлим емес океанымсыз го, биз келдик» деди. Сакең терисин чала-була аарчып: «Мукаң келген тура, казагым» деп экөө ата-баладай көрүшүп, кучакташып атат. Бирин-бири дальга чапкылап атат.

Мухтар Ауэзов Жантөшевге карап: «Бу киси тирилердин жалгыз океаны гой. Жаратканга ризамын, осы кисиге кездестирген. Бир жааралган, Кудайдын кисиси гой. Осы кисинин баркын кыргыздар билер бекенсицер» деп тамашалай кетти. Студияга иштеп аткан Турсун Уралievдин аты-жөнүн сурады да «Бир жаксы жумыс кылып жаткан екенсин, улы кисинин даусын плёнкага калтырып. Енди елдин кулагында калады, саган раҳмет» деди. Сакең күлдүрмөккө «Бу жан койбос сарт экен, жанымды койбойт» деди эле, «О, сен буга терикпе, кейде осылай жини бар, аны көтерип кой, жаксы көрген адамын сүйтеп сөгип сүйлеседи» деп мени сооротту.

Анан К.Маликовду карап: «Машинеде аукаттар бар еди» деди. Бир заматта дасторкон жайылып, устү толтура дүйүм тамак. Чучук, казы-карта, эт, боорсок, аракшарабы менен.

Мухтар Ауэзов бүгүн эле келип И.Раззаковго жолукканын, а кишиден «Саяқбайды он күнгө Көлгө алыш кетейин» деп уруксат сураганын айтып отурду.

Т.Уралиевге кайрылып: «Манасты жазып жаксы жумыс қылыш жаткан екенсиц. Енди уруксат болса Сакенди алыш он күнгө Көлгө барып ел мен жолыгып келейин» деди. Ал қантып уруксат әмес деп айтсын улуу кишиге. Бешимге чейин студияда отуруп «Енди Саке, үйге бурылып кийинип аласызыбы, не түз кетейикпи?» деди эле, Сакең да Ауэзовду сагынып калса керек, «Түз эле кете берем» деди.

...Исхак Раззаковдун кеменгерлигин айтпайсызыбы, ошол заматта эле көп түйшүктүү кызматына карабай улуу манасчыны жаздыртып калууга өзү киришкен.

...Мухтар Ауэзовдун адамгерчилигин карабайсызыбы, атак-даңкына салып манасчыга түз кирбей, адегенде наркын сактап Исхак Раззаковдон уруксат сурал барганын.

Ошентип Сакең Мухтар Ауэзов менен туура он эки күн Көлдө болуп кайра келди.

...Кайсы бир жылдары Исхак Раззаков түштүктөгү пахтачыларга барып жолугат. Ошондо әмгекчилер кемкарч маселесине келгенде «Бизге Осмонкул төкмө келип ырдап берсин» деп талап коюшат. Анан И.Раззаков борборго келәери менен АН-2 өзү учкан самолету менен залкарды ошол пахтачыларга жиберген тура.

...Не деген айкөлдүк.

### **Семен Липкин – «Семеке»**

**55.** XX қылымдын отузунчу жылдарынын ортосунда советтик мамлекеттик адабият басмасы «Манас» эпосунун бөлүмдерүнүн ичинен эң мыкты котормого сыннак жарыялайт. Ага жыйырмага чукул котормочулар, ақындар катышат. Арасында Сергей Клычков, Василий Козин, Георгий Шенгели өндүү белгилүү инсандар бар. Жыйынтыгында учөө жеңүүчү деп табылат. Алар: Лев Пеньковский, Марк Тарловский жана «Тулпар» деген псевдоними менен катышкан Семен Липкин. Ким кайсы эпизодду которо тургандыгын Касым Тыныстанов жана Өмүркул Жакишев менен макулдашып турушту.

Ал учурда Кыргызстан али союздук әмес, автономиялык область болуп, обкомдун биринчи катчысы М.Белоцкий башында турган. Ал киши обкомдун катчысы Төрөкул Айтматов жана ошо кездеги совнаркомдун төрагасы Бая-

лы Исакеев менен өз ара өтө ынак мамиледе болушкан. Кыргыз фольклоруна абдан кызыккан. Атургай Москва-да жазуучулар союзунда «Манас» эпосуна байланыштуу көркөм кече уюштуруп, эпосту которууга белсенип кириши-кен уч автордун жүз ачар кечеси да болот. Бул иш чара өтө бийик деңгээлде өтүп, ага ошо доордун дөө-шаалары Фадеев, Твардовскийлер катышып, жаш котормочуларды алгачкы ийгиликтери менен куттукташат.

Ал ансайын ай өтүп улуу эпос дүйнөдөгү залкар тилдердин бири болгон орус тилине которула баштайт. Лев Пеньковский болсо эпосту окуп алып «Манас - кыргыз элинин летописи жана поэтикалык Библиясы» деген бийик баасын берет.

Ошондо котормонун алгачкы варианты үчүн С.Липкин менен Марк Тарловский Кыргыстанга келишип со-внаркомдун резиденциясынан жай алышат. Семен Израилович бул кезде кыргыз тилинде түш жоруп калган эле. Ошол учурда «Известия» гезитинин баш редактору, ЦК мүчөлүгүнө талапкер Николай Иванович Бухарин мергенчиликке тоолуу өлкөгө келип, эс алыш жүргөн экен.

Эртең мененки дасторкон үстүндө москвалыктар өз ара таанышып калышат. Эки котормочу эмне максат менен келгенин билген соң, кечки сый тамактын алдында поэзияны өтө аздектеп сыйлаган Н.Бухарин мындай сунуш киргизет:

- Улуу К.Маркс минтип айткан, ар кандай мифологиада чыныгы зор искусствоун негизи бар. Кыргыздардын мифологиясын билүү мен үчүн өтө кызыктуу. Анда, кечки тамактан соң поэзия кечесин кылбайлыбы. Көчмөндөрдүн «Иллиадасын» угалы.

Аңгыча обком жетекчилери М.Белоцкий, Б.Исакеев-дер келишип, меймандарга кечки сый тамак берилип, мурда сүйлөшүлгөндөй кеп эми «Манастын» орусча котормосу жөнүндө уланды. Улуулата адегенде М.Тарловский өзүнүн котормосун улантат. Ичимдик ичилип, кече көтөрүңкү маанайда уланып баштаганын сезген С.Липкин эпостогу эркектердин эсинде калчу саптарга өтөт:

Ночью - девушка, днем - кумыс,  
Так проводит время киргиз.  
Скачет по луговой траве  
С куньей шапкой на голове...

Баялы Исакеев боору эзилгенче күлөт. Эпостун орусча котормолору окулуп бүткөн соң Н.Бухарин сөз алыш:

- Бул оозеки поэзиянын улуу эстелиги. Демек, бул чыгарманын орусча кормосун ар тараптан колдоого алуу керек, - деп бийик баа берип, өзүнүн жардамчысы, белгилүү жазуучу Юлиан Семеновдун атасы Семен Ляндреске: «Бул эпостун орусча кормосунан «Известия» гезитинин бир бетине толук жарыялоо жөнүндө байрук берет.

ССР аймагындагы нускасы боюнча «Правда» гезитинен кийинки эле экинчи «Известия» гезитинен алгачкы ирет «Манас» эпосу орус тилинде жарык көрөт.

Ошол «Известия» гезитинин 1939-жылдын 22-майындагы санында жарык көргөн материалда Лев Пеньковский минтип жазат: «Кыргыздар - артыкча музыкалдуу эл. Кыргыз дайым ырдайт. Баары жөнүндө: эмне ойлосо, сезсе, көрсө. ...Кыргыз элинин поэтикалык кеменгерлиги баатырдык, монументалдык «Манас» эпосунан өзгөчө баамдалат... «Манас» эпосу кандайдыр бир денгээлде кыргыз элинин тарыхый летописи жана поэтикалык Библиясы.

...Ошентип Белоцкий өзү кол коюп, Улуу эпостун орусча кормосун жарыкка чыгаруу колдоого алынат. Бирок... бирок алдыда дагы кооптуу тагдыр күтүп турган эле.

«Манастын» орусча басылып, жарык көрүүсүн күн санап күтүп атышкан Белоцкий, анын жан-жөкөрлөрү Т.Айтматов, Б.Исаакеев да «улутчул» деген жалган жалаа менен кызматтарынан айдалып, катаал тагдырга туш болушту. С.Липкинди «уч тамгалардын» өкулү «Лубянкага» (ГПУнун башкы конторасы жайгашкан жер) чакырып, канча ирет суракка алышкан. Манасты «антинародный» эпос деп чыккандардын башында Климович турган. Акыры Манасты кыргыз элинин тагдырынан бөлүп салуу мүмкүн эместигине көздөрү жетишкен.

«Манастын» кантсе да жолу машакаттуу болгону менен руху күчтүү эмеспи. Ар кандай ошол доордогу оомалтөкмөл саясатка карабастан Москвада улуу дастандын отуз миң сабы каторулуп бүтүп, тексти терилип, макети жасалгаланып, кормочу С.Липкин менен болочок киептин редактору Евгений Мозольков Кыргызстандын борбор шаарына келишет.

Республикалык партиялык уюмdu Максим Кирович Аммосов жаңыдан жетектеп калган. Өзү улуту якут. 7-ноябрдагы парадда өкмөттүк трибунада Борбордук Комитеттин мүчөлөрү өмгекчилерге, коммунисттерге кол булгалап, демейдеги майрамдын шаңы билинбей ортодо

бир муздак жел уруп тургандай. Жүрөгү жамандыкты сезгендей М.К.Аммосов борбордук трибуналдан элге кайрылып жатып:

- Жашасын бүт дүйнөдөгү фашизмдин жеңиши! - деп жаагынан катуу жаңылып алат. Өзү сезип калып, эсакылына келе түшүп, ондооп-түздөп: - Улуу Сталиндик гениалдуу жетекчилиги астында бүткүл дүйнөдөгү коммунизмдин жеңиши учун алга!

Бирок биринчи айткан катасы да, экинчи айткан «батасы» да Сталингэ жетелекте эле, ошол эле күнү кабинетинен колуна кишен салынып, «эл душманы» деген айып тагылып, түрмөгө кесилди. Өз мекени Якутияга барып, кийин Москвада атууга кетет.

... Деген менен Манастын мизин ким кайтара алмак эле. А.Малдыбаев, В.А.Власов жана В.Фере үчөө биргешип жазган улуу эпостун операсы 1939-жылы жазылып, кыргыз адабияты менен искуствосунун Москвадагы декадасында ийгиликтүү коюлду.

Ошол орошон окуяга күбө болгону барган котормочу С.Липкин Кыргызстандан келген манасчы Саякбай менен таанышат. «... Мен аны абдан сүйчү элем, сыймыктанып, аны менен маашырланчу элем, ал менин бул сый мамилемди сезип, «Сен дагы чебер манасчысың, Семеке» деп калаар эле» дейт. «Эки бети эки бышкан алмадай кызыл, жүзүнөн жалыны жалбырттаап турган, көз карашы болоттун эки мизиндей курч кесип өткөн, өзүнүн толкунданганы аз келгесип, көрүүчүлөрдү да толкүткан, өзүн да, айланча-чейрөнү да унутуп, такыр башка дүйнөгө кирип кеткен өзгөчө талант эле» деп эскерет чебер котормочу, же башкача айтканда котормодогу манасчы Семен Израилович Липкин.

С.Каралаев 1939-жылдагы Москвадагы декада учурунда С.Липкин жазуучулар үйүндө, андан соң Москва шаарынын тегерегиндеги жолугушууларда чогуу болушкан. С.Липкин «Манастан» орусча үзүндү окуп, С.Каралаев болсо күпүлдөтүп «Манас» айтат. Ошондо С.Липкин «Саякбай Каралаев - чыныгы гений, ал генийлердин баары сыйктуу эле бала кыял да болчу. Москванин сахналарында көп эле Манас айтты. Бирок, өзүңүз окуяларга аралашып жүргөндөй таасир калтырган боз үйдө отуруп Манас укканга не жетсин» дейт.

«Семеке, эч качан эсиңден чыгарба, манасчынын жандүйнөсү өтө таза болуш керек. Бизге булганганга такыр болбойт. Эгерде жан-дүйнөбүздө тырмактай эле арам ой

болсо Манас бизди катуу жазалайт. Сен мейли орусча манасчы болсоң да Кудайдын мыйзамын жана Айкөлүмдүн жүзүн жан-дүйнөндө ар дайым аздектеп сакташып керек» деп Сакең айткан экен С.Липкин менен коштошуп жатып.

... Кийин эпостун котормосунун үстүнөн иштеп жатканда манасчы С.Каралаевдин ушул насаат сөздөрү кулагымда ар дайым коңгуродой кагылып турду дейт.

Улuu дастан орус тилинде 1946-жылы согуш бүтөөрү менен кызыл мукабада басылып чыкты. Бул эмгеги бийик бааланып котормочу «Ардак белгиси» ордени менен сыйланат. Кийин Манаска таасирленип, эркин стилде «Айкөл Манас» повестин жазып чыгып, анысы Литва, кийин Прагада чех тилинде, Берлинде немис тилинде басылып жарык көрүп (адегенде «Советский писатель», кийин «Детиз» басылмаларында), окурмандар арасында көп кызыгууларды жаратат.

... Манасчынын жан-дүйнөсү өтө таза болуш керек. Тырмактай эле арам ой болсо Манас бизди катуу жазалайт.

Балким, Сакеңдин Манаска байланыштуу осуяты ушул кепте катылгандыр. Мүмкүн сыр түйүнүн али эч ким чече элек. Кеменгер эпостун бир түйүнү ушул сөздө катылган чыгар.

... Манасчынын олуяллыгын каран!

### «Манас» менен манасчы

**56.** Саякбайдын Манас айтканын бир көрүп, делебеси козголуп, жан-дүйнөсүнө бүлүк салынып, ага арбалып калган казак элинин академиги, профессор, таасын аалым Кажым Жумалиев «Казак адабияты» гезитине 1964-жылы минтип эскерип жазат<sup>1</sup>:

...«Манас» - бир калктын далай кылымдар ичиндеги элдик, эрдигин, ынаным-ишенимин, турмуш-салтын, философиялык, эстетикалык көз карашын, рухий күчүн, көркөмдүк ой жүйөсүн өз боюна жыйнактаган, таң калтыргандай мол, тамшандыргандай көркөм чыгарма.

Буткүл жер жүзүндө «Манастан» зор көлөмдүү эпопея болгон эмес. Башкаларды деңиз десек, муну океан дегенге болот. Поэзиялык көркөмдүгү, окуяга байлыгы жагынан да «Манас» ушул күнгө чейинки адабий журт-

<sup>1</sup> Советтик Кыргызстан, 1964, 26-июль

чулукка маалым эпостордун эч кайсынысынан кем түшпөйт.

Индиянын аты аталуу «Махабхаратасы» көлөмү жағынан «Илиада» менен «Одиссеядан» сегиз эсे артык болсо, атактуу «Шах-нама» эки жүз миң жол, ал эми «Манас» трилогиясынын тек гана Саяkbай Карадаев вариантынын өзү эле жарым миллион жол: изилдөөчүлөрдүн айтуунча, беш миң жолдон жогорку «Манас» варианты он сегизге жетет. Алардын ичинде 15 томдон турган жалаң гана «Манастын» өзүнө арналган Сагынбай Орозбаковдун варианты да бар. Эмне деген мол байлык?

«Манасты» которуп, өз калкыбызга таанытуу - жеке кыргыз эмес, бүткүл союздук масштабда айрыкча көнүл буарлышк иш. Арийне, ага демилгечи болуучу эң оболу кыргыз калкы, анын өкмөт башчылары, илимий коому. Ошону менен катар кыргыздын тилин жакшы түшүнө турган казак, өзбек, татар, башкыр жана башка элдер да бул ишке белсене ат салышууга тийиш.

«Манас» эпосунун патриоттукка үндөгөн тарбиялык маанисин, тарыхый этнографиялык, көркөмдүк касиетин, ченемсиз тил байлыктарын мындай койгондо да, казак, кыргыз шекилдүү элдердин өткөндөгү турмушу жапайы, маданиятсыз, рухий жагынан төмөнкү баскычта калгандык деп айта жүргөн Европа окумуштууларына «Манас» чоң сокку. «Маданияттуумун» деп көөдөнүн көтөрө турган азыркы Европа, Америка элдеринин эч кайсынысы «Манас» тариздүү эпос менен азыркы маданиятка кошулган жок. «Нибелунгилер тууралуу ыр», «Роланд тууралуу ыр» дегендер «Манастын» бир эпизодунун ченине келбейт. Ошондуктан, В.Г.Белинскийче айтсак, «Чыгыш - адам баласынын бешиги», анын акындык өнөрү мол калктары эски замандын өзүндө да «Махабхарата», «Шах-нама», «Манас», «Казактын баатырлар ыры» сыйктуу аламага ортот алтын казынага тутка болорлук мол байлык кошту, - деп ооз толтуруп айта да алабыз, мактана да алабыз.

Ошолордун ичинде көлөмү жагынан да, көркөмдүгү жагынан да «Манас» эпосу өзгөчө орун алат. Илим мааниси үчүн аны моюнга алуубуз керек. Биздин пикири-бизче, бул турпаттуу, бараандуу көрүнүш эң оболу союздук, кала берсе дүйнөлүк бийиктикке көтөрүлүүгө тийиш. Буга бүткүл Союздук бардык элдер болуп ат салышканда гана жетишүүгө мүмкүн.

XIX кылымдагы Ч.Валиханов, В.В.Радлов баштаган традицияны улантуучулар - М.О.Ауэзов, В.М.Жирмунский, А.Н.Боровков, К.К.Юдахин, Б.М.Юнусалиев жана башкалар болуп саналат. Бирок, бул али аз. Х.С.Сулейманов, Г.Х.Арасли, А.Н.Кереймерген, М.Габдуллин, Н.М.Маллаев, А.Х.Харисов, Х.Абдуллаев сыйктуу чыгыш адабиятын изилдөөчү белгилүү илимпоздор болуп түгөл ат салышуулары кажет. Ошондо гана «Манас» союздук, дүйнөлүк аренага көтерүлмөк.

Кыргыз ССР илимдер Академиясынын тил жана адабият институтунун «Манас» секторунун башчысы менен жакында сүйлөшкөнүмдө кыргыздын карт жомокчуларынын соңкусу жана эң даңқтууларынын бири - Саякбай Карадаевдин быйыл 70 жашка толо турғандыгын, ошого байланыштуу сектордо көп жумуштар жүргүзүлүп жаткандыгын айтты. Саякбай ырдай турган «Манас» трилогиясы («Манас», «Семетей», «Сейтек») 30 том экен. Ал түгөл жазылып алышыптыр. Ошонун эки томун быйыл чыгарышат көрүнөт.

Саякбай менен кантип көрүшүп калганын андан ары минтип баян кылат.

...Азыркы тириүү Гомер шекилдүү Саякбай жомокчу менен Фрунзеде өткөн бир чоң жыйында жүз көрүштүм. Башында ак калпак, үстүндө баркыт бешмант-шым, толук денелүү, али карылышка моюн сунбаган, өңү да, көңүлү да жаш, орто бойлуу, чалкалабыраак баскан кең көөдөндүү карт кыргыз сол жаккы бутун саал гана сыйтий басып, биз отурган залга кирип келгенде ага жүрт назары тегиз ооду. Отургандардын улуу-кичүүсү дебей ага айрыкча бир жылуулук, өзгөчө ызаат менен баштарын ийкешти. Ал залдагыларга башын бир ийкегилеп коюп, калпагын колтугуна кысты да, буурул тарткан мурутун эки жагына кайрып салып, өз замандашы - атактуу түрколог академик К.К.Юдахиндин маңдайына барып, кучакташа отурду. Кыргыз тилинин или изилдөөчүсү Константин Кузьмич окумуштуулугунун үстүнө күлдүргү юморист адам эмеспи, же бир азил айтканын билбейм, экөө шыбырашып, күлүп калды.

Сакең тек жомокчу гана эмес, чогулган элдин гүлү, ары азил-тамашага да уста, тарбиялап сүйлөсө да сез учугун тааныта сүйлөй турган адам экен. Жүрт колкосун азилге жендирип, өзүнүн жашы келип калганын тамашага жооткотуп: «Чачка кыроо, тишке кадоо түшүп, кызыктуу күндөрүң өтүп, жетимишке жашыңар келген-

де - менин жайымды мына ошондо гана билесиңер» - деп, баарыбызды бир серпип өттү да, тамагын саал жасап алып кагазга түшпөгөн «Манастын бир үзүндүсүн айтмакчы болду. Бул үзүндү өзүнүн патриоттук дарамети жана көркөмдүгү менен мени гана эмес, кыргыз маңасчыларынын өзүн да таңдандырыды.

- Тайторунун жөнү ушундай әкен, журт, - деп алаканын чуу эттире чаап калды.

Андан соң жомокчу ойлонгондой саал саамыктай түшүп, сапырылуу Сары кымыздан бир жутуп алды да, уча турган күшчү комдоно түшүп, көшүлө жөнөлдү. Оболу желдирмелете ыргактуу жорго сөздөн баштады. Манастын өлүмүн, Көбөш кандын Каныкейди какшатканын, Каныкейдин энеси Чыйырдыны, әмчектеги Семетейди алып качканын, чөлдө тарыгып отурганда, арттарынан Бакайдын издең келип, жолуна азық, жортуюлuna Тайтору менен Акборчуктайды ат берип жөнөткөнүн, көп кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп, төркүнү Букардын каны Темирканга баргандарын сөз менен айтып келди да, «Тайторуну байгеге кошуу» бөлүмүн ырдап жөнөдү.

Жай отурганда таап сүйлөгүч тамашакөй, толукча келген кара чал, мурунку калыбынан мүлдө өзгөрүп кетти. Тоголок жүзүнө өзгөчө бир чырай кирди. Көзү жайнап, билегин шымаланып, томогосун шыптырЫп алганда асманга чарк айланып, учуп, көк бийигинен жер шарына көз тиккен алгыр кыраанча, айланасын көзү менен арбап, айткан сайын экиленип, добушу заңкылдай баштады. Кары тамактын кырылдагы менен карт көөдөндүн кышылдагы өзүнөн-өзү жоюлуп, адам кыймылы ат чабышынын ыргагына карай оозуна иләэшпе эки колу көзектеше кыймылдады. Ордунан койколоктоп, ырды тили менен эмес, бүткүл денеси менен, жан-дили менен ырдап турганга окшоду.

Үр эпкини, сөз кудурети, ырдоо манерасы кошулуп келип, отургандарды тегиз бийлеп алды. Бардык көз бир оозго тигилди. Чабыты келген жомокчу бийиктен-бийикке закымдады.

- Оо, десенчи!

- Жаша, Саке! - деген кубаттап сүрөгөн үндөр эркисиз чыгып жатты.

Аздан соң жомокчу өзүн да, мүлдө унутуп, эзелки Манас заманына кетти. Ошол окуянын ичинде өзү кошо аралашып жүргөндөй, Тайторунун чабышы менен Каны-

кейдин күйүнүч-сүйүнүчтүү көзү менен көрүп тургандай ат байгесине бүткүл сезим дүйнөсү менен аралашты.

Оор кайғы, зор кыйынчылыктар башына түшкөн эл намысы, эр намысын коргоо, каралуу аялдын жалгыздыгы, алсыздыгы, анын башына келген өлүм кообу, анын кыргыз элине деген кирсиз тунук сүйүсү жомокчуну терең толкутту. Добушу өзгөрүп, көзүнөн жаш төгүлдү. Бирок ал ырын токтоткон жок. Жарым метрче келген чоң ак жүз аарчысы менен көз жашын кош колдоп сүртүп жатканда тили сүйлөп жатты.

Ырчы өзү гана эмес, угуучуларын да ошол калыпка келтирди. Назик жандуу аялдар карадуу болгон Каныкейдин, паанасыз жетимдин алына жандары ачып, көздөрүнө жаш алды. Эркектер үнсүз. Бирок баарынын тен жүздөрүндө ырдын кайылуу таасири бар. Журт тегиз тынып, заңкылдаган жомокчунун добушу гана калды. Уч жүз аттын соңунда калып, улам саамыктап кызыган Тайтору алты жүз уч аттын алдында обочо келаткан Темиркандин Актулпарынан башкасын кийин калтырып, анын өзүнөн озгон жерин сүрөттөгөндө жомокчунун сөз таштاشы да, кыймылы да, күйүнүч-сүйүнүчү да өзгөрдү. Жигерлене, кулпурга эпкиндеп, тутөктөтө ырдады.

... Алты жүз кырк уч көй буудан,  
Алда кайда калыптыр.  
Алтымыш беш жашар Тайтору  
Жейрендей көзү кызарып.  
Ак тулпардын алдына  
Түшкөн экен куюндай,  
Жети бута узарып,  
Эти кызып алыптыр.  
Туягы жерге илинбей,  
Карылыгы билинбей.  
Акыркы күчкө салыптыр.  
Чоң казандай данканы,  
Төбөсүндө чыркырап.  
Кум аралаш майды таш,  
Куюн тийген эмедей,  
Учуп жүрөт зыркырап.  
Аркардай арыш узарып,  
Кулжадай көзү кызарып,  
Кан аралаш ак кебүк,  
Жол боюнда чачылып,  
Ооздукту каккылап,

Тал жибектей куйрукту  
Чаткы аякка чапкылап,  
Келе жатат Тайтору, -

деп сүрөттөп келип сөзүн токтотту.

Ыр айтып отурганда жайыла качкан жетимиш ыр аяктаган кезде гана өзүнүн барлыгын эскертип, жомокчуну эки ийнинен дем алгызды. Ыр айтуу эми кантсе да кыйынга түшкөндүгү байкалды. Бирок, өр мүнөз акын жана аны элең кылган жок, поэзия ааламынан жерге түшүп, өзүнүн жайчылыктагы калбына келди.

«Тайторунун» журтту ошончолук суктандыра тыңдатып, көздөрүнө жаш алдыргандыгы жомокчунун чебер аткаруучулугу гана эмес. Албетте, анын да мааниси зор. Ал ыр окуясына шайкеш келген добуш ыргагын, ун эпкинин өзгөртүп, ар түрлүү картинаны көзгө элестетээрлик кылып орундуу кыймылдар жасап, угуучунун жан жүйөөсүн термелте ырдады. Анын чеберлиги көркөмдөп окууну кесип кылган - профессионалдардан да кем түшпөйт. Бул - бир маселе.

Бирок негизги кудуреттүү күч - эпостун өзүндө. Ошол бөлүмдүн идеялык мазмун, көркөмдүк күчүндө. Асыре-се, композициялык элементтеринин кыйындан кыйышып, таң калгандай ажайып, чебер курулушунда. Каарман тагдырларынын ар дайым «кыл көпүрөнүн» үстү, кылыштын мизинде болуп, угуучуларын «кантип кетээр экен» дегизип, күдүк ойдон бошотпогондугунда.

...«Тайторуну байгеге кошуу» бөлүмүндөгү окуянын негизги өзөгү - ат чабыш. Каныкейдин башына түшкөн кайгылуу жагдайлар да ушул Тайторуну байгеге кошуу аракетинин айланасында болот.

Болбосо окуянын курулушу да, сүрөттөө ыкмасы да ошол ат чабыш, анын өзүнө таандык өзгөчөлүгүнө багынычтуу болот. Алдыңкы окуядан соңку окуяны күчтө түшүү, окуучулардын көңүлүн жайдактабай өзүнө ээликтire тартып, кызыктыра турган күч да ушунда. Чыга чуркап, көшүлүп кала турган ат сыйктуу окуя өөрчүп, чиеленишип, алдыңкы окуядан соңкусу ашып түшүп отурбаса, ал кимди кызыктырмак? «Тайторунун чабышын-дагы» сыйкырлуу күч да ушунда. Тайтору оболу үч жүз, андан соң алтымыш, дагы бир караганда отуз аттын соңунда келе жатат. Кийин калган Тайтору бирден экиге көтөрүлүп, чабышын күчтө берет. Алдында Чоң кашка, Күрөң, Ак тулпар үч гана ат калгандагы Тайторунун

чабышын жомокчу акын мурункусунан да ашыра сүрөттөйт.

... Мылтык үнү чыкканда,  
Жал-куйругу диркиреп,  
Илебинен үн чыгат.  
Тоо бүркүттөй күркүрөп,  
Куюшканы шакылдал,  
Чоң кашканы такымдал,  
Көзду ачып-жумганча,  
Жетип барды Күрөңгө,  
Куйрук улаш жакындап.

Бирок, Тайтору эпосто опоной гана озо бербейт. Экинчи аттын да осол жылкы эмес экендигин, Тайторуну Ак тулпар менен үзөңгү кагыштыра бир-бирине жеткизип, талаштыра сүрөттөө аркылуу айкындап берет.

Эпсиз күлүк Ак тулпар,  
Ал да күлүк мал экен.  
Эңкейишке киргэнде,  
Тайтору озот мойнунча,  
Эргише жарышып,  
Эки үзөңгү кагышып -

деп сүрөттөлөт. Биз жомокчунун өз оозунан өз кулагыбыз менен уккан бир бөлүмдүн көркөмдүк, өзгөчөлүгү жөнүндө гана сөз козгоп отурабыз. Эгер «Манастын» бир вариантын түгөл изилдеп, анын идеялык-көркөмдүк өзгөчөлүгүнө көңүл бурсак, жалпы эпоско таандык бөтөнчөлүк, же бир кызықтуу учурларды табууга да, фольклористика илимине көптөгөн үлүштөрдү кошууга да болор эле. Арийне, бул бир күндүн, же бир адамдын колунан келе турган иш эмес. Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн биргелешип иштей турган жумушу.

Тоголок жүздүү, толукча келген, кичинекей кара чалдын бир башына сыйган дүйнөлүк мааниси бар «Манас» трилогиясы, жүздөгөн фольклор окумуштууларына илимий азык.

Бир калктын нечен кылымдар бою башынан кечирген турмушун, эрдик, элдик салтын, арманы менен мунун, патриоттук улуу идеясын, ынаным-ишенимин, этикасы менен эстетикалык түйшүгүн толук камтыган жарым миллион сап элдик ырды чыныгы мурасчысы болгон совет дооруна, бизге жеткизген жомокчу - Саякбай Карадаевге таң калбаска да, ага чын жүрөктөн алкыш

айтып, аны чын көңүлдөн термелे сүйбөскө да мүмкүн эмес. «Колдо бар алтындын баркы жок» деген әл сөзүнүн мааниси зор. Саякбай - дүйнө жүзүндө бир гана адам. Эч жер, эч әлде жарым миллион жолдон турган 30 томдук асыл казнаны жатка айта турган экинчи Саякбай жок. Ал - феномен. Ал әзәлки Гомерден берки әл ырчыларынын тириү айгагы, эң улуу өкултүү. Саякбай кыргыз элиниң таланттуулугунун айкын далили. Эгер аны өз репертуары менен дүйнөлүк фольклористика илимине таанытта алсак, бул XX кылымда совет элинде гана болушу мүмкүн болгон кереметтердин бири деп билер эле.

Демек Саякбайдын 70 жылдыгын өткөзүү, ал жер жүзүндөгү ажайып көрүнүш болуп эсептелген «Манасты» көтөрүү, жалпы совет элиниң, анын ичинде кыргыз элиниң зор рухий күчүн, ашкан таланттуулугун аалам алдында көргөзмөгө чыгаруу деген сөз.

Ошондуктан бул маселеге кыргыз эли айрыкча маани берип, көтөрүү керек да, ага бүткүл совет элиниң бардык илим кайраткерлери түгөлү менен ат салышуусу кажет.

...Айрыкча «Саякбай - дүйнө жүзүндө бир гана адам» деген сөзү не деген баа. Бу макала кеменгер манасчы али тириү кезинде берилген аныктама. Улуунун улуулугун убагында тuya билген боордош казак окумуштуусунун бул баасына чын жүрөгүндөн ыраазы болбой нетесинц. Боору бир жумурлаш журт гана ушундай ак ниет ак сөзүн айтып, адамдык азиретинди козгой алат.

### Табият менен Саякбай

57. Сакеңдин эң көңүлүн ирээнжитип, кыжаалат кылганы бу радиого барып жылааң залда ээн олтурup, кокойгон микрофонго «Манас» айтуу, ыр жаздыруу. Айтылуу чебер журналист Турсун Уралиев манасчы аягында тажап, радио репортерду көргөндө урккөн жылкыдай октос берип турганын эскерет. Бирок, кантсе да алтын фондго жазуу керек, айласын табуу зарыл. Сакең үйүнөн эрте чыгып кетип калган күндөрү ортомчу кылышы әл сүймөнчүгү болгон Райкан Шүкүрбековду салаар эле. А киши жашы кичүү болсо да жаны курбу болуп, Сакең аны жакшы көрө турган. Ошондо да үн жазуучу студияга Райкан Шүкүрбеков кошо кирет. Азоону көндүргөнсүп чукул кыял манасчыны бир аз жооштууп, сылап-сыйип көндүрушөт. Анан өзү кантип эпоско ки-

рип кеткенин билбей калат. Чымын учса угулгандай жымжырт. Тынчтык. Сакең «Манас» айтат. Тажаткыр үн жазгыч күтүп алат. Ал дастанды баштай албай кыйналып, күңгүрөнөт. Бир сыйра сөгүп да алып: «Оо кагылайын кан Манас, Кабыланым колдой көр!» деп ондусолду каранып, кимдир бирөөлөрдөн уруксат сурап жаткандай сүйлөнүп. Анан ачыла албай турган дарбаза ачылгандай, ачкычын тапкандаи нөшөрлөп «Манас» кеткенде, Сакең да жүзүнөн жылдызы жанып жамгыр болуп төгүлүп, дайра болуп көбүрүп баштайт.

Кәэде тар бөлмөдө эле күлүкту чапкандаи Сакең кыйналып, кырк чорого жолуга албай, өзүн өзөн соолгондой, тамагы муунгандай сезип айта албай калса:

- Мени кырсык чалды. Мен «Манас» айтпай калдым. Мынабу үн соргуч укурук темириң мага жакпады. Бир нерседен улам жакпай жатам. Колдоочуларым көңүлдөнбөй калышты. Эми болбой зордукка, күчкө салып айта берсем, колу-бутумдан, же бир мүчөмдөн ажырап, шал болуп каламбы деп корком. Көкүрөк бош. Мурда күүгө келген комуздай оозумду ачсам эле мукамы оозго куюлуп өзү төгүлчү эле. Табым болбой турат. Кой, балдар, мени бекер жерден мөртингегиле, - деп кейип, «Манас» айтпай кетип калган учурлары да болгон.

Бирок, келечек урпактар үчүн баары бир «Манасты» жаздырып калыш керек болгон. Ошондо Райкан ойлоп таап, сунуш кылып, эми Сакең радиодон «Манас» айттарда студияга Кара Молдо, Осмонкул, Ыбырай, Алымкул, Чалагыз, Токтоналы, Ысмайыл, Молдобасандарды чогултуп, дастанды тыңдатып, анан Сакең ошондо гана күүгө келген күлүктөй чабылчу.

Көзүнө Алтайдын кең мейкини, Каркыранын кең түзү, кейкөлүп жаткан Көлү элестеп, өзүн жабык имаратта отурганын унуп, кайдадыр алып учуп кетчү. Кызып «Манас» айткан сайын кымыз ичкендей жүзүнө кызылы тамылжып, улам айтса улам оргуп, көзүнөн ай, көкүрөгүнөн от бүркүп. Кудум Манастын кырк биринчи чоросу сыйктанып.

Тескериисинче, Сакең жаратылышта, ачык асман астында «Манасты» кенен айтып, бир башкача төгүлгөн.

Бул тууралуу аалам жазуучусу, дүйнөлүк ойчул Чыңгыз Айтматов бир окуяны эскерип минтип баяндайт:

«Тагдыр жалгап кайсы бир жолу Карадаев менен Чүй өрөөнүндөгү чарбалардын бирине барганым эсимен кетпейт. Карадаев келиптирип деген кабар алеки saatta айыл-

дан айылга жетип, желден ылдам тараپ кетти. Ар кайсы жактан: айдың талаалардан, алысқы фермалардан убап-чубап, үлгүргөнү машинаға түшүп, тракторго жабышып, көпчүлүгү жөө-жалаңдап, бир заматта азан-казан эл жыйналып калды. Карадаевдин өнерүнө күштәрү артылгандар ушунчалык көп болгондуктан, алар колхоздун чакан клубуна батпай тең-жарымы сыртта калышты. Ошондо Карадаев ачык аяңтка чыгып, эл орто-сунда туруп «Манас» айтмакчы болду. Чакан сөөрүчө жасап, алдына отургуч коюп беришти, казганактаган эл болсо каалагандай жайланаңып, көпчүлүгү түз эле жерге мандаш уруп, бир дары машиналардын кузовуна чыгып, айрымдары ат үстүндө туруп анын жомогун тыңдап жатышты. Бир оокумда төбөдөн кара булут сөгүлүп, алты сай жамгыр төгүп жиберди. Бирок Карадаев жомогун токтотподу, эл да козголбоду. Көнөктөгөн жаан алдында өтмө катар суу болгонуна кайыл, назарын бурбай жомоқчуны муюп угуп, отура беришти. Ошол кезде алардын бүт ыklасы Карадаевге байланып калган эле. Мен мууну эч качан унутпаймын. Эгер менден өз элиңдин кандай улуу адамдарын, кимди билесиң деп сурашса, арийне, алды менен озунуп ушу Саякбай Карадаевди айтат элем».

Дал ушул сыйктуу эле үндөш окуя болгонун Кыргыз эл акыны, таанымал драматург Жалил Садыков да мындаидай эскерет:

«1965-жылдары акын-жазуучуларды Бюро пропаганда бөлүмү аркылуу колхоз, совхоздорго жолугушууга жиберчү. С.Эралиев, Б.Сарногоеv, С.Жусуев, А.Токтомушев ж.б. акындар, комузчулар, манасчылар болуп Ысык-Көлдүн Сары-Камышынан баштап көлдү айланып, нарагы Тянь-Шань, Ат-Башыга чейин 15 күндөн жүрүп калдык, Сакем да биз менен чогуу. Көлдүн тегерегиндеги айылдардын бириnde элек. Айыл активдери элди чогултуп коюптур, биздин кабарды угуп, ағылып жаш балдардан карысына чейин келип жатышты, эл көбүнөн клубга батпай, көл жээгинде отурдук. Элге акындар ыр окудук, адаттагыдай аяктантып Сакеме да кезек берилди. Саякбай күпүлдөтүп «Манасын» айттып жатты, аңгыча нөшөрлөгөн жамгыр жаап жиберди. Манасчы жомогун токтоткон жок, былк этпей бардыгы «Манасты» жамгыр алдында угуп жатышты. Келгендин баары бүт бойдон манасчыга жан дили менен берилип калган эле».

...Каныкей энебиз Тайторуңу төлгө қылып чыкты.  
Атаат дүйнө, күлүгүбүз алтымыш аттын соңунда калды.  
Мындай арман болбоспу, қызығың түшкүр дүнүйө десе.

Ошондо қыргыздын колунан күшү, төрүнөн куту качты. Эми азаттык менен бак-таалай колго тийбөөчүдөй сизилди. Аナン Сакең боздоду, аны көрүп кемпир-чал, келин-кезек коштоду. Тоо кулап келе аткансыды. Тириүлүктүн күнү бүтүп бараткан шекилди. Кокуйлаган эле кошок угулат. Көктөн нөшөр төкту, былк эткен жан жок. Жаанга суу болдум деген бирөө жок. Жаан эмне болуп калыптыр, бу жерде Тайтору артта калып, қыргыз кылда чокунун мизинде калып атса. Манасчы кай бирде куюн болуп чабылып, кай бирде булут болуп агылып жатты.

Айтылды алп Манастын өлгөн чагы,  
Айтылды атпай журутү көмгөн чагы.  
Айтылды алты арамдан качып-бозуп  
Каныкей кандай күнду көргөн чагы.

Саякбай ашкан чебер, ашкан уста,  
Маш эле боздоп туруп аткарышка.  
Быйлатып Каныкейди, төлгөсү деп  
Акыркы кезек берди ат чабышка.

Угалбай Каныкейдин мундуу датын,  
Далайлар көтөралбайт жерден башын  
Мен көрдүм ошол чакта Саякбайдын  
Көзүнөн сала-салаа тамган жашын.

Үкканда боздоп-боздоп чыккан үнүн,  
Аргасыз бошоп кетти мууну-жүүнүм.  
Ошондо асман бетин булут капитап,  
Кара жер боло түштү кара күүгүм.

Чын эле, кара булут капитап күнду,  
Заматта жамгыр жаады, кыян жүрдү,  
Былк этпей олтургандар жашын төгүп,  
Тыңшоодо Саякбайдан чыккан үндү.

Мына ушундай сүрөттөйт манасчыны коштоп жүргөн жаш досу, орошон акын, драматургиядагы «манасчы» Жалил Садыков.

...Аナン Сакең божурап барып, өзү чаап, өзү күлүк үстүндө бараткансып, сүрөп атып қырк аттын соңуна

чыгарды. Алдыда маарага дейре да убакыт бар. Уккан эл кадимкидеги жанданып, көз жашын тыйып, баш көтөрүп уга баштады. Жаан эми нөшөрлөбөй, майдалап себелей баштады. Тайтору төрт туягы сапырылып, күйругу шамалга желбиреп, эми кызыды. Кызыган Сакең тулпары элиргенде өзү тим турмакпы. Эми чындап ооматы келе жаткансып, үнүн муңкантпай, эчкирбей эми айбаттуу кыйкырып, Сакең да даана кызыды. Үнү жаш баланыкындай тунук чыкты. ...Эч бир күч эми токтото алчудай эмес. ...Жымындал жылдыздар көрүндү.

...Оно-о, Сакең өзү түү көтөрүп алдыда келаткансып, Тайтору тулпарлыгын, көйкашканлыгын, буудандыгын көрсөтүп. ...Жылдызы жанып алдыга озуп чыгып келаткан күлүктүн сулуулугу бир башкача го, чиркин. Аккан тери жылдыз болуп чачырайт. Түнт карапыдан күн шооласы көрүндү. Кыргыздын көрө турган күнү бар экен!

...Каяктандыр:

- Манас! Манас! Манас!

- Көк Тенирдин уулу Манас, - деген улуу чакырыктар угулуп жаткансыды.

Сакең да көл-шал болуп, Тайтору да тердеп, ал ансайын эл аргымакты, манасчыны жакындан көрөйүн дегенсип улам обдулуп атып алп жомокчуга кантип жакындал келгенин сезбей калышты.

Алдыга кашкайып сууруулуп Тайтору чыга келди. Саякбайдын үнү менен таң атты. Таң - үмүт. Таң - ырыскы. Күн кашкайып күлүп мандайдан чыга келди. Күкүк чакырып күн чакыйды. Тээ каяктан бүркүт оболоду. Күн ырыскысын таратты. Сакеңдин жүзүнөн нур төгүлдү. Элдин жүзүндө кубанычтын көз жашы аралады. Тайторунун бактысы бар экен, аны төлгө кылган Каныкей эненин бактысы бар экен. Кыргыз элиниң бактысы тоодой экен.

Көңкү кыргыз болгону  
Көрө турган күн бар го?!

Иче турган суу бар го!  
Башыбызга кармоочу  
Байкуш болгон бу журтка  
Айкөл Манас - туу бар го!

Мына Улуу Кыргыз керемети!

Тулпар маарага келди. Күн даана кашкайды. Асман мөлтүрөйт. Сакең «Манастын» соңуна чыкты.

Кеп бүтпөйт, эртең кайра уланат.

...Тайтору ...Таң ...Саякбай. Бул жөн эле окшоштук эмес, кокустук эмес. Деги бул эмне экенин мен да түшүндүрүп бергенге сөзүм жетпейт. Аны ар ким өзү гана андап билгени ийги.

...Мен сиздерге эки залкар айткан окуяны гана айттым. Себеби, ошол кырдаалга алар күбө болуп калган экен да.

А бул сыйактуу канча буурул түндөр, аппак таңдар атты. Сакең элди ыйлаткан, канча нөшөр төктүргөн күндөр, түндөр, таңдар, кечтер өттү дейсиз.

### Карыя манасчынын 70 жылдык тою

**58.** «Жыйырманчы кылымдын эң даңқтуу манасчысы» деп аташат Саякбай Карадаевди - элдик поэзиялык чыгармачылыкты жакшы билген адамдар. Кыргыздын бул көрүнүктүү манасчысы чындыгында да көп эпосторду билет. Ал элдин улуу чыгармасы - өлбөс-өчпөс «Манастын бир миллион сапка жакын ырын жана башка бир катар кичине эпосторду жатка айтат; улуттук адабиятты пропагандалоо ишине баа жеткис салым кошту, фольклордун етө бай кенчин дүйнө жүзүнө ачып берди.

...Мына ушинтип жазат ошол доордун коммунисттик басма сөзү.

1964-жылы 26-октябрда республиканын коомчулугу өзүнүн сүйүктүү манасчысы Саякбайды 70 жылдык тою менен күттүктады. Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын концерт залында өткөн салтанаттуу кече карыя манасчынын туулган күнүнүн жетимиш жылдыгына арналды. Кечени Кыргыз ССРинин илимдер академиясынын вице-президенти, философиялык илимдердин доктору, академик А.Алтымышбаев ачты. Лениндиң сыйлыктын лауреаты Чыңгыз Айтматов көрүнүктүү манасчынын өмүрү, анын жаркыраган, берекелүү жана дайыма жашарып турган таланты жөнүндө айтып берди.

ССР Жогорку Советинин Президиумунун Саякбай Карадаевди «Ардак белгиси» ордени менен сыйлоо жөнүндөгү Указы окулду. Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун председатели Т.Кулатов сыйлыкты тапшырганда элдер узакка созулган кол чабуулар менен кубаттап күттүкташты.

Философиялык илимдердин кандидаты, республиканын илимдер Академиясынын мүчө-корреспонденти А.Салиев С.Карадаевдин чыгармачылыгын элдик ақыл-

мандыктын жана поэзиялык генийдин чыныгы казынасы катарында мүнөздөдү.

Ардактап сүйгөн көп адамдар - чыгармачылык уюмдардын, окуучу жаштардын, мекемелердин, өнөр жай ишканалары менен курулуштардын, басмалардын, газеталар менен журналдардын өкүлдөрү юбилиарды күттүктешти. Москвандын, Украинанын, Прибалтиканын, Азербайжандын, Грузиянын, Түркмөнстандын, Чечен-Ингуш АССРинин, Чувашиянын, Татарстандын, Кара-Калпактын, Хакасиянын жазуучуларынан күттүктоолор алынды.

Кече соң концерт менен аяктады, концертке юбилиардын өзү да катышып, кадимкидей толкуп, ыраазы болуп отурду.

Анан меймандар Москва - Т.Молдо көчөсүндөгү манасчынын үйүндө мейман болушту. «Ала-Тоодой эт тартылып, Ысык-Көлдөй чык жасалып», тойдун эрке баласы жаш төкмө акын Эстебес Турсуналиев болду. Осмонкул Бөлөбалаев баш болуп, Ысмайыл Борончиев төш болуп ырдап, ошондогу мамлкеттик кызматчылар С.Бегматова, М.Сүйүмбаев, К.Кондучалова чогуу отурушту. Таңга дейре ыр ырдалып, каалоо-тилектер айтылып, тамашалар күлдүрүп таңга дейре кадыр түн тоскондой болушту.

...Кийин деле Сакендин ошопол кадырлуу өткөн маарakesин көп тамшанып эскерип калышчу «Баягы Сакендин тоюнда» дешип. Сөз мунарасын кургандар.

### **Молдобасан көз жумганды**

**59.** Нарктуулукту, сыпаалыкты туу тутуп жашаган Молдобасан манасчыны Ысмайыл Борончиев минтип ырдайт эмеспи: «Каз, өрдөкчө кулпунуп, Карыганча кооз жасанган, Салмагы да ошончо, Салттуу кары атанган, Кайран кезде коштоштук, Кайран Молдобасандан».

Молдобасан Мусулманкул уулу менен Сакең жашы бир кыйла кичүү болсо да ар дайым жаны курбу эле. Өзүн таза кармаган, адамгерчилigi мол, сыпаа киши болгондуктан, «Молдокем» деп бийик урматтачу. Даркан жомокчу Молдобасан «Манас», «Семетей», «Сейтек» үчилтигин толук айтып, бардыгы 203 миң саптан турган улуу жомокту жаздыртып калтырган. Айрыкча «Чоң казатты» айтканда түш-түштән «бали, созо түш, өлбө Моке» деп эл дуулдап колдой турган. Сакең анын манасчылык талантын да өзгөчө баалай турган. Сөз кылганды

«Мокем айткандай», «Мокем дегендей» деп көп ирет ага шилтеме кылып, кебине кошуп айта турган.

Ал Манас айтканда мукам коңур үнү, жайкалган салалы, шадылуу колдору ого бетер көрк берип турган.

1961-жылы Молдобасан манасчы 80 жыл жашап көз жуумп, оо дүйнөгө барктуу узатылды. Топурак салганы көп залкарлар борбордон айлына барып калышат. Бир ууч топурак салуу кыргыз баласы учун бир кучак алтындан да кымбат атадан калган улуу салт эмеспи. Ошондо Осмонкул менен Алымкул, Ысмайыл менен Токтоналы алым сабак айтышып, коштошуп ырдашып, келген элдин көз жашы салаа болуп төгүлдү.

Уулу Калый ошондо Москвада жүргөн кези экен, топурак салганга үлгүрүп келип калат. Же түтөк боло түшкөнбү, же атасына катуу кайгырганбы, жашы тыйылбай ыйлап атып, мурдунаң да кан кетет. Аны көрүп алыш боорукер жан эмеспи, Карамолдо кошо ыйлап кирет. Үйлап атып Калыйды сооротмокко: «Болду, болду, кайрат кыл, ыйлап атып биз таппадык» дейт. Ошондо Сакең:

- Үйласын, кантип ыйлабасын, калдайган Молдокем өлүп атса, ыйлай бер садагасы, ыйлагандан өлгөн кишини, мурдунаң кан аккандан өлгөн кишини көргөн жокмун. Молдокем да бактылуу киши экен, артында сендей өкүргөн туягы калды, - деп кебин айткан экен.

### Үч-Эмчекте

**60.** ...Мен анда 2-3-класста окучумун дейт Кыргыз эл артисти Дүйшөн Байдөбетов. Айылга манасчы келиптири деп элдин баары шашылып, уу-дуу түшүп калышты. Менин айлым Бишкектин тоо жак этегиндеги эле айылдардын бири. Жакшы кийимдерин кийип, кээси атчан, кээси жөө төмөн карай ағылып жөнөштү. Апабыз да бизди бети-башыбызды жууп, таза кийиндирип эл ағылган тараапка баратсак эле бир каргылданыш чыккан үн алыстан угулду. Эми ошол үн чыккан тараапка шашылып өзүн көрүүгө ашыктык. Эл жык-жыйма. Чарчы бойлуу, өткүр көздүү, чымыр дене, муруту сопоюп көрүнгөн, кыймылдары шамдагай, үнү улам өзгөрүлүп чыккан бир абышка Манас айтып жатыптыр. Колуна кармагың келген асыл буюмдай жакын барып көргүм келди ал кишини. Ачык асман астында алдыңкы катардагылар жатып алыш көрүп аткан жаш балдар. Экинчи айлампада оту-

руп алып көрүп аткан улгайып калгандар. Үчүнчү катарда болсо туруп көрүп аткандар жаштар. Төртүнчү катарда-гылар ат үстүнөн көрүп атышат.

Жай айы, күн бата башталып, эл тып-тынч болуп угуп отурду. Кээ бир сөздөрүн түшүнбөй калып аттым. Баатырлардын эле карс-күрс салғылашканы көз алдымы элестеп атты. Кээде үргүлөп кетем. Манасчы кыйкырганда кайра ойгонуп кетем. Үндөрүн даана укпай, кыймыл-аракети, элеси эсимде... Түн бир оокум болгондо апабыз бизди эртең мектепке барасыңар, уктап каласыңар деп үйгө алыш кетти. Анан эртеси сабакка, күндүз 11-12лерде окуудан тараң келатсак кечээки эл додологон жерден дагы эле үн чыгат. Барсак көл-шал болуп тердеп түндөгү манасчы дагы эле улантып жатыптыр. Жаштар эле үйлөрүнө барып, малын бадага кошуп келгени болбосо, кары-картаңдар кечээги отурган боюнча муюп, ыктап коюп тың-дап жатышкан экен.

...Бир эсе бир укканды арбап алган Сакеңе таң каласак, бир эсе күнү-күн, түнү-түн тыңдап уккан, таланты өз деңгээлинде барктай билген ошондогу элдин нарктуулугуна таң каласың.

### «Сашка» менен «Борька»

61. Кыргыз элиниң жүрөгүнө жакын акын Байдылда Сарногоев жашы кичүү болсо да, Саякбай ата менин жаны курбу боло турган. Улуу манасчыны «Сашка» деп тамашалап, ал болсо жаш акынды «Борька» деп эркелетчү.

Байдыкең адатта беркиден аттырып алыш, чала кызымтал болуп турганда, таянаар тоосу да, чымчыша кеткен «жоосу» да Сакең болуп, эркелеп алардын өтө кең жашабаса да кем жашабаган үйүнө келчу. Бейшекан апанаң дасторкону дайым белен, өзү жайдары, үйүнө күңгүрөнүп киргендөр күлүп чыккан меймандос заада эле. Ошондо манасчы аны калп эле урушумуш болуп:

- Оо Сары, жаман Сары деги качан оцолосуң, - деп каардуу үн чыгарымыш этет, көздөрү аны сүйүп жымыңдап турса да.

«Сарысы» болсо кичүүлүк кылыш:

- Мени кечирип коюңуз, байке, көптөн бери «сеп» этпей жүрдүм эле. Балакет басып, жаңы ырларым жарайк көрүп калыптыр. Анан жетине албай сүйүнгөнүмдөн

байкеме барайын деп байпакчан эле келе бердим, - десе, Сакең да ушуну эле күтүп тургансып, байбичесине:

- Оо, байбиче, кел бирдемке кылбасаң болбайт. Байбиче, бу Борька сүйүнгөндүктөн түз эле биздинине келип калган тура. Мейли, куру кетпесин. Баракелде, туура эле биздинине келипсисц. Бирок, сүт-айранга өтсөң болот эле. О, Сарым, деги ачууга кекиртегиң куйкаланып калган жокпу? - дейт да Сакең өзү каткырып калат.

Ошондо манасчы «Сашкага», акын «Борька»:

- Кекиртегим күйсө да, ырларым күйбөсө болду да, Сашка байке, - деп жооп кайтарат. Анан сыр бөлүшүп: - Баса, Сашка байке, мен кечээ күнү Ала-Арча көрүстөнүнө бардым, досумдун ал-акыбалын билейин деп. Барсам эле мага таарынгансып күнгүрөнүп, сүйлөнөт, эмнеге өзүн ичип, мага деле «пахмелге» бирдеме ала келбайт белен десе болобу. Коркконуман чуркаган бойдон барып, бир бөтөлкө алышп кайра келсем сүйүнөбү десем, таарынып сүйлөбөйт. Сүйлөсө куюп, тең бөлүшмөкмүн. Анан мен таарындым, эмнеге мени жалгыз таштап, жалгызыратып тиги дүйнөгө кете бердинд дедим, досумду эстеп көрүстөндө ыйладым, анан ырдадым.

Анан эстелигиндеги сүрөтүн карасам кайра мага таарынгансыйт. Таарынсаң Таласка бар деп айтып ийиптирмин. Ошондо жок, Жумгалыма эле барам десе болобу. Ошол унду угаарым менен, байке соолуга түштүм, - дейт.

Сыягы Байдылда Сарногоев жан жолдош акын Мидин Алыбаевдин мурзесүнө барып бир бугун чыгарып кайткан окшобойбу. Сакендин зор талантына таазим этип Байдыкең кийин бул ырын тамашалап жазган:

Сакемдин өзүн карасаң,  
Сакадай киши кичине.  
Залкар тоо бирок тең келбайт,  
Сапаттуу эмгек - ишине.  
Айкөл Манас бүт баткан  
Алмадай баштын ичине.

Эң жакыны Байдылда болчу, аны «Борька» деп эркелетип, экөө гастролго баргандада атүгүл бир төшөккө жатып алышчу ата-баладай болуп. Байдылда болсо аны «Сашка» деп, ачылып кеткенде ата дей турган. Карадаев да етө тамашакөй киши да, «Атаң оозунурайын сени көрсөм эле каным тартып турат. Же ырыстуу жүзүң жок. Эмнеге сени жакшы көрөм билбейм. Таласка баргандада

буудай түстүү бир келинди үйүрүмө кошуп койдум эле. Ошполордун бириңен төрөлүп жүрбө. Эмне мынча сүйгүнчүксүн, же мурдуң барбайып, жүзүң ырыстыу эмес» десе, Байдыке да жетине бербей: «Ооба, ооба, менин да каным тартып, сизди ата деп атпаймбы» деп калчу.

Ошондой күндөрдүн биринде Байдыкең кайра Сакене әркелеп: «Ата-ов, план толбой атат. Бирдеме бербейсизби» деп әркелейт. Же чөнтөгүндө жокпу, же көңүлү жокпу, Саякбай сөгүп салат. Аナン Байдылда Сарногоев: «Ата-ов, сиз мени бойго бүткөрүп, кийин карабай кеткенсиз. Энем байкүш өзү жалгыз чоңойтту. Андай болсо алиментимди бериңиз. Болбосо сотко берем» деп тамашалайт. Сакен ого бетер ачуусу келип: «Сени да урдум. Барбайган мурдуңду кошо урдум. Сен ишенген сотуңду да урдум. Күндө сага алимент төлөп жүрүп жылаңач калайынбы» деп ачууланган экен.

Кийин манасчыга арнаап төмөнкү ырын жазган.

Байыркы Гректин Гомерин,  
Көрбөдүк, китеptен окудук.  
Азыркы қыргыздын Гомерин,  
Көп көрдүк, журөбүз кошулуп.

Билбеске сыртынан караса,  
Бир жүргөн чүкөдөй карыя.  
Билгенге бүт элди тамшанткан,  
Жомоктон жаралган дарыя.

Кээде мен таңгалам өзүмчө,  
Бул адам адамбы, башкабы?  
Канткенде сыйды экен башына,  
«Манастын» миллион саптары?

Дарт келсе өмүргө айыкпас,  
Табарбыз сакайтар дарыны.  
Бирок биз таппайбыз жоготсок,  
Сакемдей океан карыны.

Кайран чал, арыды, карыды.  
Өчпөсүн сөзүнүн жалыны!  
Жашасын қыргыздын Гомери!  
Жашасын типтириүү тарыхы!

Байдыкеңдин ачкылга жакын экенин билгени үчүнбү, же ылгал ичинин дегениби, адатта аны менен отургандада

«Кыргыздын бозосуна жетеби, бозодой тамак болобу, суусунуңду да кандырат, курсагыңды да тойгузат, анан берки кургур жокто анын ордун бозо эле толтурат» деп, анан өзү бозону төрт сортко бөлүп айтат.

Биринчиси «Бойго жетпес боз килтең», денеге сиңбей эле ичти алат, ачыбаган бозо. Экинчиси, «Ичке жукпас куу кумпай», бул жумшак, канча ичсөң да билинбейт. Үчүнчүсү «Кекире заар, кер чыгар, буруксуп турган таш буркан, эңсете берет бул урган» - бозонун мыктысы. Ал эми эң жакшы ачытылган бозо мына мындай болот: «Эңсетет элил бакырык, энди өзүнө чакырып, аны ачыткан келиндер сары май салат сапырып, карта-курта кекирип, калат көөнүң ачылып».

Ошентип Сакең бозону да өзүнчө бир тулпарларга сын бергендей сүрөттөйт.

...Дагы бир окуя, абышканын 100 жылдыгына карата да чогулуш болуп, ошондо Эстекең (Турсуналиев) мындай деп эскерет: «Мен деле ошондо жаңыдан айылдан келип, көп билимим жок киши элем. 1947-жылы филармонияга келип калдым. Райкан Шүкүрбеков чалдардын сабатсыздыгын жоюу боюнча мугалим. Төкөлдөштө бозо саткан Айымкан деген аял бар э肯. Саат уч-төрттөрдө Ыбырай зор киши болгондуктан өзү суусун көтөрүшүп, сүзүшүп ийип, анан Осмонкул, Саякбай болуп бозо ичишет э肯. Сабак учурунда Ыбырай баштачу дейт: «Кечээ Айымкандын бозосу чалараак болуп калыптыр. Эшикке чыккым келип атат» деп. Артынан Осмонкул кетет дейт. Эч ким окуган киши жок. Бири-бириинин артынан чубап, кайра бозо ичкен жерге чогулушат э肯 да. Ошентип жүрүп окубай, ыраматылык Саякбай атаңар бир да тамга тааныбай кетти» деп Эстебес аксакалдын эскерип бергени бар эле.

...Манас менен Каныкейдин нике түнүн Сакең өтө тар чөйрөдө өзү ишенген адамдардын арасында эле айтчу. Тондун бир айлында кечинде башкарманын үйүндө ошентип күпүлдөтүп айтып атса, улам эле эшик ачылып кетет, Байдылда барып жаап келет. Кайра эле ачылып кетет. Байдылда жапканы барып, эшиктин артын караса, чай куйган уч-төрт келин шынаарлашып, тамшанып угуп атышкан э肯. Ошондо алар Байдылдага шыбырап: «Эшикти ачып эле койсоңор. Биз дагы улуу адамдын улуу сөздөрүн угуп калалы» дешет.

Бир ирээт кайсы бир белгилүү адам кайтыш болуп, анын сөөгүн Ала-Арча көрүстөнүнө акыркы сапарга уза-

тып баратып, Сашка менен Борька катарлаш басып, Байдыкең: - Деги ушул жол менен Сашканы качан солкулдатып алыш өтөр экенбиз, - деп тамашага салат. Анда маңасчы: - Ок, тилегинди таш капқыр, мен өлсөм «бахмелінде», ооруган башынды жазғанга киши табылбай ошо бойдон тырышып калаар бекенсің. - деп сөз качып кутулбай, жообун берген экен.

Өмүрү өткөнчө Байдыкең досу «Сашканы» эскергенде кудум Манастын өзүн эскергендей әргип сүйлөгөнүн укканым бар. Кәэде Сарногоевди көпкө көрбей калса Сакең өзү издең барчу дейт, ал жок әэнсиреп атам деп.

Б.Сарногоевди «Балам, сени көрсөм эле ичим әзилип турат» деп эркелете турган. Анан бир жолу жаш ақын Совет Урманбетовду да «Көлдө көп эле жолу айлыңарда бүркүт салдым эле. Сен да менин балам болушуң керек» деп тамашалайт. Ал болсо ызалана кетип: «Жок, мен атамдын эле өз баласымын» дейт. Ошондо сөз качып кутулбаган Сакең «Ай, садагаң кетейин, мен өткүрлүкту Чубактан, шамдагайлыкты Сыргактан үйрөнгөм. Уктап калып менин кантып келип кеткенимди апаң да, атаң да билбей калышы мүмкүн. Ошону ушуга чейин билдирибей жүргөн эненен айланайын, ошону билбей сени багып өстүргөн атаңан айланайын, садагасы» деп боорду эзет.

...Кайран улуу залкарлар, күлсө күлкү, ойносо оюн, узанса өнөр, айтса тамаша жараышып, ымыркайдай аруу тутуп, теңтүштарча таттуу тамашалаганына тамшанбай коё албайсың. Кандай кызық, ары шайыр жана шандуу өмүрдү жашап өтүшкөн туря.

### Көл боюнда

62. Жарым кылым өмүрүн жалаң Ысык-Көлгө арнаған, көлсүз өмүрүн элестете албаган маркум окумуштуу, ихтиолог Азат Конурбаев менен бир жылдары сүйлөшүп калдык. Өз ара пикирибиз келишип, жылдыздарыбыз табышып, анан коштошоордо Ысык-Көлдүн космостон тартылган бир укмуш сүрөтүн белекке тартуу кылды эле.

Космос жана Ысык-Көл. Ортодо түз чагылышып турган күн нуру. Құмуш нурлуу энергия. Муну ал кишиге атактуу бир космонавт белек кылышп, космостон Ысык-Көл бейиштин дал өзүндөй көрүнөөрүн, дүйнөдөгү эң түнүк мөлтүр көл экенин айтып, сүрөткө «Иссы-Куль - планетарное око» деп жазып калтырыптыр. Кыргызча ко-

торгондо «Ысык-Көл - аалам кареги». Кудум көктөн жерге, жерден көккө нур ағып кирип турган кареги. Кудум күт төгүлүп жаткандай. Кудум Көкө Тәцирдин көзүндөй. Жерде жүрүп биз анчейин байкай бербеген көлүбүздүн касиети алысқы космостон даана көрунөт окшобойбу.

... Ысык-Көл - кээде тынч да, кээде толкун,  
Толкуса толкунуна тең ортолмун.  
Дүйнөдө канча жолдош күтсөм дагы,  
Бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун, -

деп Алыкул Осмонов көгүлтүр Ысык-Көлгө мүнөздөмө берген сыңары түбүндө не бир табышмактуу, не бир байлыкты чөгөрүп жаткан Ысык-Көлүбүз.

Биздин колго кармалбай турган эң улуу руханий байлыгыбыз - Айкөл Манас болсо, ал эми колго кармалган, көзгө көрүнгөн материалдык, түгөнгүс байлыгыбыз - албетте, ажайып Ысык-Көл.

Ысык-Көл мөлтүр тунуктугу, ажайып сулуулугу, жээкке урунган шоокум толкуну, алтын күм чачып койгондой бир укмуш жээги менен улуу манасчыларга бир көремет таасир берген.

Көл жана Манас. Экөө тең залкар, кенен, терең. Экөө тең чалкып жаткан энергия. Экөө тең кыргыздыкы. Экөөсү тең түгөнгүс кенч. Экөөсүн тең булгабай урпактарга жеткизуу ар бир муундун озуйпасы. Ысык-Көлдү биринчи жолу Шер Манас көргөндө:

- Бул эмне, Тәциримдин көзүбү, же көк асмандын езүбү? - деп тамшанат эмеспи.

- Ата-бабандын Ыйык-Көлү, - деп жооп берет Бакай бабабыз.

- Жаныбарым Ыйык-Көл, жер соорусу турбайбы. Мындай сулуу көл болбос, - деп баа берет эмеспи Айкөлдүн езү.

Саякбай манасчы да көл арзуусуна арбалып минтип сүрөттөйт:

Аккуулар сүзүп ойногон,  
Алдында балык сойлогон,  
Толкуну толкун кубалап,  
Тосуп ал деп суранат,  
Каз, өрдөк батпай бетине,  
Камышы өсүп четине,  
Мелмилдеп жаткан сыр курап,  
Мээрбан Ысык-Көлдү ырдап.

Манасчынын балалык чагы да, өспүрүм кези да, жигиттик учуру да кийин аксакалдык доору да көл жээгинде өттү. Айрыкча Маманда, Ак-Өлөндө, Корумдуда, Бостериде, Чолпон-Атада, анан Балыкчыда. Кийин борбор шаарда жашап жүргөндө да эс алуу ишемби, жекшемби күндерүү, ал эми айныкейи кармаганда жумушчу эле күндерүү туурун сагынган бүркүттөй Ысык-Көлүн көздөй чаап кетчү. Көлсүз тура алчу эмес. Көлсүз жашай алчу эмес. Көлгө келип арууланып, дем жаңыртып, күч-кайрат топтолп күүлөнүп кете турган.

Айрыкча, Бейшекан апа менен Бостериде жашап жүргөндө кәэде байбичеси менен чукчундаша кетсе коркутуп көл тарапты көздөй баса берип, анан жээкте отуруп бир кыйла кобуранып алган соң Манасын таштап ийип, айгайлап, тәэ бир Манас дооруна барып, бүгүнкү күндүн көр тирлигин унута таштап, өзүнчө ыйык дүйнөсүнө барып кайтчу.

Көлгө барып соорончу. Көлүнө барып Манас айтчу. Ысык-Көл болсо, кантсе да Манасты көргөн көл эмеспи, залкардын үнүн көшүлүп тыңдап, Сакең толкуса кошо толкуп, божураса кошо божурап, шарпылдаса кошо шарпылдап, көшүй кетсе кошо көшүп, чүкөдөй чал чалкыган көлгө, же тесекрисинче көл Саякбайга айланып камыр-жумур болуп кетчү. Бири-бирине тете болчу.

Кийин Сакең байбичесинен ажырап борбордон Балыкчыга келип, кыйналып жүргөндө көбүнese Манасты кобуранып көл жээгине кетип калчу э肯. Өз ичинен күңгүрөнүп, көлгө барып сүйлөшүп, элдер менен деле көп аралаша бербей ээн жүргөнүн эчен жолу көрүшкөн.

Кайран залкар, нени кобуранып, нени сүйлөндү э肯. Аны бир билсе Сакеңе тете сырдана көл билээр. Бирок, эмнени угуп, эмнени дегенин касиеттүү Көл эч кимге, эч качан айта бербес. Көл бир сырдуу. Аны болгону баамдай гана билүү керек. Асыл бермет эгеси Ысык-Көл менен асыл сөздүн ээси Саякбайдын эриш-аркак эгиз экенин Кыргыз эл акыны Жалил Садыков моминтип элестетет:

Күн турат баягыдай көктө күлүп,  
Тоо турат булуттарды бөктөрүнүп,  
Бир гана Саякбайдын жоктугунан  
Ысык-Көл бараткансыйт бөксөрүлүп.

Ысык-Көлүбүз - ыйык көлүбүз бөксөрүлүп кетпегей эле. Сакең жок болуп кеткен эмес, анын жолун улап, көл жээгинен не бир таланттуу жаш манасчылар чыкпады-

бы. Алар: Талантаалы Бакчиев, Дөөлөт Сыдыков, Тилек Асанов, Улан Исмаилов. Демек, Манас үнү өчпөдү. Құн сайын жаңырып турған. Қөл дайым Манас үнүн эшитип турған. Чала манасчы болбоят. Манасчы бар же жок. Манасчылық өнөру даарыған адам өзү жөн киши эмес. Манасты үйрөнбоят. Аны Тецир ыйгарат.

Дагы бир собол. Улуу манасчылардын дээрлик көпчүлугү қөл жәэгинге төрөлүшкөн. Ал эми түбү Жумгалдан болуп, бирок Кочкордо туулган Сагымбай карылыкка жеткенде тил-ооздон қалат. Аны билгендер, бу киши қөлдү жакшы көрүп, қөлдөн кубат алчу деп қөл жәэгине алыш келсе кадимкидей кубат алыш, тыңыш, атуғул Манас айтып баштайт. Қөл касиети мына ушундай эмеспи.

Бакай бабабыз Ысық-Қөлдү биринчи көргөндө эле «Бу қөлүбүз жер сорусу турбайбы, бу жерди жердеген адам тунбайбы, Ысық-Қөлдөн кетпегиле балдарым!» - деп айтса, бул осуятын кийин Калыгүл олужа терендөтип уланткан.

Қөлдө туулган манасчылардын эң аксакалы Ақылбек манасчы болгон. Ал тууралуу азыр элибизде маалыматтар өтө аз. Бирок анын залкар манасчы экенин Саякбай Карапаевдин төмөнкү сөзүнөн билсе болот:

Назар, Нооруз, Нармантай,  
Келдибек, Балық, Тыныбек,  
Баарынықын байкасам  
Арылта билген Ақылбек.

Тоо булбулу Токтогул Сатылганов «Жомокчудан Тыныбек, уругун угам бугу деп» ырдаган бугунун тынымсайт уругунан чыккан Тыныбек манасчы билгендердин айтуусунда манасчы гана эмес, далайдын оозун ачырган даанышман да болгон. 1846-жылы Тондун Тастарататоосуна жакын жерде көз жарып, 1902-жылы Нарындын Туюк деген айлында көз жумган.

Кийинкиси бугунун алдаяр уруусунан чыккан Дыйканбай Тойчубек уулу дасыккан семетейчи болгон. Ақылбек, Тыныбек, Сагымбай аттуу манасчылрга жолугуп, таалимин алган, бирок Семетей айткан жагынан алдына күлүк салган эмес.

Эмкиси кадимки Чоюке манасчы. Өзү Түптүн Түргөн деген жеринде туулуп, жыйырма бешинен баштап Манас айтып, кийин Таластагы Манастын күмбөзүнө сыйынып, алты жыл ошол жерде жургөн. Чоюке Манас айтканда

элдер ыйлап, нөшөр төгүп, кар боройлоп, чагылган түшүп, кадимкідей аба-ырайы өзгөрө түшчү тура.

Көлдүк манасчылардын дәэрлик көпчүлүгү арык тукумунан. Аларга кезинде Бакай Ата өзү «Өлдү-өлдү дегенде өзөндүү булак суу бутсун силердин тукумуңарга, экиси удаа чыкпаса да бирөөсү улам үзүлбөсүн, улуу жомок баянын атпай журтка айта жүргүлө» деп бата бергені айтылып келет.

Мамбет Чокмор уулу болсо кийин эле биздин заманда жашап, 1896-жылы туулуп, 1993-жылы каза болгон. Ал айткан Манастын училтиги толук жазылып алынган.

Кийинки манасчылар Шаабай Азиз уулу менен Каба Атабек уулу да көл жээгинде Манас айтып жүрүшүп, мамлекет тарабынан көп колдоого алынбай сыртта унтула берсе да әлдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жашап өтүштү.

Ушул себептен болсо керек, кыргыз элибизде «Хан ордосу Талас, манасчылык ордосу Көлдө» деген ылакап кеп айтылып келет. Саякбай жөнүндө эскерүүсүндө белгилүү окумуштуу Раиса Кыдырбаева: «Ысык-Көлдү, балдарым эч качан таштабагыла, көлден кетпегиле» деп каттуу эскерткен экен урпактарга Манас Баатыр. Силер мына ушуну унуга көрбөгүлө!» деп айтканын баян кылат.

...Сакендин өзү эле чалкып жаткан Ысык-Көл әмеспи, же жалганбы.

### Сакең жана Сүкөң

63. ...Анда Сүймөнкул Чокмолов 4-класстагы окуучу кези болчу. Агасы Намырбектин үйүндө жатып окуучу. Айылга манасчы келиптири. Ал Манас айтып жатканда алаканы жайылып, мандайынан тер шорголоп, анысын улам бетаарчысы менен аарчып, бүт тулку бою кыймылдал, үнү каргылданып чыгып, анан алышка айгай салганда Сүймөнкулдун көзүнө чокусу көктү тиреген Ала-Тоо, аны мекендерген бүркүттөр, арсайган аска-тоону аралап аккан тунук дайра, ана тәэ береги көңүлдөрү көккө, күлүктөрүнүн жал-күйругу желге желбиреп бараткан кырк чоро, аны баштап бараткан Шер Манас көзүнө элестеди. Эртеси да ушу элестер көз алдынан кетпей, анан алиги манасчынын үнү улам кулагына жаңырып туруп алды.

...Келечекте сүрөтчү болсом ушул элести дал өзүндөй тартпасам деп кыялданды. Кийин бой жетип, көркөм окуу

жайды бүтүп келээри менен ал манасчыны үйүнөн издең тапты. Адегенде «Эне» деген портретте өз апасын, андан соң Саякбайды тартууга киришти.

...1978-жылы Ереван шаарында өткөн Бүткүл союздук кинофестивалда Сүймөнкул эркектин ролун эң мыкты аткарғандыгы үчүн 4 жолу катары менен бириңчи орунду жеңип алат. Ошондо «Кийинки максатыңыз坎дай эми?» деп суроо салганда, «Бул башталышы гана, эми зор максаттар алдыда» деп мыйыгынан күлүп, адаттагыдай жүзүнөн нур чыгарып табышмактуу жооп берет. Себеби ал бир сырдуу талант. Көп чачыла бербеген.

Бирок, кыялында Айкөл Манастын кино тасмадагы образын жаратуу анын өмүрүндөгү эң ыйык максаты эле. Эгерде кесепеттүү ооруу болбогондо Манас бийиктигине жетем деп улкөн тилек койгон эле.

Сүймөнкул Чокморов Ленинград шаарынан терең билим алган интеллектуал катары Манаска жетүү жолу өтө айгактуу жана аска-зоокалуу экенин жүрөгүнүн терецинде түшүнгөн. Акылы менен да, жүрөгү менен да түя билген. Бирок, эң негизгиси колунан келээрине көзү жеткен.

Улуу Манаска баруунун жолун издең. Миң толгонуп, миң кыйналып жүрүп ал жолдун ачкычын тапты. Ал ачкыч - Саякбайдын өзү болчу.

Айрыкча, Сакең менен адеп таанышып, аナン жылдыздары келишип, бири ичинен төгүлсө, бири сыртынан төгүлүп, Сүймөнкул ал аркылуу алп Манастын образын таанышып, ага таасирленип баштайт. А сүрөт тартуу болсо, Сүкөндүн экинчи пландагы сыры болчу. Бириңчи сыры манасчы аркылуу Манастын образына киругү эле. ...Ошол жылы спорт майданында театрдашкан майрам болуп, улуттук баатырлар параддан өтүп, аナン Сүймөнкул кадимкideй Айкөл Манастын ролун аткарып, Аккуланы минип кербезденип, албуут кыял күтүп, Манастай кийинип, Манаска окшоп чыкканда аны көрүп жаткан элдер жүткүнө карап, кол чаап таасирленгенин күнү бүгүн да айтып жүрушөт. Демейде, ачыла бербеген Сүймөнкул Чокморов да ошол майрам күнү же Манас болуп адеп чыкканына таасирленгенби, ошо салтанаттын соңунда тамшанып конъяк татканын айтышат көргөндөр.

Ошондо бою, түспөлү, көз караштары, олбур кыймылы, астында туйлаган күлүгү кудум куюп койгондой жарашып, Сүймөнкул бир көз ирмемде Манас болуп кыргыз элине келип кеткендей болгон.

Экинчи ирээт жаралууну тагдыр буюрабаптыр.

...Сакең менен Сүкөң. Бириинин бою сакадай. Экинчи-си шыңга бойлуу. Бириинин таланты сыртына төгүлүп турат. Экинчисиники ичинде уюп жатат. Бири аксакал, экинчиси жаш жигит. Ушул экөөнү бириктирип турган бир улуу күч бар. Ал - Манас. Сакең Манас айтат. А Сүкөң болсо келечекте Манастын ролун кинодо ойносом деген аруу тилекте. Жөн тилек эмес. Улуву тилек. Колунан келсе бир Сүймөнкул Чокморов сыяктуу кеменгер таланттын колунан келе турган асыл кыял.

...Кээде биз Саякбайды бир эле угуп Манасты түшүнгөндөй болобуз. Чокморов болсо адегенде улуу манасчы тууралуу материалдарды топтойт. Болот Шамшиевдин киносун көрөт. Белгилүү радиожурналист Тенти Орокчиев менен ошол жылдарды эскерип айткан радиомаегинде Сүймөнкул Чокморов минтип эскерет: «Ооба, ал кишиде чоң юмор бар болчу. Сакем айланасындагыларды күлдүрүп коюп, өзү мостоюп, буржуюп кабагын түйүп калчу. Мен Саякбайдын ушундай мүнөздөрүн көп-көп байкап жүрдүм. Кийин-кийин ой жүгүртүп, ченеп-бычсам Сакем чындыгында эле тоо бүркүтүндөй алгыр адам э肯. Көрсө Сакемдин өзү эле өзү айткан Манас э肯. Манастагы көп жакшы сапат ал манасчынын өзүндө э肯. Ал кишини карап отуруп, чекесиндеги чоң тырык өзүнчө эле көрк берип жарашип турчу. Ошол тырык ал киши албеттуулук, баатырдык мүнөзүн белгилегендей сезим туйгузар эле».

Элдин сүймөнчулугунө айланган С.Чокморов төгүн жерден «Кино - махабатым, сүрөт - азабым» деп айтпаган чыгар. Кээде сүрөткө тартып жатканда Сакең уктап кетээр эле. Сүкөң ошондо деле кыл калемин кыймылдастып иштей бере турган. Ошол күндерү сүрөтчу алардын үйүнө үзбөй каттап келип тартат. Жомокчунун келини Азима сүткө же дүкөнгө кеткенде кичинекей Элмираны бешикке бөлөп Сүймөнкулга таштап кетет. Сүрөтчу кыл калем менен сүрөткерлик кылып да, бала терметип да үлгүрөт.

Сүрөтүн келиштире тартты. С.Чокморов алп манасчы тууралуу эскерүүсүндө: «Мен бул кишинин өзүн Манас сыяктуу тартыш керек деген жыйынтыкка келдим. Кудай таала Сакемдин кебете-кешпириин Манас сыяктастып берип койгон э肯!» деп тамшанып айтат. Сакең тимеле сүрөттө сүйлөп ийчүдөй болуп турат. Кызыл жүзүнөн көктүгүн көрсөтө тарткан. Кудум Чоң Казат-

тан жараат алып келгендей кылыш, чекесиндеи тырыгын кошо тарткан.

Демейде, кайсы гана роль болбосун, эрте дегенде бир аптада, эң оор ролдорду ашып кетсе бир айда ойноп койчы Сүймөнкул өз өмүрүнүн 7 жылын Саякбай Карапаевдин сүрөтүн тартууга арнаған. 7 жыл, демек, дәэрлик 2578 күн бою.

Мына сүрөткер болбосоң коё кал. Же Манастын 40 чоросун ырым кылганбы, манасчынын туура 40 сүрөтүн тарткан экен. Тартканда да арт жагында ас-кар тоо, үстүндө булут айланган манасчыны тартат, күдүм жомоктон түшүп келгендей кылыш. Зор талантты чыныгы талант гана түшүнө билет окшобойбу. Саякбай Манастын ким экенин кандай түшүнсө, Сүкөн Сакенди да ошондой түшүнгөн го дейм. Ошол жылдары Сүкөн көпкө дейре балалуу боло албай жүрүп, анан ошол сүрөтү бүткөн соң Сакендин батасы менен Бактыгүл аттуу уулдуу болот.

Манасчынын жубайы Жайыл кызы Бейшекан каза болгондон кийин манасчы кичине жалгызысырай түштү. Ошондо да С.Чокмиров үйүнө дәэрлик күн сайын барып турган чай-чамегин алыш. Кээде экөө узунду-кыска болуп ээрчишип базарга да, дүкөнгө да бирге барышчу. Сүймөнкулун кичицейилдигин жакшы көрчү. Ал да баласындай элпек эле. Экөөнүн да ата-баладай чогуу түшкөн сүрөтү бар. Чебер журналист Т.Орокчиев менен болгон баарлашууда Сүймөнкул Чокмиров ал тууралуу мындай эскерет: «Сакендин бир жолку сезү эсимден түк кетпейт. Ал: Кытай эч кимге кол салган эмес. Кол салбайт. Эгер Кытай кол сала турган болсо адам эмес, жер үстүндө чөптөн да эч нерсе калбай калат. Булар ушундай көп эл. Алар менен жөнү менен мамиле кылыш керек деген сөздү көбүрөөк айтчу» дейт. Ойлосоң, тәэ жарым кылым илгери бүгүнкү күнду көрө билгендей айтыптыр да.

Сакен көп өнерпоздорго өзү ар кандай ат коюп, кээде тамашага салчу дейт. Болгону Сүймөнкул Чокмировго гана ат койбой, «Сүймөнүм» деп, «Сүйгүнчүгүм» деп эркелетип, кичүү экенине карабай улуу адам катары ардактап жүрүп өттү. Сыягы Сүймөнкул Чокмировдун жүзүнөн Айкөл Манастын караанын көрсө керек го. Бир ирээт акын Турагай Кожомбердиев аркылуу Сүймөнкул өзү тарткан Саякбайдын портретин көтөрүп алыш, ал кездеги киносоюздун төрагасы Чыңгыз Айтматовго барышшат да, улуу жазуучунун оюн билели дешет. Анда Чыкен

сүйүнүп: «Азаматсың, дагы-дагы тарта бер! Бул Сакем өзүнчө эле бүтпөгөн аягы-учу жок тема, ыраазымын, Сакемди сүрөткө калтырганыңа» деген экен.

Бир жакшысы - Саякбайдын толук жүзүн чагылдырыган полотнону С.Чокморов 1971-жылдын жазында толук тартып бүтүп үлгүрүп калды. Бир жай өтпөй манасчынын көзү өттү.

Бир жаманы - анткен менен Манастын ролун ойнойм деген тилегине С.Чокморов жете бербей көз жуумп кете берди, артына арман калтырып. Ошол тилекти эми ким орундар артада да жетпөй манасчынын көзү өттү.

...1991-жылы сентябрда сүрөтчүлөр Союзунун көргөзмө залында Сүймәнкул Чокморовдун чыгармачылык көргөзмесү ачылды. Ошондо «Эми келечекте «Манасты» жаңыча изилдегим келет» деген ой-кыялын айткан эле. Бирок, өмүрү ага жетпеди.

Эми минтип тағдырдын буйругун карабайсыздарбы. Кыргыз эркин мамлекет болгону биринин сүрөтү 500 сомдук улуттук валютада бакыйып турса, экинчисинин элеси 5000 сомдугунда чыкыйып турат. Кудум Манастын эки чоросу сыйктанып.

### **Бүркүт мүнөз кошуна**

64. 1990-жылдары асты-устун болгон заман көп нерсени иргеди көрүнөт. Ошондон кийин көп акын-жазуучулар да замандын кайда баратканын көп андай бербеди окшойт. Андан бери илгерилеп, калем сабын колунан түшүрбөй, күжүрмөн чыгармачылыктын үстүндө гана иштеген таланттарыбыз да сейрек боло түштү. Алардын эң алды сабында албетте, Кыргыз Республикасынын Баатыры, Эл акыны Сооронбай Жусуев агабызы. Эргип поэзия жаратып, эмгектенип котормолору да жарык көрүп келет. Биз үйүнө салам айтып кирип барганда да адаттагысындай кагаз, калемин жайып алыш, 85 жылдык тоюна карата жарык көрө турган китебинин үстүнөн иштеп атыптыр. Саякбай Карадаев менен көп жыл кошуна жашап, өтө жакын мамиледе болгон. Ошол туура-луу айтып берип отурду.

...Он алты жазуучу бир үйдө чогуу турдук. Жакшылык, той-топурубуз бир. Баарыбыздын эрмегибиз эле Сакен. Биринчи кабатта турчу. Келим-кетим басылчу

эмес. Бейиши болгур, байбичесинин дасторкону да берекелүү эле.

Эми ошондогу окуядан айтып берейин. Анда Сүйүнбай Эралиев жазуучулар союзун жетектеп турган. Аксакалыбыз Абрасул Токтомушев, ошондогу жаш акындар Жалил Садыков, Байдылда Сарногоев, Совет Урмамбетов болуп Көлдүн тескейинен баштап, жолдон Чалагыз Иманкуловдукуна токтодук. Сакең учурашканда эле ыдыратып сөгүп кирди. Анда эмне Совет доору, кечкисин акындар ыр окуйбуз, Сакең соңунда Манас айтат. Колхоз башкармалары, парторгдор тосуп алат. Түнкүсүн конок болобуз. Ошентип айланып отуруп Көлдүн күңгөй жээгине келдик. Ак-Терек деген айылда башкарманын үйүнө токтодук. Отураарыбыз менен 250 граммдык чайчөккө ар бирибизге мөлтүлдөтүп арак куюп келди. «Мунуңар эмне?» десек, «Комсомольская жайма» деп коюшту. Анын баарын ичмек кайда, кәэси 50 гр., кәэси 100 граммдан таткан болдук. Кечки тамактан кийин Саякбай, «Эми мага уруксат бергиле, жаным жер тартып турат, эс алып алайын, силер эле эл менен жолугуп келгиле» деди. Айтканындай эле улуулата ар бирибиз экиден ыр окуп, кече аяктап калды. Эл болсо дуулдап бизди кетирбейт, «Саякбай кайда, биз Манас угалы деп келгенбиз» дешип. Айла жок, анан башкарманын үйүнөн алдырттык. Сакең ар бир айтканда кубулуп айтчу эле. Бу ирээт да эпосту баштаарда эки сап ырды өзүнөн кошуп койду:

Булар жаткырбай койду конокту,  
Булар айттырмай болду жомокту, - деп.

Элдер бул саптарды эпостон экен деп ойлошту. Анан өзү күйгөн, өзү сүйгөн Тайторуну чаптырды. Эми ошондогу элдин таасирленгенин сөз менен айтып жеткире албастырмын. Бир укмуш айтты. Азыр да көз алдымда.

Кайран Сакең, «Манас» деген ат ыйык ысым, аны наристелерге ыйгарбагыла, көтөрө албай, бөөдө майып болуп калат деп какшап калчу эле.

...Кээ бир окуяларды өтө апыртып сүрөттөп жомоктотуп айткан жагынан Саякбай алдына киши салдырчу эмес. Бир окуясын боорду эзип айтып берээр эле. Анда Бостери тоосунун этегинде буркүт салып журчумүн дейт. Күн сайын буркүтүм менен аң уулап чыгам дейт. Анан буркүтүм болбой атып кээде келин уулап кетебиз. Ошол

кабар күбүр-шыбыр болуп атып жеңеңерге жетип калса керек. Бир күнү үйгө кечирээк келгем, босогону аттай бергенимде желкемден алыш ыргытты эле, камгактай учуп барып, төркү үйдөгү салынуу турган төшөктүн үстүнө көмкөрөмдөн куладым. Женеңер эшикти ичинен илип алыш, чоң шамшарды кайрап кирди. Курчуткан сайын кайрактын учкундары көзүмөн учуп атат. «Бозонун тобуна тойгон тору быштыдай болгон гана...» деп тилдеп, аркы-терки басып атат. Төшөктө жаткан жери-ме келип, өтүгүмдү чечип, шымымды, бешмантымды шыпсырып алды. Дамбалчан эле калдым. Бу катын эми дана өлтүрөт экен деп атам. Жанга күч келгенде эң кымбат жериң жан жериң болот экен, ошонумду эки колдоп уучтап алыш, көмкөрөмөн жатам. Бир кезде: «Ай ушу сеники өтту...» деп келип, куйругумдан апчып кармап, бир кесим бирдемени кесип ыргыткандай болду. Май куйруктун үстү желдей түштү. Акырын сылап көрсөм, кыргыз дамбалымдын алакандай жерин шылып кетиптири. Бир, эки эли эле төмөн шилтесе куйрук майым бүт кетмек экен. Мен жалынып-жалбарып атам: «Экинчи эл кыдырып, түн катсам бүркүтүмдүн боорун жеп калайын, жоролоп кетсем жоңконумду ичип калайын, атам Карапанын канын ичейин! Жан соога, кечире көр энекебай» деп жарым saatча жалдырап атып жанымды аман алыш калгам, айланайындар. Айланып, тегеренбеген жерим калган жок.

...Бул үйгө көчүп келген жылдары Төлөндүн уулу Болот жаңыдан эле окуусун бүтүп келген. Ошол маани берип кино тасмага түшүрүп калганына рахмат. Анан режиссер деген талап коёт да: «Түз отур, мындай кыймылда, тигиндей үн чыгар» деп. Анын баарына көнө бербеген чал анан таяк менен Шамшиевди бир сала бериптири. Тигил эңкейе калганда таяк дубалга тийиптири. Мына ошого карабай жүрүп жанагы фильмин жаратканына «чоң рахмат» дешибиз керек.

...Карамолдо Орозов менен эгиздин түгэйүндөй болчу. Бир жолу гастролдор жүрүп, анда согуштан кийин, түгэйлөрү майдандан келбей калган келин-кыздар көп. Молдокең да келишимдүү жигит эмеспи, аларга кайдыгер карачу эмес. Бир концерттен кийин Молдокең бир сулуу менен мамилеси жакшы болуп, өз ара жылдыздары келишип, анан кечинде бир боз үйдө кездешүүнү ма-кулдашып жатканын Саякбай угуп калат. Түн кирип, ал

боз үйгө тиги сулуу кирээри менен Карамолдодон мурун Сакең кирип барат. Боз үйдүн ичи көзгө сайгыс караңгы, аны Молдокең экен деп кабыл алат. Аナン Сакең кеттээрде көлөчүн таппай, чыракты жандырганда тиги келин «Апээй ботом, шыңга бойлуусу экен десе, чарчы бойлуусу келген тура» деп таанып калат. Ушуну көп айтып күлдүрөр эле. Залкар манасчыга арнап жазган менин дагы мындай ыр саптарым бар:

Кызып айтып келгенде ал кездерди,  
Кыраан көзү Сакемдин жаркылдачу.  
Кыя чаап наркескен наркескенди,  
Найза тийип найзага карсылдачу.

Алсырашын душмандын ағып каны,  
Азыр көрүп тургандай ырдачу эле.  
Чоро болуп Манаска алыстагы,  
Жоону бирге женгенсип жыргачу эле.

Жалы желге сенселип жумшак болуп,  
Алдыбызда Тайтору ат турчу эле.  
Кайран Сакем чайынан ууртап коюп,  
Каныкейге күлүктү чаптырчу эле.

Көңүлүбүз жарышып аттар менен,  
Көзүбүзгө кыймылдуу сүрөт келчү.  
Тайторуну Каныкей чапкан менен,  
Аны алдыга Саякбай сүрөп келчү.

Каныкейге кошуулуп кубанганды,  
Сакемдин да көз жашы сымал болчу.  
Сымал төмөн мөлт этип куланганды,  
Ак кыроолуу мурутун сылап койчу.

Бүркүттөрүн эсине сала коюп,  
Ысык-Көлгө токтобой жөнөөр эле.  
Туурдагы бүркүтүн ала коюп,  
Тумшук менен канаттан өбөр эле.

Бүркүт салып келген соң, көлдүн далай,  
Жыйнап алып дыйканын, малчыларын,  
Бүркүт мүнөз Сакемдин көрдүм далай,  
Дөңдө отурууп бүркүтчө шаңшыганын.

## «Саякбайда Манастын духу бар»

65. ...Анда Сакең Москва көчөсүндөгү жазуучулар үйүндө турчу. Болот Шамшиев Москвадан жаңы бүтүп аткан кези, улуу киши жөнүндө тасма тартып жаткан экен. Анан менден суранды «Мен манасчыны бир аз таарынтып алдым. Сизди угат, бир аз эле соңку кадрлар калды, тартып алайын деп даярдык көрүп койдум эле. Мени болсо жанына жолотпойт» деп манасчы тириүү кезинде эле жандап жүрүп элесин ташка түшүрүп алган Социалисттик Эмгектин Баатыры, ССРР эл сүрөтчүсү Тургунбай Садыков алп Сакенди эскерип жатып мына ушуларды айтып отурду.

- Эмне болуп таарынтып алыштыр?

- Кийин, Саке, Болотту эмне жаман көрүп атасыз? Сизди кино кылып тартып атат, бүт эл-журт көрөт деп сурап калдым. Сакең айтып атпайбы, «Киного тартам деп көлгө алыш барды дейт. Сууга киргизет, анан кайра чык деп айтат. Чечин дейт, чечинсем, кийин дейт, атаң оозурайын баласы, мен ким экемин буга» деп чал бир аз ачууланып алыштыр. Кинонун өзүнүн көп талаптары бар да. А кишиге көп жага бербесе керек.

...Анан Б.Шамшиевдин өтүнүчү боюнча үйүнө эртең менен таң ата электе бардым. Себеби, күн чыкканча же-тип, таң атып келаткан фонго тартып калыш керек да. Барсам, али төшөктө экен. Үйүндөгүлөр «Ата, киши келди үйгө» деди. Аны угуп эле: «Болотпу? Болоттун так атасынын оозунурайын» деп сөгүнүп баштады. «Жок, Тургунбай Садыкович келди» дегенде, мени көрүп өзү кийинип баштады. Стакандагы кийме тиштерин алыш унчукпады. Саке, бир тоо жакка чыгып келбейлиби, десем, унчукпай машинеге ээрчиp барып отурду.

Азыркы Көк-Жар айылынын устүндө дачалар турат го, суу сактагычтын устүндө. Ошол жакка бет алдык. Рельс орнотуп, ал жакка бүт аппараттарды даярдан көшүптур. Болот алышта эле жүрөт, көрүнүп-көрүнбөй.

Анан күн чыгып келатканда табият менен куюлуштуруп бир укмуштай «Манас» айтканын тартты. Тимеле миң кубулуп айтты.

Анан телекөрсөтүүгө барып студияда тартылды. Анда да мен жанында болдум. Ал жерге барганда Сакендин ачуусу таркап, Болот менен кадимкидей сүйлөшүп баштады. Ал эми менин ишим бүттү го деп акырын баса бердим.

- Күйөө баласы Султангазы Касымов деген аксакал айтты. Эстелигин койгондо Сиз жигердүү жардам берген турбайсызбы. Тирүү кезинде эле эстелиги учун керектүү портреттерин тартып калган экенсиз, - деп суроо салдым таш манасчы Т.Садыковго.

- Сакемди илгертен таанычумун. Анан өзүмдүн оюм бар эле. Бир жакшылап портретин тартып алайын деген. Менин өнөрканам да Москва менен Панфилов көчөсүндө. Кошунабыз. Күнде үйүнө барам. Сакең турат. Экөөбүз басып келебиз. Чай ичебиз. Сүйлөшөбүз. Ал кобурап берет. Мен тартып баштайм. Кээде Сакең суранам, айрым бир эпизоддордон айтып койбойсузбу, мен ошол көз ирмемди сүрөткө түшүрүп калайын деп. Ал киши көңүлү келген жагдай болмоюн айта албайт экен. Же ситуация керекпи, же аудитория керекпи, же эл-журт керекпи. Жөн эле айта бербейт экен. Кичинекей эле чал унчукпай эле отурат, көзүн ачып-жуумп коюп. Мен да элдик музыкаларды көп чогултам да. Ошолорду коюп берем, кыскасы манасчы эрикпесин дейм. Ошолорду берилип угат. Мен болсо иштеп атам, жүзүндө бир образ болуш керек да. Мен ошол образды таппай кыйналдым. Сырткы түспөлүн окшоншуруу проблема эмес. Ички дүйнөсүн табуу маанилүү. Сакең та��ыр ачылбай атат да.

Ошентип отуруп бир жума кыйналдым. Бир вариант портретин бүтүп, экинчисин баштадым. Анан бир күнү илхамы келип калган окшойт, мени суратпай эле баштап жиберди. Оо, Кудай берди дедим ичимден. Москвада окуп жүргөндө алган эски магнитофонум бар эле. Анда жазылып атат. Сакең улам күчөп барат, күчөп баратат. Өзүнчө эле бир баатырга айланууда. Бетинде, кыймылында, шилекейи чачырап, албууттанып такыр бир башкача образ пайда болду. Күчөгөндөн күчөп барат. Баягы магнитофонун плёнкасы бир эле сааттык. Аным түгөндү. Саке болду десем да болбойт. Ошондо анан кармап калдым образын. Бат эле бүттү. Болду, болду десем элирген аттай тоクトой албайт. Тоクトотуш да кыйын экен. Айтып бүтүп, бир аз тышка чыгып, анан кирип келсе кайра баягы эле жөпжөнөкөй кичинекей чал болуп калса болобу. Баягы «Манас» айткан алп адам жок. Көрсө манасчынын сүрү эпостун духунда тура. Бу кишинин өзүндө Манастын духу бар. Болбосо миллион сапты кайсы киши айта алат?!

Ал «Манас» айтып жатканда сүйлөгөндөн сүрдэйсүң. Тим турганда жөн эле кенедей чал, тамашаласа да болот, сүйлөшсөң да болот.

Саякбай менен көп сүйлөшуп калдым эле. Манасты көп айтчу. Анан улуу манасчылар тууралуу көп айтчу. Чоюке, Тыныбек жөнүндө.

«Саке, сельсовет болуп, актив болуп иштеп, чоң кызматтарда жүрүп, кантүп манасчы болуп калдыңыз?» десем, «Ой, мен Манас айтпасам киши болбой калам. Айткым эле келип турат» дейт. Демек, бир Кудай берген касиети бар.

- Филармониянын алдындагы төрт манасчынын айкелин орнотууда ким-кимдикин орнотуу керектигин өзүңүз тандадыңызыбы же ошондогу жетекчилик сунуш кылдыбы?

- Жок, өзүм эле. Төртөө тең залкар манасчылар да: Сагымбай, Саякбай, Тыныбек, Балыкооз.

Кийин Сакеңе бюсттүн гипстегисин көрсөттүм. Көрсөтсөм кубанып, ал бюсттуу желкеге чапкылап коюп аттайбы. «Саке, сен эми түбөлүк болдуң, түбөлүк болдуң» деп. Искусство түбөлүк экенин сезип атат да.

### Чылк уюп жаткан алтын

66. Эми Сакең чылк уюп жаткан эле алтын болчу. Жөн сүйлөгөндө эле «Манас» айткандай болчу деп сезүн баштады Кыргыз эл ақыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, эл сүймөнчүлүгүнө арзыган драматург жана ақын Жалил Садыков.

...Кийинки потребсоюз турган имаратта илгери «Ала-Тоо» журналы жайгашаар эле. Автордук укук боюнча мекеме да чогуу болчу. Мен «Ала-Тоо» журналында жооптуу катчы болуп иштеп тургам. Сакең эртең мененки тогуздарда кабинетке баш багып калчу «Борька барбы?» деп. «Борькасы» болсо Байдылда. Анан Боркесин таппай калганда Сакеңдин эмнеге келгенин түшүнчүмүн да, гонорар берген бухгалтер Анна Григорьевнадан кассадан карызга акча алчубуз. Болочок гонорардын эсебинен деп кийин кармап калчу. Анан аркы көк базардагы гастрономго жөнөчүбуз. Анын жаш достору Жанболот Абраимов, Кудайберген Жапаров, Байдылда Сарногоев болуп тез эле чогула калчубуз. Ошондогу Сакеңдин духуна, күч-кайратына таң калам. Ал кезде биз жаш элек. Биз менен эле тең ичет. Бирок, бир сезүнөн мүдүрүлүп

кайбойт. Аナン Сакең чала кызуу болгондо улуу сөзгө кирет дейсиц. Уккан сайын токтотпой уккуң келет, күлгөн сайын күлкүң келет. Сүйлөсө эле ушу киши сүйлөсүн.

Сөзгө сөөдүк кишилерди көп жактырчу эмес. Кээде Чалагыз сүйлөп атса, «Ай, Чаке, сөзүндүн ток этер жерин айтчы. Же сөзүндүн мурчу жок, же тузу жок, же калемпир жок, же касиети жок» деп тамашалап калаар эле.

...Бир жылдары С.Эралиев бригадир болуп Көл, Нарынды бир ай кыдырып калдык. Эмгекчилер менен жолугабыз. Баш жагында биз акындар Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Байдылда Сарногоев, Совет Урманбетов болуп ыр окуйбuz. Ыр окулуп бүткөндө анан Сакең «Манас» айтат. Болбосо Саякбай «Манас» айткандан кийин бизди ким угат. Күн сайын күлкү-шанд. Кызыктуу окуялар.

Бир жолу Түптүн Талды-Суусундагы бир аттуу-баштуу үйгө түнөдүк. Конок болдук. Эртеси эртең менен бир келин чай куюп Саякбайга эле көңүл бөлүп:

- Аман келдициздерби Сакибай, күүлүү-күчтүү жүрөсүзбү, билесизби, былтыр да ушул үйдөн чай ичпединиз беле, - деп ал-акыбалын сурап калды.

- Аа садагасы, түндө кайда жүрдүң көрүнбөй, күүлүү-күчтүү экенимди өзүң келип билбейт белең, - деп тамаша салып күлдүргөнү эсебизде калыптыр.

Байдылда Сакеңе катуу эркелечү. Бир күнү ошо өтө эркелеп кетип, бир аз ашыкча сөз айттып алса керек. Командировка учурунда болчу да. Ошого катуу таарынып калган Сүкең менен Сакең шарт коюшту. Же Байдылда кетсин, же биз кетели деп. Сүйүнбай Эралиев Саякбайга айтты: «Мына жаш балдарды тең ата кылып, уялбай эле ачык сөгүнүп жүрүп, аягы ушундай болуп отурат» деп. Биз да Сакеңе барып айттык: «Эми өзүңүз аксакалдык кылып элдештирибесеңиз болбой калды» деп. Сакең анан 70 пайызын орусча аралаштырып Байдыкени ашата сөкту. Ал кечирим сурап, күнөөсүн сезип, унчукпай калды. «Сөгүнбөй сүйлөсөңүз деп азыр эле суранбадык беле» деп Жусуев менен Эралиев бушайман болуп кетиши. «Мындай тентекти сөгүп айтпасаң түшүнбөйт, атан оозурайындыкы» деп жооп кайтарды. Кайра жолдо келатып, Сарногоевдин көңүлү ооруп калдыбы дегенби, Карадаев аны жанына алып, кучактап, бетинен жыттап, экөө кайра ата-бала болуп кучакташып, жүз граммдашып келатышат.

Сакең ошондой жүргөн жеринде айран калтырган, же майрам калтырган жан болчу да.

...Анан он беш күн бою көлдү тегерете кыдырып, эми Ат-Башы, Нарынга жөнөйлү деп баратсак, Тондун Карл Маркс айлына келгенде автобусту «Токtot эле, токtot-кула» деп Сакең айкырып калды. Автобус токтоп, артынан биз да кошо түштүк. Көрсө, жолго жакын бир үйдө Сакендин бактырып аткан туурдагы бүркүту бар экен. Сакең жетелекте «Оо садагаң кетейин, көзүндөн сенин балбылдаган» деп жалынып-жалбарып атат. Бүркүту да үнүнөн таанып, канатын каккылап кирди. Анан әкөөнүн учурашканын айтпа. Мойнун мойнуна, жаагын жаагына тийгизип, әкөө моюндашып атат. Иттин ээсине эркелегенин көргөм, бирок, күш баласынын адамга эркелегенин биринчи көрушүм. Сакең бизди унутуп коюп эле бүркүтүнө «Кырааным десе, сагынган турбайсыңбы. Кыш келсе сени карышкырга салам» деп өпкүлөп, көзүнөн жаш алганга чейин барды. «Ии, бүркүтүмдүн багуусу буюрса жакшы экен» деп томогосун алып, бутунда жибин чечип, бүркүтүн асманга көкөлөттү.

Кийин кызыгып, ошол бүркүтүнүн жайын билдим. Ошо күштә Сакең ооруп барабай калыптыр. Ошо, ээсин сагынып куса болгонбу, бүркүтүн аң уулаганга салышса карышкыр алмак түгүл, түлкү, көн да албаптыр. Сакең айгактап кыйкырып бүркүтүнө укмуш дух берип турчу да.

...Нарын тараалты дагы он беш күн кыдырдык. Деле күн сайын Сакендин кебине тойбайбуз. Башынан өткөргөн окуяларды эпосту айткандай эле айтып берет. Кайтып келатканда эми ушуну менен командировка бүттү деп, ажырашар аяк кылганбыз. Жолдо келатабыз. Сакең да кызуу. Кочкорго келгенде токтотушту. Манасчыны угабыз деп эл залга толтура жыйылып алыптыр. Көпчүлүк «Саякбай «Манас» айтсын» деп болбой суранып атышат. С.Эралиев Сакеңе айтты: «Беш эле мүнөт айт, анан токtot» деп. Себеби, кызуу болуп калды, эл алдында сөзүнөн жаңылып калбаса экен деп атат да. Анан эл алдына чыгып Сакең эки-уч ирээт: «Ээ-ээй» деп келип эле токтоп калат, «Ээ-ээй» деп келип эле токтоп калат. Биздин чыйпайыбыз чыгып кетти. Анан «Атаңдын көрү дүнүйө...» деп Тайторуну чапкан жерден бир сабын тапты да ары улантып кетти. Анан азыр эле кызуу турган Сакенди көрүп ал. Айткан сайын элирип, айткан сайын соолугуп күлүк аттай кетти. Кайдагы беш мүнөт. Бери дегенде эле 2-3 saatta барып токтойт да.

Айрыкча Тайтору чыгып келатканда арбактар сүрөгөнү... Болкулдап Саякбай ыйлады. Аны көрүп эл ыйлады, биз да жашыдык. Абышкалар ыйлап атат. Өтө кызыктуу жерине келип, ортолоп калганда мен алды жакта отурдум эле, тебетейин мага ыргытты да, жеңин түрүп алыш уланты. Азыр эле биз менен азилдешип, арак ичишип жүргөн Саякбай «Манас» айтканда же чын эле колдоочулары таасир береби, миң кубулуп кетээр эле. Керемет өнергө берилип, угуп аткан адамды арбап, баш ийдирип алчу. Күндүзү күлкү айтып күлдүрсө, түнкүсүн «Манас» айтып таң калтырган Сакең менен болгон ошо күндөрдү азыр тамшануу менен эскерем.

**«Саякбай - гений. Бала кезимден ага жолуксам,  
мен да манасчы болуп кетмекмин»**

67. Манасчынын кәэде кирген дайрадай ташыган албуттүү мүнөзүнө карабай учурунда кинотасмага түшүрүп калган СССРдин эл артисти, дүйнөлүк данкы бар таанымал кинорежиссер Болот Шамшиевге мындай суроо менен кайрылып калдым.

- Болот Төлөөнович, өзүңүз шаар жеринде есүп, анан кантип «Манаска» таасирленип калдыңыз?

- Илгери биз бала кезде «Манас» боюнча бир эле китеп бар болчу. Ал 100 рубль турган «Манас» китеби болчу. Менин балалыгым ошоп китең менен өттү.

- Анан кантип Саякбай жөнүндө кино тартып калдыңыз?

- 1963-жылы сценарий даяр болду. Бирок, адепки варианты өтө чийки эле. Жөн эле манасчы окуучулар менен жолугат, студенттер менен жолугат, эл менен жолугат деген сыйктуу эпизоддор. Көркөмдүк энергия же тишипей жаткандай. Анан ошонун үстүнөн иштеп бышырып 64-65-жылдары фильм тартылды. Ага чейин Саякбайга таасирленгеним Балыкчыда жолукканым болду.

Анын үйүнө барып, мен аны «Зенит» фотоаппараты менен сүрөткө тартып сүйлөшүп отурганбыз. Көрсө, жакында эле баласы Чубак түрмөгө кесилип, үйдөгүлөр санаага батып турган кезең экен. Биз сүйлөшүп отурсак эле аялы Бейшекан апа кирип келди ачууланып: «Сен эмне отурасың Төлөндүн баласы менен жайбаракат!? Тиякта балаң куурап түрмөдө отурса» деп бир далай сөздөрдү айтты.

Мен уялганымды билгизбей, фотоаппаратымды чукуламыш болуп кирдим. Сакең башын ылдый са-

лып, кабагы бүркөлүп унчукпай, духу түшүп калгандай болду.

Анан түн ичинде «Ээ-ээ-э-эй» деген үн чыкканда ойгонсом, Сакең уйкусунан туруп «Манас» айтып жатыптыр. Мен уйку-соо көзүм менен сүрөткө тартып алайын дегем, терезеден тийген айдын жарыгынан даана көрүнүп атат да, бирок «чырк» дегенде чочутуп алам го деп корком. Сөздөрүндө «кагылайын Чубагым эле, айланайын Чубагым» деп айтып атты. Же толугураак эсимде калбаптыр.

Ушуга дейре ойлонуп түшүнбөйм. Эпостогу кадимки Чубакты айтып аттыбы, же түрмөдөгү уулу Чубакты айтып аттыбы. Өтө муңдуу айтты.

- Дээрлик эки жыл бою жанында жүрсөңүз эмнеси менен таң калтырды?

- Мына ошондон бери 40 жыл болду. Мен ушунчалык таасир алдым. Ушул 40 жыл бою өмүрүм Манасты изилдегенге кетти. Манас - бул дүйнөдөгү төрт диндин башында (ислам, христиан, буддизм, иудаизм) турган космостук энергия. Адамзаттын башаты.

Мен окуп, билим алыш, турмушта токтолуп калганда жолуктум Саякбайга. Бала кезде жолуксам таасирленип манасчы болуп кетмекмин. Бирок, Саякбай да мени куру калтыrbай бирдемелерин берип кетсе керек, кәэде, таңкы saat 4-5терде көзүмө ошол доордон бирдекелер элестейт, акылды ачат.

- Манасчыны тартып жүрүп, кийин эми келечекте Манас жөнүндө фильм тартам деп кыялдансаныз керек?

- Ал улуу кыялым болчу. Болбосо эмнеге 40 жыл Манасты иликтедим. Эң өкүнүчтүүсү Манасты эч ким чындалп иликтей элек. Айрыкча, тарыхтын, философиянын, этиологиянын. Бизде болсо Илимдер Академиясындагы «Манас» сектору эпостун фольклору менен эле чектелип калып аттайбы. Жок, Манастын сыйкыры башкада. Манасты канчалык тереңдетсек, өзүбүз ошончо көкөлөйбүз. А болбосо Манастын күнү бүтсө - кыргыздын да күнү бүтөт.

- Эмне учун Саякбайдай залкар манасчы чыкпай жатат?

- Сыягы биз Манасты кагазга түшүрүп баштаганда улуттук иммунитет алсырай баштады окшойт. «Аны «Манас» айтпай, кагазга жазып эле сактаса болот» дегендай. Ага чейин акыл-эс аркылуу гана укумдан тукумга уланып келген да.

- Саякбайды ким деп ойлойсуз?
- Саякбай Карадаев - бул гений.
- Кино негизинен кайсы жерлерде тартылды?
- Ақ-Өлөнде, Бостериде, көбүнчө Темировкада.
- Манасчыны болгонун болгондой тарттыңар да, же аттайын кийинтип, гриммдеп дегендей?

- Болгону кемер кур Осмонкулдуку. Осмонкул Бөлебалаев менин таяжездем болот. Ошону сурап кетем. Осокең болсо «Чунак бала, дагы Саякбайга кеттиңбі? Ана, бара бер» деп кала берчү. Осокең да бир өзүнчө талант да. Аны да тартайын деп жүрүп, кийин кеч болуп калды.

- Сакең кыйылыш чорт мунәз болчу да. Киного тартыш кыйын болдубу?

- Жо-ок. Манасты түшүнгөн а киши кинону да түшүндү. Мен XXI қылымдан келгенимди сезди. Ошондо «Манас» эпосу Карадаевдин вариантында жарық көрүп, бирок ага калем акы берилбей, ошол автордук укугу боюнча соттошуп жүрүптур. Экинчиден, баласы Чубак түрмөдө эле. Коомчулук деле анда Саякбайдын гений экенин анча тааный элек болчу. Себеби ал әмгектин алдың-кыларын же партияны ырдабаса. Жетиштүү көңүл бурулчу әмес. Ошол учурда мен кездешип атпаймы. Балким, андай кыйын учурда киного тартып, а кишиге дем бердим. Саякбайдын улуу талант экенин азыркы деңгээлде сезбесем да, интуициям бу кишини тасмага түшүрүп калууга шаштырса керек. Эгер азыр тартсам, анда манасчыны такыр башкача тартмакмын да.

- Кантип ал киши миллион сапты алмадай башына батырып айтып атат?

- Көк мейкиндеги планетаны иликтегендерди астронавт дейт, океандын терецин иликтегендерди океаноавттар дейт, ал әми адамдын психологиялык катмарын иликтегендерди психонавттар дейт экен. Сакеңдин таланттын иликтөө учун өзүнчө даярдалган психонавттар керек.

- Мұмкүн эс тутуму күчтүүдүр.

- Жок. Сакеңдикى космостон келген кандайдыр бир кудурет күч. Болбосо, эс тутуму күчтүү дегендерге анча кошулбайм. Себеби, манасчыдан биографиясын сурап, анан үч ай, алты айдан кийин кайра сурасаң, үчөөндө үч башкача кылышп айтып берчү.

- Ўй тиричилиги кандай турчу эле?

- Же айылдан шаарга көчүп келгендики, ал шаардын жашоосун дегеле кабыл алчу әмес. Ўй тирлиги әми ошол замандагы айылдын турмушун алып келип эле

шаарга көчүрүп койгондой. Сакең өзү көр оокатты бир тыйын катары санаучу эмес да.

- Анан тамашакөй бала кыял жактарын көп айтышшат.  
- Жанда жок сөзмөр болчу. Тамашакейлүгүн айтпаңыз. Колундагы таянып жүргөн таягынын кармай турган жерин бычак менен жонуп, эркек баланын жанжерине окшотуп жасап коюптур. Ачуума тийгендеге ошону көрсөтүп коём деп боорду эзээр эле.

...Кеменгер туруп баладай оюнкаақтыгын карабай-сызыбы.

### «Кыргыз болгум келбейт»

68. ... – Мен өзүмдү бактылуу кишилердин биримин деп эсептейм, - дейт кыргыздын белгилүү тунгуч музыка изилдөөчүсү, Республиканын маданиятына эмгек сицирген ишмер Балбай Алагушов, – Себеби мен Атай Огонбаевди, Муса Баевовду, Муратаалы Күрөңкеевди, Калык Акиевди, эл куудулу Шаршен Термечиковду гана көргөн жокмун. Калган бүт залкар шайырлар менен атабаладай мамиледе сыйлашып, урматташып журдүм. Алардын бири миндеген жылдар бою көчмөндүү кыргыздын улуттук китеңканасынын, театралдык сахнасынын, экранынын, тарых китебинин милдетин көзү өткөнгө чейин аткарып келген «Манас», «Семетей», «Сейтек» училтигин толук айткан, ал турсун алардын уландысы катар Кененди, анын уулдары Алымсарайк, Кулансарыкты да айткан «ХХ кылымдын тириү Гомери» деген баага татыган улуу айттуучу Саякбай Карадаев менен 1955-жылдан көзү өткөнгө чейин сырдашып, бардашып журдүм. Мен Сакеме таанышканга чейин бала кезимден айткан «Манасын» угуп чоңойдум. «Башканы коюп «Манасты айт» дегендей, башка эскерүүлөрүмө бир паска тыным берип, бир жолку өмүр бою жүрөгүмө өчпөс болуп жазылган эл шайырлары менен жолугушууну айта кетейин.

1960-жылдын 15-июлунан Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин алдындағы Кыргыз радио комитетинин жетекчилеринин чакыруусу боюнча музыкалык редакциясында редактор болуп иштеп калдым. Жаңы жыл кирип келди. Адабият жана музыка редакцияларынын башкы редактору болуп Асылкан Бөрүбаев иштөөчү. Ал агайга барып: «Агай, жаңы жыл кирип келди. Жаңы жылга карата «Эл шайырлары микрофондо»

деген музыкалық берүү уюштурайын» десем, агай макул болду. Мен микрофон алдындагы отурушка ак таңдай төкмө акындар Осмонкул Бөлөбалаевди, Алымкул Үсөнбаевди, шакирттери Эстебес Турсуналиевди, Токтосун Тыныбековду, алп манасчы Саякбай Карапалаевди, залкар комузчулар Ыбырай Тумановду, Эркесары Бекбазаровду, Шекербек Шеркуловду, Асылбек Эшманбетовду, кыл кыякчы Сайд Бекмуратовду, эл шайырларын окутуп, репертуарларын тандап, алар менен жан курбу болуп жүргөн филармониянын адабият бөлүмүнүн башчысы, акын, драматург Райкан Шүкүрбековду чакырдым. Залкарлар болжошкон убакта келишти. Музыкалық отурушту Райкан агай экөөбүз алыш бардык. Шайырлар студиянын микрофондорунан сүрдөшпөй, кымырынып-кымтынышпай, эл арасында, тойлордо отурушкандай өздөрүн ээн-эркин сезишип, чечекейлерин чеч кылыша аябай че-чилишип, бири-бири менен жаш көздериндей тамашалашып, чукулашып, чымчылашып, ырларынан ырдашып, тамашаларынан айтышып, күүлөрүнөн чертишип, өтө жайдары, өзгөчө шандуу отурушту. Сакем болсо отургандардын суроосу боюнча «Манастан» «Каныкейдин Тайторуну чапканынан» буркан-шаркан түшө айтты. Берүү болсо эфирден жаңы жылдын алдында 30-декабрда түнкү убакыт боюнча saat 22.00дө ободон кетти. Эртеси эле угуучулардан берүүнү кайталап сурашкан катар сабалап келе баштashты. Көрсө, угуучулар әл шайырларынын микрофон алдындагы музыкалық отурушу угуучулардын жүрөктөрүнөн да түнөк тапты. Көптөгөн угуучулардын суроо-талаптарын эске алыш, 1982, 83-жылдары Бүткүл Союздук «Мелодия» фирмасы тарабынан «Эл шайырлары» деген атта миндеген нускада Ташкендеги М.Ташмухамедов атындагы грампластиинка заводунан басылып чыгып, калкка тартууланды. Ал эми 2009-жылы не бар, не жок деп желим табактагы шайырлардын сөздөрүн, ырларын, күүлөрүн СД альбомго көчүрүп койдум. Ал өзүмдүн жеке казнамда (архивимде) көзүмдүн карегиндей сакталып турат. Атаганат, каражат болсо азыркы жаштарыбызга тартуулап койсок шайырларыбыз элине кайра тирилип келишкендай болот эле.

1961-жыл. Март айы. Сакемди студияга чакырдым. Себеби радионун алтын казнасында 1958-жылы Москвада өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун он

күндүгүндө Бүткүл Союздук Радионун музыкалык редакциясы Сакемдин айтуусунда 6 мунөт 30 секунд «Тайторунун чапканын» тасмага жазып алышыптыр. Ал эми кыргыз радиосунун алтын казнасына 1939-жылы Молдобасан Мусулманкуловдун айтуусунда 2 мунөт 30 секунд «Манастын чоң казатка аттанганынан» үзүндү жазылып алышыптыр. Булардан башка манасчылардан «Манастан» бир дагы үзүндү тасмага жазылып алышыптыр. Ошондой эле «Манастын» үзүндүлөрү грампластинка (желим табак) болуп чыкпаптыр. Мына, ушундай өксүктүн ордун толтуруш үчүн Сакемди чакырып, «Манастын» үзүндүлөрүнөн тасмага жазып, радионун алтын казнасына калтырууну чечтим. Сакеми студияга киргиздим. Алдына микрофонду койдук. Үн оператор Кумар Жумабаев белги берип, «кеттик» деп, жаза баштады. Сакем айта баштады. Бирок, эмнегедир Сакем кадимки калыбында «Манасты» эргип айта албай буйдала баштады. Көрсө, Сакем өмүрүндө «Манасты» өзүнчө жалгыз отуруп айтпаптыр. Адамдан амал качып кутубайт эмеспи. Сакем адаттагыдай айта албай аткандыктан, «кой, тегерегине угуучуларды топтойлу» деп, студияда иштегендерди чакырып, эки жагына отургузуп, үн катпай колубузду жаңдап сүрөөгө алгандан кийин Сакем буркан-шаркан түшө «Манасты» айта баштады. Бул жолу Сакемен «Манастан» «Алмамбет менен Чубактын жол талашы», «Алмамбеттин жообу», «Каныкейдин Тайторуну чапканы», «Сыргак менен Алмамбеттин жол чалышы» аттуу төрт saatтык үзүндүлөрдү жазып алдык. Мына ошондон баштап Сакемен «Манастан» он төрт saatтык үзүндүлөр Кыргыз радиосунун алтын коруна (фондусуна) жазылып алынды.

Сакем ырды, обонду, ымдоо-жандоолорду камтыган бири-бирисиз жашай албаган синтездүү (тутумдашкан) «Манасты» каалаган мезгилде, каалаган жеринен, каалаган обондо миң кубултуп, миң өзгөртүп, бирде ыйлап, бирде шаттана, бирде кайгыга бата ар бир окуяны өз обонунда айтуучу. Мына ошондон улам Сакемдин айтуусундагы «Манастын», «Семетейдин», «Сейтектин» үзүндүлөрүн кыргыздын элдик речитативинин (сабатмалуу обонунун) энциклопедиясы, элдик обондорунун хрестоматиясы деп айтылып келет. Тилекке каршы Сакемдин айтуусундагы «Манастын» обондору нотага түшпөй, китең болуп чыкпай келүүдө. Сакемдин айтуусундагы «Манастын» обондорунун, окуяларынын негизинде Ка-

рамолдо, Ыбырай, Шекербек, Асылбек ж.б. комузчулар «Чоң казат», «Алмамбет менен Чубак», «Айчүрөктүн Семетейдин шумкарын ала качканы», «Каныкейдин каалгыма», «Алмамбеттин арманы» аттуу ж.б. күүлөрдү чыгарышып, жумурай журтка тартуулашты. Мен булар жөнүндө 1995-жылы «Манас - 1000» Мамлекеттик дирекциясы чыгарган «Манас» музыкада» аттуу чакан ки-тебимде жазган элем.

Сакем айтып буткүс кылых-жоруктарга бай эле. Алардын бир-экөөнү айта кетейин.

1963-жылы Кыргыз окуупедбасмасында редактор болуп иштеп калдым. Редакция Сакемин балдар учун «Баатырлар», «Айымдар», «Тулпарлар» деген китептерин чыгаралы деп калышты. Уч китең жарык көрдү. Сакем басмага күндө келет, кәэде чөнтөгүнө бултунда-тып бир бөтөлкө салып алат. Дүйшөн Сулайманов, Акбар Токтакуновдор менен чогуу иштейм. Бир бөлмөдө отурабыз, Ажар Абдраева деген эже да биз менен отурут. Сакең эшикти ачып кирип келгенде эле тамашага чалып: «Оо эненди... балдары» деп сөгүнүп келет. «Ой, Саке, бу жакта карындашыңыз отурат» десек, «Ал эмне, андайды уга элек бекен?» дейт.

Анан бизди ээрчитип Панфилов паркындагы ашкана-нага алыш барат. Анан бакылдап-шакылдап ар кайсы тамашаларынан айтып, черибизди жазат. Өлгөндөй бок ооз эле. Ошентип, ата-баладай болуп жакшы жүрдүк.

Дагы бир окуя. Акын-комузчу Чалагыз Иманкулов-дун 80 жылдыгы азыркы Булан-Сөгөттү айылында өтүп калды. Филармониянын адабий көркөм жетекчиси Ка-сымаалы Бектенов, Кубанычбек Маликов, Ысмайыл Борончиев, Саякбай, Байдылда болуп жоон топ киши автобус менен шаан-шөкөт баратабыз. Сакем менен Байдылда экөө абдан жакын экен. Чай ичип, арак ичип отурабыз. Ошондо Байдылданын комуз черткенин биринчи көрдүм. Таң калдым. Төкмө да экен. Ал акын Ысмайыл Борончиевге кайрылып:

- Ысмаке, мени менен айтышасыңбы? - деди.
- Оо, атаң оозурайын, эмнеге айтышмак элем.

Байдылда болбой эле сабалата төгүп кирди. Борончиев агай Байдылданын ырына чыдай албай таарына кетти. Сакем болсо экөөнү әлдештирди.

Менин ичим күйгөнү, мынабу Казакстандын Узун-Агачында Жамбылдын тогуз гектар жерде чоң музейи бар. Эми карачы, Саякбай ким, Жамбыл ким? Бизде

«Манас» аэропорту, «Манас» банкы, Манас айылы бар. «Манас», «Манас» деп ураан чакырабыз. Андай болсо Саякбайдын музейи кайда? Бу аламда 500553 сапты ким жатка айтат? Ушу менин ичимди күйгүзөт. Ушундай Сакеме болгон мамилени көрүп кәэде кыргыз болгум да келбайт. Алп талантты баалабайбыз, барктабайбыз. Көрсө, көчмөн әлдин ою бүгүн бирди ойлоп, эртең башканы ойлоп көчүп турат экен. Патриоттук сезим деген кайда? Бассам-турсын эле, тува, шор эли сыйктуу шордуу әлден болуп кетебизби деп корком. Саякбайды баалабасак анан кантип Манасты барктайбыз. Кытайлык кыргыз Өмүрбай Макелек: «Силер Манасты баладай эркелетет экенсиңер, бирок баладай бапестеп бакпайт экенсиңер» - деп айтып атпайбы.

...Ыбырай Туманов өзү кең далылуу, бою эки метр келген, жаш кезинде балбанга түшүп жүргөн киши эле. Бир күнү Сакең менен филармониянын алдында турсак Ыбыкем келатыптыр:

- «Эметип» келатат, атаң оозурайын, - деп, аны көрсөтүп калды.

Көрсө, Ыбырай аксакал ар бир сөзүнө «эмтип» деген сөздү кошуп сүйлөйт экен. Аны Сакем шакаба кылышп алыптыр. «Кайдан келатасыз?» деп суроо берсөң, үйдөн келатса да, ишке келатса да, кайдан келе жатса да, кайда баратса эки сөзүнүн бир сөзү «Эметип келатам» деп жооп берет экен. Ошондон улам Ыбыкем «эмтип» деген атка конуптур.

Сакем адамгерчилиги, сөзмөрдүгү, манасчылыгы жагынан төрт тарабы төп келген улуу инсан эле. Сакем «Эр Төштүкту» да «Манастай» чеберчиликте айтчу. Францияда Сакемдин айтуусундагы «Эр Төштүк» француз тилинде которулуп чыккан. Алп манасчы «Делдеш баатыр», «Томор мерген» деген дастандарын да мыкты айтуюучу.

Сакем менен сүйлөшүп отурганда «Бу сизди эмнеге кыз-келиндер жакшы көрөт?» деген суроо менен кайрылсам: «Ээ садагасы, менин балдарымды ар бир айылдан издесеңер табасыңар» деп каткырып күлүп койчу.

Сакеңди сагынганда адегенде Манасын, анан сөгүнгөнүн сагынчубуз. Бу кишинин мүнүшкөрлүгү өзүнчө эле бир айтып бүткүс жомок. Сакем менен 1961-жылы Чалагыз Иманкуловдукуна барып калдык. А киши да бүркүтчү эле. Кородо туурда 5-6 күш конуп турат. Алардын арасында ителгиси да, бүркүтү да, шумкарды да

бар экен. Ошол жерде Сакемдин чоң кара бүркүту бар экен. Ал Сакемди тааныйт экен. Бүркүт Сакемди көргөндө эле жанталашып канатын каккылап, атасын көргөн баладай сүйүнүп кетти. Сакең да: «Оо, кел, кырааным» - деп, башынан сылап-сыйипап учурашты. Күштардын тилин билиш, аларды қантеп таптап, кармай билүү, қантеп тамак берүү, ар биригинин мүнөзүн билүү бул да өзгөчө өнер.

Откөн жылы Улуттук китеңканада Саякбай Карадаевдин туулган күнүнүн 115 жылдыгына арналган кече болуп өттү. Маданият министрлигинен эч ким келген жок. Сакемди «ХХ кылымдын Гомери» дейбиз. Гомерге ушундай мамиле кылабызбы. Ушундай көрүнүштү көрүп кыргыз болгум келбайт.

Жогоркудай Сакеме болгон терс көрүнүштөрдү көрүп, айлам кетип, аргам түгөнгөндө Сакемдин «Манастагы» баатырларын, айымдарын, тулпарларын сыйпаттап айткандарын жаш манасчыларга айттырып, «Саякбай Карадаев. Баатырлар, айымдар, тулпарлар» деген атта СД альбом даярдадым. Чакан нускада жарык көрдү. Бул болсо Сакемин арбагына койгон гүлдестем болду.

...Чынында Балбай аганын үшкүргөнүндөй эле бар. Ошо кечени манасчыны кумир туткан жаш демилгечилер эле уюштуруп, өкмөт, министрлик тарабынан эч көңүл бурулбады.

...Саякбайдай мамиле ылаазым го.

### Өчпөс элестер

69. 1945-жылы улуу манасчы Саякбай атабызды биринчи көргөндө Б.Алагушов кандай таасир алганын:

...Биздин айылга кыргыз элинин сыймыгы болгон атактуу эл шайырлары - Карамолдо, Ыбырай, Атай, Саякбай, Шаршен өнөрлөрүн көрсөтүш үчүн келип калышты. Бул күнү кечтин кириши күү жандуулар үчүн бир кылым менен барабар болгонсуду.

Күткөн мезгил да келди. Айылдын дал ортосунан орун алган чоң сарайдын ичи-тышы элге жыккыйма. Жада-калса, биздин кыштактан бир күнчүлүк жердеги Темир-Канат, Тогуз-Булак деген айылдардын ышкыбоздору да атайын оюн көргөнү ат арытып келишиптири. Ал эми ирегелеш көк-сайлыктар менен жер-үйлүктөр тимеле түп көтөрүлө толуп алган. Деги, тоо түбүндөгү Кызыл-Дөбө айылы өмүрүндө мындай толкундуу сырга батпаса ке-

рек. Оюн көргөнү келгендердин көптүгүнөн отурага орун жок. Ат үстүндө өбөктөп тургандар менен топ-топ болуп сарайдын башында олтургандарды көрүп таң каласың.

Атын алыстан угуп, өңүн бир көрүүгө кусадар болгон элдин эңсеген шайырлары бириңен сала бири чыгып, ыр менен күүгө чаңкагандарды жагымдуу обондору, күүлөрү менен сугарып жатты. Алардын улам кийинки аткарған номерлери бир укмуштуудай кооз, ырааттуу келип, шак өзүнө арбап ала көёт. Оюн ортолоп калган кезде кезек улуу манасчы Сакеме да келди.

Мына, атагы алыска дүңгүрөгөн Сакем туурда комдонуп отурган қыраан шумкардай айланага тегиз көз чаптырды да «Манастын балалык чагын» көнөктөтө төгүп кирди. Көрүүчүлөрдүн черлери эми гана жазылгансып, туш-туштан «бали, созо түш, ойт десен, тимеле журөгүндү эритет. О, садагаң болоюн Саке, өлбө!» деген сүрөөндөр сабалап жаады. Алл манасчы ансайын күкүктөгөн дайрадай күрпүлдөйт. Эл да Сакем менен кошо «Манас» айтып жаткандай толкундашат. Сакемин бара-бара бою балкып, ээликкенден ээлигет. Көз ачып жумгучча эле ал кинокадрдагыдай кубула түшөт. Аны менен биргэ жаңы обон, жаңы ыргак да кошо жаңырат. Угуп укмуштуу Манас кубанса кошо кубанышып, жоого кирсе кошо киришкенсийт. Деги, көрүүчүлөр Манас эмне иш жасаса тең бөлүшкөнсүйт. Сакем Манастагы ар бир каармандын қыбыр эткенин, турган турпатын ийне-жибине чейин ажайта айтып, көрүүчүлөрдүн көзүнө аларды элестүү, таасирдүү элестетип аткарып жатты. Мынданай укмуштуу манасчынын айтканын көрүп отуруп, кыргыз эмес башка улут деле тилмечсиз түшүнөт турбайбы деген ой дароо кылт эте түшөт.

Тээтиги жай гана сапар чеккен сүттөй аппак Ай да алл манасчынын талантына баш уруп, таазим кылгансыйт. Сакем адettегисиндей эле Манасты кара нөшөр куйгандай төгө берди. Көрүүчүлөр өмүрүндө Манастан ушунчалык узак үзүндү угушпаса керек. Алар да бир эсे таңдана, бир эсе тамшана көшүлө угушуп, черлерин жазууда. Атактуу манасчынын айткандары айылдагы жаш балдардын да кыялын кызытты. Алар да түн ортосуна чейин кирпик кагышпай тикире耶 отурушуп угушту.

Манастын өзүнө таандык ар кыл ыргакка бай, кереметтүү обондору ар бир угуучу-көрүүчүнүн көңүлүнө уюп, как жүрөгүнөн кут таап жаты. Бул күнү Сакем Манасты түн ортосуна чейин айтты. Эл Сакеме айттарга алкыш,

берерге сый таба алышпай төбөлөрунө көкөлөтө көтөрүштү. Ар тараптан: «Узак жаша, Саке, өмүрүңүз узун болсун, ак жолунуз ачылсын» деген үндөр биригинин артынан экинчиси айтылып жаты. Эртеси биздин айылдын балдары залкар манасчынын ыргагына сала билектерин шымалана түрүнүшүп: «Манастын уулу Семетей, башында алтын тебетей» деп обон созуп калышыптыр. Аларды көрүп, Манастын элдиктүүлүгүнө, Сакемдин талантнынын кереметтүүлүгүнө суктанасын.

Бүгүн да биздин айылдагылар «Баягы уруш басылаар жылы Сакемдин Манас айтканы эсиндеби, ошондогудай Манас айтканды бала болуп уккан эмес элек. Сакемдай Манасты эч ким айта албас эми» деп тамшанышат. Көрсө, Сакем ал убакта эл ортону элүүнү жаңы гана чапчып, таланты ашып-ташып турган курагы турбайбы.

Мен Сакемди ошондо Манастын майын чыгара айтканын биринчи жолу угуп, талантына таңдана кол куушургамын.

Мени баарынан анын төрт saat бою тикесинен тик туруп, кыштын кыраан чилдесине моюн бербей боргулдана тердеп, чаалыкпай «Манас» айтканы таңдантты - деп жазган.

...Улуу дастан ошондой, ...үшүгөнду жылтытат, ...тоңгонду эритет, ...ооруганды сакайтат, ...көңүлү чөккөнду көтөрмөлөйт.

### «Жан койбос» ким болгон?

**70.** Кийик аңдыган мергендей болуп улуу манасчыны төрт жыл бою артынан ақмалап ээрчиp жүрүп, сөккөнүнө чыдап, өпкөнүнө эркелеп, анат радионун алтын фондусуна жаздырып калган Кыргыз эл артисти, таланттуу режиссер, журналист Турсун Уралиев болгон.

Улуу манасчы Саякбай Карадаев ошондогу биринчи секретарь Исхак Раззаковдун жеке тапшырмасы боюнча радионун алтын фондусуна жазып алынган. Эми анын тарыхы мындай болгонун Т.Уралиев өзү төмөндөгүдөй баян кылат.

...Мен өзүм тоголок жетим өскөм. Ата-энем бирөөлөрдүн эсебинен репрессияланып кетип, дайынсыз болду. Бир-эки жашымда Талды-Суудагы таякемдер багып алат. Ошондо таякемдин кайниси Тажикстандагы Мургабда мектептин директору экен. Бирок, бала көрбөптур. Аялы төрөбөптур. Мени ошолорго бала кылыш жибери-

шет. Экөө ажырашып кетип, мени Мургабдагы балдар үйүнө беришет. 1-2-классты ал жактан бүтүрүп, 5-класста ئىزبەكتىنى يۇرۇنچى شاپىرىنىدагى دەتدىم كەرۇشات، 2 жылдан كىيىن لەنинابادغا، 3 жыл بۇخارادا، анан سامارکاندдагى بالدار үйүندە окудум.

Ошондо ئىزبەكتىنى يۇرۇنچى كىنۋەرچىسى كەمىل ئەرماتو夫 «تاڭىن - خىلەنلىقى شهر» دەگەن фильмە ئۇرۇ بالداردۇ تارتقانى بala تانداپ بىزдин بالدار үйүنө كەلەت. سەبېبى، ئۇرۇلук қылуу жاگынан بىزдин دەتدىم اتابىقىم تۈرچۈچى ئەكەن. Ошондо 14 بالاننى تاشкەندегى كىنۋەتكەنەمگە تانداپ كەتتى. مەن да ошولوردىن ичинە ئىلىنىپ كەلدىم. Шартى بىدان جاكشى. Анан سامارکاند بازارына алышп بарып، بىزدى كاپتاتىپ жىبەردى، كىم كاندай уурдайت ئەكەنىن سىنایىن دەپ. بىزدى ارتىбыزдан كاراپ жۇرۇپ بىدان تاڭ كەلدى «Эй، тоба қыلام» دەپ. Базарды болушۇنча تونоп، солоп، чەنچەنگە سالышپ، эچ كىمىبىز كۆلگە تۇشپەئ چىكتىك. «Эми تاشкەنге بарып بىلىم аласыңاپ. Ушуну менен ئۇرۇلукту توكتоткула» дедى. Ичكىلىك، تامекىге тыюу سالынды. كۇزدە ал фильм تارتىلышپ، бир жылдан كىيىن мамлекەتтик سىйىلышكىم алды. Анан ал كىشىنىن жاردамы менен تашкەндегى театralдык институтка كىرىپ، эки жىلدە ئەل بۇتۇرۇپ چىغىپ، мени ئىزبەكتان телекەرسەتүүسىنде كەلتەرىشتى.

Ошол жылدارы تашкەnde Орто Азия мамлекەتтерىنен делегация келиپ، телекەرسەتүүنى ئىنۇكتۇرۇع маселесى كارалات. Ал кەزде қыргыз телекەرسەتүүسى И.Раззаковдۇن колдоосу менен жаңыдан уюшулуп، жетекчисى مەنسەйитова ئەكەن. Бىزде кадр жетишپەي اتات دەپ ошондогۇ жетекчиلىر تашкەnge kaiрkylyshyп, анан бир топ кىشىни бул жакка жەنötүштү. Мەن да кەلдим.

1958-жылы И.Раззаковдۇن жекە تапшىрmasы боюнча «Сиз С.Каралаевдин Манас айтканын жазасыз» дешти. Бىلгىنдер айтىشتى، ал бир az чорт қыялلى بار киши. Айтканын қылбасаң таягى менен жاتкыра чабат дешти. Адегенде коркуп، бىринчи радио режиссер كاسымжан Төрەباev жазсын دەپ оюмdu айттым. А киши болсо «Мەنин да мۇنەزىم чукул، анан тигى چال менен муштаشып жүрەйىنбۇ» دەپ болбой койду. Казакбаev мени өزү كەندүрдү. «Кانча улуу манасчىلارдын үнү жазылбай كەلدى. Сен эми аркасынан ээрчиپ жۇرۇپ да болсо жаз» دەپ، Сакең менен тааныштыруу үчүн жоопкерчиلىктۇع қылышп رايكان شۇكۇrbekovdu дайынداشتى.

Мени алپарып Р.Шукۇrbekov ساڭىبائى menen тааныштыردы. ئومۇر бою өзбەكچە окуп، ошоякта чоңойсом، тى-

лим бурулуп калган, өзбекче өзүмдүн ким әкенимди тааныштырдым. «Ок, атаоозурайындар, киши табылбай калгансып бу сартты эмне алып келдицер?!» деп сөгүп баштады. Эптең көндүрүп атабыз. Плёнканы көрүп «бул эмне?» деди. «Ушу айланып үн жазат» десем, «Ошо менен кошо айланамбы?» деди. Студияга алып кирдик. Чепкенин чечти. Алдына микрофонду коюп, «Эми Манас айтып баштаңыз» дедик. «Атаң ооз с... мен темирге Манас айтып жинди белем, Манасты әлгө айтат» деп дагы ашатты.

Райкан болсо ушу темир аркылуу бүт миллион эл угат деди. Акыры көнду окшойт, Манастын төрөлүшүн бир саамга айтты. Анан Ракем «Ии Саке, баарыбызды кыргыйдай алчу элең, сага да алы жетээр күч бар. Эми сөгүнсөң мобу темир башыңа бир тийет» деди эле, аны ата-жотосуна жеткире сөктү. Ракем айтты «Эми бу жөн айтпайт, бозо алдырыш керек» деди. Эшикке чыгып бир аз дем алып келген соң, өзүнө жазылган үнүн угуздук. «Ой, атаң... бу темир да болсо менден күчтүү айтат турбайбы. Оо-ой, сilerде кенч жаткан турбайбы. Айта турган жер ушул турбайбы. Сарт эле болбосо бу бала мыкты турбайбы. Мунуңар шумдук турбайбы» деп ыраазы болуп, ынанып калды.

Р.Шүкүрбеков манасчы менен бир үйдө жашайт эле. Күнүнө ал ээрчитип келмей болду. Эки күндөн кийин экөө ээрчишип келишти, үч литр Айымкандын бозосун көтөрүп алышыптыр. Ракем «Мындан улам жуткузуп турбасак болбойт» деди. Сакем кадимкидей көнүлдөнүп: «Манасым жол берсе эми баштайлы» деп өзү ичинен бирдемелерди сүйлөнүп, колун көкүрөгүнө, чекесине тийги-зип атат. Мен таң калып Шүкүрбековго карасам: «Унчукпа, көзүнө Манас Ата көрүнүп атат» деди. Шүкүрбековдун чачы көтөрүлүп турчу, аны карап: ««Үрпөк баш» бүгүн кайсыны айтайын?» деди. Себеби, ал кагазга темаларын жазып, баарын ирээттөп жүргөн. Ал болсо: «Саке, эми бүгүн Тайторуну чаптырыңыз» деди. Отуруп, ичине эки сүлгү оронуп келиптири. Бирөөнү чечти. Малакайын ондол, түзөп, анан Тайторуну баштады. Жай баштап, анан улам катуулады. Кайгырганда муштуму менен ала-канын чаап, өзүн көкүрөккө уруп, башын чайкап, далысын кыймылдатып. Анан кәэде ыйлап алат. Мен Райканды карап «Ыйлап атат» дедим. Ал тим отур дегендей көзүн ымдады. Анан Тайторуну арбактар сүрөгөн жери-не келгенде укмуш эми... Тер да кетип атат, жаш да ке-

тип атат. Дурбу салып карайт. Отурган жеринен тура калат, желип коёт. Сыргак, Чубагы кошо сүрөп келатат. Манас айтып атып, баягы белинде калган сүлгу менен терин да аарчып атат. Өзү кармашта жүргөндөй. Көлшал болуп тер кетти. Биз да кошо сүрөп атабыз. Райкан Шүкүрбеков ошондо башын чайкап: «Бу жөн киши эмес. Бу жерде отурган бизди да жашытып атпайбы» деди.

Айтып бүтөөрү менен жанына барып Сакемдин чылый суу болуп калган көйнөгүн которуп, ала келген баштыктагы көйнөгүн сунду. Экинчи кургак сүлгүсү менен терин аарчыды. Эки сүлгүнүн терин сыгып, мен балконго жайып койдум да, кайра келсем сөгүнбөй жай сүйлөп атыптыр. Чарчаса керек «Ыя сарт, канча болду?» деп мага кайрылды. «Ушунча болду» деп плёнканы көрсөттүм. Бул жерден чойсоң кай жерге жетет деди. Мен айттым ушул жерден Рыбачыга чейин жетет деп. Райкан тамашалап «Мына Манас деген ушу, а сен болсо Айымкандын бозосуна тоюп алыш эле жүрөсүң» деп кытыгылай кетти.

Бир күнү дагы жазууну баштадык. Студияга Сакеме кирип Райкан «Сашка, иш бар» деди. Сакең «Уу шумпайлар, дагы тооруп турасыңбы» деп чепкенинин ички чөнтөгүнөн капчыгын алыш чыкты. Анысы «чып» деп ачылат экен. Капчыгын ачты эле, Райкан оозундагы чекеси чыгып турган майда акчаны албай, колун терец киргизип отуз сомдукту илип кетти. Ошондо вино төрт сом болчу. Саке артынан таягы менен тап берип сөгүнүп калды. Райкан кетип атып мага «Силер эшикти илип алыш жаздыра бергиле, мени болсо эшикте Мидин менен Байдылда күтүп атат, аларга бирдеме жуткузуп келейин» деди. Ал кеткенде «Акча бербей эле койбайсузбу» дедим. «Оо, бул шумпайлар бербесең жөн коёбу, жаныңды сууруп албайбы» деп камынып кирди. Кайра эки жагын каранып сүйлөнүп, токтоп калат. Мен бир нерсе тоскоол болуп атабы деп студияга кирип ичин карап коём. Сакең камакта калгандай ээнсиrep, эки жагын карап, өзүн ыңгайсыз сезип атат. Кечээкидей илхам болбой атат. Анан Сакең көңүлү болбой «Бүгүнкүнү өчүрүп сал» деп чепкенин кийип кетээрде опур-топур болуп эшиктен Райкан, Мидин, Байдылда учөө студияга кирип келишти. Көрөөрү менен эле Байдылда: «Ата, биз келдик» деп кирип эле әркелеп бетинен өпту. Сакең сөгүнүп: «Тихондун виносунан басып келатышкан тура. Болуп алышкан тура.

Атаңоозу, балдар» деп ачууланымыш болду. Мидин: «Сашка, Сашенька, Тихондун дүкөнү жабылып кала электе... - деп баштаганда эле Сакең капчыгын алып чыгып, оозун ачты, Мидикең отуз сомдуктан бирди сууруп алды. Анан Байдылдага сунду эле, ал: «Сашков, өзүңүз тандап берициз» деди. Ага да бир отуз сомдукту сунду. Райкан да жүткүнүп, кол сунайын деди эле, «Эй, үрпөк баш, эртең менен албадыңбы» деп «чып» эткизип капчыгын жаап койду.

Үккан, сүрөгөн киши жок Саякбайдын Манас айта албай жатканын түшүндү окшойт, Ракем: «Кана эми, Сакемди сүрөйлү, колдоп берели» деп, Мидин так бет маңдайына, Байдылда менен Райкан эки капиталына отуруп, Сакең айталекте эле «Ой, ууйт» дешип аламан байгеде ат сүрөгөндөй студияда кыйкырып башташты. Сакең да толкундалап кетти көрүнөт, жецин түрүп, азыр эле илхамы келбей турганына карабай: «Эми шумпайлар, жакшылап сүрөгүлө» деп атпайбы. Сакең демейдегидей жай баштабай, «чү» дегенде эле элирип алды. Бозо ичип алгандыктанбы, үнү да бир укмуш чыгып, кыйкыра кетип, алаканын чаап баштады. Үчөө ого бетер кыйкырып, өкүрүп: «Өлбө Манас, өлбөй кал!» деп ураалап, күлүкту сүрөгөндөй сүрөөгө алышты. Эми Сакең жетчү жерине жетти бейм, үнү каргылданып, бышактап чыгып, ыйлай кетти. Көз жашы кетти. Баатыр болуп кыйкырып аткан тиги үчөө тең эми чыдап тура албай алар да ыйлап баштады. Сакең тигилерди бир карайт, толкуп чыкты. Көзүнө арбактар көрүнгөндөй болуп атат. Тиги үчөө акча сураганы келгенин, дүкөнгө барыш керек экенин унутушуп, Сакене арбалып калышты. Айтып бүткөндөн соң 5-б мүнөт эч ким эч нерсе деп сүйлөй албай, Сакең болсо терин аарчып болуп, берки али бышандап көз жашын тыя албай аткан үчөөнү карап: «Мынобулар эмне ыйлайт ыя, эри өлгөн катындай болуп» деп тигилерди сөгүп кирсе болобу. Мидикем анда «Сашка, кайдан сага келдик элек. Жөн айтпай ыйлатып айтасың да. Өпкө-жүрөкту кошо алып кеттиң Сашкабай» деди жашыганын жашырбай. Р.Шүкүрбеков «Биз болсо жашыбыз келип калды. Бу жапжаш туруп Бориске эмне жок» десе, Байдыкең: «Менде да жүрөк бар. Атам айтканда окуяга кирип кетем да. Бу керемет да, керемет» дейт актанып. Ошентип жүрүп Сакенди төрт жыл жаздым.

## **Залкарлар Манас укканда**

**71.** Аягында Сакем менден качып калды. Артынан кууп жүрүп таап жазам. Бир күнү үйүнө барсам жок экен, Бейшекан апа «әжедемяга» кеттим деп кетти, әч кимге айтпа деди» деп мага сырын айтты. Илимдер Академиясына барсам, чоң залда эл жыкжыйма, И.Ахунбаев өзү алыш баруучу болуп, Сакең күпүлдөтүп айтып атат. Акырын басып барып өзүм билинбей, узун микрофонду алдына алпарып койдум. Эпосту айтып бүтөөрү менен терин аарчып атып астындагы микрофонду көрө салып, «Атаң оозурайын, баягы сарттын баласы жан койбос келген экен, кайда жүрөт жан койбос» деп мени сөгүп-сагып издең калды. Мен элдин далдоосунда турам көрүнбөй. Ошондо И.Ахунбаев: «Бул радиоаппараты ап-келип жаздырып туура иш кылып атат. Мындан кийин биз да бир аппарат алыш беребиз, Сакенди эки жакка төң жазып жүр. Бири радиого болсо, экинчиси Илимдер Академиясынын фондунда» деди. Тилекке каршы, кийин ошо академиянын фондусуна жаздырганымдын баары жого-луп кетиптири. Мени көргөндө эле Сакең көңүлүк жакшы болсо «Атыңды койдум Жан койбос,

Пендеде сендей жан болбос» деп калаар эле, чиркин киши.

Улам микрофонго эле Манас айта берип бара-бара Сакендин да илхамы басандай баштады. Бир күнү Райкан бардык кишилерди студияга чогултуп келсөндер деди. Байдылдага болсо «Баягы бөтөлкөлөш батальонунду ээрчите келесин» деди. Райкан болсо өзү базардан андаймындай алдыртып, филармониядагы артисттердин баарын чакыртат. «Сакенди сүннөткө отургузуп атабыз, кичинесинде кесилбей калган экен. Той болот, тойго келгиле. Той радиостудияда өтөт» деп. Биринчи эле Молдобасан аксакал келди: «Бу Сакем эмнеге эле өзгөчө тентек десе, алигиче кесилбе турбайбы» деп. Карамолдо, Осмонкул, Алымкул үчөө чогуу кирип келди. Ошондо Осмонкул айтып атпайбы: «Сакең келгиче Манасты мен айтам деп. Себеби, бир жолу Кызыл-Кыяда жүрүп, Саякбай ооруп калып, анын ордуна Осмонкул Алмамбет менен Чубактын жол талашканынан Сакендин ыргагы менен анын дал өзүндөй укмуш айттыптыр. Аны угуп алыш Сакең Осмонкулду өөп, «менден дагы жакшы айтат турбайсыңбы» деп абдан сүйүнгөн экен.

...Ошондой Сакең Каныкейдин Тайторуну чаптырмак болду. Аны билип алыш Үбүрай Туманов «кайра эми бизди ыйлатат турбайбы Сакең» деди. Р.Шүкүрбеков болсо манасчынын камын көрүп «Сашка, белиндеги сүлгүң барбы, даярсыңбы?» деп студиясын бир сыйра текшерип алды. Сакең даяр болду окшойт: «Жан койбос, кой анда баштайлыбы» деп өзү да шаштырып калды. Р.Шүкүрбеков болсо «күбүр-шыбыр жок болсун. Тынч отургула, Сакең «алтын фондуга» кетип атат» деди. Эки ийнин каранып, «айтайынбы ыя» деп кимдир бирөөдөн уруксат алган соң гана муруттары былкылдан барып, бир кезде Саякбай зүкүлдөтүп баштап ийди. Залдагы достору сүрөөнгө алды: «Өлбөй кал, Манас, өлбөй кал, чаптыр Саке, айт, ууйт» деп залда 200-300 киши жүргөндөй бир укмуш боло түштү. Манасчы да буулугуп алыштыр. Бир кезде кырк мүнөт өтпөй ый кетти. Мандайынан тер кетти көл-шал болуп. Аңгыча көрүп аткандар да бышактап ыйлап киришти. Улуу согуштан бери мындай ый боло элек эле да. Эми бундай кошок-арманга, жүлүндү муздастып, жүрөктү сыйзаткан кайғы-муңга ыйлабаган кыргыз деги эле кыргыз эмес. Секичеде Сакең ыйлап, бер жакта тегерегиндер ыйлап, студияда иштеп аткандар ыйлап, «кой, ыйлабагыла» деп айтканга жан киши жок. Эң кайраттуу деген Үбүрай Туманов өзү көзүнөн жаш чубуруп атат да, кайра эле «ыйлабай тынч отургучы» деп үн каткан болду. Р.Шүкүрбеков өзү ыйлап атат. Манасчынын дene бою бут тердеп, чылпылдаган суу болуп чыкты. Колун шилтесе кадимкideй суу бүркүп атат. Бул эпизод үч-төрт saatka созулду. Молдобасан ошондо ый аралаш сүйлөп: «Мен эчтеке айтталбайм» деп көз жашын аарчып атат.

...Сакең болсо көзү менен бир чекитти тиктеп эле, сүлгусу менен жүзүн аарчып атты. ...Райкан болсо айла жок, баары менен кошо ыйлап алган. Баары тыптынч, сөз баштаган киши жок. Ошондо Сакең топту бузуп: «Эй Молдобасан, сага эмне болду?» десе, Сакендин үнүн угуп алыш азыр эле тыйылып келаткан Молдобасан кайра жашып эреркеп ыйлап ийсе болобу. Беркилер анан кошо ыйлады. Сакең өзү да кайратынан жанып: «Арбагыңдан айланайын Манас! Касиетинден кагылайын Манас!» деп кыйкырып алды. Ошондо Молдобасан: «Азыр эле Манастын арбагы арабызда жүргөндөй болду, келгиле, отуруп Айкөлгө куран окуйлу» деди. Райкан эчтеке болбогон кишидей «Ыйлап бүттүңербү, тургула, көз жашы-

нарды чайкап, Манас Атага куран окуйлу» деди. Карамолдо болсо дагы эле ыйлап атат тиги бурчта. Р.Шукурбеков болсо тыңып алган, «Сашка, досунду кой дебейсиңби, кечке эле ыйлай береби» дегенде, Карамолдо бир ачуу ыйлап барып, өзүн токтотуп, басып келип манасчынын бетинен өөп: «Саке, мен болдум, болдум, сен да токtot. Манасыңды сагынып калган турбайбызы, арбагындан айланайын Манас!» деп алды. Баары тыңчып болуп, жүздөрүн сууга чайкашты. Куранды ким окуйт болуп атып, Карамолдо айтты: «Улуу элдин күйө баласы эмеспи, Чалагыз окусун» деп. Чалагыз Иманкулов өтө кыраты менен шашпай окуп, бата кылган жерине келгенде: «Арбагындан айланайын Манас!» деди, ошондо Саякбай да үнүн бийик чыгарып «Арбагындан айланайын Манас!» деди, калгандар ичинен айтышты.

...«Арбагындан айланайын Манас!».

Ушул сөз алардын оюн ээлеп алды. Демейде чымчылаша жүргөн достор бу ирет токтоо тартып отурушту. Же Манастан сүрдөштүбү, же сүрүнөн тартыныштыбы, ким билсин.

...Ушу окуяны угуп отуруп, Манастын касиетине анан кантип ишенбейсисиң.

### **Аялзаты жөнүндө**

**72.** ...Саякбай аксакал аялзатын көп түргө бөлө турган. Алар төмөнкүлөр:

«Ит ыркырак, мышык чыркырак» - үй ичи ыптырак менен сыптырак, бул киши үйүнө кирсе ыркырап, мышыктай эле чыркырап үнү басылбаган аял.

«Тыраң кара» - кудай ага өндөн да, мүнөздөн да айтпаган.

«Сур жылан» - өңү кумсарган, жыландай муздак аял.

«Кесирлүү кандек» - үнү басылбаган кандектей ажаан.

«Айнек көз сары» - көзү айнектей жансыз.

«Үтүрөң тентек, урпөк баш, түрү суук түйдөк чач» - уруш, чатакка жакын.

«Бир үйдү бириктирбес, эки үйдү эриктирбес» - ушакайың - узун тил, урушсаң, койсоң өзүң бил.

«Баш койкоң» - сулуулангандан башканы билбеген.

«Суу мурун сөллөк» - жүдөмүш деген мааниде.

«Акыл кара чач» - акылман деген мааниде.

«Ак көрпө жайыл, алма баш, алыш-жакын ылгабас» - мейман киргенде дасторкону белен.

«Ак пейил, жазы маңдай» - аты эле айтып тургандай.

«Жабылуу кара инген» - ичине сыр каткан көтөрүмдүү.

«Караңгыда жол тапкан» - билгич асыл жар. Ошондой эле эпосто аркар төш, бото көз, ботодой бели ийилип, карагат көз, инжи тиштүү, байман күрүчтөй, кыйгач каш, оролгон кара чачы, колу күмүш зымындай деп чебер сүрөттөйт.

Саякбай атабыз улуу-кичүү экенине карабай эркектер менен каттуу тамашалашчу. Бири-бирин түшүнө да билишчүү, кечире да билишчүү. Бирок, аялзатына келгенде жүрөгү өтө аялуу эле. Манасчы атабыз ар бир аялзатына, мейли улуу байбиче болсун, же мээримдүү өмүрлүк жары Бейшекан эне болсун, же Алима жеңе сыйактуу келини болсун, баарына тек Каныкей тейде касиеттүү аялзаты катары тутуп, каастарлап, сыйлай турган.

Улув жазуучу Чыңгыз Айтматовдор менен бир үйдө кошуна туруп калып, кирип-чыгышып катышып турган. Ошондо Саякбай атабыз Керәэз эжени өтө сыйлап, «адамдын ички оюн баамдап билген байкагыч, үйүнө келген мейманга чын дилинен мамиле кыла билген кичипейил адам, ырыстын баары эле Керәэзде, өтө жөнөкөй адам. Керек болсо Чыңгызды Чыңгыз кылган Керәэз» деп бийик баа берчүү. Себеби, алардын үйүндө көбүнчесе орусча сүйлөшүп, анан аларды Керәэз эже кыргызча тарбиялап, кошуналар менен аласа-бересе, тууган-туушкандар менен да катыштырып, үйдүн очогу ошол киши боло турган.

Уулу Сыргактын колунда көп туруп калгандыктан келини Азима жеңени өтө сыйлап, сыпайы мамиле кыла турган. А тургай бир жолу Москва гастролго кетип, келгенде Бейшекан апанын өтүнүчүү менен бир чемодан толтура бомбаркыт алыш келет. Үйгө келээри менен көтөрүнүп келген баштыктарынын оозун ачып, белекбечкегин бергенче шашат. Көрсө келини Азимага ал жактан «Эллада» деген кымбат баалуу духи ала келген экен. Келини азыр карылыктын урматын күтүп байбиче жашында. Азима апа «биз Сыргак экөөбүз үйлөнгөнгө чейин эле таякем, белгилүү жазуучу Касым Каимов менен Саякбай Карадаевдер Москва көчесүндөгү жазуучуларга берилген үйдө кошуна турушчу. Алар менен кошо Чыңгыз Айтматов, Токтоболот Абыдымомунов, Райкан Шүкүрбеков, Узакбай Абдукаимов, Насирдин Байтемиров, Айым Айтбаева, Сүйүнбай Эралиев, Шүкүрбек Бейшеналиев, Абдырасул Токтомушев, Муса Жангазиев,

Кубаныч Акаев, Сооронбай Жусуев, Олжобай Орозбековдор чогуу турушкан. Баары бири-бирин таанып, кирип-чыгып катышып, майрамдарды бирге белгилеше турган. Айрыкча, Саякбай аксакал алардын эрмеги эле. Табы келгенде Манас айтып, жөн жургөндө болсо жомогу түгөнчү эмес. Сакенди дайым эл тегеректеп, дегеле көчөдө баратса да жалгыз журчу эмес. Ошол күндөрдү эскерип отуруп «бул адамдардын алдынан кыя өтүү деген жок эле менде» дейт. Ал эми улуу манасчыга келин болуп барганда «Мындай ыйык кишилерге бүлө болуп аткан соң алардын айтканы менен макул болуп, ошол кишиге гана эмес, анын урук-туугандарына да жаман айтпоого жана өзүмдү бекем кармоого убада бердим. Өмүрү өткөнчө аларга кызмат кылып, тамагын жасап, кир-коогун жууп, кабагым, кашым дебей ыйык тутууга өмүрүмдү арнадым» дейт ары сыймыктануу менен Азима апа.

Азима апа ал күндөрдү эскерип отуруп мындай дейт:

- Атам (кайнатасын айтып атат) бир күнү «Балам, азыр Тайторуну жазып атам, ошону бүтүп «канарары» тийсе төркүнүң алыш барып келем» деп калды, мен болсо эми ал китеbi качан бүтүп, качан акчасы тиймек эле. Көпкө дейре төркүнүмө барбайт окшоймун деп сарсанага баттым. Бирок бир жылга жетпей эле «Тайтору» деген ча-кан китеbi жарык көрүп, ошонун шарапаты менен мени төркүнүмө алыш бараарда өзү ооруп калып, катуу өкүндү. Бирок, камыбызды көрүп бизди жиберди.

... Мына ошол укмуштуу күндер азыр ойлосом беш мунёттөй болуп эле өтүп кетиптири. Атабыз бизге кай жерде жүрсөнөр да ак пейил болгула, артыңадан жаман деген сөз ээрчитпегиле деп көп айтаар эле.

Манасчынын үйүнөн әртели-кеч келип-кеткендөр үзүлчү эмес. Келгенде да аттуу-баштуу, нарктуу-барктуу коноктор келчү. Апабыз Бейшекан келген меймандарга, кээде түнөп жатып кеткен конокторго сыйлык, жумшак мамиле кылып, кабак-кашым дебей чын пейили менен тосуп алчу. Кайненемдин ушул касиети мен үчүн зор сабак болду. Апабыздын деңгээлинде болбосо да анын таалимин алыш калган соң анча-мынча болсо да окшоштурууга аракеттендим, - дейт Азима апа бу дүйнөдөн өтүп кеткенине 40 жылдан ашып калган кайненесине болгон сый-урматын билгизип.

...Бир жолу Бостериде кайын эжем биздикинде жургөн. Анан үйгө чуркап кирип келип эле: «Атаке, үйгө аялбы же эркекпи чачы үксүйгөн бирөө кирип алды,

саксайган чачтуу неме экен, - деп коркот. Көрсө жаш абын Рамис Рыскулов экен. Аны көрөөрү менен атам тамашалап: «Кайчы алыш келгилечи, муну мен кыркып салайын баса калып, болбосо балдарымдын жүрөгүн түшүргөн шумпай десе» деп тамашага чалып, кайра менин бала-досум келген турбайбы деп эркелетээр эле.

...Анан бир жолу Муратбек Рыскулов менен өмүрлүк жубайы Сабира Күмүшалиева биздикине келип мейман болуп кетиши. Анан үйду жыйннаштыралы десек Сабира эже отурган жерде эле бир кичинекей кирпи чечендин баласы жатат. Жүрөгүм түшүп үйдөгүлөрдү чакырып, таяк менен түрткүлөсөк баспайт, жансыздай. Көрсө Сабира эженин чачына кошкон түймө жасалма чачы экен. Көрүп алыш боорум эзилип каткырдым. Апам болсо ага телефон чалып «башыңдын жарымы биздикинде калып калыптыр, келип алыш кет, же балдардан берип жиберейинби» деп атпайбы.

- Саякбай атанын бир өтө кубангандар учурун айтып берсеиз?

- 1960-жылы Москвада Чыгыш таануу маселеси буюнча конгресс болуп, ошондо атам жомогун айтып, көргөндөр абдан ыраазы болуп, а кишини «Гомердин Гомери» деп баа бергенин чогуу баргандар тамшанып айтып келиши. Аны уккан кайненем «Менин чалымды көмүрдүн көмүрү дешпей атынан эле айтышпайбы» деп бушайман болгону эсимде.

Ошондо атам менен поездде баргандардын бирөө атабызды бир укмуштай мактап, «Бу киши сыйкырчы турбайбы, төрт күндүк жолду эриктөрбөй Москвага бир эле саатта жеткендей болдум» деп баа берген эле.

Атам, жарыктык киши Манас айтканы бир тең, насаат айтканы бир тең эле «Алтоон ала болсон, алдындағыны алдырасың, төртөөң төп келсөң, төбөдөгүнү аларсың» деген макалды биринчи жолу ушу атамдан уккам.

- Апа, сиздин фамилияңыз Карадаева экен, ошол заманда кайнатасынын фамилиясына өткөн кыргыз кыздар сейрек болсо керек?

- Ийи, өтөөрүн өтүп алыш, өзүмдүн туугандарымдан аябай уялыш жүрбөдүмбү. Ал мындай болуп калды. Биздин үйдө жашаган аттуу-баштуу адамдардын газга акчасын мен төлөйүн деп барсам, пропискаң жок экен деп кабыл албай койду. Анан аны кайын атама айтсам, өзү барып тез эле прописка да жасатып, паспорт да жасатып, фамилиямы Карадаева деп өзүнө көорттуруп сүйүнүп үйгө келиптири. Мен атама жок демек белем.

Саякбай Карадаевдин вариантында аялзатына өзгөчө орун берилип, а тургай Эр Манасты кыз Сайкал жеңип коё таштайт. Ушул сыйктуу эле кытай чегин кайтарган Каныштай, Манастын карындашы Карлыгач, ушул тип-теги аруузада баатырлар Алмамбеттин энеси Алтынай, Акмончок, Куюлыш да эр-жигиттерден кем калбаган эр жүрөк аялдарды аздектеп сүрөттөйт манасчы.

### Касиеттүү Канышкей эне

Кайран энең Канышкей,  
Он эки кыздын кенжеси,  
Кең көйнөктүн тазасы.  
Зайып заттын пашасы.  
Карасурдун сулуусу,  
Аялдардын урлуусу.  
Акылга дыйкан, эң билгич,  
Касиеттүү жан эле.  
Алты айчылык келерди,  
Алты айчылык кетерди,  
Айтып берчү ал эле.  
Кындырдай бели буулган,  
Кылымга салган чуулган.  
Он үчүндө ок жонгон,  
Он төртүнө келгенде,  
Окчонтой огун солоткон.  
Каардуу душман каптаса  
Кары менен колоткон.  
Айкөл Манас көк жалды,  
Сайып жүрүп бак кылган,  
Эптең жүрүп эр кылган,  
Эр уулу менен тең кылган.  
Ал Канышкей байбиче,  
Үзүлгөнүн улаган,  
Чачылганын жыйнаган.  
Ордо күтүп жан кылган,  
Айкөл Манас султанды  
Калкы сүйүп хан кылган.

Кыз Сайкалдын баатырлыгы гана әмес, назиктиги да мындай сүрөттөлөт:

Кырмызы көйнөк, айча бел,  
Шекерди көр, сөзүн көр.  
Чолпонду көр, көзүн көр,  
Отурганы ой тартып,

Жаш камыштай бой тартып.  
Керимседей керилип,  
Көргөндүн көөнү бөлүнүп,  
Кичи пейил сылык сез,  
Күйүп жанган бото көз.  
Ок өтпөс калкан кийилүү  
Олондой болгон кайран чач,  
Төбөсүндө түйүлүү.  
Жоо жарактын баарысы,  
Жай-жайында илинүү.  
Уңгусу болот, учу курч,  
Учмачтуу найза колунда,  
Өзү баатырлыктын жолунда.  
Жазайыл кармап жаа тартат,  
Жөкөрлөрүн ээрчитип,  
Эл кайтарып түн катат.  
Кан төгүштө кат алган,  
Кыз Сайкал деп аталган.  
Лоп дайраны жердеген,  
Өнөгүн жанга бербеген.  
Арстан чаап атыккан,  
Нойгуттан Сайкал эр болгон,  
Мунун телегейи тең болгон.

Айчүрөккө болсо тең келе турган пери жоктой:

Акундун кызы Айчүрөк,  
Ак куу болуп алат дейт,  
Ааламга дүмөк салат дейт.  
Кукулуктап унчукса,  
Куудан бөлөк үнү бар.  
Кубулжуган Чүрөктүн,  
Төрт кубулган жүнү бар,  
Ат боройун сыйырган,  
Ай ааламды кыдырган,  
Кызык ишти кынаган,  
Жер үстүндө алптардын,  
Бирин койбой сынаган.  
Кара жерге кар тамса,  
Кардан аппак этин көр.  
Кар үстүнө кан тамса,  
Кандан кызыл бетин көр.  
Бели тутам, бети айдай,  
Мелтиреген бей таалай,  
Тал жибектей буралып,

Көргөн пенде кубанып.  
Аста сүйлөп жаркылдал,  
Тиктеп турган адамга,  
Тийген айдай калкылдал,  
Алтымыш топчу, кырк ачкыч,  
Омуроодо шаркылдал.  
Акырын сүйлөп, бек таштап,  
Албан түрлүү кыйгачтап.  
Калем тарткан кара каш,  
Билектей болгон өргөн чач.  
Көк сүлөөсүн жеке бөрк,  
Адамдан артык кызмат көрк.  
Моймолжуган кара көз,  
Шекерден таттуу жылуу сөз,  
Мелтиреген Чүрөк бул.

**Акылгөй Аруукеге Саякбай мындай баа берет:**

Алмамбет зайбы Арууке,  
Ары сулуу даанышман,  
Көзү көрөт алыштан.  
Көп аялдын ичинен,  
Жеке чыгат жарыштан.  
Талтал чачы бөлүнгөн,  
Акылы артык көрүнгөн.  
Ордолуу кала шаар болгон,  
Ар кылыгы шай болгон  
Бул Арууке турганды,  
Кыстоо салган кызыл тил.  
Кызыл тилдин баасын,  
Кыйла адам ойлоп бил.

**Гүлчоронун апасы Бурулча**

Эсенкан кызы Бурулча,  
Эбегейсиз сулуу Жан.  
Жан жааралат ар кандај  
Тиктей калган адамзат,  
Тигинен түшүп калгандай.  
Коёнду көр, белин көр  
Жылдызды көр, көзүн көр.  
Талаш-тартыш жаңжалда,  
Тартууга келген Бурулча.  
Сулуулугу дайындан,  
Тоту күштүн куйругун,  
Токсон түрлөп сайынганд.

Каухардан топчу түймө баш,  
Тагынып турган дүйнөсү,  
Алтын күмүш аралаш,  
Каухар менен жакуттан,  
Аралата жардырган.  
Алкымында чоң сөйкө  
Таңдайлата салдырган.  
Кече Алмамбет шейит кечкенде,  
Кайра келбес чын жайга,  
Кайран киши кеткенде,  
Каралуу калган Бурулча.  
Үч күндүк жетим калганда,  
Баккан уулу Гүлчоро,  
Артык көпкөн Абыке,  
Аял кылыш алам деп,  
Арбын жаңжал салыптыр,  
Жаңжал сөзгө кенебей  
Абыке, Көбөш арамды  
Бучкагына теңебей.  
Күйүттүү тонду жамынып,  
Гүлчорону багыптыр.

### Чубактын арзыганы **Бирмыскал**

Айжаңжуң кызы Бирмыскал,  
Суктанбай адам калбаган.  
Таң сүргөндөй жарык өң  
Көргөн адам таңгалган.  
Ар бир түрлүү боймончок,  
Жараашыктуу тагылуу.  
Кындырдай бели буулуу,  
Абай менен жабылуу.  
Айжаңжуңдун эрке кыз,  
Чубакка нике кыйдырган,  
Кыргыз журтта багылуу.  
Ар мүчөсү сары алтын,  
Адам карап тургандай,  
Жарк этип карай калганда,  
Жүрөксүз көзүн жумгандай.  
Сулууга суктанган менен айла жок,  
Буга таңгалган менен пайда жок.

### Эр Сыргактын зайыбы **Бурулкан**

Бурулкан аттуу жан эле,  
Ак жоолук делбир ал эле.

Какса билет кашыңды,  
Таза кармайт ашыңды.  
Жакшы болсо аялың  
Тура болот ақылың,  
Тууган болот жакының,  
Алтынга берип болобу,  
Андай жакшы аялдын  
Чачтарынын ар кылын.  
Кубанып бетиң кызарат,  
Колуң дайым узарат.  
Өркүндөтөт өмүрдү,  
Көкөлөтөт көңүлдү.  
Күн жашартат жашыңды,  
Асмандаат башыңды.  
Каяшаяк кеби жок,  
Бул аялдын чени жок.  
Каткырыгы таш жарып,  
Шекер сындуу аш кылат.  
Аякыны баш кылат.  
Кеткен ишти келтирип,  
Кемтигиңди толтурат  
Жакшы аял Бурулкан,  
Белгилүү болгон дайны ошол.  
Бет алганды буй кылган,  
Эр Сыргактын зайбы ошол.

#### Ак жоолуктун пашасы **Көрпаян**

Бакай хандын байбиче,  
Эби менен элди алган.  
Аалам журтка көз салган.  
Казыналдуу мөмөсү,  
Ал Көрпаян байбиче,  
Калың журттун энеси,  
Аялзаттын тазасы  
Ак жоолуктун пашасы.

#### Күлчоронун келинчеги **Акбала**

Жамғырчы кызы Акбала  
Күлчоронун зайбы ошол  
Эң билгичил, эң сулуу,  
Кыялы шекер, сөзү бал.  
Аялдан чыкпайт андай жан.  
Кечээ колго түшүп кор болуп,  
Зордукчанга ой бербей,

Канчорого бой бербей.  
Тилекти кудай бербер деп,  
Тиктегеним Күлчоро,  
Аман эсен келер деп,  
Какшап жургөн Акбала  
Эки көзү капкара.  
Баарын билип байкаган,  
Бал менен оозун чайкаган.  
Казы кертип, жал жеген.  
Жаман, жакшы дебестен  
Элдин баарын төң көргөн,  
Бөлбөй ашын төң берген.  
Көрпаян журттун энеси.  
Бакай хан журттун кемеси.  
Журтка бүткөн береке  
Эч кимди кылбайт келеке.  
Чогулган журттан бата алган,  
Байбиче болуп аталган.

### Саякбайдын тулпарлары

*...Муну мындай таштайлы,  
Эми кепти Сакендин тулпарларынан баштайлы.*

73. Эми Сакендин жылкы жаныбарды сүрөттөп айтышы бир өзүнчө укмуш. Маселен Қөкөтөйдүн ашында Сагымбай боюнча ат чабышка 2 миң ат түшсө, С.Кара-лаевдин варианты боюнча туура жети миң кыркүч ат чабышат. Демек ошончо миң саяпкер катышат. Ошончо тагдыр ат чабышта сыналат. Ар күлүктүн өз-өзүнчө айырмачылыгы, ар башка тагдыры бар, аталган аты бар.

Жалаң эле жылкы баласын сүрөттөө жагынан кыргыз сөзүнүн молдугуна эч ким төң келбесе керек. Қөркемү көз тайгылткан сулуулардан, сүрүнөн эч ким тике карай албаган баатырлардан кем сүрөттөлбөйт. Маселен сары, ак боз, тору, жәэрде, кула, буурул, чабдар деген сыйкутуу сөздөр жылкы баласынын өңүн гана билдириет. «Кара байыр, казанат, калбыр өпкө жез канат, камыш кулак, ай түяк» деген сөз берметтери не деген салыштыруу. Ал эми жылкы мунөзү «азоо», «жоош», «чалпоо», «кыял кески», «кашаң», «ээр качкы», жоош, үзөгөн деп сүрөттөлөт.

Ат тагдыры улуу жомокто адам тагдырынан эч айырмаланбайт. Атургай илгерки заманда кыргызда баа-

тыр жоодо курман болсо өзү менен кошо минген аргымагы да көмүлгөн. Жылкы - минсе унаа, жоодо - жолдош, ичсе - кымыз, жесе - азық, бакса - байлык эмеспи.

Саякбайдын жылкы баласын сүрөттөгөндө, кууса куткарбас, желсө жеткирбес, күштай учкан, шамалдай сыйган, айкашта үстүндө минген баатырын ажалдан аман алыш калган асыл жаныбар гана эмес адамдай сезгич, ал тургай боло турган окуяны алдын ала билген даанышман өндүү баяндалат. Маселен, көз камандар Манасты ууктуруп өлтүрө турган болушканда мамыда турган Аккула тынчы кетип, улунуп-жулунуп туйлап, үйүрүнөн ажырагансып кишенеп, туягы менен жер чапчып казып ийип Каныкейге кабар кылышп атпайбы, жарыктык жылкы баласы.

Алмамбеттин коштоодо жүргөн Карткурөнүн жайлодогу калың жылкыга кошуп жиберет. Ошондо жарыктык жаныбар сан миң жылкыны Ала-Тоону көздөй баштап жөнөйт эмеспи. Кылкылдаган жылкыны жылкычы сындуу астына салышп айдап, алдынан Айкөл Манас чыга бергенде, ага кишенеп жетип келип, айтайын десе тили жок. Бирок, астына туура тартылып, мындай деген ниечин билдириет: «Баатыр минсе үстүмө, Аркардай арыш керейин, Конурбайдын Алгара, Уч жеткизип берейин». Алп Манас бу күлүкту минип сыйса Алгарага кууп жетип, Конурбайды женип чыкса, кыргыз эли жоосун женсе деген тилектештигин билгизет.

Эпостогу Көй күлүк тулпарлардын баары кыргызга сапарлаш, Баатыр сындуу баяндалат. Атургай Тайбуурлудун аялзатына болгон мамилеси эр жигиттин мүнөзүндөй сүрөттөлөт:

Келин көрсө кергиштеп,  
Адаты болчу Тайбуурул,  
Кыз көрүнсө кылактап,  
Кыялы болчу Тайбуурул.

Эпосто кези келсе тулпарлар адамча тил бүтүп, канаттуудай уча алат. Аккула туулганда эле «тулпарлык сыйны» байкалыш, Манастай баатырга гана татыктуу. Анан Сакең аны мындай сүрөттөп атпайбы:

Күн чыгыш менен күн батыш,  
Талыбай чуркаар алыш бар,  
Таап ишенсөң ошол ат  
Басып өтсөң кара таш,

Таруудайдан быркырайт.  
Оозун жыйсаң тим эле  
Булуттай учуп зыркырайт.  
Олуюяттан балта алат  
«Аккула» болуп аталат.

\* \* \*

Өркөнү бийик өр кула  
Өзү айбандан зор кула  
Омурткасы он кула  
Кабыргасы кан кула  
Каса тулпар Аккула.

Ат үстүндө эле кыргыз элинде канча оюндуң түрү бар: ат чабыш, асый чабыш, бышты чабыш, кунан чабыш, тай чабыш, жорго чабыш, аламан байге, кыз куумай, тыйын эңмей, кыз жарыш, келин жарыш, улак тарыш, оодарыш, эр сайыш, жамбы атмай, торпок тарыш. Минсе - күлүк, бакса - байлык, жесе - азык, ичсе - кымыз. Жарыштан чыгып келсе - атак-данк эмеспи.

Кыргыз тарыхында эң мыкты даанышмандар ириде жылкы баласына болгон сынчылык касиети менен билинген. Тубаса сынчы Толубай маселен жылкыны баш соөгүнүн түзүлүшү, моюнунун, бутунун жоон-ичкелиги, куйрук-жалынын төгүлүшү, туягынын өлчөмү, эң башкысы - көзүн карап турup эле кулундан кийин аргымак чыгаар-чыкпасын айырмалап билишкен.

Аккула кула кезинде даакысы түшпейт, кула тайды көргөндө Чыйырды эненин сол эмчеги сүткө толуп идий баштайт. Чыйырды Жакыпка айтып, эмчегин саап, жемге кошуп кула тайга берет. Ошондон кийин гана кула тай даакысы түшүп, так секирип ойноп, тулпар сынына толо баштайт.

Жылкы баласы эненин сүту менен оозанган окуяны башка элдердин чыгармачылыгынан эч кезиктирбептиримин. Бул кыргыз элиниң жылкыга болгон ыйык мамилеси.

Аккуланы биринчи көргөндө эле Бакай ата даанышмандыгын билгизип минтип сынап атпайбы:

Тапканын экен Аккула,  
Таалайга бүткөн ат тура,  
Астындағы чоң кула,  
Чаткаягы чаткалдай.  
Жүрүп кетсе четине,

Жүктүү төө баткандай.  
Жамбаш, арка кошконго,  
Он эки карыш казанды,  
Ойноп күлүп аскандай.  
Боорунун жазысы,  
Момолой ийин казгандай.

Эпосто ар бир баатырдын өз тулпары болгон. Кошой дөөнүн аты Керкабылан, Бакайдын аты Бозжорго, Манастыкы - Аккула, Айбанбоз, Алмамбеттики - Кылжейрен, Сарала, Чубактыкы - Көктеке, Ажыбайдыкы Карткүрөң, Жакыптыкы Туучунак, Акбалтаныкы Көкчолок, Чыйырдыныкы Бозтайлак, Каныкейдики Тайтору, Чачыкейдики Койтору, Семетейдики Тайбуурул, Көкчөнүкү Кертөбөл, Төштүктүкү Чалкуйрук, Багыштыкы Суркийик, Көбөштүкү Суртелки, Абыкеники Кектелки, Бокмурундуку Мааныкер, Юрбүнүкү Тоокара, Эгизкара, Калкамандыкы Карат, Конурбайдыкы Алгара, Жолойдуку Ачбуудан, Нескараныкы Чабдарат, Толтойдуку Тоору, Суркоён, Чынкожонуку Кырк канаттуу Карагулдуку Токмок жалдуу Торайгыр.

Манас жомогунда булардан башка Жоргобоз, Камбарбоз, Тоокызыл, Наркызыл, Арчатору, Акборчук, Көкборчук, Көкчебич, Сурчебич сыйктуу дагы толуп жаткан тулпарлар сүрөттөлөт.

Кээ бир баатырлардын согушка минген тулпары бөлөк, эс алууга минген аты башка болгон. Маселен, Манас Баатыр Айбанбозду сейилге минсе, Аккула каса тулпары болгон. Айкөл өлөөрдө эң биринчи Аккула сезип, тынч туралбай, тыбырчылап туйлап, кишенеп, туягы менен жер чапчып, жерди казып жиберип - Манастын өлүмүнөн алдын ала кабар берет. Шыппайдар мерген Аккуланы атып өлтургөндөн кийин Манастын да башынан багы кайтып, эски жарасы кабылдап эсинен танат да, Таласка келгенде Алмамбет менен Чубактын үйлөрүнө өкуруп түштөт эмеспи:

Аккула окко учурдум, аяш,  
Азиз хандын жалгызы  
Алмамбет шейит кетирдим аяш!  
Канатымдан кайрылдым, аяш!  
Караан кылып отурган  
Кан Чубактан айрылдым аяш! -

деп соңку сөзүн айтып оо дүйнөгө узайт.

Алмамбеттин көйгүлүгү Сарала дагы Аккуладан кем сүрөттөлбөйт:

Алмамбеттин Сарала,  
Кең көкүрөк, тайкы жал.  
Келишимдүү чоң ала  
Жото жилик жонгондой  
Жонуна тоо конгондой  
Соорусуна үч кошкон,  
Казан азса болгондой,  
Артык тулпар Сарала,  
Кетмен түяк, кең соору,  
Кенен жердин бууданы,  
Кулан менен куушкан,  
Конурбайдын Алгара  
Тулпар менен туушкан  
Кайып бээнин баласы,  
Кадиктүү тулпар Сарала,  
Мунун туулганын карачы.  
Керишке минсе кебелбейт,  
Чалгынга минсе чарчабайт,  
Оорукка минсе оорубайт.  
Улуу дууну көргөндө,  
Ээлигип жулкунган.  
Ооздук чайнап булкунган.  
Омбул-домбул түйүлгөн.  
Ой-чуңкурду ылгабай,  
Тулпарлыгы билинген.  
Тотудай куйрук чубалган,  
Муну көргөн адам кубанганды.  
Алмамбет менен Сарала  
Экөө бир күн туулган.  
Бармактайдан баш кошуп,  
Кенедей күндө кезиккен.  
Алмамбет минип жол жүрсө,  
Алыска сапар мол жүрсө,  
Душман каптап дуу болсо,  
Чаалыгып чарчап койбогон.  
Найза сунса душманга,  
Арыш керип ойногон.  
Чылбыры тутам калгыча,  
Чын кырсыкка чалдырбас  
Жолдошун жоого алдырбас,  
Канаттуу тулпар наамы бар

Ай тийгендей жаркылдап,  
Ай Сарала жаныбар...

Сакең «Алмамбеттин жомогун» өзгөчө берилүү менен баяндап жүргөн. Алмамбет төрөлөөрдө жетимиш күнү тынбай күн жаап, алаамат болуп, жер титирейт. Бул болочоктогу баатырга түшкөн табияттын аяны эле. Мына ошол Алмамбет төрөлгөн күнү Азизкандин жылкысын-дагы тору бәэ Сараланы тууйт.

Алмамбет Айкөл Манас үчүн канчалық ишенимдүү дос болсо, Сарала да ээси үчүн ошончолук бекем. Атургай Сарала күлүктүн бутунан ок жаңылган күндө да артынан кууган кас душманга жеткизбей Бакай менен Манаска келет эмеспи. Көзүнөн жаш буурчактаган Бакай ак сакалын жайкалтып, Сараланы мойнуунан кучактап тосуп алыш, устунө Алмамбеттин сөөгүн артып, Таласка аман-эсен жеткизгин деп коё берет. Кайран Баатырдын кайран күлүгүнө адам сындуу акыл бүтүп, бир нече күн суу ичпей, чөп чалбай жүрүп отуруп, өзү жону жооруп, таягы тилингенине карабай Алмамбет баатырдын сөөгүн кыргыз жергесине алыш келет.

Алмамбеттин сөөгү Ыйык Чеч-Дөбөгө коюлуп, тулпары Сарала курмандыкка чалынат. Экөө: Баатыр менен Құлұгы бу жарыкка бир күнү тулуп, бирге дүйнөдөн кетет. Себеби, Баатыры өлгөн соң құлұгун кастарлай билген киши табылаар беле ким билет. Табылса да ал Алмамбет боло алмак эмес. Ушундай эмеспи, Сакең айтмакчы.

Сакендин жомок айткан бөлүмдөрүнүн ичинен эң туу чокусу албетте, бул «Каныкейдин Тайторуну чапканы». Бул тим эле күлүктүн чабылышы эмес. Бул эң ириде кыргыздын келечеги. Манастын жолун уулу Семетей улап кете алабы?

...Долоно саптуу Айбалта,  
Муну толгонтуп ийбей ким аштайт?  
Бу тозуп жүргөн көп журтту,  
Томсортпой эми ким баштайт?

Азган кыргыз эли эмне болду экен? Айланып аны көрүүгө кудай буюрудубу? Жоо менен кармашууга «Тулпардан калган таягы Семетейдин» курагы жетилдиби? Эненин мүдөөсү орундалабы? Элдин тилеги ишке ашабы? Мына ушундай сынаакы мезгилде Айкөлдүн арбагы колдообу?

Мына, Тайторунун чабылышы - ушул суроолорго жооп издөө. Тайтору да жөн мал эмес. Катагандын Кан Кошой асалап берген мал. Демек, бата менен келген жаңыбар.

Ат чабышка төгөрөктүн төрт бурчунан күлүктүн күлүгү, дулдулдуң дулдулу гана чабылат. Тайторуга эне жүрөгү дегдеп Каныкей адамга ишенгендей ишенип күтөт. «Чу» дегенде эле Тайтору алтымыш аттын соңунда башын жерден албай, арышын кере таштап, эңкейиштеп, өр жерден кулагын коёндөй жапырып, эликтей туягы жер сайып, көзгө илешпей сыйып баратат:

Ошо кезде Тайтору  
Баскан жерин жемирип,  
Ооздугун кемирип,  
Көкүлүн көккө ыргытып,  
Чын этине келгенде  
Туягын жерге мыкчытып,  
Кара болот ооздук  
Көмөкөйдө карышып,  
Булчун эттин баарысы  
Сөөгүнө жабышып,  
Кыпкызыл болуп көз жайнап,  
Качыратып тиши кайрап.

Тайтору марага жакындаган сайын Каныкей энеге кадимкидей Шер Манастын арбагы көрүнүп, күлүкту сүрөөгө алат. Бир кезде Алмамбет, Сыргак, Чубак өңдүү асыл, алп баатырлардын арбактары көрүнүп, сүрөөнгө алышып, айгайлап Манастап ураан чакырышат. Тайтору улам алдыга сыйган сайын Каныкей эненин очуп бараткан үмүтү кайра жанат:

Өзөндүү дайра булагым  
Өлгөндөн калган чунагым.  
Боз ала туйгун болпонум,  
Боз карчыга чолпонум  
Кайрандан калган белегим,

деп төлгөсү төп келип атканына төбөсү көккө жетип:

Калайык ыйлап, калк ыйлап.  
Бала Манас дегенде,  
Каалаган журттун баары ыйлап,  
Ыйлагандын баарысы,  
Өз кайгысын жеп ыйлап.

Не бир мыкты жигиттен,  
Эркек бала бир туяк,  
Калып калса деп ыйлайт.  
Адырмактуу көк сайдан,  
Булак калса деп ыйлайт.  
Не бир мыкты жигиттен,  
Эркек бала бир туяк,  
Чырак калса деп ыйлайт.  
Туяк болуп Семетей,  
Туйгуунундуун артына  
Калгандыгы чын экен.  
Касиеттүү хан Манас,  
Хан экени чын экен.  
Касиети бир тоодой,  
Жан экени чын экен.  
Аркалап чапан кие элек,  
Ат сүрөгөн Семетей,  
Айкөл Манас төрөнүн,  
Ата экенин билелек.  
Ошондо бала Семетей  
Манастан ураан салганда,  
Кырдын баары бакырык:  
Кызыгын көрчү дүйнөнүн  
Кырда жаткан жылкычы  
Айгырын минип токмоктоп,

Тайторунун марага биринчи келиши Улуу Жеңиш сыйктуу даңазаланып, сүрөттөлөт.

Алп Манастын кырк чоросунун бири жетимиш түрдүү тил билген Ажыбай чечен караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, өзү шайыр, сөзгө шамдагай болот. Анын күлүгү Карткүрөң да ага кулун кезинен энчилген тулпары. Карткүрөңгө тай кезинен алтындан нокто тагып, асемдеп багып, таптаган. Согушта үркпөгөн, кыйын-кыстоодо бел чечпеген жоокер сындуу мүнөзгө ээ болот. Алыска минсе арыбайт, алтымыш асый болсо да асыл жылкы карыбайт. Душман жылкысын көрсө аларды баштап туз эле Таласты көздөй жөнөчү экен, жарыктык күлүк. Ошондо астынан чыгып эч ким токтото албайт. Конурбайдан Алгарасын кууп жеткен жалгыз күлүк ушу Карткүрөң болгон. Аны Сакең минтип сыйпаттайт:

Мактап айтам, чын ушу,  
Бар жылкынын тыңы ушу  
Айгак укса сүрөөнү

Ажыбайдын күрөңү.  
Ар кандай сапар минсе да,  
Аздырбас эрдин бирөөнү.  
Өйдө жерде сайышса,  
Өчмөндүү жоого салышса,  
Өксүп кийин калбаган.  
Чың тикеге чуркаса,  
Шыпырылтып салбаган,  
Бөктөргөлүү мал экен,  
Бөлөкчө сонун ал экен.  
Куюшкансыз минсе да,  
Куюлма шагыл кум ылдый  
Куюндастып кирсе да  
Кыр аркадан өтпөгөн,  
Кыр жалына жетпеген  
Аркасы бийик мал экен.

Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан Бакай хандын «Көк тулпарын» мындай сапаттайт:

Кулагын чууга жапырган,  
Чанды асманга сапырган,  
Ташка салса тайбаган,  
Айгай салса шашпаган,  
Төрт бутун катар баспаган.  
Көркөмдүү тулпар ээри бас,  
Чөлгө минсе чөлүкпөс,  
Тар жерге минсе талыкпас,  
Кабыргасы каржайган,  
Сопол куйрук, сан tuyяк,  
Буура көкүл, капкан бел,  
Тоолуу жерге токтогон  
Тогуз таба оттогон.

Ал эми кийин Карыя Бакай азып-тозуп жүргөндө аты да кыйналат.

Жайнап турган Көк тулпар  
Жаман атты болуптур,  
Таалай-бактан тайыптыр  
Кырчаңгы кыйын чалыптыр.

Манасчынын дагы бир өзгөчөлүгү анын калыстыгы. Маселен, башташкан душман Конурбайдын тулпары Ал-Гараны да болгонун болгондой, көргөнүн көргөндөй көркөм баяндайт:

Конурбайдын Алгара  
Тулпар бээнин кулууну  
Төрт буттуунун куюну,  
Куйругу саян, жалы аз,  
Кулан кууса куткарбас,  
Түяктын түбү көпкөк таш,  
Алышкан жоого болгон маш.

Конурбайдын Кара аты  
Кара атынын бар эле  
Капталында канаты.

Туягы туура тийгенде  
Ташты басса кыйраган,  
Артык тулпар экен деп  
Өңкөй сынчы сынаган.  
Муну минип Конурбай  
Кылайган арман кылбаган.

Эр Төштүктүн Чалкуйругун жаныбар эмес, адага тете акылы бар, намыскөй, жер алдында жети жыл журсө да арыбаган өзгөчө жандык экенин эпикалык образдар менен шөкөттөп сүрөттөйт:

Айгак кулак тундурган,  
Дуга минген Чалкуйрук,  
Кырк кулак казан алууга,  
Сууга кирген Чалкуйрук  
Барган жандар көп болгон,  
Келген адам жок болгон,  
Шорго барган Чалкуйрук  
Айбандан эстүү жаныбар  
Кыл куйруктун асылы.

Андан ары Чалкуйрук намыс үчүн казанды суу түбүнөн тиштеп, алып чыкканын «Өчкөн отту тамызган, өлгөн жанды тиргизген буудан» экендингин айтат.

Кытайдын бир атактуу сүрөтчүсү бар. Өмүр бою аттардын гана сүретүн тартып жүрүп, даңазалуу болгон. Алп манасчы дагы эгер Манас айтпай жашаса жалаң жылкы баласын гана сүрөттөгөн саптары үчүн эле адабиятта татыктуу өз ордун таба алмак.

## **Саякбайдын канаттуулары**

**74.** Улуу манасчы күштарды бапестеп, таптап, аларды ар кандай түрлөргө бөлүп айта турган. Азыркы күндө 5-6 жыл окуп, билим алган, орнетолог кесибина не ээ болондор да күш баласын мынчалык терец иликте бесе керек.

Саякбай Карадаевдин вариантында күш дайым жакшы кабардын белгиси, символу катары түшкө кирет. Маселен, Саякбайдагы Жакыптын түш көрүшү мындайча:

«Менин түндөгү түшүм ыктуу түш, а түшүмдүн пайдасы силерге тиер мыктуу түш. Түндө жатып түш көрсөм, Ала-Тоо башын жайладым, мен бир бала барчын бүркүт кармадым. Салбурун чыksam салууга, канаттын күүсү угулду, каарына карап тура албай качырган жандар жыгылды. Ааламды чардап учкандай, кара кулак кабылан астында болду чычкандай. Томогосун тартканда, калайманды салыптыр, канаттуунун баарысы астына түшүп алыштыр. Жана уктап түш көрсөк, бир зоодо жүрүп атыпмын, кайыбынан колума бир зулпукор кылыч табылды. Кармап алыш качырдым. Шилтесем зоо быркырап, кылышчынын каарына чыдабай кара зоо күлай берди быркырап. Түптуу тоону кулаттым. Ташты бузуп жол кылдым, далай дөөнү кор кылдым. Дарыяны соолттум. Кылышты шилтеген жагым өрт болду. Бул эмине болуучу? Жана да жатып түш көрсөм, төгөрөкту курчаган ааламга тийип көлөкөм, чатыр болуп атыпмын. Күндүн чыгар жерине менин бир түркүгүм орноптур. Оң колумда күн турат, сол колумда ай турат. Бул түшүмдү жоручу, бул эмине болуучу». Бул түштү кара тилди кайрап, калк алдында сайрап Акбалта жоруйт. Ал түштөн төмөнкүдөй тыянактарды чыгарат.

...Кырк үйлүү кыргыз жакыр журт, сары адырмак шыбыргак белди табат э肯биз, киндик кесип, кир жууган жерди табат э肯биз, паана берип, жараткан элди табат э肯биз.

...Узулгөнүң уланат, чачылганың жыйналат, өчкөн отуң тамылат, өлгөн жаның тирилет.

...Тоого чыгып алганың, толкуган кара калмактын төбөсүнө чыкканың.

...Бала барчын күш салсаң, азуулуу кырып дагы алсаң, балам, ааламды билет э肯есин.

...Коргон болор шер туулат, козголбос берен эр туулат.

...Түштө кылыш тапсаң, алда Жакып кулунум, уулдуу болот экенсиц.

...Ай менен күнду кармасаң, балаң баатыр атыгып, он сегиз миң ааламдын сен туткасын кармаар экенсиц.

...Балалуу болот экенсин, атын Манас көсүн.

...Кара көк жал эр болот, аябаган шер болот.

...Аман жүрүп туулса, таманы менен тик түшөт, муну менен кагышкан душман бүк түшөт.

...Айкөл Манас келээрде да Кошой түш көрөт. Түшүндө Кошойдун колуна канжар тиет, аны күн чыгышка шилтесе, ошол тарарап өрттөнөт, кара тоого шилтесе, тоо экиге бөлүнөт. Жана жатып түш көрсө, колунда муз мурут бүркүт, аны төгөрөктүн төрт бурчун төрт айланта салат, жан-жаныбар кыргын табат. Бирок ал бүркүттүн көлөкөсүнө көп кыргыз паанектейт. Бул түштү Кудайназар куу чокмор деген киши «канжар», «муз мурут бүркүт» деген Алтайда туулган кара көкжал Манас экендигин, ал өчкөн отту тамызып, өлгөн жанды тиргизип келип каларын жоруйт. Аңгыча куу байталчан Кутунай деген киши ашып-шашып антаңдап, боконо сөөгү болкулдап, боор-ичеги солкулап чаап келет. Ал бир оң дальысы кең, ойротту бузар шер келгендигин Кошойго кабарлайт. Кошой бир миң жоокер менен белгисиз баатырдын астын тосо жөнөйт. Караса, бир алп келет: ок өтпөс торко кийген, ок жетпес ат минген; телегейи тең, шай колдогон шер, ичи жер жүзүнөн кең жан Манас экен. Эр Кошойдон башкасы аттан жабыла түшүп, ал баатырга салам айтат. «Манастап» ураан чакырылат. Кошой: «Көрбөсөм да билбесем, Бай Жакыптын жалгызы, балам Манас, эсенби?» - деп учурашат.

Күш баласын шер манасчы шарттуу түрдө бешке бөлөт: чымчыктар, илбээсиндер, суучулдар, каргалар жана ийри тумшуктар. Анын ичинде:

1. Чымчыктар: Булбул, Торгой, Чакчыгай, Таранчы, Тартар, Боз таркылдак, Борбаш, Тоңкулдак, Сары айгыр, Мыймыт, Көк шалкы, Бурма кара, Жылкычыкучкач, Кара каш, Куркулдай, Карлыгач, Чабалекей, Бөдөнө, Күкүк, Сасык үкү, Кучкач.

2. Илбээсиндер: Кекилик, Чил, Кара боор, Каракур, Улар, Тоодак, Безбелдек, Кыргоол, Тоок, Каркыра, Турна, Көгүчкөн, Алагүү, Бактек.

3. Суучулдар: Көл бука, Кара кунас, Илек-илек, Көк кытан, Ак чардак, Аңыр, Эчки маарак, Чулдук, Ызгыч,

Кашкалдак, Кара кашка кашкалдак, Чүрөк, Кызыл баш,  
Кайырмалуу сонно, Каз, Куу.

4. Каргалар: Кара карга, Коң карга, Кызыл-тумшук  
чөкө таан, Сагызган, Кузгун.

5. Ийри тумшуктар: Жагалмай, Кыргый, Турумтай,  
Бүркүт сары, Күп-чүйлү, Ак Сары.

Күштүн тилдүүсү Булбулду минтип сүрөттөйт:

Булбул болот эки түр,  
Буруп-буруп сайраган.  
Үнүн күүгө салсам деп,  
Комузчу комуз камдаган.  
Анын черткен күүсүнөн,  
Уккан адам танбаган.

Акындарга салыштырган Торгой болсо мындайча  
ырдалат:

Чечени торгой чымчыктын,  
Оболоп көктө сайраган.  
Канатын күүлөп токтобой,  
Кара тилин кайраган.

Чакчыгай болсо:

Боз чымчыктын куудулу,  
Чакчыгайга жетеби?  
Жылкычыны, текени  
Катар туурал өтөбү.  
Күчүк болуп кыңышылайт,  
Кулун болуп кишинеп,  
Малчы болуп чүчүлөп,

Жүпуну күш Таранчы жөнүндө:

Сандап учуп жабылып,  
Ал аштыкка жетишет.  
Анча-мынча жер болсо,  
Саман кылып кетишет.

\* \* \*

Таркылдаган тартардын,  
Тартайган узун буту бар,

деген эки сап менен эле Тартарды таамай сүрөттөйт.

Ал эми Боз таркылдак мындай күш болот тура.

Талбай учуп таркылдак  
Чердүү жерде жорголойт.  
Качырып бирөө калгансып,  
Караганга корголойт.

Кичине күш Борбаш алп Тоодакка алы жетет экен көрсө:

Тоодак көрсө жабышып,  
Эки көзүн төң чукуп,  
Сокур кылып ийгени.  
Эки көздөн айрылса,  
Тоодак кургур кайсалап,  
Топтой жерге тийгени.

Тонкулдак устанын мындай экен баяны:

Карагайда тонкулдак  
Жашыл-ала канаты.  
Балтасы бар оозунда,  
Усталыгын карачы.

Сары айгыр деген күш аты эле айтып турғандай ай-  
тырдай кишенейт дейт.

Эркек кулун үнүндөй,  
Тилин угуп, бат койгон,  
Ошон үчүн жаш балдар,  
Сары айгыр деп ат койгон.

Өтө эле кичкинтай Мыймыт деген чымчык бар эке-  
нин көбүбүз билбейт болушубуз керек.

Мыймындалан мыймыт күш,  
Кылт-култ этип оңураак.  
Кылтылдаган байкушум,  
Көпөлөктөн чоңураак.

Дагы бир биз билбegen Көк шалкы:

Көргөн чымчык көк шалкы,  
Көпкөк-жашыл түсү бар,  
Үч кубулган жүнү бар.  
Узун куйрук, үкү баш,  
Көк тамактуу түйдөк жүн,  
Тыкылдаган үнү бар.  
Чөп алдында жорголоп,

Борбаш күштән корголоп,  
Жан багары чөп болгон,  
Жоғолгону көп болгон.

Бурма кара болсо саздуу жердин канаттуусу.

Булак бойлоп саз багат,  
Тикенектүү жал багат.  
Учкандардан чочулайт,  
Ушуларды пааналап.

Биз бала кезде көрүп жүргөн жылкычы чымчык  
Жылкычы-кучкач деп аталат.

Түсү болот көк ала,  
Балапаны сары ала.  
Айтылганы бир кучкач,  
Бирөө кары, бирөө жаш.  
Көл кыдырып, сууда ойноп,  
Балчыкта конуп турганы.  
Балкылдатып куйругун  
Эчен ирет бурганы.

Чынында эле кара каштуу күш, кышта көбүрөөк көзгө  
урунат.

Кышкы бороон айдаган,  
Жүрттә болот кара каш.  
Кыш кыйкырган ызгаардуу,  
Жутта болот кара каш.  
Төбө жүнүн үксөйтүп,  
Казык кылат кара каш.  
Тизе бою карды оюп,  
Азык табат кара каш.

\* \* \*

Бутагы жок чырпыкка  
Уя салып бекинет,

деп Куркулдайды болсо түшүндүрүүгө көп сөздүн кереги  
жок.

Суллуу кыздарды салыштырып ырдаган Карлыгач  
мындай сүрөттөлөт:

Кайкып учкан карлыгач,  
Өзү кара, тумшугу ак.  
Асмандан учуп топтолгон,

Канат ирмеп өткөндө  
Көзгө илинбей жок болгон.  
Ылаачын менен куукумпай,  
Бирөө жакын барбаган.  
Туруттай менен жагалмай,  
Түк азарын салбаган.  
Көз көргөндөн адамзат,  
Бирөө кармап албаган.  
Жайда бар да, кышта жок.  
Шамдагайы аткан ок.

Бала кезде баарыбыз уя салган, жаздын жарчысы болуп биринчи келген Чабалекейдин элеси:

Узун түмшүк чиркейге,  
Көзү чекир көгөнгө,  
Кимдин каны таттуу деп,  
Жылан буйрук берген дейт.  
Адам каны таттуу деп,  
Муну көгөн билген дейт.  
Чабалекей билгич күш,  
Ар пайданы көп салган,  
Алдан туруп көгөндүн,  
Тилин сууруп жеп алган.

\* \* \*

Таруу көрсө ташып жеп,  
Толуп жатат бүлүгү.  
Калың чөптөн чуркаса,  
Бул чымчыктын күлүгү.

Ал - Бөдөнө.

Далай ыр, тамсил, жомоктордун карманы Күкүк баласы мындайча айтылат:

Күкүк, күкүк деп жүрүп,  
Күкүк бузат санаасын.  
Тууп таштап карабай,  
Чымчык багат баласын.

\* \* \*

Көкөлөбөй көп анча,  
Көтөрүлгөн абага.  
Ойдон, тоодон курт издеп,  
Кезип жүрөт талаада.

Бул кайсы күш әкенин қыйналбай тапса болот. Ал - Сасык үпүп сарала.

Эми Сакең өтө суктанып сүрөттөгөн Илбээсиндерге кезек берели. Адегенде Кекилик:

Кедендерген кекилик,  
Тоодон, таштан секирип,  
Ач қыргыйды көргөндө,  
Караганга бекинип.

Кышында көбүнө жем болгон Чилге боору ооруп:

Чил да күлүк талбаган,  
Кекиликтен калбаган.  
Бала кездे буларды,  
Тузак менен кармаган.  
Бирөө түшсө тузакка,  
Бир заматта билинет,  
Чыгарам деп анысын,  
Үйрү бүтүн илинет.

Улуу тоого чыккан барбы,

Улар үнүн уккан барбы.

Бар. Ал - Саякбай. Уларды минтип сыпаттайт:

Эти - улак этиндей,  
Жүрө албаган бекинбей.  
Жөргөмүш менен каз тандай,  
Шыбак чепту сыйдырып,  
Малча оттоп жан бакан,  
Таштан-ташты қыдырып.  
Артык билгич, артык сак,  
Ал уларды байкал бак.  
Айткан тили тапатак:  
«Ой, Толубай туурук» дейт.  
«Ой, тукумуң куру» дейт.

Күш баласы Тоодак көрсө кийик сыңары кароол коюп сактанат турбайбы.

Эти кымбат, майы курч,  
Тоолуу адырга токтогон,  
Тогуз дөбө бетеге,  
Чөп гулдөрүн оттогон.  
Канатын катар тараган,  
Кароол коюп жан баккан.

Безилдеген Безбелдек мындаи экен да:

Тумшугу тура, буту узун,  
Безилдеген безбелдек.  
Безип учуп кеткенде,  
Ылаачын жетпейт дедденде.

Күштүн сымбаттуусу Кыргоол болсо деп ырдалат:

Кыргоол күштүн Кызылы,  
Кылышынын кызыгы.  
Кукулуктайт жаныбар,  
Куйругунун узуну.  
Сандап жүнү кубулган,  
Сурнайдай үнү угулган.  
Камыш багып, черде өскөн,  
Тикенектүү жерде өскөн.  
Жорголосо кол жетпейт,  
Желип кетсе жел жетпейт.

Сакең ошондой эле Каркыра, Турна, Көгүчкөн, Алагүү менен Бактекти да сыпаттаап ырдайт.

Суучулдарга келгенде эң биринчи Көл бука деген күштан баштайт:

Учпай туруп күүлөгөн,  
Үкмуш тармал канаты.  
Көк буказай бакырган,  
Көл буказын адаты.  
Адам көрсө бакырган,  
Жанындагы күштарга  
Кабар салып чакырган.  
Башын сууга бөлөгөн,  
Көл бука үнү чыкканда,  
Сууда жүргөн бардык күш,  
Үркүп, качып жөнөгөн.

Илек-илек  
Кескелдирик, суу жылан,  
Койбой терип аңдыган,  
Кейпи копол, колжогой  
Чабак көрсө калбаган.  
Учуп алса канаты,  
Бирден-бирден бөлүнгөн.  
Бүктөп алса моюну  
Казыктай болуп көрүнгөн.

Өзү зор болсо да, жырткычтыгы жок Көк кытан болот.

Көкөлөп учкан көк кытан,  
Көөдөн жуну бир тутам.  
Шабыр ээлеп, көл багып,  
Бака менен жан багып.  
Өзү күштүн дөөсү,  
Канаты бар балпактап,  
Учкан күштүн жөөсү.

Далай ырда ырдалган Ак чардак күшү:

Дагы бирөө ак чардак,  
Кара моюн, кара каш.  
Ызырынып бакырган,  
Кокус көрсө бөктөргө,  
Алтымышын чакырган.

Кудайдын келини деген атка конгон Аңыр

Ак элечек аңыр күш,  
Балыр менен тамыр күш.  
Шабыр көрсө байкаган,  
Тоого тууп, сууда өсөт.

Эчки маарак деген канаттуу аты эле айтып турғандай:

Ала канат, өзү боз,  
Асманда жүрүп бийлеген.  
Эчки маарак үн салса,  
Эчки го дейт билбegen.

Кашкалдак болсо:

Кара кашка кашкалдак,  
Мунун кеби башталмак.  
Суу жукпаган жүнү бар,  
Капкара болгон түрү бар.  
Кубулжуган үнү бар, деп айтылат.

Күштүн периси - Чүрөк экени баарыбызга белгилүү.

Көрсөң сонун түрү бар,  
Көлчүк болсо уктаган,  
Суу ичинен чыкпаган.  
Башын сууга матырган,  
Караан көрсө кылт коюп,  
Кечке сууга жашынган.

Жаргак таман бул дагы,  
Эң кызык күш суудагы.  
Суу ичинде сүзгү баш,  
Балыр, чабак жем жеген.  
Учканында желдеген,  
Жердегени көл деген.

Аңчылардын аңдыганы Казды ким билбейт.

Асмандалп учат артык каз,  
Конор жери бу күштүн,  
Жана майнап, жана саз.  
Этиң ширин, сорпоң бал,  
Эгерде чыкпайт мындай Жан.  
Учар маалы түн болгон,  
Боюна тыбыт жүн толгон.

Күштардын асылы, ажарлуусу Ак куу. Мындайча баяндалат:

Аппак болуп жаркылдап,  
Ак куу күштүн казасы,  
Бир жеринде кири жок,  
Жаныбардын тазасы.  
Аппак жибек булладай,  
Аккуу күштүн сонору,  
Ар порумун карасаң,  
Күштан мындай болобу.

Манасчы дастанда Манасты эле ырдабай, анын душмандарын да ырдаган эмеспи. Бүркүт, Ак куу - асыл күштарды гана эмес, эми минтип Каргаларды да ырга көшпот.

Кара карга, Коңкарга  
Кайсынысы чоң карга?  
Ала карга дагы бар,  
Абдан тааныш балдарга.  
Тоону, ташты, токойду,  
Тамак издейт аралап.  
Бул үч уруу каргалар,  
Кез келгендей жан бағар.  
Бачагардын көптүгү,  
Чегирткеге барабар.

Кыргыз элинде Чөкө таандай чырылдашып деген сөз бар. Үнү чырлуу болгон менен өзү кооз күш келет.

Буту кызыл поруму,  
Чаалдаган чөкө таан,  
Түрдүү күштүн сонуну.  
Алда кайда жүрсө да,  
Ондон, бештен чаркырап,  
«Жүрөт тулкү мында» деп,  
Айгак болуп чакырат.  
Чаркырап үнүн салганда,  
Жойлоп жүргөн түлкүлөр.  
Ийин сактап жашынат.  
«Чаанын үнү чыкты» - деп,  
«Кантсе тулкү көрдү» - деп,  
Бүркүтчүлөр шашылат.

Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунаң өлөт деген кеп тегин айтылбаса керек.

Жоор көрсө жабышат,  
Кырчангыга барышат.  
Окураны көргөндө,  
Чак-чак этип оңбогур,  
Орой коно калышат.  
Жоор малды жоботот,  
Кырчаңгыны кубалап,  
Аңгекке тыгып жоготот.

Кузгундуң тилеми жакшы болбойт. Кулкуну кузгундай деген сөз бар илгертен.

Карын болсо жейт экен.  
Карышкыр менен бул экөө,  
Эң жакынбыз дейт экен.  
Мөөн болсо жейт экен,  
Бөру менен бул экөө,  
Биргелешпиз дейт экен.

Ийри түмшуктар:

Жагалмай деген жапан күш. Себеби өзгөчө күш.

Томогоғо кам урсан,  
Чаркырап башын имерет.  
Кызыл-жаян түшүрүп,  
Колунду чокуп жиберет.  
Боорун бербей эзилип,

Бакан сайын эсирет.  
Жадагандан барчы деп,  
Коё берип кетирет.  
Телиген салсаң тентийсин,  
Муну күш деп салбагын.  
Түйүн-сырын билбесең,  
Түк колуңа албагын!

Мұнұшкөрдүн мұнұшкөру гана аны колго үйрөтө алат.

Кыргый өтө кооз күш.

Коңгуроолуу боз кыргый.  
Бөпөлөп үндөп пө десен,  
Кол үстүнөн жем жеген.  
Кыргыйды салып жүрсөм деп,  
Боз балдар да дегдеген.

Өзү кол башындай Туруттай килейген жоруну алат.

Узун кулак кары айтат,  
Көпту көргөн бары айтат.  
Канаттуунун балбаны,  
Бүркүттү эки бөлөт дейт.  
Жору-жорбук, таз-кара,  
Куу кумпайды көргөндө,  
Жүрөгү түшүп өлөт дейт.

Бүркүт Сары

Бүркүт Сары деген бар,  
Аштыкчы тыйын чычканды,  
Аңдып жүрүп жеген бар.  
Чаркы жогун жутушат.  
Бирине-бири кас болуп,  
Ушинтип келе жатышат.

Ак сары болсо сары чычкандын нак душманы.

Түз талааны жердеген  
Кылт эткизбей кубалап,  
Такыр тынным бербеген.  
Кармаса сары чычканды,  
Бүкүлү бойдон ирмеген.

Эми Ителги тепкени менен даңталат. Эр жигиттерди ителгиге теңеп сүрөттөп келишет.

Көзү каар, көк шаал бут,  
Бул ителги бек албуут.  
Темингенин койбогон,  
Тегин этке тойбогон.  
Талпынганын койбогон,  
Табактай этке тойбогон.  
Атып чыгып дыркырап,  
Аралашат жылдызга.  
Кулак тунуп шуулдайт,  
Кайра тартып качырса,  
Тепмейинче албаган,  
Тегеренип барбаган.

Канаттуулардын шамдагайы Ылаачын.

Күш кырааны ылаачын,  
Ылаачын жазат кулаачын.  
Тамагынын бузугу,  
Толуп жатат кызыгы.  
Көзү көрөт алыстан,  
Түк тартынбайт кырааның,  
Агытканга барыштан.  
Чындалып ыгы келгенде,  
Тоодакка да жабышкан.  
Тоодак көрсө, куу көрсө,  
Асмандал айдал имерген.  
Катылганын ылаачын,  
Быт-чыт кылыш жиберген.  
Таамай учуп тепкендин  
Таш талканын чыгарат.

Кулаалы чымчык алганда, кытыгылап кутулуп кетээ-  
рин көбүбүз деле билбейт болушубуз керек.

Чымчык алса кокустан,  
Онго, солго жыгылат.  
Кытыгысы келгенден,  
Коё берип кур калат.  
Чымчык чыгып кетти деп,  
Көргөн киши таң калат.  
Учуп чыкса кайрадан,  
Канат күүлөйт зыркырап.  
Көрүп алыш таранчы,  
Жаман качат чыркырап.  
Кекилик жана чил көрсө,  
Катуу качат дыркырап.

Айры куйрук өтө жырткыч келет.

Бака көрсө басып жейт,  
Жылан көрсө имерет,  
Баштан мыкчып асманда,  
Тытып жутуп жиберет.  
Жөжө көрсө айрыкең  
Май көргөндөй имерет.  
Балдар менен кемпирди,  
Чууга салып жиберет.

Күйкөнү билбegen жан болбoso керек.

Чычкан көрсө асылган,  
Чеңгели чексиз ачылган.  
Кармай калса тырмагын,  
Кадимкидей батырган.

Байкуш деген күш бар экенин мен бириңчи Саякбайдан таптым.

Жұнұ кооз, сарала,  
Уя салып бу дагы,  
Дайым жүрөт талаада.  
Жапалактан көп мықты,  
Камкордугун карачы.  
Айла менен жан багуу,  
Бул байкүштүн санаасы.  
Канатынын кайкысы,  
Тумшугунун тайкысы.  
Жұнұ чаар, өзү бар,  
Жакын барып карасан,  
Бакырайган көзү бар.

Үкүлөр

Күндүз көрбөй, түн көрөт,  
Чөп бүрүн жеп күн көрөт.  
Жайда болот, кышта жок.  
Жаман коркок өндөнөт,  
деген канаттуу - Жапалак.

Жорулардын үч түрүн ырдайт.

1. Балта жутар көк жору

Тумшугу бар, тырмаксыз,  
Тарп аңдыган болжолу,

Бөрү тытып жегидей,  
Күштүн мындай чоңдору.  
Сөөк аңдыган колой,  
Өзү әмгек кылууга  
Өлсө жакын жолобой,  
Таманын ташка таптаган,  
Жон-жондорду сактаган.

## 2. Журтчу жору болсо журт аңдып жашайт.

Түмшүгу тура, мойну узун,  
Кампыйгансып канаты,  
Көчкөн журтту көздөйт ал,  
Журтчу деген чын аты.

Үкү топуларга сайылган үлпүлдөк канаты бар Ак жаңыр.

Кайкалап учуп ақ кажыр  
Тоо заңгелин сыйырган.  
Кулак угуп, көз көргүс  
Жердин баарын кыдырган.  
Түмшүгүн ташка бүлөгөн,  
Мал өлүмүн тилеген.  
Арык койду көргөндө,  
Жаны калбай имерген.  
Жаралууга жолукса,  
Демде жутуп жиберген.

Муну мындай таштайлы,  
Эми Сакеңдин сүйгөн  
Бүркүттөрүнөн баштайлы.

Бүтпөс баянын анан Сакең минтип улайт. Бир нече түрлүү бүркүт бар. Алардын ичинен эң чону, барып турған батыры - Калдыр канат, Муз муррут. Устүнөн кар кетпеген мөңгүгө тууйт. Аны ала төлөк кар кеткенде басат. Жер көгөрүп, көк чөлкө жан кирген кезде жумурткасын ачат. Эчки менен текени, аркар менен кулжаны бөктөрүп, зоодон-зоого, тоодон-тоого, кырандан-кыраңга кыдырып жүрүп, акыры баласынын алдына тартат.

Көзү табылгынын чогундай кыпкызыл, мойну кой-кайгон, куйругу узун, канаты жайык. Муз муруттун сыйрын билип, жакшы багып тапка кийрип, анан томогосун

тартсаң мындан жан-жаныбар кантип кутулат? «Айдайт!» деп сүрөп турсаң көзү көргөндүн баарын алат. Бирок мунун тукуму оцой менен колго түшпөйт. Эгер түшсө - кемибес кенч түгөнбөс мүлк.

Андан кийин Келте боз жана Жанбоз деген бар. Бул экөөнүн күйрук, канаты келтегирээк; тууrasы чоң, балтыры жоон, уурту салаңдап, жұну сайдын ташына окшоп, түрлөнүп турат. Өзу қаңшаарлуу болуп, кабактуу келет. Көзү айланып жаткан көк иримдей кепкөк. Эгер алкымын ачып көрсөң көөдөй кара.

Жанбоздун жұну әжигейдей сары болот. Өзу мәэлейге жакын, колго оп-оцой конот. Көзү айрандай ак, боо тагары эки элиге чыкпаган кыска. Эгер таарынтып койсоң аны әч унұттай, әсине бекем түйүп алат. Жанбоздун ар мүчесү жанды кубантып, көңүлгө толот. Серпкен жерин булатат, сени аябай кубантат. Салсаңар ушул Келте боз менен Жанбозду салғыла. «Келте боз салсаң кеңирсің, Жанбоз салсаң жарырсың» деген әмеспи кaryлар.

Жогоруда айтылган үчөөнөн кийинки - Чокунун карасы. Аны көтөрүп жүрүп, атыңдын бели жооруйт; көпкө чейин әч нерсе алдыра албай көңүлүң ооруйт. Чокунун карасы жору күйрук, жоон билек болот. Өзүндү жоботуп жүрүп, өлөрүндө бирди араң алат. Муну убара-чыркоонун тукумунан дешет.

Молор аттуу бүркүт да бар. Жұну өрттөй кызыл; мурдунун эки таноосу кенен; өзү калжайган калча, маңдайы кашка; оң саны менен сол санында эки-үчтөн ак жұну болот. «Оролмо тоонун асыл күш, табын тапсаң күндө ырыс. Молорду салсаң болорсун, кызыгына тоёрсун. Кырды кырдап, бел ашып; муз төшөнүп, таш басып... барып, пайдалуу жерге конорсун» - дейт.

Андан кийин - Карабык. Карабыкты кааласаң томоғонду ала чык. Муну таануу оп-оцой.

Бүркүттүн тумшугундагы сары сөөк - көнөө деп аталац. Так ошол көнөөдө серейген муруту болот; муруттары камандын азуусу сыйктуу көнөөнүн үстүндө кайчылашып турат. Тырмактары канга малар замат кайрадан тартып алгансып кып-кызыл; алардын учун учтап койгонсуп, түп-түз мыкка окшойт. Куйругунун учунда төрт эли жери көмүрдөй кара. Мындај белги бүркүт аттуунун баарында бар. Андан өйдөрөк жейрен тәэп кеткен-сип, жейрендин туягынын изи турат. Ошондуктан муну уядан учуп чыгары менен әле таануу оцой.

Бүркүттүн анык шумкары - так ушул Карабык. Ка-чырган да: түлкүнү, бөрүнү, аркарды жана кулжаны албай койбайт. Канатынын күүсү, куушуруп кирген сүрү, күркүрөгөн үнү айбан эмес, адамдын да жүрөгүн түшүрөт. Кармасаңар мына ушул Карабыкты кармагыла.

Анан: Желдүү Сыргак, Желбегей Сыргак дешет. Бул экөөнүн түпкү тукуму бир болсо да кийин бирине-бири кошулбастан тап-такыр бөлүнүп кеткен. Буларды да та-анып алып оп-оңой, камгактан жецил. Тумшугунун эки жагы төң көзөөч менен көзөп койгонсуп жырык болот, ошондуктан тили кып-кызыл болуп көрүнүп турат.

Желбегей Сыргак өзүнүн эки канатын шалпайтып көй берет. Ойду ой, тону тоо дебестен эч нерсени ылгабай учат. Бул эки Сыргак таптаган, таптабаганыңа эч кара-байт; мейли арык, мейли семизине карабастан көзүнө көрүнгөндү ала берет. Туурга комдолп койгон сары атан-дай болуп, тынч олтурат. Тырмактарында зым менен бекем байлап, анан кайрадан чечип салгансыган белги-лер бар. Анысы кадимки эле аялдар колуна салынып жүрүүчү шакек сыйктанат. Ошондуктан мууну «Беделде-ри беш-бештен, белгилүү салар көй кашка» дешет.

Мына ушинтип биз: Муз мурут, Келте боз жана Жан-боз, Чокунун карасы, Молор, Карабык, Желдүү Сыргак Жана Желбегей Сыргак деп бүркүттүн сегиз түрүн айт-тык. Булардын ичинен Чокунун карасынан башкаларынын бары салган ээсин байыта турган кыраан бүркүттер.

Күш билги Сакенддин айтымы боюнча бүркүттүн ичинен «Чокунун карасы дегени бар, бөксөнүн аласы дегени бар. Чокунун карасы дегени жамандын жаманы ошо, сайма күйрук, чондугу жорудай. Бөксөнүн аласы деген бар. Ал кекилик челди кууйт, жай болгондо баканы, жыланды, ышкындын башын жайт. Кара Бүркүт деген бар. «Кара бүркүт жанпозго табы менен теңелет. Жак-шы атка жаман ат жалы менен теңелет».

Жаман сары деген бүркүт, бүркүт аты эле болбосо,

Талаалап учуп чөл сактайт,  
Чычкан аңдып, жансактайт.

Ал эми Жалпак Сары дегени кулан-бөкөн алат. Колго тийиши кыйын. Ал аты адамдын оозунда болгон менен өзү көктө, мээ кайнаган чөлдө болот.

## Кеменгерден жети собол

75. ...Байлык кимди гана мансабына мас кылбайт.

Эгерде ашкере байлык күтүп, бар дөөлөттөн баш айланып турса Саякбайдын Манасын тыңдасаң, андай көр дүйнө көзгө арзыбай қалат. Өзүндүн өтө деле бай эмес экениңди сезээрсін.

...Бийликке бийик көтөрүлгөндө каада күтүп, мұнөзүн жасалма өзгөрткөн канча мырза чалыш кыргыздын жигиттерин көрдүм. Ошолор көз тумандаткан андай ирмемдерде Саякбайдын Манасын бир угуп көрүшсө, өздөрүнүн бу жарыкта өтөле кичинекей пенде экенин сезишер дейм.

...Төбөң көккө жетип кубанычың койнуңа батпай, жүрөгүң жарылып кетчүдөй согуп турса да Сакеңе кайрылып келсең керемет үнү, кемибес сөзү, кебелбес кенчи менен көңүлдү жайгарып койоор.

...Бирөө шагыңды сындырып, көңүлүңө көкөйдөй тийсе Саякбайдын Манасынан жардам сураң. Башыңды жөлөп, таяныч табылып, багыңды ачкандай болоор.

Ошондой әмеспи.

...Тириүлүктө кайсы адам бир кеселдебеген. Бир жериң ооруп, жаныңа дава табылбай турса кайrale кеменгер Саякбайды тыңдасаң жардам келәэр, үнү менен аластап, сүру менен оору алыстаткан жайы бар эле.

...Кимдир бирөө «кыргыз жалкоо, кыргыз арак ичет, кыргыздан намыс кеткен, кыргыз бириге албай бөлүнүп жүрөт дайыма» деп намысыңа тийсе Саякбайдан гана эм болоор дары табасың. Кадимкідей аруулайт.

...Коргогон чеп болуп, калкалаган калканч болуп, көрек болсо суурулган кылыч болот. Намысыңды көкөлөттөт. Кыргыз экениңе кайра сыймыктана кетесиң. Түпкүлүгү бу дүйнөгө кыргыз болуп жаралып, кыргыз әненин әмчегин әэмп, кыргыз суусун ичип, кыргыз абысынан кере жутуп, анан Саякбайдын керемет дүйнөсүнө аралашпай жашап етсөң, андай өмүр арман өмүр болоор, жалган өмүр бойдан калаар.

Кечикпейли.

## ПРОЛОГ ОРДУНА

*Гений менен интервью  
(Саякбай Карадаев менен маектешүү)*

76. - Сиз үчүн дүйнөдө Манастан да кымбат эмне бар?

- Эй, ок!.. Мындай ақмак суроолор менен мага кайрылбай жүр. Бу жер үстүндө кыргыз үчүн Манастан ыйык күч жок. Айкөлүмдөн айланайын...

- Былтыр 2009-жылы август айында Бишкек шаарынын чок ортосуна Жолой, Конурбай, Шыпшайдардын эстелигин орнотуп алышып, эки күндө эл ызыччуу көтөргөн соң гана жок кылышты...

- Элден айланайын, намысына тийип атса энең... балдары. Эми аны ким атайын жазаса алыс узабайт. Жаңалып, билбей коюп алышса Айкөлүмдүн ичи кенен эмеспи, баарын кечирет.

- Ал эми Кароол Чокуга барып, кетмен-күрөк менен казышып, алтын издеңдерди не деп түшүнсөк болот?

- Айтып келем го «мал аласы сыртында, киши аласы ичинде» деп... Кыргыздын душманы качан болсо жецинин ичинде жүрөт. Алар атайын курмандык чалып, кечирип сурабаса бала-бакырасына чейин залакасы тийипши мүмкүн.

...Эй бала, сен да бир «Жан койбос» окшойсуң. Тим койсо улам эле мага суроо берип атасың. Эми менин суроомо жооп берчи! Тиги Төрөкулдүн баласы, мыкты чыкма жазуучу эмне кылышп жүрөт?

- Аксакал, ал киши 2008-жылы жайында көзү өтүп кеткен.

- Туу-й ата (деп санын бир чаап алды да), анда бөксөрө түшкөн турбайсыңарбы. Тайыздал кеткен турбайсыңарбы.

- Саякбай ата, сиз эгерде манасчы болбой калсаныз ким болмоксуз?

- Ок, сен тажаткан суроолорду берип, йе, таягым менен чоку талаштыра бир басып алсам, атаң ооз-зрайын.

«Мени манасчы болбосоң ким болмоксуз» деп, мени сыйнайт. Мен манасчы болбосом киши болбой калмакмын. Ии, тойдуңбу жообума, жубарымбек десе.

- Аナン сиз аскерде жирип Бухарада эмирлерге карши согушуп, өзбектин байларынын үйнөн бир кап алтын таап алган дейт го.

- Ии, эмнеси бар экен... Ошол да сөзгө арзыйбы.

- Ошол алтынды мамлекетке өткөзбөй эле өзүңүз алыш калганда эмдигиче миллионер болмоксуз да.

- Эй, сен бала көзүндү ачып жур. Кычыткы сөздөрдү даярдап келиптирсің. Мени алтын менен азғырып Манастын жолунан чыгарайын дедиңер беле. Алтын - бу бок дүйнө. Қөр дүйнө. Чыныгы алтын Манаста уюп жатат. Казган сайын түгөнбөйт.

- *Саякбай ата, Айымкандын бозосунан ала келдим эле, куюп берейинби?*

- Ийе, баяле ошентпейсиңбі, сен ушу тажаткыр бала экен десем, тарбия көргөн бала окшойсуң (деп туруп бир тоң кесе бозону кулкулдатып жутуп алды. Маашырлана бозо болуп калган муруттарын аарчып, ичинен бир ыра-азы болгондой көздөрүн жымыңдатып алды).

Үя бала, садагасы, буга дейре кайда иштеп, әмненин куртуң терип жүрдүң, тегиң ким?

- *Өзүм Җүйдөн болом. Сарыбагыш уруусунан, Жантайдан. Мурда эки жолку чакырылышта депутат болуп шайландым.*

- Азыр әмне иш кылып атасың?

- *Сиз жөнүндө китеп жазып атам.*

- О, иттин баласы, жана эле ошентип айтпайт белең (өзүн жамбашка бир чаап сүйүнүп алды). Алың жетеби. Тилегиң дурус экен...

- *Ооба, жетет деп ишенип келип атам да.*

- Деле жүрөктүүсүн көр. Мобу таягым менен кырк жолу чабайын. Чыдасаң анда мага да чыдайсың. Тос жамбашыңды (деп таягын камдап калды).

Мен же качып кетүү ыңгайсыз, же чын эле чаап ийеби деп элейип туруп калдым.

Бир тарс жарылып каткырып алды да, чекемен жыттап:

- Бир чымчып көрөйүн дегем да, айланайын. Ушундай баланы өстүргөн ата-эненден айланайын.

- *Ата, эми өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз китепке киргизейин дегем.*

- Жаза турган сен болсоң, анан мен өзүмдү айтып берейинби. Мен айтсам Айкөлүмдү айтам.

Айланайын, кагылып, тегеренип кетейин, мени ташка чегем деп Тургунбай канча жүрдү, кагазга сүреткө түшүрөм деп Сүймәнүм тажабай келип-кетчү эле, Болот менен Мелис болсо бир-еки жылдан кино эмей эле кыйноо экен, ары-бери сүйрөштү. Мукаң да (М.Ауэзовду айтып атат) бирдеме жазам деп жүрүп өзү өтүп кетти. Ошолорго өзүм жөнүндө айтып бербеген, эми сага айтып беремби.

- *Саякбай ата, кимди өзгөчө сагындыңыз?*

- Кара Чолок Бүркүтүмдү сагындым. Күндө түшумө кирет. Шаңшып сайраганы бир укмуш, кырааным десе (бир саамга тынып, бир нерселерди эстеп, ичинен жашыгандай боло түштү).

...Бир кезде төгүлүп, айгайлап Манас айтып атат. Анан кайдандыр эле келип аны эл тегеректер алыштыр. Бир саам убакыт өтпөй әлдин баары шолоктоп ыйлап атыптыр, манасчынын көзүнөн да буурчактап көз жашы агып атат. Үйлабай мен эле калыптырымын, эки жагымды каррап, колумдагы дептерим менен калем сабымды кармаламыш болуп коём. Элдин бары ыйлап атса анан мен эле ыйлабай турсам, өзүмдү кылмыш кылган адамдай сезип кеттим. Анан адегенде калп эле ыйламыш болуп барып, бара-бара чындалп ыйлап, элге кошулдум.

...Ойгонуп кетсем түшүм экен. Түнкү saat 4.20. Анан ошол түндөн баштап ушул китеңке кириштим. Бул күн 2009-жылдын 27-октябрь болчу.

### Сонку көз ирмем

77. 1971-жылдын май айынын башында Саякбай ооруу канада жатат дегенинен ал-жайын билип, көрүп келейин деп Кыргыз эл акыны Абдырасул Токтомушев барып калат. Оорусу катуу болуп, киши тааныбайт, эсучун билбейт. Бирок, күңгүрөнүп «Манас» айтып жаткан болот. Доктурлар, абалы бүгүнтөн баштап өтө оордогонун, бирок оордогон сайын куюлтуп «Манас» айтып киргенин айтышат. Коңшу палатада буту ооруп жаткан Николай Удалов да манасчы түн бою Манас айтып чыкканын кийин эскерип аттайбы.

Бир укмуш айтат. ...Сокурдун көзүн ачып ийчүдөй. ...Чагылганды колго кармап алып асманды тилип жаткандай. ...Жер тоголонуп бараткансып. ...Дайраны артка ағызып жаткандай. ...Ааламды алаканга салып алып, ачып-жуумп калчап жаткандай. ...Муңу менен муз эритип жаткандай.

...Дайым жакшылыкка кечигип келген кыргыз, дайым жакшы адамдын касиетин бир күн кеч түшүнгөн кыргыз, бу жолу да кыргызчылыгын кылыш, Сакендин соңку сезүн жаздырып калганга жарабады. Аттигинин!

Оо, Кудайдын кудурети!

Кайран Сакен!

Эстен танса да, акылдан танса да Манастан танбага-  
нын караң!

Өлүп баратып да оозуна Манасты оозанган Саякбай!  
Өлбөй калаар болсоочу!

Өмүрүнүн эң соңку көз ирмеминде өмүр кымбат бол-  
бой Манас кымбат болгон, Өмүрдөн да улуу бул не деген  
керемет күч!

Өлүп баратып керээз айттай Манас айтканын караң!  
Манас өлүмдөн да күчтүүбү?

Өмүр! Ашып кетсе жүз жыл болоор. А Манас миң  
жылдап келаттайбы. Өмүр менен Өлүмдү тоотпогон  
өлбөстүк сыңары.

...Акылмандын кебине, ...алптын күчүнө, ...байдын  
дөөлөтүнө баш ийбеген Сакең эми ушу бир болбогон  
өлүмгө баш ийип калыптырыбы! Ал жецилбес... Өлбөс...  
Өчпөс... Бүтпөс... Көөнөрбөс.

Адам баласы өлүп баратып кыйналат, ооруйт. «Эне»  
деп кыйкырат. Эчак өлгөн энесинен жардам сурайт. Же  
тамчы суу сурайт. Ошол тамчы суу өмүрүн узартчудай  
сезилет. Эс-акылы ордунда болсо керээзин айтат.  
Дүйнөсүн бөлүштүрөт. Ал эми өлүп баратып «Манас»  
айткан Саякбайды кантип түшүнсө болот. Манасы ме-  
нен жашап, Манасын туу тутуп, Манаска гана баш ийип,  
калган дүйнөнү қызындай көрбөгөн Сакең өзү да Манастай  
жашады. Албуут. Бийик. Парасаттуу. Өлүп баратып  
Манас айткан не деген касиет. Акылга сяя бербеген  
көрүнүш.

Кимибиз, кайда, качан, кантип көз жумабыз, эч ким  
билбейт. Ал тагдырдан. Кимдир бирөө эң соңку көзүн  
ирмел баратып баласын ойлойт, сүйгөн жарын ойлойт,  
артында калган дүнүйөсүн ойлойт. Анан өлүп баратып  
Манасты ойлогон Саякбай өзү мага Манасты туюлат.  
Тириүсүндө өлбөчүдөй сезишкен адамдар акыркы ирээт  
Манасты угуп алсын дегенби? Денеси жерде калды, үнү,  
руху, жаны көккө кетти оболоп. Же алакандай аз, ат-  
тын кашкасындай кичине кыргыз элим Улуу Манасты  
тумардай тута жүрсө эч качан кемибейт дегенби?

Эң соңку ирээт шолоктоп «Манас» айтып жатып нени  
ойлоду экен, нени төкту экен? Табышмак. Куду түбүнө  
эч ким жетпеген Манас океаны сыйктуу.

Өлүп баратып Манас айтканы, Саякбайдын өлүмгө  
жецилбеген эрдиги, баатырдыгы.

Дин китебинде айтылат «Эң ириде сөз болгон» деп. Сакең өз өмүрү менен далилдеп атпайбы, адам көз жумгандан кийин да эң соңунда сөз калганын. Өлбөс. Өчпөс.

Аттигинин, ошентип күпүлдөп «Манас» айттып жатып Сакең көз жуумп кете бериптири.

Улуу манасчыны жерге жашырган күнү Асман ыйлап турду.

Саякбайдын сөөгүн соңку сапарга узатып жатканда Чыңгыз Айтматов көрүстөн башында туруп: «Ай, таң, ушул улуу адамдын кадырына жеттик бекен?» деген оор үшкүргү бүгүнкү күнгө дейре кулагыбызга угулуп тургансыйт.

Канкор Манас өлгөндө  
Калк жыйылып көмгөндө.  
Карагай ыйлап, тал ыйлап  
Калың журттун баары ыйлап,  
Алтымышта кары ыйлап,  
Алтыдагы жаш ыйлап,  
Арак ичкен мас ыйлап,

- деп Сакең өзү боздогондой топурак салганы келгендер кылкылдап турду. Өрт жүрөгү сокпой калдды. Бирок руху өчпөдү. Кумайык улуп, Ак шумкар боосун тытып, кудум Айкөлүнөн ажырагандай болду.

Сөөгүн көөмп, эл суубады  
Өлүгүн алыш, жер суубады.

Жүз жылда бир көрүнгөн куйруктуу жылдыздай бир келди да дүйнөгө. Кайра кетти дүйнөдөн.

Кайран Сакең, өзү өлсө да үнү менен тириүлөргө таасир берип келет. Рух берип келет. Энергия берип келет. Денеси гана өлөт. Руху кайып болуп кайдадыр кеткен сыңар. Ошон учун Саякбай тиги дүйнөдө жөн жүрбөй жаш манасчылардын түшүнө кирип, «Манас» айттырып жүрөт. Аян берип келет, өзү Алп Баатыр сындуу.

Саякбай каза болгондо музыка менен узаттуу биринчи башталды. Жанагы эски филармония бар го, азыркы куурчак театры, ошонун фойесине министр Кондучаловалар табытын алыш келип коюшкандан кийин, Бейшеке Жандаров жана Самара Токтакуновалар «Көкөй кести» менен «Сынган бугуну» кезек менен сыйздатып чертишти. Ушул эки трагикалык күү а балким Айкөл Манас өлгөндө да чертилген чыгаар...

Мамлекет деген сөз кымбат. Бирок кыргыз тарыхында мамлекет жок болуп кеткен замандар болгон. А Манас эч убакта жок болгон әмес. Манас аркылуу мамлекет болуп жааралган элбиз. Манас касиети менен гана кул болоордо эл болгонбуз. Кум болоордо көл болгонбуз. Шондуктан Манасты колдоо мамлекеттик парз болуусуylaазым.

...Өмүрү бир гана күн жашап чиркей өзүн бактылуу сезет экен.

...Бир гана түгөй тапканча жашап көпөлөк өзүн чексиз бактылуу сезип, бакытка балкыйт экен.

Андай болсо, 77 жыл жашап, анын дээрлик алтымыш жыл бою Манасты даңазалап жашаган, анысы го анысы, аナン өлүп баратып да Манасты даңазалаган, Манасын оболоткон Саякбай бактылуу эмей, анда ким бактылуу?

Ар бир кыргыз, мейли ал кыргыз тилин анча билбесин, кыргыз салтын чала-бучук билсин, мейли жалкоо болсун. Баары бир анын жүрөгүндө Манас бар. Демек, жаман кыргыз жок. Улуу кыргыз бар. Улуу Манас бар. Аны уламада улап айткан Саякбай бар. Демек, баары түбөлүктүү. Күндөлүк өмүр гана, тирлик гана...

Чандуу жерде чым жараткан Саякбай,  
Чөлдүү жерде көл жараткан Саякбай!

Сакең өзү жомоктон жаралып, кайра өзү жомокко айланып кеткендей.

...Тигине, чокусуна Күн уялап, мөңгүгө чагылышип Төнир-Тоонун ак кар, көк музу жатат чулу алтындай уюп. Ошону көрүп жашоо кандай бакыт. Ал түбөлүктүү.

Анда Төнир-Тоонун кокту-колотунан торолуп, оргуштап сан миң булагы агып чыгып Улуу Нарын дайрасын түзөт. Кыргыздын денине кан болуп, жашап да, жашап жаткан да ошо. Ал түбөлүктүү.

Тоолор өлбөйт. Алар түбөлүктүү. Ал тоолорду арапал Манастын Саякбайы өлбөстүр. Тоолор карыйт. Манас карыбайт. Сакеңдин айтгайлаган үнү төрөлелек наристелер үчүн да угулуп турар. Мен ошого ишенем. Манас бар жерде Саякбай жашап жүрө берээри чындык әмеспи.

Дал ошол сыңары Улуу Манас дастаны да, аны бир башкача обон салган Саякбай да түбөлүктүү. Кыргыз жүрөгү согуп турганда, кыргыз көзү көрүп турганда, кыргыз кулагы угуп турганда, кыргыз сезими туycop тур-

ганды Саякбайдын Манасы дайым жаңырып тураар. Азаттыкка улам үндөп. Манасты даңазалап. Кыргызды өлбөс кылып.

Манас кыргызга тете жашаса, Саякбай Манаска тете Манас айтты. Шондуктан ал эр Манастын Саякбайы.

...Жаны чыгып баратып да Манас айткан Саякбай! Бу эмне талантлы? Жок, андан да бийигирээк. Эч бир адабиятчы бул фольклордун күчү деп мени ынандыра албайт. Же болбосо эч бир медик бу оору деп мени ишендире албайт. Космоско жеткизген илим, атомдук бомбаны ойлоп чыгарган илим, бирок кеменгер Саякбайдын бу касиетин түшүндүрүп берүүгө али алсыз.

...Бирин чокундуруп, ...бириң сыйындырып, ...бириң намазга жыгып, кай бирлерин фанат кылып жиберип аткан диндин күчү да бунун жандырмагын чечмелеп бере албас. Ушундай эмеспи, Сакең өзү айтмакчы.

Бул башкача күч. Такыр башкача касиет! Манастын касиети! Муну түшүндүрүп айтуу мүмкүн эмес. Сезүү гана керек.

«Манас» кайда деп күтүүсүз сурасаң кыргыз баласы көктү карап ойлонот. Демек руху көктө. Дал ошол сыңары Саякбайдын руху Улуу Тоолордун бийигинде дастан айтып жүргөндөй.

Сакең Манас айтып жатса кыргыз өлбөстүк үчүн Ант берип жаткандай сезилет маган...

Биз кыргыздар, эгерде бу дүйнөдө жалгыз эле Саякбайды жараткан болсок, ошонубуз үчүн эле бу ааламда улут болуп жашоого акыбыз бар.

Ушуга чейин Манасты толук угуп бүттүм деген кыргызды кездештире элекмин. Улуу дастандын дагы бир жери айтылбай калгандай. Түпкү сырьы али ачыла электей. Ошон үчүн ал бүтпөсө демек, С.Каралаевдин өмүрү бүтпейт.

Кыргыз кыргыз болуп төрөлгөнү не деген дөө-шаалар, баатырлар, зор таланттар өттү да кетти дейсиз. Эгерде ошол көзү өтүп кеткен маркумдардын ичинен бир эле кишини кайра тирилтүүгө Жараткан мүмкүнчүлүк берсе, анда мен ойлонбой туруп эле Саякбай Каралаевди кайра тирилтүүбүз керек деп айтаар элем...

Түбөлүк жаша, Айкөл Манас Руху!





## II. МАНАС КЕРЕМЕТИ

### 1. Түш

Орошон ақын Алыкул Осмонов да Манас адегенде манасчыга аян берип, түш менен келээрине өтө ишенген. Маселен, Жаңыбай манасчы ага: «Манасты түш көрбөй айтат деген бекер, манасчы болордон беш-он жыл мурда Манастын арбагы тушумө аян берген. Эгер чындал эре-гишири турган болсоңор Манас баатырдын сөөгүн деле таап берем. Бирок көрсөткөн менен көргөн кишилердин укум-тукумуна карғыш тиет», деп саксактаган экен.

\* \* \*

Түштөн аян берип, ырчылык кылуу тээ Европа маданиятында VII кылымдан баштап эле кездешет. Бул тууралуу академик В.М.Жирмунский английлык ақын-ырчы Кәдмон жөнүндө буларды жазып калтырган. Кәдмон жаш кезинде дегеле ырга шыгы жок экен. Ар дайым ырдоо кезеги ага жеткенде уялыш сыртка чыгып кетчу. Бир жолу ошентип ыза болуп качып чыгып, сыртка жөлөнүп отуруп уктап кетет. Түшүндө бир каардуу киши келип, «Сен ырдап беришиң керек» дейт. Кәдмон болсо «Жок, ырдай албайм» дейт. Бирок, тиги сүрдүү киши «Ырдайсың дедимби, ырдайсың» деп, бу жалган дүйнөнүн кантип жааралганын ырдатат. Эртеси ойгонуп, түндөгү ырдаган ырды эстеп кайталайт. Анысын монастрдагыларга айтып берет. Укмуштай обону менен дүйнө кантип жааралгандан баштап Христостун өлүмүнө чейин.

Ошентип, Кәдмон Жараткан өзү түшүндө аян берген диний ырчы катары атагы жалпы Англияга таанылат.

### Келдибек манасчынын түшу

Келдибек манасчыга Чүйдө кой кайтарып жүргөндө эң алгач Айкөл Манас кырк чоросу менен жолугат. Құндүз эле Манастын кырк чоросу ага: «Келдибек, жол журуп баратып, сеникине түнөдүк, сенден кийин Сагымбайды-кына түштөнөбүз, Тыныбек менен болсо жөн эле жолугабыз. Бизди жөн эле ак ниетинден тосуп аларсың, биз түшкү тамакты черик Кожомкелдикинен ичебиз, бирок анын өмүрү кыска болот» деп айткан болот.

Ал эми экинчи ирээт кырк чоро Манас менен чогуу келет. Аккуланы теминген каардуу жана сүрдүү, чолок

кара сакалчан, ар бир көзү алакандай чоң, от күйүп турган бир зор киши: «Манас деген мен болом» деди. Аны менен кошо сары ала ат минген, нур жүздүү, бакыракай көздүү, буудай түстүү сакалчан адам «Мен Алмамбетмин» деди. Анан Келдібек ак боз ат минген сакалы куудай кишиге кайрылып, «Сиз ким болосуз?» дегенде: «Мен жакын тууганы Бакай болом» деп жооп кайтарды.

Алар анан Келдібекке минтип эскертишти: «Эгерде сен ар жылы ата-бабалардын арбагын эстеп, бизге арнап жандыкты курмандыкка чалып турсаң, сенден эркек тукум калат, эгерде бир эле жолу ушуну унутсаң, анда эчтеке жардам бербейт, сен тукумсуз каласың».

Алар үчүнчү ирээт, акыркы жолу кездешкенде мындейдай дейт: «Сен бизди ырдап, бизге сыйынып жүрдүң, бирок биз айткан шартты бүт бойдан аткарған жоксун, ошондуктан сенден эркек тукум калбайт, бир эле кызың болот».

Чындал эле Улуу Манасчыдан ошентип эркек уул калбады.

### Тыныбектин түшү

18 жашында зоот аттарды минген курал-жаракчан сүрдүү баатырлар түшүнө кирет. Ошондо сур ат минген, орто бойлуу жигит: «Ак сакалы чүчтөдөй, Устакана мистедей, Маңдайында тырыш жок, Ак жүзүндө бырыш жок, Сүлөөсүндөй керилген, Сүйлөсө Адам эргиген, Карапындан жол тапкан, сөз тапкан карыя Бакай ак сакал, как ошону таанып ал... Тәэтиги каарыган калың эл - Конурбайдын колу. Биз аны тосуп туруп, жапыра сайып, тымтыракайын чыгарабыз. Эми эртең конгон же-ринде бир кара кой болот, ошону Манас Баатырдын арбагына арнап союп, ошол жердеги элге Манасты айтып бер. Манасты айта жүрбөсөң майып болуп каласың» дейт да, дүрбөп жөнөп кетет.

Кийинки күнү Шаабага барып, бир кара кой союлуп, Тыныбек тынбай төгүлүп Манас айтат. Бүткөндө талып жыгылат. Эки жыл өтүп, атасы Чоңбаш манасчыга жиберет. Ошондон таалим алат.

### Балыктын түшү

Кокон хандыгына алыш-салык төлөш үчүн кыргыздын манап, байлары Балыкты кой айдатып Намангана

жөнөтүшөт. Жолдо баратып уч жолдошу менен Манастын күмбөзүнө түнөп кетели деп ойлойт. Түндөсү жамгыр төгүп келгенде алар далдоо кылалы деп күмбөздүн ичине кире качышат. Балык жылуу жайга киргенде көзү ирмелип, уктап кетип, кулагына аттардын дубурту угулат. Ойгонсо жанындағылар кызуу уйкуда экен. Сыртка чыкса 40-50 атчан турат. Аларга салам айтса, алик алышат. Балык адегендө аларды бул жакка жиберген малдын ээси Күшбектин кишилери го деп ойлогон. Бирок аларга эч окшобойт. Баары тең тандап тизгендей бойло-ру да бир, баш кийимдери, куралдары да окшош. Балык денеси дүркүрөп, эмне болгонун билбей эс-мас. Ошондо сакалы белден чубалган карыя: «Сен бизди тааныган чыгаарсың?» деп сурайт. Балык коркуп кетип: «Мен сизди мурда көрбөптүрмүн, бирок билет болушум керек» деп жооп берет. Анда атчандар: «Эми билбесең бизди биллип жур. Сен биз ээлик кылган мүрзөгө келдин. Бизди элге ырдаган Токтогул деген ырчы болгон, эл-журт жакшы тааныган Толубай деген сынчы болгон. Сен да бизди ырдай жүрушүң абзел.

Сен Балык,  
Уксун калык,  
Абдан айткын жазып.

Сенин оозуң да, көзүң да балыкка окшош экен. Эми сен Балык деген атка коносуң. Эшек минип жургөндүктөн эми ага ат тартуулашып: «Жолдон бир быштыны кездештиресиң. Ал сеники болот» деп, аны Бакай ата, Алп Манас жана анын кырк чоросу менен тааныштырат да көздөн кайым болушат.

Балык Наманганга келип, ошондо кирген суудай күндүр-түндүр элирип токтобой Манас айтып баштайт. Улуу дастандын дайрасы ошентип башталат.

### Чоюкенин түшү

Бир жолу жайдын күнү Кызыл-Кыя ашуусуна жеткенде атын тушап коюп, өзү көк чөпкө жатып, уктап кетет. Түшүндө алдынан бир ак сакал киши чыгып, ага жол көрсөтмөкчү болуп баратат. Аナン бир үйүр жылкы көрүнөт. Аларды аралап өтүп, чоң боз үйду көрүп, ага киришет. Төшөктө өңү сур бирөө жаткан экен, учурашса алик албады. Жыйылган жууркандардын жанында көөкөрдө куюлган кымыз турган экен. Бир «кулк» этки-

зип жутуп алат. Ошондо аксакал Чоюкеге «Мынабу киши Манас деген ушу болот» дейт.

Анан боз үйдөн чыгышып, башка боз үйгө киришет. Ал жерде акжуумал, бакыракай көздүү, сулуучумак бирөө отурган эken. Дагы кымыз жутат. Бу киши Алмамбет деп тааныштырды баягы карыя. Ошентип ал аксакалды ээрчип кырк боз үйгө кирип, ар биринен бирден кесе кымыз ичет. Ойгонсо кеч кирип кетиптири. Ошондон кийин Манас айтып баштайт.

### Шапактын түшү

Залкар манасчылардын дагы бири Рысменде уулу Шапак манасчы кантип түшүнөн аян бергенин кочкорлук К.Мамбетсыдыков минтип эскерет, Шапактын кийинчөрөөк мындай шаркыраган тоо суусундай күрпүлдөп, күндөп-түндөп «Манас» айтып калышы тууралуу айылда бир нече аңыз сөздөр айтылып калган. Анын бири мындай, Шапак Көл таралтагы бир чоң ашка барып, атчан жалгыз жол жүрүп келатып күн кечтеп, ицир кирип кеткендиктен үйүнө жетпей, Кош-Дөбөгө конуп калат. Атын жайдактап, тушап отко кооп, ээрин жазданып жатып, көзу илинип кеткен эken. Аңгыча аттын кишенегени, түяктардын айлананы дүңгүреткөн дүбүртү, чукул эле жерден угулуп, көзу умачтай ачылат. Көзүн ирмеп-ирмеп алып, алактап карай салса колдоруна кара-гайдай найза алган, тулпарлары кичи тоодой заңкайган, мурду тоонун сецирдей, көрүнгөндү жегидей дөө адамдар жоо-жарактарын кыңгыратып, маңдайында турушат. Ичинен келме келтирип, «Манас атамдын арбагы колдой көр» деп кобураганча астыңкы ээрди калбыйган, үстүнкү ээрди далбайган, ал муруту сецирдей, айбаты албарс темирдей, алтын менен күмүштүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды катуу кара жер, жерлигинен түткөндөй, жолборс жүрөк, таш билек, жону калың, жар кабак, бирок мээриминен таш эрип, кумурская да жамандык кылбачудай сезилген бөтөнчө алп адам алдыга чыгып, «Ички дүйнөдөгү бугунду тартынбай түгөтө айтып, бай казынанды элиңе чача жүр. Аңсыз да сеники түгөнбөйт. Ошондо Манас атаңдын арбагы колдойт, о-м-и-й-и-н!» деп бата берип, анан бардыгы көздөн кайым болушуптур.

Ошондон кийин уч күн онтолоп, кара тер басып жөөлүп, төшөктө жатып, уч түн өткөндөн кийин эсине келип, баягы Кош-Дөбөгө кайрылып, баш жагында жо-

горудагы окуяны болгонун болгондой ыр менен айтып төгүп, анан «Манасты» баштап, оозуна наар албай уч күн, уч түн айткан. Эл быкбырдай чогулуп, ал ыйласа кошо ыйлап, сооронсо кошо сооронуп, уч күн бою «былк» этпей угушту дейт, ошондо. Учунчү күн болгондо Кош-Дөбөнү коюу туман каптап, шатыратып жаан, мөндүр жаап, ак жайдын күнү аягы карга айланып, алай-дулөй болуп, кар аралаш жоо-жаракчан, минген аттары сецирдай-сенирдай болгон алп адамдар өтүшкөндүгүн, алардын аттарынын кемегедей болуп оюлган ай-туяк издерин көргөн адамдар да болгон. Мунун канчасы чын, канчасы төгүн экенин ким билсин (өзү да чечилип бул окуя тууралуу кийин айтчу эмес экен), айтор ушундай аңыз калыштыр, эл оозунда.

### Сагымбайдын түшү

Сагымбай Ороздаков болсо али Манас айталек кезинде Ысык-Көлдүн күнгөйдүндө жургөндө эле майда-барат ырларды ээлигип айтчу экен.

Ошондо кадимки зор манасчы Чоңбаштын Манас айтканын көрүп, Манасты үйрөнсөм деп дегдейт. Чоңбап болсо Тыныбек таалим алган ошо доордун залкарь эле.

Атасы Алишер менен күнгөйдөн Кочкорго көчүп келишет. Ошондо Сагымбай 15 жашта болчу. Баары тең көчүп келээри менен катуу ооруп, Сагымбай чечек оорусуна кабылат. Төшөктө тердеп, жөөлүп уйку-соонун ортосунда жатканда сырттан дүбүрт угулат. Ошондо тышка чыгышса байыркы доордун кишилери жоо-жаракчан, тулпарлары тердеп, алдыларында кабылан Манас чоролору менен турган болот. Ошондон көп өтпей эки бир тууган тең Манас айтып, Сагымбай тез эле эл оозуна алына баштайт. Эки жылдан соң Сагымбай 17 жашка келгенде Кеминге көчүп келишип, он-чакты жыл туруп калышат. Ошондо Сагымбай дасыккан манасчы болуп, даңкы далайга кетет.

Сагымбайдын өзүнүн айтуусу боюнча аны дайым жети жашынан бери ак селдечен, ак көйнөкчөн бир караан коштоп жүргөн.

Дагы бир эскерүүсүндө мындай баяндалат. Сагымбай бала чагында козу кайтарып жүрүп уктап кетет. Түшүндө ага ак сакал бир карыя жолугат. «Оозунду ач балам, алтын шилекейимди чачыратайын, мындан жаман болбайсуң» дейт. Сагымбай коркуп оозун ачпайт. Анда абыш-

ка «Манас айткың келеби?» деп сурайт. Сүйүнүп кетип «Ооба» дейт. Тигил киши мына деп оозуна күм сыйктуу бирдеме чачыратып жиберип, ошондон соң көздөн кайым болот. Ушул окуядан кийин Манас айтып баштаган имиш.

### Семетейчи Жакшылыктын түшү

Өзүнүн кантип «Семетей» айтып калганын, кадимки Саякбайдын устаты Жакшылык Сарыков минтип ырга кошот:

...Жыйырма беште кезимде  
Күнү-түнү уч күндө  
Аян берип өзүмө  
Түшүмдө келди көзүмө  
Белги берип береним  
Жамагыңды ташта деп,  
Акыры мени айткын деп,  
Түшүмдө сөзүн уккамын  
Түшүмдө сөзүн уккан соң  
Жамакты мындай таштадым  
Семетей менен Сейтекти  
Ошондо айта баштадым.

### Жаңыбайдын түшу

Бир жолу Кочкорго баратып, жолдо ургүлөп кетет. Түшүндө уч атчан найзаларын сунуп келатышат. Учтарынан от күйөт. Бирөөсү аны сайып өтөт. Найзасы денесине кирип чыгып, учунда баягы оту дагы деле күйүп атат. Атчандар Жаңыбайга айтып атпайбы «Сен атала-рыңдын ыйык ишин улантпагандыгың учун ушундай жазык тартасың» деп.

Анан баягы учөө тамак даярдап баштайт. Болочок манасчы аларга «Силер көзгө көрүнгөн көрүнчүсүңөрбү, же чын эле адамсыңарбы» деп кайрылат. Ошондо бирөөсү: «Мен Семетеймин, бу Күлчоро, тиги Канчоро» дейт. Ушунчалык тамагынан ооз тийип, жегиси келет. Бирок, бүт баарын Канчоро жеп салып, Күлчоро экөө чаташша кетет. Бир кезде Канчоро Жаңыбайга азык алыш келет. Таруу эжен. Оозуна чубуртуп, улам жутуп атып, өтө көптү жутат. Ошол чубурган таруунун баары көрсө чубалжыган жомок окшобойбу.

Ойгонсом үйдө жатыптырмын дейт кийин манасчы. Көпкө делөөрүп ооруп калат. «Айыккандан кийин өзүм

тоо-тоолоп кетип барып «Манас» айтып жүрдүм. Кийин эл алдына чыгып айттым. Ошентип жүрүп манасчы болуп кеттим» деп өзүн кантеп Манас даарыганын баян кылат.

### Дүңкананын түшү

Кочуке уулу Дүңкана кантеп Семетей айтып калгасынын минтип эскерчү экен. «Жети жашар кезимде түшүмө Семетей, Күлчоро, Канчоролор киришти, бизди элге айткын дешти, үч жыл айтпай жүрдүм. Кыйнап түшүмдө Семетей келип найза менен сайып кетти. Ошондон кийин кыйналып ооруп жүрүп, кийин айта баштадым» деп.

### Мамбет Чокморовдун түшү

«Түшүмдө сан миң кол менен келаткан бир колбашчыны көрдүм» дейт залкар манасчы. «Анан бир адам пайда боло калып, булар ким экендигин билесиңби деп сурай баштады. Билбейм деп жооп бердим. «Анда муну сайып елтүрүш керек» деди бирөөсү.

- Жок, коркпо, бул Айкөл Манас болот, чыгыштан батышка жоокерлери менен жол жүрүп баратат. Сен эми «Манас» айтып башта, Манастын жанындағылар қырк чоросу болот, - деген үн угулду кулагыма.

- Айтат, айтпаганды кайда барат! - деп дагы бир үн угулду.

- Жок, айтпайт, андан көрө көкүрөгүнө мөөр басалы, - дегенде жүрөгүм түштү.

- Жок, айтып баштайт, адегенде кыйналып айтат, мөөр басалы, - деген дагы бир үн угулду.

Ошондо башына ак чалма кийген, чолок куйрук боз ат минген бирөө оц жак көкүрөгүмө мөөр басты.

- Мына эми бүттү, 20 жашка жеткенде манасчы болот, - деп айтып кетти да, көздөн кайым болду.

Ал эми ошол тапта кимдир бирөө-жарым кабылып калса, не өзү көрүп калса, талып жыгылып калчу экен. Мына ушундай абалда жүрүп, эл арасына чыгып айтпагандыктан, ал бир жак ыптасынан шал ооруга чалдырат. Мамбеттин абалын байкаган таякеси Дөңүзбай жомокчу аны эл аралатып, жүзүн ачкан экен. Ошондон тартып Мамбеттин оорусу токтоп, «Манас» жомогун элге айтып калат.

Туура алар айткан жашка келгенде бүтпөс, көөнөрбөс, көркөмүнө сөз жетпеген Манас дүйнөсү башталат.

## Семетейчи Сейдана эненин түшү

Бул окуяны семетейчи эне өзү минтип эскерет. 1958-жылдын май айы болчу. Жаш аялметпиз. Турмуш бир топ оңолуп калган. Күн түш ооп бараткан. Балдарыма чай берейин деп эшикке чыккам. Буга чейин жаңы эле казанга нан жапкам. Нан бышкандан калган чокко чөөгүнгө чай койдум эле. Кара чөөгүн шарактап кайнап жатыптыр. Чөөгүндү алуу учун эңкейе бергенде «Сейдана» деген бир башкача добуш заңк этти. Колум чөөгүнгө жеткен жок. Башымды өйдө көтөрүп, көргөн көзүмө ишенбей калдым. Эми эле эч ким жок эшиктин алды кылкылдаган эле атчан жоокерлер. Жүрөгүм оозума кептеле түштү. Маңдайымда ак сакалы жайкалып төшүн жапкан, ак калпагы бийик, көгүш тулпар минген адам турат.

«Сейдана,- деди ал. - Биз Бәэжинге бара жатабыз. Алтын сакал Айкожо, күмүш сакал Күнкожо деген элчи бул!» - деп, дагы бир сакалынан нур чачырап турган кишини камчысы менен жандап көрсөттү. «Намаз убагы болуп калды. Үйүңе намаз окуп алалы. Мындан кийин сен бизди айтасың. Биз сага ишени бердик. Тигил болсо Манас Баатыр, биздин шерибиз. Жакшылап кара!» - деди. Мен карай салып эле, башымды колум менен калкалап жыгылдым. Кудайга тобо, коломтого жыгылып түшпөгөнүмө. Манас Атанын сүру оцой эмес экен. Аны тике карай албай калганымга эмдигиче арман кылам. Эгерде даана карап калганымда, «Манас» эпосун толугу менен бүт айтып калмакмын деп екүнөт кийин семетейчи.

...Манас Атаны көргөн адам оцой адам болбойт. Кийин Манасты көрдүм дегендердин көбүн көрдүм. Мен буга ишене албайм. Мен мүмкүн карайт белем. Адегенде эле көзүмө сол жагындағы чолок көк жал арстаны урунбарабы. Тим эле тытып кетчүдөй октолуп туруптур. Қырк чоросун кийин даана көрдүм.

Башымды катып канча жатканымды билбейм. Турсам күүгүм. Балдарым ачка болуп, ызы-чуу. Чай эбак соолуп, от очуп калыптыр. Эс-мас болгон жаным кайра от жагып, чай кайнатып кирдим. Айланы тыптынч. Бирок эшиктин алды айдал кеткендей казылып калган, туяктадын изи.

Мына ушундай окуядан кийин да Сейдана жомокчулук жолго түшпөй жүрө берет. Анткени, биресе элден тартынса, экинчиiden, кайнатасы да каардуу киши бол-

гондуктан, андан коркот. Кийин бир канча жолу түшүнө баатырлар кирип, ар кайсыны айтып коркутушат. Акырында: «Айтпасаң, шерлеринди алабыз!» дешет. Сейдана ага анчейин түшүнө бербейт. Кийин Арзыбек, Деөлөтбек, Мырзабек, Таласбек деген төрт баласы тең сопсо жерден эле биринин артынан бири удаа чарчап калганда түшүнүп, балдардын күйүтүнө чыдабай жинди болуп калат. Ошондо да Баатырлар айтасың деп кыйного алышат. Ээн жерлерге барып, айта баштайт. Алгач «Семетей» эпосунан баштайт. Жанымда Каныкей, Айчүрөк, Семетей үчөө сүрөп турду деп эскерет өзү ал тууралуу. Ошентип кыйналыш жүрүп, Торкенде слёт болуп аткан жерде биринчи жолу эл алдында айтат. Анан бат эле оозго алынып кетет. Жинди деген аты калып, «Семетейчи Сейдана» атыгат.

### Шаабай Азизовдун түшү

Шаабай Азизовдун атасы айтылуу Чоюке манасчынын бир тууган иниси болгондуктан, кыргызча айтканда кан кууп, каны тартып «Манасты» жорго сөз менен жомок кылыш айта турган. Кийин түшүнөн аян берип, уулу Шаабайдын дубүртү катуу чыгып келатканын билип, менден күчтүү жомокчу ушул болот деп Азиз атасы жол боштууп берип, айкөлдүкту көрсөтөт. Муну тубаса манасчы өзү минтип эскерет: «Алты жаштагы тестиер курагым. Адаттагыдай эле эртең менен атам Азиз мени боз байталга мингизип, канжыгага азык байлап берип, кой айдатып Кара-Бөлтөк төшүнө жөнөтөт. Мен төштү өрдөп отуруп Жаман-Карагайга жетем. Аттан түшүп, кыйшайып жата калам, көзүм илинип кеткен экен, бир маалда дүңгүрөгөн добуш чыгып, түмөндөгөн калышың кол капитап келип калат. Кайдан-жайдан чокчо сакалчан, узун бойлуу, арыкчырай келген, сур чепкен кийген Чоюке атам пайда болуп, мага кайрылып:

- Буларды билесиңби? - деп, артында турган баатырларды катары менен атынан атай баштайт.

Ошентип, Чоюке атам Бакай, Манас, кырк чоро, Каныкей, Чыйырдыларды тааныштырып чыкты

- Бул кол Бээжинди көздөй аттанып бара жатат, Конурбайдын колун төзбосо бир балээни баштаганы турат. Айкөлдүн гүлазыгынан берейин, мына бу олуяларды оозузан түшүрбөй, кандай көрсөң ошондой айтып айтып жур деп, оозума бир кочуш таруу салып,

дагы бир кап таруу менен бир кап кумду бир кер кашка бээгэ жүктөдү. Ошол замат сан кол чыгыш тарапка аттанып, дүңгүрөп жөнөп калды. Бир заматтын ичинде эмне шумдук болуп кеткенин түшүнбөй, дендароо туруп калдым. Уйкумдан чоочуп турсам, жайылып жүргөн кой-эчким, оттоң турган атым жок, күн кеч дигер болуп калган кез экен.

Ошондо коюм да, байталым да өздөрү әбак үйгө түгөлү менен жетиптири. Атам Азиз, өзу келген малды көрүп, мени үч күн бою издейт. Үч күнден кийин мени Карабөлтөктүн чоң коктусунан табат. Коркуп калган жаным атама эч нерсе айтпадым. Ошондон тартып, эки көзүм көрбөй калды. Бир жылдай жетелетип жүрдүм. Түнкүсүн уйкумдан чоочуп, кыйкырып-бакырып, жаткан жеримен туруп басып кетип, элирип жүрдүм. Менин бир кереметке дуушар болгонумду түшүнгөн атам, алдап-соолоп чоожайымды сурады. Мен болгонун болгондой кылыш айтып бердим. Атам дароо бир кара козу союп, айылдагы көкүлдүүлөрдү чакырып, түшүмдү айтып, түлөө өткөрдү. Элден бата алгандан кийин көп өтпөй көзүм жазылып, мурдагы элирмем да токтоп, ичимден кайрып, күңгүрөнүп «Манас» айтып жүрдүм. Ошентип, жети жашымдан тартып «Манас» айта баштадым».

### Кааба манасчынын түшү

Түш тууралуу жомокчу Кааба Атабековдун өзу айтып кеткен мисалынан келтирели.

Жаз күндөрдүн биринде боз үйдө уктап жатып, таңга маал ач кыйкырык, ызы-чуудан ойгонуп кетет. Эки жагын караса туурдугу көтөрүлгөн керегенин сыртынан карааны эле көрүнгөн бир Баатыр калың колдон бөлүнүп, Кааба жаткан боз үйдү көздөй атын камчылап келип: - Бул сансыз кол Манастын колу. Чыгышты көздөй аттанаып бара жатат. Ушу көргөн-билгенинди элге айт, дегичекти болбой, өзу менен өзу сүйлөшүп жаткан баласын көрүп, энеси чоочуп Каабаны түшүнөн ойготуп жиберет. Үзүл-кесил түшүнөн чоочуп ойгонгон Кааба элирип качып, атүгүл адам эмес ат кече алгыс кирип аткан Тоң суусунун аркы өйүзүнө кечип өтүп кетет.

12-13 жаш курагында Кааба ушинтип бейтап тартып, тоо-ташкя урунуп жүргөнүндө, молдочулугу бар атасы Атабек уулунун жанын коргоп калууга утур-утур Курандын сүрөөлөрүнөн окуп, көп аракет кылат. Баласы баш-

тагысынан жазбай, кокту-колотту аралап, суу бойлоп тентип жүрөт. Кийинчөрээк баласынын абалын түшүнүп, Каабаны Тоң өрөөнүндөгү атактуу жомокчу Мамбет Чокмировго алпарат. Мамбет баланы көрүп, курмандыкка бир кара козу алыш, жума күнү эртең менен келгиле дейт. Атабек айтканындаң кылыш, жума күнү таң атпай бир кара козусун атына өңөрүп, Каабаны учкаштырып алыш келет. Мамбет козуну мууздатып, Манастын арбагына багыштап Куран окуп, Каабага батасын берет. Бааялы баланы коштоп жүргөн кесел токтоп, Кааба эл аралап Мамбет менен кошо жомок айта баштайт. Ошентип касиети улук Манаска жолу ачылат.

\* \* \*

Уркаш Мамбеталиев 1935-жылы Ысык-Көл обlastынын Түп районундагы Талды-Суу айылында туулган. Бугунун белек уруусуна кирет.

Атактуу манасчы Дыйканбай Уркаштын бабаларынан болгон. Дыйканбай Чоюке, Тыныбек манасчылар менен замандаш эле.

Уркаштын атасы - Мамбеталы дыйкан адам экен. Апасы - Асипа казак кызы. Тубаса конгуродой үнү бар, казактын «Кызжибек» дастанын жакшы аткарған. Мамбеталынын атасы Дүйшөналы - тоң санжырачы.

4-классынан баштап Уркаштын жомокко болгон кызыгуусу артылган. 1946-жылы Саякбай Карадаевге жолугуп, анын батасын алган. 10-классты бүтүрүп, Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1960-жылы Каракол шаарындағы әлдик театрда иштеген, андан Бишкек шаарындағы филармонияга каторулуп келген.

Саякбай ата жөнүндө, Уркаш аба төмөндөгүдөй эскерет: «Бүркүт кабак, кызыл чырайлуу, курсактуу адам эле. Өзгөчө боорукер болчу. Шаарга жаңы келип, ижарада жашап жүргөнүмдө: «Уркаш, сага чондорго кирип, эки бөлмөлүү үй алыш берем», - деп калды. Мен ага жаштык кылыш, макулдуқ бербей койдум. Макул болсом, алыш бермек экен. Көзү өткөндө төмөндөгүдөй ырга коштум:

«Тээ илгертеден баштап берсе тарыхтан,  
Күн канатын, күн канатын талыткан.  
Кош бол, аке, кош канаттан бүткөн  
Караан үсүп, калкып кеттиң жараткан».

Көзү өтүп кеткен устаты Саякбай Карадаев Уркаштын түшүндө аян берген. Филармониянын алдында чо-

гулуш өтүп жатат. Эл тарап баратканда «Ой, балам, үйдөн маасым менен калпагымды алыш кел!» - дейт. Айткандарын алыш жолдо келе жатканымда, негедир калпагын башыма кийгим келди. Кийсем эле алдыман чалчыга калды. Чоочуп, түшүмдөн ойгонуп кеттим. Эртең менен устатыма куран окудум.

\* \* \*

«Манас айткан адамдын өзү пайгамбар эмеспи», - деп түрк боордоштор таң берген, элирип Манас айтканда кээде кыргыздар бутуна жип байлап коюп токтоттурган тубаса манасчы Назаркул Сейдирахманов менен Улуу тойдун алдында 1995-жылы сырдана-маек куруп калдым. Ал буларды айтып берген эле.

...1973-жылы биринчи жолу манасчы, ырчылардын конкурсuna катышып, анда да жеңүүчү катары табылып, маданият министрлигинин чечими менен филармонияга ишке кабыл алышкан. Араң 4 жыл жүдөп жүрүп, шаарга батпай, жанга тынч эле деп кайра айылга кеттим. Ал жакка барганда, кой бул Манас айтпай деле эл сыйктуу тирилик кылыш, мал багып оокат кылыш жүрө бербейминби деген ойго келдим. Манасты айтпай унутуп көрөйүн дедим. Айтпай жүрө берип, анан бир күнү оорудум. Өзүмдөн-өзүм жүдөп, чийдей болуп арыктадым. Атам бир күнү «Сен Манасты таштап салайын деп жүрөт окшойсун, бирок оцой менен таштай албайсың. Таштай турган болсоң үй-бүлөндүн бирөөнө, же балдарыңа кесепети тиет» деди. Өтө кыйналып түш көргөндө атама гана айтып берчу элем, ошондо байкаса керек.

«Манас» айтканды атайын унутайын деп кыйналып жүргөндө досторум «арак ичсең унутасың» дешти, анан аракка кирдим. Достор менен өкүртө арак ичип, кечте үйгө кирээрим менен ар дайым артыман эшикти шарт ачып бирөө кирип келгендей болот. Заматта соолуккандай боло түшөм. Не бир коркунучтуу түштөрдү көрөм. Ошонун баарын атам баамдап жургөн окшойт. «Кой балам келинчегиңди, бала-чакаңды алыш Манас Атанын күмбөзүнө барып мал союп, куран окутуп келели» деди. Атам өзү баш болуп барып улак союп, куран окуттук. Ошондон кийин арак ичпей, өзүмдү жакшы сезе баштадым.

Манас айтайын деген деле оюм жок болчу. Атындан айланайын Манас Ата, атын уксам угуп, көп көңүл бур-

бай деле жүрчумун. Андан калса б җашар баланын эмне менен иши бар. Бир жолу эле мындай түш көрдүм. Баары ошондон башталды. Таласта, биздин айыл жакта Дамбагар деген тоо бар. Ошонун алды қышында көк жылгаяк муз тонуп, биз ошоякка чана тээп ойнойт элек. Дамбагардын ар жагында Беш-Таштын зоолору заңкайып көрүнүп турат. Бир топ балдар ошоякка муз тээп, ойноп атат экенбиз. Беш-Таштан бері көздей калың туман эле қаптап, анан эки опол тоодой караан суурулуп чыгып бизди көздөй келатат. Балдардын баары дыргаяктап қачып жөнөштү. Ал эки караан эки тоодой атчан болуп чыга келди. Мен кандай қассам ал эки караан дал ошондой жол менен биздин үйгө келатышат. Алар биздин үйгө келгенде мен ойгонуп кетсем эле эшикten үйдү солкулдаткан аттын катуу дүбүртү угулуп, түшүмдөн кийин ушундай сезилип жатабы деп атамды ойготуп, «Мал келип, бедени жеп атат окшойт, эшикте аттын дүбүртү угулуп атат» дедим. Атам эшикке чыгып, эч ким жок деп келди. А менин кулагымдан болсо дүбүрттүн үнү кетпейт. Катуу таасир ошондон башталды.

Ошондон кийин эле демигип бирдемке айткым келет. Бирок эмне айтаарымды өзүм билбейм. Козу, улак кайтарып айылдын сыртына чыгып кетем. Ээн жерде өзүмчө эле кыйкырып жүрө берем, алты жашымда эле төгүлүпчачылып Манас айтып ийди дейсиңби. Ушинтип кыйкырып алсам эс алып алгандай болуп калам.

Ошентип жүргөнүмдү айылдагы бир аксакал көрүп калып элге «Бу Ишенкулдун баласы же жинди, же бир балакети бар. Эки saatтан ашык өзүнчө эле кыйкырып жүрет, анда-мында «Манас, Манас» деп коёт» деп айылдагыларга айтып келиптири. Ошондон кийин эле көчөдөн өтүп баратсам эл «Сен Манас билет экенсиң, айтып берсең» деп карман алышчу болду. Манасты билет экенсиң дегендин өзү дем бердиби, билбейм. Манасты жамактасып бирдеме айтчу болдум.

Манас айтуудан башка искуствонун башка бир түрүндө минтип акыл-эстен адашып калгыча берилген учурлары болбойт. Дүйнөдө тенденши жок Манастын эң өзгөче касиети ушунда болсо керек да. Демек, бул көркөм чыгармабы же бир магиялык күчү барбы?

Ошого акыл-эсим айран таң. Кээде отуруп, касиетиңден айланайын Манас Ата, бул өзүнчө эле бир кудайбы деп ойлоп кетем. Анын дагы ачыла элек сырлары канча. «Түбүнө Саяkbай менен Сагынбай жетпеген, эми ким

жетмек? Терендеген сайын терендеп, бийиктеген сайын бийиктеп барат».

\* \* \*

Азыркы күндө Түп районунун ооруказасынын башкы врачи болуп әмгектенип жаткан, табигый талант - семетейчи Кубанычбек Алмабеков өз атасы Касымаалы жети жашында аян алыш «Манас» айта баштаган экен. Өзү кантип «Манас» айтып калганын минтип эскерет.

- Манасчылық өнөр атадан балага өтүп, тукум кууй турган өнөр экен. 1962-жылы айыл четиндеги чоң суудан өтүп бара жатып, өзүмдөн-өзүм эле Манас менен Кончурбайдын кармашын айтып кирип, әсим ооп жыгылып калыптырмын. Канча убакыт айтканымды да, канча убакыт жатканымды да билбейм. Айтор, жатып калган жеirimден чоң атам издең жүрүп таап: «Баламды арбак даарып кеткен тура...» деп, үйгө алыш келип, чоң энем экөө мени ырымдаптыр. Кийинчөрәэк, чоң атам каза болуп, кырк ашы бериле электе, чоң атам түшүмө кирди. Түшүмдө чоң атам колумдан кармап, Бакай атага ээрчи-тип келди. Бакай ата: «Тааныш ал, бул Семетей, бул Манас, бул чоролор» деп баарынын атын атады. Анан «Эми буларды оозундан түшүрбөй, айтып жүр!» деп буйрук берди. Эртеси элирип «Манас» айткым келип калыптыр.

1966-жылы чоң атам Алмабектин кол жазмасын Илимдер Академиясына өткөрөм деп, атам мени Фрунзеге ала келди. Фрунзеде Саякбай атамдын үйүнө барып кондук. Саякбай атам ооруп жаткан экен, бизди көрө калып: «Жездемдин кулундары келген тура» (choң энем - арыкмырза тукумунун сарыкалпак уругунан болгондуктан, чоң атамды - жездө дечү) деп сүйүнүп, мени башымдан сылап, батасын берди. Кийин мен 20 жашка чыкканда Саякбай атамды түшүмдө көрдүм. Түшүмдө Саякбай мени ээрчитип алыш, экөөбүз жоон топ әлдин ичинде «Манас» айтып жатыптырыбыз.

Арадан жылдар өттү. Кийинчөрәэк, мен тун кыздзуу болгон күнү Семетей баатыр өңүмдө келип, отурган жеrimен күч менен көтөрүп туруп, дубалды көздөй ыргытып жиберди. Мен бир топко чейин әсиме келе албай, эмне болуп кеткенин түшүнбөй, бөлмөнүн бурчунда жатып калдым. Аңгычакты болбой, маңдайымда сары алтындан зоот кийген, башында туулга, колунда түпөктүү найзасы бар, төбөсү шып тиреген, сурдуу зор баатыр пайда

булуп: «Мен Семетей болом! Атандын жолуна түшпөй, бизди неге айтпай жүрөсүң?» - деп туруп, мениң наиза менен қачырып калды. Найзасының учу мениң төшумө кадала түшкөндө, мен эч бир қыймылга келе албай баатырдын алдында селейип туруп калдым. Семетей: «Айтасыңбы?!» деп күркүрөдү. Мен коркконумдан баарына кайыл болуп: «Айтам, айтам!» деп бакырып жибердим. Ошол замат Семетей көздөн кайым болду. Ошондо мен тұнұ бою «Манас» айтып чыгыптырымын.

\* \* \*

Дөөлөтбек Сыдыков башка манасчылардай эле кантип манасчылық жолго кантип түшкөнүн түш көргөнү менен байланыштырып, айкөлдөрдөн аян алганы жөнүндө төмөнкүчө түшүндүрөт:

«Бир күнү түшүмдө кимдир бирөөлөрдөн қачып баратам. Артымдан таш менен ургулап, жетсе кармап алчудай болуп келатышат. Артымды караганга шайым келбей, кара жанымды корголоп, жамғырдай жааган ташты тийгизбей, эптеп качам. Бир маалда айылымдын четине келе бергенде жалпак тоонун боорундагы таштын конулуна кире қачтым. Ичинде ак сакалчанabyшка отуруптур. - Кызыр дедиби, же мага ошондой сезилдиби, жакшы түшүнө албадым. Ал киши мени алып чыкты дагы колумду ачып, бармагымдын бөлтөгүнө «Аалы» деген мөөр басты. Андан соң бир жандық берди. Ал қадимки эле чегирткеге окшош экен. Анын заң жагын жулуп салып, колума карматты. Ме, қачпагын, ушул жеткен жердин бары сеники болот деп бата берди да, үчөө болуп дагы үч жолу алакан жайып бата кылышып көздөн кайым болушту. Мен артка бурулуп жанагы «Кызыр» басып берген мөөрдү көргөзүп басканымда, артымдагылардын баары қачып жок болушту. Жол ачылып, баса бердим...

Ошондон кийин бук болуп чыгара албай жургөн эпосту қагазга түшүрүп жаза баштадым».

\* \* \*

Манасчы Улан Исмаилов эскерет: «17 жаш курагымда мал менен тоодо жалғыз калып, күн батаар мезгилде уйларымды саий турған болдум. Бир кездө эле арт жагымдан бир адамдын добушу чыккансыйт. Артыма кылчайып карагыча, кимдир бирөө кежигемден кыса кар-

ман: «Токтот сааныңды, иттин баласы! Өйдө туруп, тети-  
ги дәбөгө чык!» деди. Мен буйрукту аткарып, дәбөгө чык-  
тым. Аңғыча баяғы аркамдагы адам: «Тәэ-тетиги жерди  
кара, кайыптар келе жатат. Тушуңа келип токтогондо  
үнүңдү бийик чыгарып салам айт, берген суроолоруна  
жооп кайтар. Тапшырма берсе мөөн толгобой аткарам  
де. Коркпо, корксөң ата-бабаң шек кетет» - деди. Айт-  
кан тарапты карасам, коктунун этегинен төмөн карай  
еңе чоң куюн жүрүп келе жатыптыр. Дал тушума кел-  
генде, куюн бир орунга токтоп, айланы берди. Бир маал-  
да куюндун өзөгүнөн чоң ак сарғыл кула атчан батыр  
сууруулуп чыкты. Куюндан чыккан баатырдың эки көзү  
күйүп жанат. Баатырдың жалаң зоот кийими, асынган  
мылтыгы, оң колундагы көк тиреген найзасы даана  
көрүнүп, минген аты жер чапчып туйлап турду. Бул ба-  
атыр Манас экендигин баяғы аркамда турган адам айт-  
ты. Андан соң куюндан көк ат минген, узун бойлуу, кы-  
зыл жүздүү, колунда камчыдан башка куралы жок, ак  
сакалчан адам чыга келди. Бул ак сакал Бакай олужа экен.  
Бакайдан кийин куюндан Алмамбет чыкты. Анын арка-  
сынан чубап кырк чоро чыкты. Ошентип, менин аркам-  
да турган адам баарын тааныштырып өттү. Аナン куюн-  
дан эң бириңчи болуп чыккан батыр менин маңдайыма  
бастырып келип: «Эй какмар, биздин ушул жүрүшшүбүздү  
айта жүр, айтканда да жөндөп айт! Айтпасаң, өз убалың  
өзүң. Таштабай айтып жүрсөң, эмнеге ыктасаң, ошон-  
дон алдыда болосун. Айтасыңбы?!» - деди. Ошондо менин  
аркамда турган баяғы адам: «Көтөр башыңды, үнүңдү  
бийик чыгарып айтам де, какмар!» - деди. Башымды  
көтөрүп карай калсам, жанагы баатыр теше тиктеп тур-  
ган экен. Аңғычакты, баатыр: «Биз күн чыгыш тарапка  
бара жатабыз, тетиги калың кол Конурбайдын колу. Ба-  
ланын оозу куру калбасын, оозуна бирдеме салып кой» -  
деди. Ошого чейин көзгө көрүнбөй менин аркамда тур-  
ган адам бет маңдай келип, сары майга көөлөнгөн тал-  
канды колума сунду. Мен талканды бир сугунуп, түгөтө  
албай койдум. Баяғы адам калган талкандын баарын  
менин оозума тығып жиберди. Аナン: «Эй какмар, баа-  
тыр сага батасын берген жок. Бир жылдан кийин ушул  
маалда баатырдың күмбөзүнө барып «Манас» айтып,  
Айкөлдүн жана Айкөлдү айтып жүрүп көзү өткөн ма-  
насчылардың сынынан өтөсүң. Сындан өтсөң бата ала-  
сың, өтпөй калсаң майып болуп кайтасың. Мен Саякбай  
болом. Сени таптайм, андан аркысын билбейм» - деди.

Мына ошол окуядан кийин мен Талаастагы Манастын күмбөзүнө барып, жети күн бою «Манас» баянын айтып кайттым. Кийинчөрөөк эл алдына чыгып, «Манас» эпосун айта баштадым.

\* \* \*

Жаш тубаса манасчы Рысбай Исаков өзү кантип «Манас» айтып калганын биз менен болгон маегинде минтип баяндап берди.

... Алгач түшүмдө Манастын өзүн әмес караанын көрүп жүрдүм. Бүт тарабынан Күндүн нуру тийип турат. Тике карай албайм. Устүдө анын карааны, анан мага өзү өлтүргөн ажыдаардын терисин берип атат, бирок, колу көрүнбөйт.

... Анан бир жолку түшүмдө эски китең берди. Байкаган әмесмин. Кийин ойлосом Манас китеби болсо керек дейм. Ошондо абдан ооруп жүрдүм. Кээде өнүм кайсы, түшүм кайсы унутуп калам. Башым ооруп жыгылып калам. Башым ооруганда бир гана кишинин карааны көрүнөт. Ошол эле улам кайталана берет. Башым оорубай калганды баарын унутуп калам. Мектепте 4-5-класста башталып, 10-классты бүткөнчө ушинтип кыйналып жүрдүм.

Анан Манас айткым келип баштады. Бир жолу китетканадан барып, чоң килейген Манастын китебин алыш үч күндө окуп бүттүм. Китеңканачы эже таң калып, анан сынап сурап атпайбы: «Кимдин варианты экен?» деп. «Билбейм» дедим, себеби вариант деген сөздү ошондо биринчи угушум. Анан күлүп атпайбы, «сен окубай эле кайра көтөрүп келген турбайсыңбы» деп.

... Анан Манас үчүнчү ирээт түшүмө кирди. Ушуну даанаа эстеп калыптырмын. Өзүм Манастын ролун аткарып жаткандаймын. Конурбай менен сайышып атам. Анан эпостогу ошол сайышкан жерин айтып атам. Өзүм да салгылашып атам. Бир кезде Конурбай мени чекеге сайлып өттү. Чочуп ойгонуп кетсем чекем катуу ооруп атыпты.

... Ошентип элдир-сeldir болуп жүрдүм. Күндүзү өзүм жок болуп кетем. Кантип жок болуп кетем... Мектепке кетем. Анан эсиме келсем үйдө болуп калам. Эжем, апам катуу урушуп атышат, эмне сабактан качып келдин деп. Мен болсо жүккө жөлөнүп алыш ыйлап атам, анан уктап кетем. Ойгонсом апамдар дагы эле сырта жүргөн болот.

Мен уктап атканда убакыт токтоп аткандай сезилет. Эли-рип эле Манас айткым келет. Бирок айта албайм. Же ошону сезгенби, Ибраимова Кайры деген кыргыз тили жана адабиятынан берген эжебиз бир күнү Манас айтасың деди. Сагымбайдын варианттынан жаттап келип айттым. Ошондо биринчи ирээт Манас айттым. Көпкө дейре төрт-беш жеринен жаттап алышп айтып жүрдүм.

Анан бир жолу Элмирбек Табылдиев деген манасчы жигит сен кантип Манас айтып атасың деп сурап калды. «Сагымбайдан» жаттап айтып атам деп, ошол китетпин беттеринен бери айтып бердим. Эртеси келиптири, ал бетинде сен айткан саптар жок экен деп.

... Көрсө ошондо билип атпаймыбы, өзүм алымча-кошумча кылып, кенеитип «Манас» айтып жүргөнүмдү. Эл астына ПРООН 1995-жылы өткөзгөн конкурста биричи «Манас» айтып чыктым.

Университетте окуп жүргөндө түнкү saat ондон кийин жатакана бекип калат. Ар кандай ооруп калгандар болот. Доктур деген жок. Бир саам бирөө талма болуп жыгылып мага апкелишиптири. Тамырын карман алышп «Манас» айттым. Мен айтып бүтөөрүм менен эсине келди. Ошентип әмчи-домчу болуп, ооруган студенттерди «Манас» айтып айыктырып, сакайтып жүрдүм, «скорый помошь» сыйяктуу. Манас келатканда «ыйлаган бала сооронгон, байлаткан жинди соо болгон» деп баяндалат эмеспи.

Бир жолу досум Калмураттын сөөгүн коюп келатып, жолдон Жаныбек Эсеналиев деген киши үйүнө кирип, «Манас» айтып бер деп калышты. Айтып жатсам чай куюп отурган эки келин шыңкылыктап сүйлөшүп, мага өтө тоскоол болушту. Мен кыжаалат болуп, айталбай экөөнү туура эмес кылып атасыңар дегенди ырга кошуп айтып келип токтоттум. Мен токтотоорум менен экөөнүн башина карназ кулап түшүп атпайбы.

... Манастын касиети ушунда, ал кыргыз эместерге да таасир берет. Лондондо Манас айтып жүрсөм, мени камерага тартып аткан француз оператор эртеси келиптири, Манасты түшүмдө көрдүм деп.

Манас Атанын күмбөзүнө алгач ирет барганымда бут Талас өрөөнүн булут басып, Кароол Чокуда гана аралча болуп булут жок. Анан күмбөзгө жете бергенде артыман айдарым жел келип, миң түркүн чуркурап сайраган күштардын үнү угулду. Таңга маал эле.

Мына, бүгүн сиз менен жолугарымды билген эмесмин. Сиз көрсө Саякбай жөнүндө жазып жаткан турбайсызбы. Ишаарат берди окшойт. Түндө түшүмдө Саякбай атаны көрдүм. Жанымдан бирөө айтып атат «Саякбайдын таманы май таман турбайбы» деп. Мен «Баатырлардын таманы ошондой болот» деп жооп берсем, кайра «Саякбайдын буту майтык турбайбы» деп кыжырыма тиийет, «Эй билбейсицби, илгери накта баатырлардын гана буттары ушундай болгон» деп атам. Эми минтип сиз менен жолугуп атпаймы.

\* \* \*

Манасчы Тилек Асанов 1982-жылы 1-февралда Ысык-Көлдүн Ак-Суу районундагы Сары-Камыш айылында туулган. Арыкмырза уруусунун Сейитказы уругунан. Сары-Камыш айылында жашайт. Республикалык, эл аралык фестивалдардын лауреаты. Анда анын кантип манасчы болуп калганын өз оозунан угалы.

- Атам Асан айылдын табыпкери, жамакчысы, санжырачысы. Чоң атам Сооронбай ооз комуз, комуз черткен, учурунда Кыдыр акенин мүнүшкөрү, саяпкери болгон адам экен.

Мен он эки жашымда түш көрүүдөн кийин гана «Манас» айтып калдым. Түшүмдө Манастын кырк чоросу тегеректеп курчап келип, арасынан кимdir бирөө конур үн менен: «Манас атаңды билесинбى?» деп собол салат. Мен эмне деп жооп кайтараарымды билбей, акыры: «Бир аз эле билем» деп айтып жибердим. Баягы үн «Анда эмесе, мындан ары баатыр Манастын баянын айтасың! Азын айтсаң, көбүн билип айтып кетесин!» деп өкүм кылды. Айлам кетип «Мен Манас айта албайм, айтпайм!» деп каяشا айттым. Жанагы үн «Айтпайм дечү болбо, айтасың!» деп буйрук кылды. Мен тегеректеп турган баатырлардын сүрүнөн коркуп «Айтам!» дедим. Ошондо, көпчүлүктүн ичинен кимdir бирөө «Бул балага өзүң айтып, баштап бербесең болбойт. Коркуп калды окшойт» деди. Кайдан-жайдан Саякбай манасчы пайда болуп: «Кана эмесе, угуп тур!» деп «Манас» айта баштады. Бир аз айткандан кийин «Эми ушул айтканымды улап айт!» деди Саякбай ата. Мен манасчынын айтканын улап, бир топко чейин айтып барып, анан эмне болгонун билбей калдым. Мына ошол түштөн кийин мен ачыкка чыгып, эл ичинде «Манас» айта баштадым.

Жашым он бешке келип калганда, түшүмө Кыдыр аке кирди. Дагы бир жолу түшүмдө Семетей менен Канчоро, Күлчоролорду көрдүм. Кимиси ким экенин айырмалай албай турсам, арт жагыман үн чыкты. Сөзү угулуп, өзү көрүнбөйт. Эркектин үнү экенин даана баамдадым. «Ой, жакшылап көрүп, таанып ал. Алдыңдагы баатыр - Семетей!» дейт. Семетей кызыл чийкил келген, алп денелүү адам э肯. Минген аты буурул. Ал эми аркасынdagы эки жигиттин бирөөсүн «Канчоро!» деди. Ал кара тору келген, жоон киши э肯. Минген аты көгала эken. Анын жаңында турган Күлчорону көрсөттү. Ал оттой жайнаган жигит эken. Минген сур аты ары-бери ойноктоп турду. «Эми ушулады таанып ал! Көрбөй туруп Семетейди кантип айтат элең. Ушул көргөндөрүндүн баарын эми элге түгөл, жеткире айтып жур» деди. Ортодон эки-үч жылдай айтпай калдым. Бир күнү устатым Шаабай ата түшүмө кирип: «Айт!» деп, урушуп кетти. Андан көп өтпөй, Саякбай, Бакай аталар түшүмө кирип, бир топко мени тиктеп турушуп: «Кел, эл алдына чыгып «Манас» айт!» деп топтун алдына чыгарып, айттырышты.

Арадан бир ай өтүп-өтпөй, түшүмдө короодон аттын басыгы угулду. Сыртка чыksam, Манас ата зор аты менен короону аралап бастырып келди. Баатырдын сүрүн көргөндө, оозума сөз келбей, артымды көздөй кадам таштадым. Каşымда турган баатыр жоон үнү менен: «Каркыраны көрдүң беле?» деп собол салды. «Жок!» дегенчелик кылыш баш чайкадым. «Келе колуңду. Жер сонунун көргөзүп келейин» деп, ат үстүнөн кол сунду. Аナン атына учкаштырып, күн чыгыш тараптагы Кызыл-Кыяны көздөй бет алдык. Аттын жүрүшү шамалдай, ылдам эken. Көз ачып-жумгучка Каркырага кирип бардык. Баатыр аттын оозун тартып: «Мына бул жер Каркыранын оозу. Ал эми тээ-тээтиги боз туманга оролгон жер Каркыранын күн чыгыш тарабы. Жакшылап көрүп ал! Каркыра деген ушул. Эми аттан түш!» деп, мени дөбөгө түшүрүп, өзү ошол дөбөнүн кыбыла тарабына өтүп, аттын оозун тира тартып туруп: «Кана, эми баштап айт!» деп калды. Мен коркконумдан, отура калып «Манас» айтып кирдим. Буркан-шаркан түшүп, токтоно албай, өзүмөн-өзүм ээлигип күпүлдөп жаттым.

\* \* \*

Бакчиев Талантаалы Алыбек уулу Ысык-Көлдүн Ак-Суу районуна караштуу Маман айылында 1971-жылы 2-

декабрда туулган. Манасчы, республикалық, эл аралык фестивалдардын лауреаты, Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү (2006), филология илимдеринин кандидаты (2005), доцент, арыкмырза уруусунун сарыкалпак уругунан.

Мага чейинки бардык нагыз манасчыларга таандык болгондой эле баатырларга кабыл болгондон кийин гана «Манас» айтып калдым. 12-13 жаш курагымда алгач ирет түшумде Чыйырды, Каныкей, Семетейлерди, андан соң Конурбай, Ырамандын Ырчы уулун, Сагымбайды, Саякбайды көрдүм. Алар 1983-1984-жылдары, биздин үй-бүлө Каракол шаарынан Каракол айылына жаңы көчүп барганда, удаа-удаа жаз-жай мезгилдери түшүмө кирип жүрдү. Кийинчөрөөк, үйлөнүп-жайлантадан кийин Будда олуяны, Иса пайгамбарды, Алмамбет, Сыргак, Чубак баатырларды, Арстанбек, Саякбай, Шаабай манасчы-олуязаадаларды өңүмдө көрүп жүрдүм.

Адаттагыдай эле мен коюмду айдап, Жыргалаң суусунун боюна жайып чыктым. Түш оогондон кийин бир аз тамактанып, чычырканактын түбүнө ыксырап жатып, көзүм илинип кетиптири. Жыргаландан бери дебө ылдый мени эки адам жетелеп келип, суу боюндагы чоң ак боз үйдүн ичине түртүп, киргизип жиберишти. Тизелеп барып, отуруп калдым. Башымды көтөрүп, айланамды карадым. Коломтодо булбүлдөп күйгөн оттун жарыгынан улам, керегеде илинген илбирс, жолборс, аюунун терилерин жана алты кездей келген болот кылыш, капкадай кара калкандын илинип турганын даана көрдүм. Аңгыча, эки аял киши жаныма басып келип, колтугумдан сүйөй, төрдөгү жыгач тактанын үстүндө жаткан дырдай жылаңаң наристенин жанына жетелеп келишти. Мунун бири Айкөлдү тапкан Чыйырды, экинчиси Айкөлдү Айкөл кылган айтылуу Каныкей энелер экенин баамдадым. Анан Каныкей: «О, айланайын кулунум, айла таппай курудум. Ойной турган чагымда, ооматым келген маалында, Айкөлдү жуттум мен шордуу. Олдо-булдө дүнүйө ай! Эми көкжалымдын белеги, эл-журтумдун желеги кыймылсыз жатат дени чок, эчкисем угар киши жок» деп көзүнүн жашын көл кылып мага кайрылды. Эмнегедир ошол учурда мени кандайдыр бир күч башкарғансып, тактанын үстүндө жаткан баланын тулку боюн ушалап, оозун ачып, үйлөп кирдим. Үйлөгөн сайын менин оозуман көк нур чыгып, баланын оозуна кирип жатты. Айттор, канча убакыт өткөнүн билбейм. Бир убакта

эки көзү ачылып, эмелеки кыймылсыз жаткан баланын денесине жан кирип, оозунан ак көбүк оргуштап чыга баштады. Мен буркурап ыйлап, тактанын үстүнөн шыптырылып барып жердеги аюу талпактын үстүнө отуруп калдым. Аңгыча, башында карасы бар Каныкей эне кесе сунду. Мен жыгач кеседеги кымызды тартып жибердим.

- Кағылайын караптады, жомокчулукка жарадың. Кағылайын бизге туш болдуң, карааны бийик күш болдуң. Ак бата бердик, кабыл ал, Айкөл атаң әрдигин, ааламга ырдап, салгын жар. Эми биз тәэтетиги аяшым Алмам түнөгөн мазарлуу дөбө Боз-Учукка барабыз, - деп көздөн кайым болушту.

Кийин Каракол шаарындагы К.Тыныстанов атындағы Ысық-Көл мамлекеттик университетинде окуп, Кашка-Суу кичирайонундагы беш кабаттуу панель үйдүн экинчи кабатында бир бөлмөдө бала-чакам менен туруп калдым. Жаз мезгили келип, күн жылып калган. Үй ичиндеги ысыкка чыдабай, адаттагыдай эле мен балкондо жатам. Ошол күндөрү бир кереметке туш болдум. Бир маалда: «Тур!» деген конур үн кулагыма угулду. Уйкумдан чоочуп, көзүмдү ачсам, эч ким жок. Баягы үн кайрадан: «Бизди аркалап бас!» деди. Мен бир аз басып, кагыраган эрмен-чөл талаага туш болдум. Кайдан-жайдан күм учура куюндаган шамал пайда болуп, маңдайымда эки аттын кетмендей түягы «дүк» этип орноп калды. Бакайдан жогору көрүнбөйт. Түягы мынча болсо, өзү кандай болду экен деп башымды көтөрүп, ат порумун карамақчы болдум. Дал ошол кезде жоондугу билектей болгон найзанын учу эки бутумдун түбүнө кадала түштү. Мен коркконумдан башымды көтөрүүгө үлгүрбөй, кайра жер тиктеп калдым.

- Эй, чунак! Жол азыгыбыз түгөндү, бөтөгөбүздө бир тоголок калбады. Тез барып, сары май таап кел! Биз сени ушул жерден күтүп алабыз, - деп, үн буйрук берди.

Мен артымды көздөй кетенчиктеп барып, согончогум куйругума шак этип, жүгүргөн бойдон кеттим. «Булар кимдер? Сары майды кайдан табам?» деген суроолор менин тынчымды алып жатты. Кайда бара жатканимды да билбейм, айтор, бутум жерге тийбей, тердеп-кургап, башым оогон жакка жүгүрүп бараттым. Канча жүгүргөнүмдү билбейм. Бир маалда маңдайымда эски боз үй көрүндү. Боз үйдүн ичине кирсем, бир жаш келин май жууруп жаткан экен. Аны көрө кооп майын сурап, жалынып-жалбарып жибердим. Келин эч нерсе болбо-

гондой, колундагы жуурулган майын булгаарыга ороп колума кармата салды. Мен ыраазычылык сөзгө келбей, үйдөн атып чыгып, далактаган бойдон келген жолума түштүм. Эми аларды кайдан табам, башым маң.

Бир аздан соң кашымда зор эки атчан пайда болуп калды. Үстүлөрүндө темир зоот. Колдорунда найза. Мени качырып келип:

- Кайда жүрөсүң күттүрүп? Жолдон кала турган болдук. Май барбы? - деп, күркүрөп сурады бир атчаны.

Мен колумдагы булгаарыга оролгон майды сунуп, бере салдым. Майды кимиси алганын жана эмне кылганын билбейм. Бирок колумдан алганын даана билем.

- Биздин ким экенибизди билесиңби?

Мен «жок» дегенчелик кылышып, башымды чайкадым.

- Анда эмесе билип ал, токсон тогуз дубаны токуй билген, ажыдаардын окуусун окый билген Алмамбет баатыр мен болом! Кыргыздын таалайы үчүн туулган, Кытайга салаар чуулган, жанымдагы эр Сыргак баатыр! Биз Бээжиндин жолун чалууга, кыргыздын намысын алууга аттанып бара жатабыз. Бөтөгөбүз бөксерүп, өксүп бара жатканда, ушул жарайт жазаарга деп сени кабыл кылганбыз. Дене азық таптың жарайсың, жан азық бердик ордуна» деп, Алмамбет баатыр Сыргакка ишаарат кылды. Сыргак баатыр колума булдурсунду карматты. Ошол замат короздун үнү угуду. Атчан эки баатыр да, кумдуу сары талаа да жок болду. Мен Фучик менен Тельман көчөлөрүнүн кесилишиндеги Фучиктин эстелигинин мандайында туруптурмун. Таң агарып, бийик көк теректер шоокум салып калыптыр. Өзүмдү карасам жыланайлак, жылаңбаш, ички кийимчен экенмин. Кебетемден уялып, эки чакырымдай аралыкта калган үйду көздөй жүгүргөн бойдон жөнөдүм. Арадан бир жан чыкпады. Кээ бир үйлөрдөн гана иттердин үргөнү угулуп жатты. Үйгө келсем, үйдөгүлөр ойгонуп, мени күтүп отурушуптур. Чоочутпайлы дештиби, үндөшпөдү. Мен да ордума барып, жатып калдым. Мына ошол окуядан көп өтпөй, балкондогу баягы жатагыма таңга жуук, шырылган калың чапанчан Саякбай атам бўктөмө керебетимдин четине келип отурду. Ал тапта мен эбак ойгонуп, көктөгү таң Чолпон жылдызын тиктеп, карап жаткан элем. Саякбай атам мени карап:

- Ие балам, баатыр-олуяларды көптөн бери айтпай калдың го? Тартынып жүрөт окшойсүң. Тартына турган сен эмес, тамаша кылчу биз эмес! - деп калды.

Мен ордуман обдулуп, турмакчы болгондо, Саякбай атам козголбо дегенчелик кылып, колу менен мени ақырын басып койду.

- Биздин тукумдан деп, сени байырлап жүрсөм, баатырлардын алдында мени жер каратып, тултуюп, бергенди тута албай сенин минтип жүргөндүгүң кандай?

Бир маалда Саякбай атам жашыдыбы, колу менен көзүн сұртүп алды. Ошол учурда чынында эле мен эки-үч айдан бери «Манас» айтпай, бүк болуп жүргөм. Ал айыбымды мойнума алып:

- Айтам ата, кантип айтпай калайын. Бүгүн эле айтам, - деп атама сөз бердим.

Ошол күнү Каракол капчыгайынын сол тараптагы бир дөбөсүнө чыгып, түшкө чейин «Манастын төрөлүшүн» айтып кайттым.

## 2. КАСИЕТ

Эл оозунда элек жок демекчи, кадимки касиети зор Келдибек манасчы Кочкорго келип Осмон деген аттуубаштуу адамдын үйүндө конок болуп, күндүр-түндүр төгүп «Манас» айтат. Аны угуп сыркоологондор оорусунан айыгып, ыланцаган малдары оңолуп кеткени күнү азыр да эл арасында айтылат.

Атургай Осмон жашы улгайганга чейин бала көрбөй келиптири. Айткан кебине жебенин огу жетпеген, кылычтын мизи өтпөгөн Келдибек Манас айтып кеткен соң байбичесинин боюна бутүп, андан Супа аттуу бала төрөлүп, кадыр-барктуу жашап, карынын өмүрүн көргөнүн айтылып келет аңыз болуп.

\* \* \*

Алп манасчы Тыныбектин небереси Актан Тыныбековдун айтканы боюнча бул окуя 1951-52-жылдары болгон экен. Согуштан кийинки убакта эгин оруп жүргөн келин-кезектер күн кечтеп кеткендиктен Тыныбек манасчынын күмбөзүнө жакын жерге түнөп калышат. Ицир кирип, көз байланып калган кезде манасчынын күмбөзүнөн күңгүрөнүп Манас айтыла баштайт. Тигилер коркуп, таң аткыча келме келтирип чыгышыптыр.

\* \* \*

Уламадан уккан кеп, улуулардан жуккан кепте Тыныбек манасчы тууралуу мындай аңыз кеп айтылат. Алп

манасчы улуу дастандан кеп баштап, уруш-кармашы жок окуяларды айтканда кадырлар эле кадимки манасчылардай айтып, ал эми уйгу-туйгу түшүргөн окуялдуу жерине келип кызыганды үнү көккө чейин жетип боз үйдүн кереге-уугу кычырап, туурдук-үзүк желпилдеп, ак жайдын күнү күздүн күнүндөй бороон-чапкын боройлоп, атугүл заматта эле кар жаап жиберчү экен.

\* \* \*

Тыныбек манасчы көз жумаарда да өлүп баратып Манас айткан экен, «Тагдырга жакын болгон бейм, танып барам акылдан. Кыргызга нускам калса экен, кыраан Манас баатырдан» деп дастан айтып жатып үзүлгөн турат. Ошондо жарым saatтай ай тутулуп, чочулаган эл чуру-чуу түшүп, келме келтирип, азан айтып кыйкырып атып өздөрүнө келип, ай онолуптур.

\* \* \*

ХХ кылымда кыргыз поэзиясында не деген ақындар өттү. Жазуучулар Союзуна мучөлөрдүн саны эле 500гө чамалап калган. Бирок, көбүнүн ысмы өз өмүрү менен кошо кетти. Ақындын ақындык касиети анын ырлары эң ириде эл жүрөгүнөн түнөк таап айтылып, же ырдалып жүргөнү ийги.

Мына ошол ақындардын көйкашкасы Алыкул Осмонов. Аз жашады. Бирок, нукура поэзияны әлине тартуулады. Ар бир кыргыз үй-бүлесүндө Алыкулдун жок дегенде эки сап ырын жатка билбegen адам жок чыгар.

Анын дагы бир себеби, Манас да Алыкулдун түшүнө кирип, кадимкидей аян берет. Демек, Алыкул Манас да арыган ақын.

\* \* \*

Аламудундун «Карагайлуу Булак» жайлоосунун этегинде, Ак-Сай менен Адыгенин сууларынын куймасына этегинде Байтик баатыр кадимки Балыкооз манасчыны алдырып «Манас» айттырат. Балык манасчы эс албай жети күн, жети түн айтат. Бир оокумда Байтик баатыр «токтотчу» дегендей ишарат кылат. Балык ырын токтотот.

- Эми дагы канчасы калды? - деп сурайт баатыр.
- Эз балам, жаңы эле баштабадымбы, - дейт Балыкооз.

\* \* \*

Таласта сологой ырчы Сооронбек деген болгон. Со-  
гушта жүргөндө чабуулга өтөсүңөр деп калат. Бизге чей-  
ин канчалар чабуулга өтүп бири дагы ти्रүү чыккан эмес  
дейт. Эртең катуу чабуулга кирээрде «канчалар чабуул-  
га кирип бирөөсү тириүү чыкпаган жерден мен тириүү чы-  
гаар бекенмин, Арбагындан айланайын Манас Ата, же-  
ринди бир айланып барып көрөөр бекенмин» деп ойло-  
нуп отуруп, окопто уктап кетсе Манас Ата Аккуласын  
минип түшүнө кирип, аян берип: «тез оң жагыңа бурул»  
деп айтат. Анан эртеси күнү ок жамгырдай жааган чабу-  
улга кирет экен. Анан бадалдын тушунан бирдеме шы-  
бырттай түшкөндө түндөгү түшү оюна келип, оюн жыя  
калып оң жагына тез бурулат. Ошондо ок келип оң кару-  
усуна тийет. Эгерде оң жагына бурулбаганда жүрөгүнө  
тиймек экен. Канча өлүмдүн ичинен тириүү калып, ошон-  
до Манас Атанын арбагы колдоду деп айтып жүргөн экен.

Манас ар кимдин эле түшүнө кире бербайт. Ал эми  
Манаска кирген кайра чыгалбайт. Ал улуу дүйнө. Ажеп-  
ки кылып чыгам дегендердин канчасы майып болуп кай-  
ткан.

\* \* \*

Илгери Таластын төш тарабында Түлөберди деген  
манасчы чыгып, даңкы далайга кеткен. Кыргыздын ду-  
хун өчүрүү учун душмандар адегенде манасчыны колго  
түшүрүп, өлтүрмөк болушат. Колго түшөөрү менен өзүн  
өзү сооротоюн деп Манас айтып баштайт. Душмандар  
болсо «Бу туткунубуз ырчы экен, ырын ырдал бүткөндө  
өлтүрөлү» деп макулдашат. Қөпчүлүк дымып угат. Ма-  
насчы күчөгөндөн күчөп айтып, күндөп-түндөп токтобойт.  
Ошондо сөз айбатын сезген, сөз наркын баалаган жоо-  
лашкан тараптын колбашчысы: «Бул касиети бар киши-  
ни өлтүрүүгө кантып кол барсын. Жигиттер, бул ырчы-  
нын үстүнө тон жаап, астына ат тартып, келген жагына  
узаткыла» деп буйруган экен ошондо.

\* \* \*

Эмне учун аялзатынан манасчы чыккан эмес? Сыя-  
гы улуу жүктүү көтөрүүгө эненин назик жүрөгүн аяса ке-  
рек Жараткан. Жалгыз аялзатынан чыккан Сейдене се-  
метейчи эне улуу дастанчы болоордо төрт эркек уулунан  
ажырап отурбайбы.

\* \* \*

Биздин Көк-Ойрок жайлообуздун Ичкенин бели де-ген жеринде тээ илгери жолдун бурула беришинде Каны-кей-Энненин ташы тураг эле. Отө залкар, түбүнө бир боз үй артылган төө жүгү менен бата тургандай, көч түнөй тургандай оюгу бар эле. Анын «Эсто» бульдозеру менен жол тегиздеп жүргөндөр бурулуш кенен болсун деп ошол ыйык ташты сайга түртүп, тоголотуп жиберишет. Бир жума өтпөй ошол техникин ээси өзү жол кырсыгынан каза болот.

Ал таш азыр да Чоң-Кемин суусунун дал ортосунда чалкайып тээ алыштан көрүнөт. Суу катуу киргендө бүт таштарды басып калат, ошол эле таш көрүнөт. Азыр да юйдө-төмөн өткөндөр ал жерге токтошуп, атайын көрүп, куран багыштап, тайынышат.

\* \* \*

«Манаста» 300гө жакын жер аты, 300дөн ашык адамдын ысымдары, жалаң эле аскердик куралдын 220 түрүнүн аты аталат. СССР Илимдер Академиясы В.И.-Лениндин 50 томдугунда эки жарым миллион сөз колдо-нулганын аныктаган, ал эми С.Каралаев эле айткан бир миллион сап эпоско эң бери болгондо 4 миллион сөз ка-тышкан болчу.

\* \* \*

Алыкул Осмонов дагы бир эскерүүсүндө Манастын касиетине байланыштуу төмөнкүчө эскерет. Илгери Ысык-Көлдүн тескейинен чыккан Доңузбай аттуу манасчы эл жайлоого чыгып үлүш бөлүп жаткан убакта, калың калк жыйналып аны Манас айтсын деп ат чаптырса, Доңузбай «Манасыңды коё тур, мал бөлүшүп жатса» деп сөгүп коёт. Чабарман келип элге айтса, отургандар: «Ай, чунак киши, Манастын арбагына бекер шек келтирип-тир, эми иши онбай калыптыр» деп кейишкен имиш. Доңузбай эртеси эле тил-ооздон калып, мүрт өлүмгө туш болгон экен.

Дагы бир эскерүүсүндө Таластагы Манас-Атанаын күмбөзүндө болгон бир окуя баяндалат. Бир кезде ошол жерге жакын жашаган Жылкыбай дегендин көпкүлөң тарткан аялы эч нерсени этибарга албай «Манас, Манас дешип сыйынышат, мунун эмне кылганы бар экен? - деп такмазалап сүйлөп, күмбөзүн тээп койгон экен, уч күнгө жетпей туттугуп өлүптур.

\* \* \*

Манастагы кырк чоронун баарысы тең тегиз башка уруунун жана бөлөк улуттун кыздарына гана үйлөнүшкөн

\* \* \*

«Кызыл кыргыз тарыхын» жазган Белек Солтоноевдин өз көзү менен көргөн окуяларга ишенисек XIX кылымдын соңу XX кылымдын башында эле өспүрүм балдар жылкы кайтарып жүрүп бири Манас, бири Алмамбет, бири чоролору болуп, жоолашкан тарап Конурбай, Жолой, көп кытай болуп эки жаатка бөлүнүп, кадыресе «салгылашып» аскер оюнун ойношчу экен.

\* \* \*

XIX кылымдын аягында Көл жээгинде Балыкчынын сазында эл жыйылып манасчы Назар Болот уулу эки-үч күн Семетей айтат. Чарчаганда семетейчи тышкы чыгам десе, ошондо жыш курчаган эл ордунан козголбой «Сизге боло берет» деп жондорун тосуп берип, үстүлөрүнөн тепсеп өткөн экен. Биздин ата-бабалар манасчыны пайгамбардан ашыкча сыйлаганынын далили ушу эмеспи.

\* \* \*

Белгилүү төкмө акын, манасчы Сапарбек Касмамбетовдун айтуусуна таянсак, 1958-жылы июнь айында Нарында Кыргыз эл акыны Аалы Токомбаев башында турган, К.Орозов, О.Жакишев, К.Бектенов, Р.Шүкүрбеков, ал эми манасчылар Мамбет Чокморов, Саякбай Карадаев, Дуцкана семетейчи, Сейдана эне, Кааба, Шаабай, Мамыт Алдаяров сыйактуу манасчылар, семетейчилер катышкан фестиваль болот. Улуу манасчылар Мамбет менен Саякбай баштап, Манас айтып киргенде күн жаап төгүп келет. Үч күн бою тынбай Манас айтышат, тынбай жамгыр жаайт. Үч күндөн соң манасчылар улуу жомокту бүткөндө гана күн чайыттай ачылат.

\* \* \*

Азыркы Тоң районунда малдуу десе малдуу, алдуу десе алдуу Абыке аттуу орто жашап калган киши уулдуу болот. Ымыркайына ырымдап Садыбакас деген ысым берет. Мүчөл жашкан келгенде ал баласы мүнөзу чукул өзгөрүп, элирип Манас айтып баштайт. Эчен жолу барып әэн жерден кармап келишет.

Манас айтып элиргени улам жашы өткөн сайын күч алат. Бир жолу качып элирип, кадимки мергенден качкан кайберендей сыйып, көргөн адамдарды таң калтырат. Эртеси анан азыркы Көк-Мойноктун тушундагы Кеминге кеткен солкулдақ көпүрөнүн кычыгында «Манас» айтып отурганда араң таап, карман кетишет. Атасы кийин каттуу сестенип, байлап-матап такыр коё бербегенге аракет кылат. Ошондо баласы тили келегей болуп, сөзду так айта албай калат.

Кийин токтолуп калганда, «Баягы атка жеткирбей качканынды билесиңби?» деп Садыбакаска кайрылышиша: «Бир билгеним Алмамбет Айсарала күлүгүнө учкаштырып баратып, мени Манас айт деген, учкашып баратканымды билем, башкасын билбейм» дейт.

\* \* \*

Мамбет Чокморов да залкар манасчы болгон. Ал кишинин энесинин эскерүүсүнө таянсак, Арчалуу деген жерде Мамбет төрт жашар али наристе курагында уктап жаткан жеринен жылаңач тура качып кетет. Ошондо балама бир касиет күч жолугуп, ээрчитип кетти деп эсерген экен, энелик жүрөгү менен туюп.

\* \* \*

Белгилүү ленинграддык окумуштуу Виктор Максимович Жирмунский да Манастын өзгөчө касиети бар экенине ишенген. Манаска байланыштуу жерлерди кыдырып жүрүп, жолдон автокырысқа учурал, башкалары эч нерсе болбой эле алар менен чогуу келаткан, майда эпостор боюнча адис Г.Самарин чекесинен чоң жаракат алат. Анын эти ысып түнүчүндө түшүнөн бакырып турup: «Түшүмдө мени Манас сабады. Манас - Аккулаачан, мен жөө экенмин. Ал кууйт, мен качам, эки жолу мени тебелетип кетти» дейт. Көрсө, анын түшүнө Айкөл Манас бекер кирбegen экен. Себеби, ал Г.Самарин ичинен эпоско акаарат келтирип жүргөн атайын жашыруун малымат чогултуу учун тымызын жиберилген узун кулак ушакчынын бири экен. Кийин бети ачылып, жумушунан куулуп кетет.

\* \* \*

Ата-бабалардан баа жеткис байлык катары бизге мураска калган «Манас» эпосу дүйнөдө көлөмү, мазмуну,

маңызы жагынан тендешсиз чыгарма экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Ал дүйнөгө атагы чыккан гректердин «Илиада» менен «Одиссеясын» кошкондогудан 20 эсө, индуистардын «Махабхаратынан» 2,5 эсө, фарсы тилинде чыккан «Шах-намеден» 5 эсө, карел-фин эпосу «Калеваладан», армян эпосу «Давид Сасунскийден» дээрлик кырк эсө чоң.

\* \* \*

Кыргыз элинин «Көк асаба» туткан көрүнүктүү жа-зуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков бала кезибизде «куурай терип, эчки кайтарып жүрсөк да, отун алганы того баратсак да өз ара «Баатыр оюнун» баштап, бирибиз Семетей, бирибиз Гүлчоро болуп, ...ал эми «Мен Манасмын» деп айтууга эч кимибиз даай алчу эмеспиз. Андан балдар коркушчу...» деп эскерет.

\* \* \*

Нидерланды өлкөсүнүн окумуштуусу, чет элдик Манас таануучу, илимдин доктору Ниенке ван дер Хейде аттуу айым да: «Манас жана анын арбагы эл ичинде сакралдуу жогорку күч, кыргыз элинин колдоочусу. Манасчынын келип чыгышы арбактар менен байланыштуу. Манастын ыйык касиетинин бар экени мен үчүн айкын. Мен мууну өзүмдүн керт башыман да кечирдим» деп өзү батыш өлкөсүнүн өкүлү болсо да Манас касиетине баш ийип атпайбы.

\* \* \*

Манасты даңазалоо үчүн учурунда бел байлаган К.Со-ронбаев, Ж.Шукuros, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бек-тенов улутчул делинип камалып, А.Токомбаев куугун-тукталган. 1948-50-жылдары «Манас» дастаны орус тилине каторулуп, «Великий поход» деген ат менен басман да үч том болуп чыгаары менен Москва тараптан «феодалдык бай-манаптардын турмушун идеалдаштырган» деген ат менен чоң куугунтук башталат. Адегенде 1949-жылдын 19-ноябринда алгачкы Манас таануучу жана илимпоз Тазабек Саманчин камалган, 1950-жылдын 10-январында Ташым Байжиев, ал эми 4-майында Зияш Бектеновдор «...антисоветтик улутчул топко жана идеологиялык фронттогу душмандык иш-аракеттери үчүн» деп камалышат. Үчөө тең он жылдан жаза алышат. Эки

окумуштуу кийин реабилитация болгонго үлгүрүшүп, Ташым Байжиев болсо көзүнөн кыргыз жери учуп, ач-кадан кыйналып жатып казак талаасында турмөдө көз жумат.

\* \* \*

«Манаска» карши тымызын аракет кылгандар кийин кандай кырсыктарга кабылгандыгы тууралуу улуу жазуучу Т.Сыдыкбеков минтип жазат:

1. Башкы академиянын мүчө-корреспонденти, ири окумуштуу Максим Жирмунский, Зыяш Бектен уулу болжуп Көкөтөйдүн ашы өткөн Каркыра жазыгын көрүүгө жол тартышты. Алардын ишине эч тийиши жок бир шылтоо менен ээрчип алган Самарин өзү да куркуйган неме, мойнунча бийик олтуруп баратып, Кызыл-Көпүрөдөн өтөрдө айдоочу байкабай кордондон өтө бергенде туура турган шыргыйга урунуп чекесин сыйдырып өтүп, мээсине доо кетти. Акыры дайынсыз жоголду.

2. «Алмамбет» болуп келген Балтин карама сокур болуп окумуштуу болом деген тилегине жетпеди. Республикадан кетти.

3. «Манаска» тил тийгизгендерге тымызын дем берип, өзү да «Манас» деген сөздү тиштенип, аябай кыжырланып айтуучу Нуров куюн учурган таштандыдай сапырылып жоголду.

4. «Самаганов» дегенде ыйлап олтурган бала соороно калган кезинде: «Улутчулдарга кошуп «Манасын» да өрттөтөмүн» деп оолукчу кызып алып, таягын колтугуна кыса коюп, чолтоң-чолтоң басып Жээнбай. Кийин ал элден чыкты. Карага, жашка жек көрүмчү болду. Ошондо аны кырсык чулгады. Мурда өзү мактап жактаганын кайра өзү жамандады. Мурда өзү жамандагандарынын этегине жамынып жан далбасалады.

Көчтөн калган аксак дөбөт сынары жалтактап жалгыз басканында тек алдынан кездешкен кишилерге тике карай албай - жүзү каарды. Өзү иштеген арам иштерин ачык айтып өкүндү.

\* \* \*

1930-жылдардын ортосунда улуу эпостун 1000 жылдыгын өткөрүүнү демилгэ кылгандар К.Тыныстанов, О.Алиев, С.Каракеев, Т.Айтматов, Ж.Абдрахманов, А.Орозбековдор 1937-38-жылдары репрессияга кабылат.

\* \* \*

Улуу өнөрдү аздектеген ошондогу өкмөт башчысы Баялы Исакеев керемет талант бар экенин угуп, атайын өзүнүн өкмөттүк машинесин жиберип, Ак-Талаа районунан Молдобасан манасчыны атайын борборго көчүрүп келген экен, улуу эпосту жаздырып калуу үчүн.

\* \* \*

Онго жакын тилди билген, атактуу лингвист-турколог Е.Д.Поливанов 1935-жылы эң биринчи ирет «Манас» эпосунун миң жылдыгы тууралуу оюн айтат. Арадан эки жыл убакыт өтпөй 1937-жылы 1-августта камалып, Москвада улутчул көз караштагы адам катары атууга кетет.

\* \* \*

«Манастын» мазмуну жаткан бир тарыхый деңиз» деп биринчилерден болуп баа берген, «Манас менен Алмамбет» пьесасын жазган К.Рахматуллин 43 жашында кан кузуп жатып мурт кетет.

\* \* \*

Залкар манасчы Сагымбай Орозбаков башы Чоң-Кеминден, аягы казак айылдарына чейин кыдырып бир жай бою кең өзөн Чүйдө Манас айтып, кийин элден түшкөн 400 жылкыны Кочкорду көздөй айдатып кеткен экен.

\* \* \*

Манас жолу улуу жол. Бирок, кээде жолун билбей же шашып ишке киришкендиктенби, же не бир биздин акылышыз жете бербеген күчтөр башкарып турган учунбү, Манас жолу кээде кырсыктуу да болуп келет.

Кыргыз акыны Жоомарт Бекенбаев «Манас» эпосу боюнча эчак эле киносценарий жазып, кара сөздүн чебери жана драма артисти Касымалы Жантөшев аны режиссер катары экранга алышып чыгаарда кырсыкка учуралган.

\* \* \*

1980-жылы Москвада өткөн олимпиадада жердеши-биз Каныбек Осмоналиев кореялык оор атлетчи менен алтын медаль учун кармашып, эң акыркы ирет түртүп көтөрүүдө чулу темирдин жанына келип, көкту бир ка-

рап алып, анан бирдемелерди кобуранып, анан ошол ал үчүн эң оор салмакты жаш бөбөкту көтөргөндөй эле эл-пек көтөргөнүне көбүбүз күбө болгонбuz. Кийин 20 жыл-ча өтүп, ошондо эмне деп сүйлөндүңүз эле десем, «Манас атамдын арбагы колдой көр» дегем, анан артыман ке-лип бир улуу күч жардам берди дейт. Ошентип қыргыз уулу өз тарыхында биринчи ирет олимпиадада алтын медаль алган эле.

\* \* \*

Ошол жылдары бир канча китептери жарык көрүп, ондогон пьесалары сахнада коюлган менен Жалил Садыков ошол кездеги партжетекчилердин бири менен каршы пикирде болгондуктан жашы келип калса да мамлекеттик наам, сыйлыктан кур жалак калат. Анан бир жолу Алматы шаарында «Манастын уулу Семетей» спектакли коюлуп, ага Казакстандын 1-катчысы Динмухаммед Кунаев катышып, «Бул қыргыздын гимни турбайбы» деп бийик баа берип, бир айдын ичинде Фрунзеге келгенинде борбордук комитетке «Силердин Жалил Садыков деген таланттуу жазуучуңар бар экен, эч наамы жок турбайбы» деп қыргыздардын намысына тийген экен. Гастролу бүтүп келсе, маданият министри К.Баялинов издетип атыптыр. Бир айдын ичинде наамды да, Токтогул сыйлыгын да ыйгарышыптыр.

\* \* \*

Белгилүү манасчы Назаркул Сейдракманов 1993-жылды бүткүл дүйнөлүк түрк тилдүү элдердин курултайына барат. Ошондо Турция Президенти Тургут Озал сөз сүйлөп ачылып, анан ал «Биз бүгүн түрк элдеринин 1-курултайын Манас менен ачышыбыз керек» деп сахнага манасчыны чакырат. Сурап атып экинчи ирет айттырышат. Анан Стамбулдагы Мухаммед пайгамбардын музейине алпарышат. Ошол жерде төрт молдо кезектеп куран окушуп, күн батырышат экен. Ошондо манасчы Назаркул Сейдирахманов да отура калып куран окуп атса, аны көргөн делегацияны жетектеп жургөн түрк жетекчи: «Манас» айткан адам өзү пайгамбар эмеспи, сиз да куран окудуңузбу?» деген экен.

\* \* \*

Залкар жазуучу Ашым Жакыпбеков 1994-жылдын 1-июнунда «Тецири Манас» китебин басмага тапшырат.

Бир апта өтпөй 4-иүнда 59 жаш курагында көз жумуп кете берет. Өз китебин өзү көрбөй калат. Өзү эңсеп жүргөн улуу эпостун 1000 жылдык мааракесине катышууну да тагдыр буюрабаган экен.

\* \* \*

Улуу эпостун 1000 жылдык мааракесин уюштурууга өзгөчө эмгек сицирген «Манас-1000» дирекциясынын генералдык директору Шеримбек Шаршев, орунбасары Асылбек Зулпуев, этнография боюнча башкы адиси Амантур Акматалиев кийинки улуу тойго - Кыргыз мамлекеттинин 2200 жылдык мааракесине жетпей көз жуумп кете беришти. «Айкөл Манас» спектаклинде Манастын ролун аткарган залкар талант Күнболот Досумбаев да тилекке каршы ушундай эле тагдырга туш болот.

\* \* \*

Мурда колуна бир да жолу калем кармабаган эң түнгуч манасчы Жайсаң Үмөт уулунун «Айкөл Манасын» эң алгач Бұбы Мариям дептерге жазып баштаган күнү 1995-жылдын 2-ноябринда жер эки-үч курдай силкинет.

\* \* \*

«Манас» эпосу англіс, француз, немис, венгер, кытай, орус, казак, өзбек, монгол, алтай, литов, тажик, түркмән, хинди, иврит тилдерине көторулған. Хинди тилинде жарық көргөн варианты эле 400 млн калк сүйлөйт.

\* \* \*

1962-жылы 1-катчылардан бириңчи болуп Т.Усубалиев Манас күмбөзүнө барып, бузулуп, талкаланып атканын көрүп, аны реставрациялоо боюнча атайын токтом кабыл алыш, өзү жеке көзөмөлгө алат.

1980-жылдардан кийин гана зобололуу саясий жана мамлекеттик ишмер Т.Усубалиевдин түздөн-түз жеткөөсү астында гана Сагымбайдын төрт, Саякбайдын беш томдугу жарық көргөн.

Москвадан атактуу архитектор А.И.Печенкин менен кыргыз скульптору Т.Садыковду чакырып алыш, Баатыр Манастын душманды жеңип аткан, жанында акылзаада, ажарлуу Каныкейдин жана даанышман Бакайдын образы керек экенин өзү сунуш кылган.

...Т.Усубалиевдин кыргыз тарыхында бийликтө эң узак тургандыгынын себеби ушунда болуп жүрбөсүн.

\* \* \*

Адатта, асырлесе адабиятта Саякбай эң узак Манас айтканда үч күн, үч түн айткан деп айтылып келет. Кээде жети-сегиз күн улам эс алыш айтканын уккан замандаштар да бар. Ал эми манасчы өзү ыраазы болуп, «...Улуу Ата Мекендик согуштун алдыңкы жылдарында, бийликтө ээлеринин суроолору боюнча жайдын толук кезинде жайлодо боз үй тигилип... Эл көп. «Манасты» айтуу күн чыгып чамгаракка илингендө башталып, чак түштө бир saatka тынным болот. Андан кийин уланып, күндүн нурлары чамгарактан күн чыгыш жаккы учунা илингендө токтолот. Ошентип, жайдын толук күндөрүндө эртеден кечке тынбай «Манас» айтып, анын башынан аягына 22-23 күндө чыгып журдүм. Элге минтип толук айтып бергениме өзүм да ыраазы болуп калдым» деп эскерет. Бул дәэрлик беш жүз элүү saat. Демек дүйнөдө бир дагы искуство мынчалык узак созулбайт. Буга дейре Тыныбек манасчы улуу жомокту 30 күн тынбай айтканы айтылып келет.

«Манас» үчилтигин толук айтууга төрт жыл, төрт ай, төрт жума убакыт кетет деген сөз бар. А эгерде Саякбай Карадаевдин ыргагы менен тынбай айтканда эң кеминде күнүнө төрт миң саптан айтылса, жарым жылдан кем өмес убакыт керек экен.

Манастын кенендиги бир башка, терендиги бир башка, эми узактыгын карабайсыңарбы. Саякбай Карадаев айткан «Манасы» үч ирээт жазылып алышып, үчөө үч башка болуп айтылган.

1936-жылы айтканда 84514 сапты түзсө, 1952-жылды вариантында 19413 сап, ал эми 1964-жылы айтканда 11971 сапты өзүнө камтыган.

\* \* \*

Азыркы Илимдер Академиясындагы «Манас» эпосунун варианттарындағы жалпы сөздүн саны он миллиондан ашат. Жайсан ырчы Кайып кызы Карабөркүн себи-не кетип аткан үйдүн жасалгасын эле жарым күн ырда-ган экен.

\* \* \*

1990-жылдардан кийин эле жээн күйөө баласы Султангазы Касымовдун өкмөт жетекчилерине уюштурган катынан кийин С.Каралаев жашаган Москва көчөсүндөгү үйүнө мемориалдык доска (такта) орнотулат. Аны каратчылык кылып уурдал бараткан шылуундар ошол эле күнү колго түшүп, кийин жол кырсыгына кабылышат.

\* \* \*

«Манас» боюнча бизде азыр филология илимдеринин бир гана доктору бар. Ал Р.Кыдырбаева әжебиз 1984-жылы «Манас» эпосунун генезиси» деген темада жактаган. Дагы эки таланттуу илимпоз ОшМУнун профессору Т.Танаев жана Бишкектен А.Обозканов докторлугун эртең-бүрсүгүнү жактайын деп турганда каза болушкан.

\* \* \*

Адатта бүт дүйнөнү өз керемети менен Жапон өлкөсү таңгалтып келет. Ал эми 1995-жылы «Манастын» 1000 жылдык тоюна келген жапониялык фотожурналист Но-буири Накамура манасчыларды көрүп: «Мээсине миңдеген сапты эстеп калган силердин манасчылардын таланты компьютердик система сыйктуу экен» деп таң калган экен.

\* \* \*

Эгерде мурда залкар манасчылардын түшүнө Айкөл Манас өзү кирип аян берсе, кийинки Уркаш Мамбеталиев, Асанкан Жуманалиев, Тоңдон Азиат, Жети-Өгүздөн Улан Исмаилов, Түптөн Кубанычбек Алмабеков, Ак-Судан Тилек Асанов, Талантаалы Бакчиев Саякбай Каралаевди түшүндө көрүшүп, аян алышп айтып жүрүшөт.

\* \* \*

Менин классташым Нурмат Алиев политехникалык институтта окуп, бир араб жигит менен бир бөлмөдө жашаган экен. Кийин ал кыргыз кызга үйлөнүп, Эмирата кетип 7-8 жылдан соң үй-бүлөсү менен Кыргызстанга келип, Соң-Көл жээгине эс алганы барышат. Курсташтары кымыз сунуп, кой союп сый-урмат көрсөтүшүп, анан Соң-Көл жээгинде Манас атанын кереге ташын көрсөтүшөт. Аны көргөн араб жигит шакаба менен ка-

был алып күлүп, «Манасыңар тимеле дөө болгон го» деп шылдың кылат. Мунусу кыргыз жигиттердин кыжырына тиет. Анан чогуу боз үйдө уктап жатышса, алиги араб жигит бакырып-өкүрүп түнүчүндө уйкусунан тура качат. Эмне болду деп сурашса, «Бир дөөдөй болгон киши келип тизеси менен муунта көкүрөгүмдү басты, Манасты шылдың кылган сенсиңи деди» - деп улам-улам араб тилинде келтириет.

Эртеси таң атаары менен кереге ташка барып, кан чыгарып, куран окутуп, кечирим сурал кайтышат. Ошентип, айкөлдүн кеменгерлигине шек келтирген ким да болсо улутуна карабай жазасын тартары айныксыз оқшобойбу.

\* \* \*

2010-жылы февраль айында «Ордо Сахна» театры менен бирдикте манасчы Рысбай Исаков Америкага барып Манас айтат. Гастролдун акыркы күндөрү 15-20 мүнөт Манас айтып, өзү да улуу дастанга сүңгүп кирип кетет. Анны угуп жаткан кесиби художник-дизайнер кызы эс-акылынан адашып, транска кирип кетет. Анан 10-15 мүнөттөн соң гана манасчы өзү айласын таап, эс-акылына келтириет.

### 3. ОЛУЯЗААДАЛЫК

Залкар манасчыларыбыздын бири XIX кылымдын аягында атын ар кыргыз уккан - Жапый уулу Тыныбек өлгөн күндүн түнүндө ай тутулган. Ал өлүм алдында кыйналып жатып:

«Кайран баатыр, кайран Манас кош!  
Тагдырга жакын болгон бейм,  
Танып барам акылдан.  
Кыргызга нускам калбады,  
Кыраан Манас баатырдан.  
Арманым ушул, калайык,  
Арбактуу эрди таштабай  
Айтса экен элим артымдан!» деп керээзин айткан.

\* \* \*

Таластык Назар манасчы дүйнөдөн кайтыш болоордо: «Мага жүнү аппак чүштөдөй, устукан сөөгү мистедей ак тайлак келет, ошону минип алып кете берем алыссы

сапарга» деген экен. Өзү айткандай ал залкар манасчынын сөөгү жерге коюлган соң мунарык баскан мейкиндикте ак буура минип кетип бараткан караан көрүнгөнү азыр да айтылып келет.

\* \* \*

1897-жылы болуп, Сагынбай акын 27 жашка чыгып, акындыгы шакардай кайнап, Манас, Семетейди түтөтө айтып, бай-манаптардын кыз, келиндерине ар түрдүү кошокторду үйрөтүп, кыргыздын сүйүктүү манасчысы болуп турган кезинде Александр III деген орустун падышасы өлүп, ордуна уулу Николай II такка минип, анын акчасы чыгат. Бир сомдук күмүш акчанын бетинде Николайдын башы түшүрүлгөн болот. Сагынбай ал акчаны алгач Токмоктун базарынан көрүп, колуна алыш, көпкө карап ойлонуп турат да, өзүнө өзү айтат: «Бул падыша кара жолтой, эң жаман падыша болот экен го! Акчанын бетине мууздоосунан жогорку башын түшүрүптур, мунун убагында баш кесилүү, кан төгүлүү көп болуп, өзү да соо калбайт экен го». Кантсе да чоң абройлуу кызматта эмеспи деп ойлоп, Сооронбайдын уулу Дүргө айтат: «Дүр, сен улуктарга жакын эмессиңби, мен жаңы падышанын акчасынан жаман жышаана көрдүм! Акчасына бүтүн тулку-боюн түшүрсө болбойбу, элдин каны төгүлбөй калса болбойбу» деп.

Дүр жаа бою ыргып кетет: «Кокуй Сагынбай, бул сөзүндү мен угайын, менден башка эч бир жанга айта көрбө! Тим эле дүкөнүбүз түз болуп калат!» дейт.

Сагымбай айтат: «Николай падыша такка минип калган кезде бир түнү падыша түш көрүптур, түшүндө тактын үстүндө олтурса бир кочкор качырып келип падышаны тактын үстүнөн тоголото сүзүптур. Падышанын эси ооп, кайсы экенин билбей жатып ойгонуптур. Түшүн жакындарына айтса эч кимиси жоруй албай коюшуптур. Падышанын ырымчылдары бул түштү көчмөн кыргыз, казак билип жоруйт дептири. Токмокто Дүр менен бирге жүрсөм падышанын түшү угулду дейт улуу манасчы.

Түшүндө Манасты да кочкор сүзүп, өзүнөн төмөн болгон Көзкамандар деген туугандарынан жамандык көргөн, бул кысталакка бөлөк падышалар менен беттешкенде эчтеме болбой, орус падышачылыгы өз ичинен жоголот экен го» дедим. Тарых кийин кандай болгону баарыбызга маалым. Айткандай эле орус падышасы ошондой тагдырга туш болот.

\* \* \*

Падыша өкмөтү Герман менен урушканда Сагымбай айткан: «Эми мунун иши бүттү!». Орус падышасынын убагындагы жаман кылыктарын толук кылыш 100 беттик ыр менен жаздырып бергени кийин институтта жоғолгон.

\* \* \*

Сагынбай манасчы өмүрүнүн соңку күндөрү көкүрөк оорусу катуу күчөп турганда, төшөктө жатып, Мария байбичесине керәэзин айтат. Ошондо ал Көл тарапта эле.

- Байбиче, мен мал болбой калдым окшойт, туугандарга кабар айттыргыла. Касиеттуу Кара-Кочкорум карегимден учуп турат, келип алыш кетишсин. Кабылан Манас кырк чоросу менен дүпүрөп күнүнө бир маал келип-кетишчү эле, алар да келбей калышты.

Ошондо төрт түлүк мал отко тоюнуп, эл жайлоого көчө баштаган кез экен, жакын тууганы Сыргамбеттүү ка-барды уккан соң араба айдал келет.

Сагынбай алсыз колдору менен Сыргамбетти сүйөнө кармап:

- Келгениң дурус болбодубу. Касиетинден айланайын кырк чоро, алардын бейити Кара-Кочкордо эмеспи, мени ошоякка жеткиргиле. Ата конушуман топурак буюрсун. Кырк чоро түндөтөн бери жүрүшөт дүпүрөп, алыш кете-биз, жүр дешип кетпей коюшту. - дейт.

Улуу манасчыны арабага салыш Семиз-Белге жете келишкенде күн чайыттай ачылып туруптур. Ары өрдөй бергенде асманды ала булут каптап, өткүн төгүп жиберет. Ахвалы кыйындалп онтоп сүйлөп калган Сагынбай өткүнгө жүзүн тосуп:

- Карагылачы, мага нур жаап турат! - дейт.

Ошентип улуу манасчы соңку сөзүн сүйлөп, тилден калыш, оо дүйнө салыш, кырк чоросу менен кете берет.

\* \* \*

Тээ илгери 60-жылдардын башында эл жайлоодо ке-зинде Сакең бүркүтү менен Улахол совхозунун тоолоруна чыгат. Жанында Чалагыз Иманкулов, Тондон Усубалиев Касымбек өзү, жана Ашыrbай, күнгөйдөн Мамбет, Өмүр аттуу бүркүтчүлөр болуп жакшылап чер жазышып, олжо буйлалар менен жолдо карата азилдешип кайтып келатышат. Карчылдата чайналган ооздуктун шыңгы-

раганы, үзөңгүнүн шоокуму угулат. Кызыл-Сай деген жерге келгенде үстүнө жупуну кемсел, бутуна керзи өтүк кийген чырайлуу келин кезигет. Сакең атынын башын буруп, баягы келинди имерчиштеп карап калат.

Аны көрүп Чалагыз аксакал:

- Ии Саке, кызыл жоолукчан көрсөң эле кылчактап каласың, артистигинди койбайсуңбу, бастыrbайсыңбы, - деп тамашага чалат.

Ошондо Саякбай:

- Сен эч нерсе байкабайсың. Мынабу келинди кыдыр даарып, өлчөөсүз бак конгон экен. Жараткан өзү ылайыгын тапса бу кыздын келечекте жылдызы жанат, - деп батасын берип, кылчак-кылчак карап жөнөп кетет.

Ал келин ошол кезде жолдошу Салидин менен козу, кочкор багып жүргөн, атын али эч ким тааный элек айылдык бирөө эле.

Айткандай эле ал кыздын кийин жылдызы жанып, жалпы журтка эмгеги менен таанылып Социалисттик Эмгектин Баатыры болуп чыга келет. Ысмы - Кайыр Мукашева. Манас Баатырды даңазалаган Сакеңдин батасы менен ошентип кыргыз кызы кийин 1965-жылы Эмгек Баатырлыгына чейин жетет. Андан соң Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаттыгына уч жолу удаасы менен шайланат. Москвага чейин барып, КПССтин XXII-XXIII-XXIV съезддерине делегат болуп катышат.

Сакең төлгөсү төп келген, тилинде мөөрү бар, айтканы аткарыла турган касиетин залкар комузчу Чалагыз Иманкулов көп ирет айта турган.

\* \* \*

1919-жылы тилинде мөөрү бар, ар дайым төлгөсү төп келген Саякбай Карадаев аскерде жүрүп түш көрөт. Түшүндө: «Карма! Карма! Карма!» деп кыйкырык-чуу салган калдайган калың кол капитап келе жатат. Көзү умачтай ачылып ыргып туруп, жоокерлер Егор, Иван, Маке, Кыдыrbай, Сулаймандарга: «Аян берген түш көрдүм, даярдык көрбесек болбайт, баатырлар» дейт. Аны Кыдыrbай шылдыңга алат. Оозду жыйып болгуча каз-катар тизилген каршы тараф окту жамгырдай жаадырып, капитап келаткан болот. С.Карадаев жети жигит менен карагайды көздөй качып, жашынып кутулушат. Беш атар мылтыгын карагайдын бутагына такай кооп, тигилдердин командачысын Сакең өзү сулата аткан экен.

...Сакең ошондой сөзү менен гана эмес, руху менен гана эмес, кылган эрдиги менен да баатыр болгон.

\* \* \*

Кийинки муундагы манасчылардын көйкашقا күлүгү Талантаалы Бакчиев өз эскерүүсүндө чоң манасчы Шаабай Азизов дагы олуязаадалык касиетке ээ болуп, аны менен коштошоордо «Талант, ушул айдын отузунда Сулаймандан сага кабар келет, күт!» деп жөнөп кетет. Айткандай эле жетинин айынын отузу күнү Сулайман аттуу киши каргашалуу кабар айтып кирип келет.

Баткен коогалаңы болоордон мурда да күпкүндүз эле көктү телмире карап: «Бир аптадан бери Чолпон жылдызын көрө албай койдум. Кыргыз элимди бир кырсык чалбагай эле» деп тынчсызданданган экен.

\* \* \*

Шаабай Азизов манасчы С.Каралаевдин окуяны алдын ала билген баамчылдык касиетине байланыштуу бул окуяны эскерет.

... 1971-жылы жазга жуук Саякбай ооруп жатат деген кабарды угуп, досу Чалагыз Иманкулов экөө Рыбачье шаарына келсе манасчы төшөктө экен. Ошондо да кабагын чытып, кайратынан жазбай, кайнаганын билгизбей, оорусуна кейибей, каш серпней, туурга конгон бүркүттөй отура кетет. Үйүндө келини карап атыптыр. Келгендерди көрүп, оорудан шаабайы сууп жаткан Сакең сүйүнүп кетет.

Берки «караан калгырдан» эки шише бузулуп, Сакең да суусап калган экен, эки чөйчөк жуткан соң, өзү ачылып, жузү албырып, алар менен аркы-беркини сүйлөшүп, тамак оорусунан айыккандай боло түшөт.

Шаабай Азизов менен Чалагыз да кубанат буга. Бирок, алар менен коштошоордо Сакең коштошкусу келбей көзүнөн жаш алып, «Эми силерди экинчи ирээт кайрылып көрбөй калам го» деп жашып, демейде келген мейманды эшикке чейин узатып жүргөн меймандос манасчы төшөгүнө ары карап жатып алат. Сыягы, көзүнөн жашы буурчактап, көөдөндө духу түшүп турганын тигилерге көрсөтпейүн десе керек да.

Ошондон бир жарым, эки ай өтпөй эле улуу манасчынын өрт журөгү токтоп калыптыр деген суук кабар жалпы журтка жалындай таркайт.

\* \* \*

Манасчылардын алпы Тыныбек Жапый уулу көз жумаарда «Бу дүйнөдө эки арманым бар. Бири - 42 жыл «Манас» айттым. Кудай дагы 10-15 жыл өмүр берсе, аягына чыгаар белеем, чыкпай кетип баратам.

Улuu балам Сооронбайга бийлигимди бердим. Ортончук Дегенбайга байлыгымды бердим. Кичинекей Актаныма өнөрүмдү табыштадым. Экинчи арманым, Турдумамбет жетиде, ушуга эч нерсемди калтыралбай калдым» деп кейиген тура.

Ал олуя манасчы айткандай эле улуу баласы Сооронбайдын балдары бийликте кызмат кылышып, Дегенбайдын балдары колунда барлардан болуп, Актанынын балдары Актан Тыныбеков, Табылды Актанов сыйктуу элге таанымал таланттардан болуп чыга келди.

\* \* \*

1942-жылды али тестиер кезинде Сапарбек Касмамбетов Көк-Дөбөдөгү Турдакунов Жунушбай дегендин үйүндө Саякбайдын Манас айтканын биринчи көрөт. Ошондо улуу манасчы жаш балага ырымдалап устуканын сунуп, батасын берет.

...Туура жыйырма жылдан соң 1962-жылды Рыбачье шаарында анны таанып, «Ии сен Манас айтталбай кыйналып жүргөн турбайсыңбы, эми Нарынга барбай эле кой (ошондо ал жакта театрда иштеп жүргөн эле). Өзүңө өзүң эле элге кабарың билинет бара-бара. Ушу жерде эле калып, эл аралап Манас айтып баштайсың дейт... Айткандай эле С.Касмамбетов көп жыл бою Балыкчыда жашап, иштеп, чыгармачылыгы жалпы журтка таанылып баштайт.



---

## Сонку сөз ордуна

Орошон оргуш талант менен жазылган чыгарманы бир дем менен, бир өзгөчө туюм менен, түгөнүп калбаса экен деп, аяп окуйт әмессиңби. Бул китептин кол жазмасын мен да ошо сезим менен окуп, аягына чыккан соң гана редактор экеним эске келип, кайра баштан дагы бир сыйра окуп отурам.

Сөздү айта билген адам айтса кулак сүйүнөт да. Улуу Саяkbай манасчы кирген суудай күпүлдөп, Манасты Манас кылган Кыргыз!; Кыргызды Кыргыз кылган Манас! деп, Манас бабабызды Ай менен Күнгө төңеп, андан ары Аалам төбөсүнө көкөлөтө жеткире айтканын угуп, төбөдөн аптап куйкалаганын, нөшөөрлөп жамғыр теккөнүн кенебей, сезип да койбай Кыргыз эл туру.

Аны дал ошо касиетин кубун келтире баяндап, Саяkbай манасчылардын Манасы деп, ыр десең ырдай окулган, кара сөздүн каймагынан каухар шуру тизген чыгарманы Каныбек Иманалиев жазып отурат.

Саяkbай Манас айтканда асмандагы булутту ак олпок кылып алдына төшөй, мандаш уруп, каллагын кайкалата, колун аалам чексиздигине карай шилтеп, төбөсүнөн кирген нур оозунан Манасий ыр болуп төгүлүп, манасчы жылдыз араласа угарманы да жылдыз аралап, жер шарына тээ бийиктерден көз салса, угарман кошо көз салып, кайран Сакең «О-у-у!» деп бир чаңырып алган сайын сelt эте арбалып, баатыр баяндуу окуяга аралашып жүргөн абалда аңкайса, анын жанындағы ак булутка жантайынан жатып алыш, «Сакем манасчынын Манасы», мұнушкөрдүн мұнушкөрү деген Каныбек Иманалиевдин бир укмуш сөз берметтерине берилип, Саяkbай менен кошо саякаттап, тамашасына тунуп, богооз десе анысына да баш ийкеп, күлсө күлүп, ал арзыган аялга кошо арзып, ал кандай жан, кандай сулуу болду экен деп, өзу көргөн, өзу билген сулууларды көз алдыга тартып, Саяkbай мұнушкөрдүн күштары аны сагынгандай сагынып, көккө атылса кошо талпынып, шаңшыга-

нына кубанып, таарынганына тан берип, Саякбай менен замандаш болуп, саламдашып, кошо жашап, окурман танданат...

Эмне деген керемет баян?! Баарын қоюп Манасты айт деп кыйкыргың келет.

Манасчынын Манасы Саякбайды оку дегиң келет.

Каныбектин калеминин аземи ушунда, таланттынын табы көкөлөгөн кербези ушунда...

Айтууга сөзүң, жазууга кебин, мактоого алың жетпей қалган чыгарма чыгаан эмей эмне?! Аны жараткан жазуучу таланттуу дебегенде не дейсиң. Деги көз тийбесин дейсиң... Манас руху, Саякбай арбагы колдосун дейсиң...

Кол жазманы әкинчи сыйра окуп кирип, кайрадан арзуу ойлорго сүңгүп, китептеги Манас ыйык, аны аңдаш учун сезимиң да, денең да аруу болсун деген сөзгө ак дилден ишенгенден дилиң менен дитинди тазалаш учун сууга чайынып келип, кайра баштан окуп киргениңчи... Бул эмне? Жазуучунун таланттуулугунун баасы эмей эмне?!

Төгөрөктүн төрт бурчунда Манас наамдуу нечен тоо, нечен талаа-түз, көл-дарыялар бар. Ал энчилүү ат эмнеңни тушундуруөөрүн ал жерлерде жашаган калк билбейт. Аны Кыргыз билет. Байыркыдан байыркы Кытай, Перс булактарында Манас жөнүндө маалымат жок. Ал Кыргызда гана бар. Бхараттын (Индия) эзелки «Махабхарата» эпосунда гана «Манас болбосо сезим болбойт» деген бир сап жүрүп. Аалымдар андагы Манас деген сөздү Адам деп которуптур. Ошону учун дүйнө улуттары түп аталарын Адам ата дешет дептир. Анда неге алар түпкү атасынын атынан аталбай, бирин бири киши деп, человек деп, ман деп, дагы түркүн түр аташат?

Адам атадан тараганбыз деген Кыргыз гана бири бирин адам атап, адам деп сыпаттап, Манас деп ураан чакырат, Манас деп сыйынып, Манас деп сыймыктанып, Манас деп кубанып, Манас деп ыйлайт... Кыргыз гана Манас баба баатыр дайынын эне сүту менен эмип, канына сицирип, өзүнүн Манас тукум экенин муундан муунга мураска калтырат.

Карт тарыхта аты калып, өзү жок эчен калктар, замандардын кыямат - кайымдарынан аман калып, жашоо сапарында сабын сактап, «өсүп көбөйбөй, өлүп түгөнбөй» келаткан, кумурскадай көбөйүп, жер ааламды капитап бараткан улуттар да Кыргыздын Манасындай

Манас жарата алган әмес! Манасты Кыргыздай билген,  
Кыргыздай улуулап, Кыргыздай ыйыктаган эч бир улут  
жок.

Кыргыз - Манас эл. Манасчы эл.

Мына ушуларды камтыган китеptи окуган ар бир  
Кыргыз баласы өзүнүн Кыргыз улуту менен сыймыкта-  
нат. Мекенчил сезими курчуйт. Манасчы Саякбайды пир  
тутуп, Манас тааныйт, Манас үйрөнөт, кайыптан өнөр  
жалгаса Манас ата түшүнө аян берип, Манас айтат, ма-  
насчылардын желесин тартып, сабын түзөп, уламасын  
улантып кылымдарды карытып, өздөрү карыбай, өздөрү  
талыбай келе берет. Каныбектин китеbi ушуларду утур-  
лаганы менен баасы тендересиз.

*Токтобай Мұлқұбатов  
Жазуучу,  
Борбор Азия Адабият  
Академиясының президенти.*



## **Колдонулган адабияттар**

1. «Аалам кыргыздары» журналы. № 11 - 2009.
2. «Манасчылар»: Тыныбек Жапый уулу; Шапак Рысмендеев; Сагымбай Орозбак уулу; Жаңыбай Кожеков; Багыш Сазанов; Жакшылык Сарыков; Молдобасан Мусулманкулов; Дункана Кочукеев; Ыбырайым Абдрахманов; Акмат Рысмендеев; Саякбай Карадаев; Мамбет Чокморов // Ф., 1988. - Б. 471-651.
3. «Мугалимдер газетасы» - 1964, 27-октябрь.
4. «Советтик Кыргызстан». - 1967, 27-октябрь.
5. Абдиев Ч. Бүгүнкү манасчылар жөнүндө // Кыргызстан маданияты. - 01.01.1988. - № 1. - Б. 7.
6. Айтматов Ч. Карадаев жөнүндө ой жүгүрттүү // Кыргызстан маданияты. -1974. - 19-дек. - № 5 - Б. 5.
7. Айтymbетов О. Саякбайдын үнү // Ала Тоо. - 1973. № 2. 131-135 б.
8. Арапбаев Т. Манасчы болуу - чоң өнөр // Сырдуу дүйнө. - 19.01.-01.02.2010. - № 1. - Б. 4.
9. Ауэзов М. Манасчылар /Котор. К.Кудайбергенов/ // Ленинчил жаш. - 1966. - 11-сент.; 13-сент.; 16-сент.
10. Байгазиев С. Манас таануу // 2000-жыл. - Б. 136.
11. Бакчиев Т. Введение в манасоведение // Б., 2008.
12. Бейшеналиев Ш. Айкөл Манас. Атактуу манасчылар. // Жеткинчек. - 1994. - сент.; окт.; нояб.; дек.
13. Бектенов З. Академик Жирмунский менен бирге // Ленинчил жаш. - 1987. - 17-сент.
14. Бектенов З. Замандаштарым жөнүндө эскерүү // Б., «Адабият» - 1992.
15. Бердибаев А. Жүрөк сезими // Ленинчил жаш. - 1964. - 25-октябрь.
16. Биялиев А. Улuu манасчы, феномен Сагынбайдын жаратуучулук чеберчилиги.
17. Болжурова И., Шерстюк И. Краткая история манасоведения. Б., АО «Учкун» - 1998.
18. Виноградов В. Напевы «Манаса» // Манас: киргизский героический эпос. Кн.1. - М., 1984.
19. Виноградов В. Поют манасчи // Музыкальная жизнь. - 1979. - № 20.

20. Дыйканов К. «Манаста» канча сөз бар? // Заман Кыргызстан. - 30.06.; 07.07.1995.
21. Дыйканов К. «Манас» кимдин жомогу? // Заман Кыргызстан. - 30.09.1994. - № 57.
22. Жакыпбеков А. Манас // Кыргызстан маданияты. - 1990. -7-июнь.
23. Жирмунский В.М. Легенда о призвании певца // Исследование по истории культуры народов Востока. М. - Л. - 1960.
24. Жумалиев К. «Манас» менен манасчы // Советтик Кыргызстан. - 1964. -26-июль.
25. Исаков Б., Өмүрбеков Т. Манас наама // Б., ОсОО «СпектрПолиграф» - 2005.
26. Исмаилов О., Акматалиев А. Алп манасчынын албан элеси // Б., «Кыргызстан» - 1994.
27. Калмамбетова Н. Алп манасчынын урпагы // Агым. - 26.02.2010. - Б. 23.
28. Карадаев С. Азапты көп көргөн Кубат // Ф. - 1958.
29. Карадаев С. Бүркүтчүлөр жөнүндө аңгеме // Ф.
30. Карадаев С., Эшмамбетов К. Бүркүттөр // Ф. - 1952.
31. Карадаев С. Канаттуу күштар // Ф. - 1955.
32. Карадаев С. Карамолдо // Ф. - 1962.
33. Карадаев С. Сулуулар // Ф. - Ала-Тоо - 1966. - № 7 - 118-121 б.
34. Карадаев С. Тулпарлар // Б., «Шам» - 1995.
35. Карадаев С. Унутулгус күндөр // Ф. - 1968.
36. Карадаев С. Эстен кетпейт // Ф. - 1957.
37. Карасаев К. Үч доор // Б., «Шам» - 2005.
38. Карасаев К. Манасчыга сын // Эркин Тоо. - 29.06.1994. - № 19. - Б. 3.
39. Карасаева А. Баштан өткөн баяндуу күндөр // Каракол - 2003.
40. Карая манасчыга 70 жыл толду // Советтик Кыргызстан - 1964 - 27-октябрь.
41. Кыдырбаева Р. Сказительское мастерство манасчи. - Ф., 1984.
42. Кыргыздын Талаастагы улуу тойу // Б., «Акыл» - 1996.

43. Лизунова Е. Человек-легенда. Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников // Алма-Ата. - 1972. - Б. 283.
44. Липкин С. Бухарин, Сталин и «Манас» // Огонек. - 1989. - №2 -с.22-24.
45. Липкин С. Я хотел передать музыку киргизской поэзии // Слово Кыргызстана. - 1995. - 21-янв.
46. Максутов Б. Залкар // Кыргыз руху. - 2004. - 17-сент.
47. Максутов Б. «Манас» эпосунун тагдыры // Эркин Тоо. - 29.01.2009. - Б. 7.
48. Маликов К. Манас // Кыргыз маданияты. - 1995. - № 11-12. -1-июль. - Б.13.
49. Мамбетсадыков К. Рысменде уулу Шапак манасчы / / Заман Кыргызстан. - 05.05.2005. - Б. 9.
50. Мамыров М. Даңктуу манасчы // Ала-Тоо. - № 11 - 1964.
51. Мамыров М. Саякбай Карадаев // Б., 2004.
52. Мамыров М. «Манас» эпосундагы кыргыздардын эл аралык мамилелеринен // Жаңы ордо. - 17.12.2004. - № 38. - Б. 7.
53. Мамытбеков З. Академик М.О.Ауэзов о «Манасе» // Советская Киргизия. - 22.02.1961.
54. Ма Ши-Пэй. «Манас» в Китае // Советская Киргизия. - 16.12.1962.
55. Медетбеков А. Улуу манасчы жөнүндө баян // Ленин Туусу. - 20.09.1986.
56. Молдобаев И. Манас // Б., «Кыргызстан» - 1995.
57. Муртаза Ш. Манас руху // Кыргыз Туусу. - 28.11.1995.
58. Мусаев С. Манасчылардын дарканы // Кыргызстан маданияты. - 19.12.1974. - № 51. - Б. 4.
59. Ниязалиев Т. Манас партияда болгонбу? // Кыргыз туусу. - 1995. - 25-июль.
60. Орозбекова Ж. «Манас» эпосундагы тулпарлардын көркөм образы жана сыпаттоо ыкмалары.
61. Орокчиев Т. Сакемдин ышкысы ай! // Кыргыз руху. - 06.01.2005. - № 1 - Б. 12.

62. Орокчиев Т. Сүймөнкул - улут күзгүсү // Кыргыз руҳу. - 04.12. - 18.12.2009.- Б. 13.
63. Осмонов А. II том // Ф., «Кыргызстан» - 1985.
64. Рахматуллин К. Манас // Кызыл Кыргызстан. - 1945. - 30-сентябрь.
65. Рахматуллин К. Манас - улуу патриот // Советтик Кыргызстан. - 1942. - № 3. - Б. 23-32.
66. Рахматуллин К. Манасчылар: /Котор. Дүйшөев Ш. / / Ала-Тоо. - 1992. - № 8-9. - Б. 54-66.
67. Рахматуллин К. Эр жигит көркү эл менен // Советтик Кыргызстан. - 1943. - № 2. - Б. 16-37.
68. Сабыр уулу Буудайбек. Эл шайырлары // Б., «Турар» - 2008.
69. Сагымбай уул Жаманкул. Атам тууралуу // Кыргыз маданияты. - 1992.
70. Салиев А. «Манас» жана Саякбай // Ала-Тоо. - 1988. № 8. Б.3-20.
71. Сарыпбеков Р. Залкар манасчы // Кыргызстан маданияты. - 1984. - 13-дек.
72. Сыдықбеков Т. Бел-белес // Б., «Акыл» - 1996.
73. Сыдықбеков Т. Улуу манасчы Саякбай Карадаевге алкыш! // Ала-Тоо. - № 11 - 1964.
74. Табалдиев А. Гомер жана Гомерлер / «Калеваланын өлкөсүнө саякат» аттуу публицистикадан үзүндү/ // Ала-Тоо. - 1969. - № 6. - Б. 122-130.
75. Табалдиев А. Гомер жана Гомерлер: «Манас» - эпостун океаны, // Табалдиев А. Октябрға эстелик // Ф., 1985. - Б. 63-76.
76. Тезистер жыйнагы. Алп манасчы // Б., «Мурас» - 1995.
77. Тентимишев М. Жети залкардын Ардактуу алтын медалы // Кыргыз Туусу. - 20-22.01.2004. - Б. 2.
78. Тентимишев М. Саякбай // Кыргыз Туусу. - 17-20.11.2000. - Б. 11.
79. Тентимишев М. Улуу манасчыга урматыбыз кандай? // Ленинчил жаш. - 1989. -24-окт.
80. Тыныстанов К. Чети оюлбаган океан // Эркин Тоо. - 29.06.1994. - № 19. - Б. 1-3.

81. Убукеев М. Жакшы ойдон качсаң, жаман ой өзү келет // Кыргыз маданияты. - 1995. - 13-апр.
82. Убукеев М. «Манас» - эпическая культура кыргызов // Б., «Мурас» - 1998.
83. Удалов Н. Саякбай // Алп Манасчынын албан элеси. - Б., 1994.
84. Удалов Н. Среди друзей // Ф., Кыргызстан. - 1975. - 160 с.
85. Улуу манасчы Сагымбай // Б., «Ала-Тоо» журналы - 1992.
86. Чекменов Н. Семиречье // Ф., «Кыргызстан» -1977.
87. Чокморов С. «Манасты» жаңыча изилдегим келет... // Кыргызстан маданияты. - 1991. - 26-сент. - № 39. - Б. 12.
88. Шакитов Ш. Жомоктон жааралган дарыя // Заман Кыргызстан. - 25.11.2005. - Б. 13.
89. Шамшиев Б. Кыргызы - потомки ариев? // Слово Кыргызстана. - 1995. - 24-июнь.
90. Эгембердиева А. Манасчы жана мезгил // Б., ОсОО «Шаму Сервис» - 2005.
91. Юнусалиев Б. Улуу эпос, укмуштуу жомокчу // Ф., Мектеп - 1975.